



# ЭГЕМБЕРДИ ЭРМАТОВ

---

*Чыгармаларынын жети  
томдук жыйнагы*

Бишкек  
«Бийиктик» – 2011

# ЭГЕМБЕРДИ ЭРМАТОВ

---

*Алтынчы том*

*Эсселер жана драмалар*

Бишкек  
«Бийиктик» – 2011

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5  
Э 80

**Эрматов Эгемберди.**

**Э 80 Чыгармаларынын жыйнагы: 6-том.**  
Эсселер ж-а драмалар. – Б.: Бийиктик,  
2011. – 436 б.

ISBN 978-9967-13-417-1

Бул китепке дүйнөлүк поэзиянын алптары жана замандаштары тууралуу эсселер, түрдүү мезгилдеги жазылган драмалары топтолду.

Э 4702300200-08

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-13-417-1

© Эрматов Э., 2011.

**СЫРСАНДЫК**

**ЭССЕЛЕР**



## АЛГЫ СӨЗ

Ар бир адамдын жандүйнөсүндө кимдир бирөөлөр менен бөлүшө турган сырлары бар. Бирок ошол сырларыңды айта турган кишинди дайым эле жанындан жолуктура бербейсиц. Анан аныңды ак барака айтасыц. Барак түндүр-күндүр эч эрикпей баарын уга берет. Айтылган сөздөрдүн жакшысына да, жаманына да чыдайт. Чыдайт экен деп жансырыңды калтыrbай төгө бересиц. Антпесең бугуң ашып-ташып олтуруп сени бир кесепетке дуушар кылып коюшу мүмкүн. Арадан бир канча мезгил өткөндөн кийин сырдашкан дептериңди барактап ачып олтурсаң жазылган ойлордун кээ бирөөлөрү күнү бүгүнкүдөй заманбап мааниге ээ экендигин байкайсыц. Кээ бирөөлөрү жашаган мезгилиңдин чегинен чыгалбай чала өлүк жандай болуп калганын көрөсүң.

Бул жыйнак менин ыр менен, драма менен айталбай калган айрым ойлорумдун, көз караштарымдын уландысы сыйяктуу. Менин ақындык тагдырыма таасирин тийгизген адамдар, окуя-кырдаалдар, туйгулар ушул жыйнактын тулкусуна жуурулушту десем жаңылышпаймын. Көп жылдардан бери арачолодо жазылып жүрүп менин тагдырыма айланып кетти десем да болот. Кол жазмаларды барактаган сайын, көп жылдар мурда керемет кыял-туйгулар менен жашаган өзүмө жолугам. Сырларым менен



сырдашам. Ар кайсыл мезгилде ара-чолодо үзүлкесил жазылган бул эсселерди бир гана нерсе бириктирип турган сыйктуу. Ал нерсе өзүмдү жана сырткы дүйнөнү туюуга жасаган аракетим. Менимче адам баласы үчүн мындан өткөн улуу озуйпа жок болсо керек. «Ким өзүн тааныса, ал ааламды таанып билет», – деп айткан экен кайсыл бир даанышман. Ошонун сыңарындай мына ушул «Сырсандыкка» катылган анча-мынча ойтүрмөктөрүм кайсыл бир деңгээлде окурмандарымдын дилинен орун тапса төбөм көккө жетет эле. Эч кимди эч нерсе таң калтыrbай турган заманда, балким менин бул апендилик жооругум кимдир бирөөлөргө жакпас. Жакпаса, мейли, жакпасын. Мин адамдын ичинен бирөөнүн көңүлүн өзүнө бурса мен үчүн чоң огожо. Ошого каниет кылам.



## БИРИНЧИ БӨЛҮМ

### ЖОЛ

\* \* \*

Жаш бала эми тамтаңдап тай-тай баскан кезде, ага ата-энеси түшшоо кесүү тоюн берет. Ата-энэ жакшы ниет кылып: «Ылайым балам жыгылып-мұдурұлбөй өмүр жолунда түз кетсин», – дейт. Түшшоо кесүү аземине катышкандар ата-эненин аруу тилегине кошуулуп бата тилейт. Бул буту чыккан жаш баланын әлдин алдында алган эң алғачкы батасы. «Жолуң шыдыр болсун!», – деген бата эс тартқандан бери бизди коштоп келатат. Жакшылығыбыз, жамандығыбыз, өмүрүбүз, өлүмүбүз, тагдырыбыз өмүрүн өткөрүп ийет турбайбы? Эми гана аны жол менен байланышкан. Жолдон улуу нерсе жок. Биз Алла Тааланын чексиз жолунда баратабыз. Бүткүл аалам жарагандан бери тынымсыз кыймылда. Биз дагы, адамдар, олтурсак да, жатсак да кыймылдын кучагындабыз. Кыймыл токтогондо жашпоо да токтойт. Бул улуу жолдо бирөөгө күн эрте батса, бирөөгө кеч батат...

\* \* \*

Атам: «Жолдун көзүн карап бас!» – деп айтчу. «Жолдун көзү кай жакта экен?» – деп таң калчумун. Жолдун көзүн көрбөй жүрүп бул өмүрдө көп мұдурұлдүм, көп жолу чатышып жыгылдым, башы-

*Эсселер жана драмалар*



көзүмдү канаттым. Эч кандай жыشاаны жок кырсыктарга дуушар болдум. Кээде: «Жолунду билип жүрбейсүңбү?» – деген жеме уктуум. Кээде: «Эй, жолундан адашыпсың!» – деп шылдың бодум. Деги жолдун көзүн карап басуу – бул Кудайды таануу, чындыкты билүү, дилди, ниетти тура кылуу деген түшүнүк экен.

\* \* \*

«Кудайдын жолунда жүргөн адам эч нерседен кем болбойт», – деген сөздү өмүрүмдө көп уктуум. Бирок маанисин анча түшүнө бербейт элем. Көрсө, Кудай Таалага баруучу жолдун боюнда түмөнтуркүн азгырыктар көп болот турбайбы? Адам баласы шайтанга алданып, ошол азгырыктарды жеңалбай жүрүп өмүрүн өткөрүп ийет турбайбы? Эми гана аны сезгенинде, актыктын жолуна кирейин дегенинде белиң бекчейип, көзүң чекчейип, күч-кубатың жок олтуруп калат турбайсыңбы? Бул дүйнө бир кем дүйнө экендигин туйганында, Кудай Тааланын жолу эсице келет экен. Бул жандуйнөндү ып-ластыктан сактап калчу жол экен. Ошондуктан бул жолдогу адамдын мартабасы улук болот экен. Бүгүнкү күндө Кудайдын жолу эмне экендигин сезип туйбагандар эбак ал жолду танып кетишкен. Замандын туусу биз болобуз, акыркы акыйкат биздин чөнтөктө деп корустон болушуп басып жүрүшөт. Ылайым, Кудайым ошолорго да ынсан берсе экен.

\* \* \*

«Жолум жабылып калды, жолум болбой жатат, жолум байланыштыр», – деген сөздү көп угабыз.

## Эгемберди Эрматов



Туура, пенде болгондон кийин мындай кесепеттөн кур калбайт. Жолду ачып алыш үчүн эмне кылуу керек? Эң негизгиси ыйманың таза болсун, ой-пи-кириң таза болсун, анан көкүрөк дилиң таза болсун, тээ түпкү башатың таза болсун...Анан ар дайым ниетиңди түз кыл! Биз, пендeler, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз тосуп алабыз. Жок жерден кесир сүйлөйбүз, ар кандай ушак-айың сөзгө аралашабыз, жок жерден кимдир бирөөлөрдү жек көрөбүз. Кудай Тааланың кыл дегенин кылбай, кылба деп тыюу салган нерселерин кылабыз. Ошентип бүтүндөй рухубузду булгагандан кийин, айла жок, Жараткан жолубузду тосуп салат. Өзүбүзгө өзүбүз бөгөт кое-бүз. Андан кантип кутулуу керек? Кандай кылсак жолубуз кайрадан тазаланат? Бул үчүн адегенде Алла Тааладан жалбарып кечиirim суроо керек. Кылган күнөөлөрдү моюнга алыш тооба келтируү керек. Кең пейил болууга аракет кыл. Эч кимден жакшылыгыңды аяба. Бей-бечараларга кайыр-садага бер. Намаз оку. Аккан суудай шар бол. «Колу ачыктын – жолу ачык», – деген кыргыздын улуу сөзүн турмушунда колдон.

\* \* \*

Тагдыр жолубузду Алла Таала асманда чийген. Ошол улуу кудирет күчтүн амири менен жашап жүрөбүз. Адашып кетпес үчүн адам баласы ар дайым жакасын кармап, Қудайга шүгүрчүлүк айтып, Жаратканга тооп кылып жашаганы оң. Жолго чыгаардан мурун пайгамбарым Мухаммед алейхиссалам ар дайым эки ракат сапар намазын окуп чыкчу экен. Жолубуздин жакшы-жаман болушу Алладан.

*Эсселер жана драмалар*



Биз мына ушинтип жашабасак, нарк-насилибизди жерге тепсеп, көктө чийилген тагдыр жолубузга өзүбүз доо кетирип алабыз.

\* \* \*

Байыркы кытай даанышманы Лао-Цзы «жол» (дао) деген түшүнүктүү бүтүндөй дүйнөнү таң калтырган философиялык агымга айландырган. Төрөлүү, жашоо, өлүм, кайра жарапуунун баары чеги жок кыйма-чийме жол экен. Жер менен жылдыздардын, Адам менен Кудайдын, бу дүйнө менен тиги дүйнөнүн байланышы бизге билинбекен сансанаксыз жолдор менен биригет тура. Адам баласы чексиздиктин жолунда жарыкка келип, ошол жолдо өмүр суусу түгөнөт тура. Демек, «жолдон улуу нерсе жок» деген сөз кыргызда тегин жерден чыккан эмес.

\* \* \*

«Менин башатым кайсыл жолдон башталды, кайсыл жерге токтоймун?» – деген суроо эң кыйын суроо. Ушул эки суроонун ортосунда адамдын өмүрү өтөт. Кеп мына ушул эки аралық, эки чекти адам кандайча басып өттү, ошондо гана анын ким экендиги билинет.

\* \* \*

Чыгармачылыкка киришкенден бери өзүм менен өзүм күрөшүп, өз жолумду табаар бекенмин деп келатам. Бирөөнүн мурда салган даяр жолунда сайран куруп өткөнчө өзүмдүн жалгыз аяк чыйырым-

Эгемберди Эрматов



ды, жолумду тапканым жакшы. Өз жолунду табуу аябай машакаттуу, анын артынан сая түшүп тынымсыз изденүү керек. Ал жол көшөрүп көк бет болуп өжөрлөнүү менен гана келет. Адабиятта да, илимде да, жашоодо да ошондой.

\* \* \*

Алла Таала жараткан дүйнө кандай болсо, аны так ошондой кабыл алууну үйрөнүү керек. Айланнадагы адамдардан эч нерсени талап кылба. Жакшы жагын өзүң ал, жаман жагына көз жумуп кой. Ошондо эч кимге сенин зыяның тийбейт. Жандуйнөң учкан күштай эркин болот. Эч кимдин колдоосуна да, мактоосуна да, таяныч сүрөөсүнө да муктаж болбой каласың. Анан Алла Таала тагдырыңа чийген өзүндүн жолун менен кетесиң. Адам болом деген кишиге мындан ашкан бакыт барбы?

\* \* \*

Менин салган жолум жандуйнөмдүн жарык нуру болуш керек. Мандай теримдин тамчылары күнүтүн өзүм менен, аалам менен болгон күрөш. Менин бүткүл аракетим мына ошол жолдо калганда анын абылети кайтат. Аңсыз ал жолдун кунары качып, көзүм өткөндөн кийин тириүү жан баспай чөп чыгып кеткен жолго айланат. Жашап өткөнүң билинбей жоголгон жол бейоопа өткөн өмүр эмей эмне?

\* \* \*

Акыйкатка жетүүнүн, Кудай Тааланы таануунун оңой жолу бар бекен? Эгер оңой жолу болсо

## Эсселер жана драмалар



анда неге жолубузга миллиондогон азгырыктарды жайнатып: «Келе!» – деп көз ымдатып койгон? «Мага жеткиң келсе, ошол азгырыктардын баарын жеңип өтчү, көрөйүн», – деп бизди Алла Таала сынап олтурат. Биз бул жолдо сөзсүз адашуубуз керек. Башыбыз маң болуп жол таппай далbastашыбыз керек. Элге-журтка шылдың болуп, азап тартышыбыз керек. Адашкан адам, жол издеңген адам акыры жүрүп издеңгенин табат. Оцой жол менен жүрүп максат-муратына жеткендер өтө сейрек. Гаутама Будда, Иса менен Муса, Мухаммед пайгамбарлар да көп азап тартып жүрүп, Кудай Тааланын ак жолуна түшүшкөн. Алардын алдында биз кимбиз? Демек, жашасын адашуунун күч-кубаты!

\* \* \*

Байыркы фираундар ойлоп тапкан лабиринтте улуу философия жатабы деп ойлоймун. Анын дал ортосунда акыйкат казынасы жайлланган. Ошого темселип адашып жүрүп жетишиң керек. Ал акыйкат казынасын таап алуу үчүн лабиринтке кирген адамдын бир өмүрү кетет. Адашып калсаң сөөгүң сөпөт болот. Акыйкат казынасын тапкан адам Алла Тааланы туят, дүйнөнү туят, өлбөстүктү туят. Лабиринтте мына ушундай сыр жатабы деп ойлоймун.

\* \* \*

Лао-Цзынын айткан мындай бир сөзү бар: «Жакшы бала атасы өлгөндөн кийин, анын баскан жолун үч жыл таанып үйрөнөт. Андан кийин гана өз жолун издей баштайт». Биз бул насаат сөздү элес

*Эгемберди Эрматов*



ала бербейт экенбиз. Ошонун айынан жеке үй-бүлөдө, коомдо канча трагедия болуп жатат. Бабалар баштаган улуу көчтү танууга болбайт.

\* \* \*

«Жолоочунун жолдо болгону жакшы». Биз күн сайын өмүр менен өлүм деген сапардабыз. Жүрөктүн әрки менен, сүйүү менен, ишеним менен жашасак гана адамдык озуйпабызды ак өтөп, сапарыбызды байсалдуу кылабыз. Көкүрөк-дилибиз Алла Таала-нын бизге берген аяндарын түз кабыл алганда гана жолубуздан адашпайбыз.

\* \* \*

Жолго чыкканда шашылба, даяр тамакты таштап кетпе! Бир нерсем бүтпөй калды эле деп үйгө илинбе. Бара жаткан максатыңды аныктап ал. Ни-етинди ак, түз кыл. Булар ар бир жолоочу кыйшай-уусуз аткара турган жолдун улуу мыйзамы.

\* \* \*

Каякка баары белгисиз тунгуюк жол адамдын үрөйүн учурup, төбө чачын тик тургузуп коркутат. Белгисиз жакка кадам таштоого жүрөгүң даабайт. Белгисиз жол сага азазилдей сезилет. Тобокелге башыңды сайдың келбейт. Жүрөгүң менен секирик жасап, жандуйнөндү бычак мизине коюп сынап алуудан коркосуң. Адам табиятынан ошондой. Белгисиз жолго жүрөгүндө жалы бар тобокелчил, эр жүрөк палвандар гана барат. Чыгармачылык улуу секириктер да мына ошондой тобокелчил адамдар тара-

*Эсселер жана драмалар*



бынан жасалат. Мурда белгисиз жолдорду ачып алат.

\* \* \*

Жолдо жүрүп адамдар менен тааныштым, аалам менен сырдаштым. Жолдо жүрүп күтүлбөгөн ырларыма жолуктум. Өмүрүмдүн көбү жолдо өттү. Ошондуктан жолду жакшы көрөм. Жол менин жандүйнөмдү толтуруп турган керемет кубулуш.

### ЭНЕ ЖӨНҮНДӨ СӨЗ

\* \* \*

Эне жөнүндү өтө эле көп жаздым. Азыр ойлосом эне жөнүндө жарытаарлык деле бир нерсе айта элек экенмин. Айтып бутүрүүгө дагы мүмкүн эмес экен. Канча жазсан да эне деген улуу мухиттин чети оюлбайт окшойт. Эми эсиме түштү. Эне жөнүндөгү хадисти эстедим. Энбиздин бизге берген бир түндүк сүтүн акташ учун аны Меккеге көтөрүп барып, кайра көтөрүп келсек да аздык кылат экен. Ошондой болгондон кийин биз өмүр бою эң качан эненин карызынан кутулбайт экенбиз. Анын таманынын астындағы бейишти көрбей туруп, бейишти эңсегенибиз болбогон кеп экен. Ушул эң жөнөкөй нерсени билбей жүрүп өмүр өтүп баратканына кейиимин.

\* \* \*

Эне болбосо, жарыкчылыкты кайдан көрөт элек?  
Өмүр деген кереметти бизге тартуу кылыш берген

Эгемберди Эрматов



эне. Эненин касиетинен улам биз жарык күн менен баарлашып, нурга оронуп, ырыс-кешиктүү болдук. Ошондуктан мага «Эне» деген сөз «Жарык күн» деген мааанини туюндуруп келет.

\* \* \*

Азыркы мезгилде энесин кордогон, уруп-сабаган, энесинен безип кеткен, карыялар үйүнө алыш барып таштаган боору таш, карөзгөй, нокотек балдар көбөйдү. Ошондой зар какшаган энелердин ый-муңунан, көз-жашынан улам заманыбыз оңолбой калды. Ошондон улам адамдардан мээр-акыбет качып, ыймансыздык кара тумандай каптады. Эненин көз жашы тамган жерде кыятат башталаарын унутпайлыш.

\* \* \*

«Эненди», – деп сөктүрбө. Энеңе тил тийгизбе. «Заады жаман» деген кепке калба. Энендин куту түшпөсүн десең өзүндү таза, адилет, ак алыш жүр. Жаман, ыплас нерселерге чарпылбай башыңды бийик көтөрүп жүр. Сенин ақмактыгыңды көрүп алыш, башкалар энеңе наалат айтпасын. Бул дүйнөдө энесине тил тийгизүүдөн өткөн наадандык жок. Ошону эсинден чыгарба, уулум.

\* \* \*

Энелердин керемет аurasы бар. Балпайган ак чач энелердин жанына барып калсак мээрбандыкты, айкөлдүкту, жылуулукту, кең пейилдикти туямын. Мемиреген аруу бейпилдикке туш келгендей

*Эсселер жана драмалар*



боломун. Кыялымдан шашкалактап күрү-күү түшкөн турмуш агымы оолактап кетет. Кандайдыр бир түбөлүктүү дүйнө менен баарлашып калгандай се-зем өзүмдү. Ылайым, балпайган ак чач энелер жер-гебизде көп болсо экен.

\* \* \*

Бешик тербеткенде «Алдей» айткан энелер аза-йып баратат. «Алла-эй!», – деп Алланын ысмын жаш бөбектүн жүрөгүнө жеткирип, анын дилине ыйман нурун төгүүдөн артык эмне бар? Алла менен ооздонгон бала эзели жаман болбойт. Ошондуктан энелер эч качан «Алдей» ырын ооздон түшүрүш ке-рек эмес. Энени эне кылып көркүнө чыгарган мына ошол бешик ырлары.

\* \* \*

Тамтуңдалап буту чыккан бала жыгылып кетсе, эненин жүрөгу шуу дей түштөт. Ыйлаган баланын унүн укса, эненин жүрөгу селт этет. Түндөсү бирөө эшик какса, уулун ойлоп эне чочуп кетет. Бизди ошентип өстүргөн энебиздин көңүлүн кәэде калтырып, орой мамиле кылып жүргөнүбүздү Кудай Таа-ла да кечирбесе керек. Энесин какшатып зарлант-кан бала эч качан өйдөлөп кеталбайт.

\* \* \*

Азыркы күндө дүйнөнүн артынан түшүп балда-рын таштап кеткен, бой-мүчөм бузулуп калат деп бала туугусу келбеген, өз канынан жааралган бал-дарга карөзгөйлүк менен мамиле жасаган, эне де-

Эгемберди Эрматов



ген ыйык атты алып жүрүүдөн оолактап калган аялдар көбөйдү. Энелик улуу касиетти тебелеп-тепсегендөр көбөйдү. Ошонун кесепетинен заман теске-ри жакка ооп тарбиясыз, жүрөгүндө мээрими жок ташбоор балдар чоюоп жатат. Үйүбүздөн кут качып, ыйман ыдырап, рухий дүйнө деградацияга жол алууда. Бул апааттан сактап кала турган эне экендигин унутпайлыш. Эненин көз жашы ташты ээритип келген. Эмне, азыркы учурда ташбоор заманды ээрите турган энелердин көз жашы чыкпай калганбы?

\* \* \*

Энесине кол көтөргөн балдар, энеси менен жулмалашкан кыздар жылдан жылга көбөйүп баратат. Андайлар тантакыр чийинден чыгып кеткен, адам кейпинен ажыраган шордуулар. Ошолор акыр заманды жакындашып, жалпы элдин күнөөсүн көбөйтүп бүт баарыбыздын жашообузга кара такты салууда. «Бирдики минде, миндики түмөнгө» дегендей, эненин кадырына, эненин абийирине доо кетирген акмактардын кесепетинен, балким бизге Алла Тааланын каргышы тийип, ейдөлөп кеталбай улам жакырланып, ыймансыз жашоого белчебиз менен батып бараткан чыгаарбыз. Энеге акырайып кароонун өзү канчалык күнөө экендигин эстесек, анда энеге кол көтөрүү бул тирүүлүктүн өзүнө, ыйыктыха, аруулукка, бизди жараткан заттын өзүнө кол көтөрүү дегендикке барабар. Мындан өткөн кылмыш жок болсо керек. Оо, жараткан Эгем, ошолорго ыйман берип, ак жолго сала көр!

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

«Эне» деген үндү үккан сайын жүрөгүм элжи-реп кетет. Бул сөздүн түпкүрүндө өмүрдүн башаты, тириүлүктүн чыксиз ырахаты, барчылык, молчу-лук, Күн нуруна тете болгон мээрим жаткандай се-зилет. Жер огу мына ушул сөз менен айланып тур-гансыйт. Мына ушул сөздүн күчүндө жашоону ал-дыга сүйрөгөн улуу энергия бардай туюлат. Биз ушул сөз менен туулуп, ушул сөз менен өлөбүз.

\* \* \*

Эне болуу бактысына жетпеген аялдарга боорум ооруйт. Алла Таала аялзатын эне болсун деген мак-сатта жараткан. Ошол улуу озуйпаны аткаруу ме-нен гана аялдар кадыр-баркка, сый-урматка жети-ше алышат. Кимdir бирөөлөр аркылуу жалпы эр-кектерди жек көргөндөр, эркектерди теңсинбей ша-каба, шылдың кылгандар, эркектерден өздөрүн бий-иклиз деп текебер мамиле жасагандар, кесепет мый-замынын негизинде эне болуу бактысынан ажырап калуусу ыктымал. Эне болгон күндө да андай аял-дардын төрөгөн балдары ар кандай кармалык ил-деттерге чалдыгып, ошолордун азабын тартып өтөт. Демек эне болуу деген сөз – жашоону жүз пайыз сүйүү деген сөз, айкөл, кечиридүү болуу деген сөз. Ошондой болсо гана аялдын бешенесине эне болуу бактысы туш келет.

\* \* \*

Энемдин оозунан үккан эң көп сөз: «Айланай-ын, үргүлүп кетейин», – деген сөздөр болду. Азыр

Эгемберди Эрматов



дагы кулагыма ушул сөздөр угулуп турат. Ушул сөздөр аркылуу энемдин мээримин, жылуулугун азырга чейин туюп, сезип келатам. Кээ бир энелердин оозунан чыккан каргыш сөздөрдү укканымда төбө чачым тик турат. Ошондо энемди эстеймин. »Айланайын« деген сөз угуп чоңойгонума шүгүр кылам. Мага ошондой энени берген Жаратканыма ыраазы болом.

\* \* \*

Адамдын тарбия-таалими энеден. Айланычейрө менен болгон мамилеси энеден. Боорукерлиги, ке-чиirimduулугү, күйумдуулугү энеден. Демек, биздин адам болуп калыптануубуз энебиздин ак сүтү менен боюбузга сиңген. Балалыгыбызды энебизден бөлүп кароого болбайт. Ошол кездеги уюткубуз кандай болсо, ошого жарааша адам болуп өстүк. »Уяды эмне көрсө, учаарда ошону алат» дегендей, биз энебизден алган рухий байлык менен сапарга чыкканбыз. Бара-бара ошол башатты унуткандар адамгерчилик-тин чек-өлчөмүнөн чыгып, өз баштарына оор кесепттерди үйүп алышууда.

\* \* \*

Бүгүнкү күндү карыялардын үйүндө жаткан энелердин саны көбөйдү. Кыргыздын ак чач кемпирлери өлбөстүн күнүн көрүп, бала-чакасынан умутун үзүп, оор абалда жашап жатышат. Энелерин багып алууга кудирет-күчү жетпеген уул-кыздарды ойлосом, жүрөгүм кармап калат. Андайлардын жеп-ичкенден башканы билбеген макулактан эмнеси артык? Энесин таштап кооп кантип тамагынан ысык

## Эсселер жана драмалар



сүу өтүп жүргөнүнө түшүнбөймүн. Кантип тынч уктап өмүр сүрүп жатканына таң калам. Дүйнөпараздык психологиясы адамды мына ушундай ташбоор, мерез, ыплас кылып салабы? Же Кудай Тааланын бул дүйнөдө көрсөткөн азап-шорубу?

\* \* \*

Энеси ыраазы болбогон баланын көрү күйүп, сурак бералбай кыйналып жаткандыгы жөнүндө пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Тириүү жүргөн ар бир пенде ошопол хадистин маанисин жакшылап билип алганы оц. Энесин нааразы кылган пенденин иши а дүйнө, бу дүйнө эч качан оцолбайт. Жолу да болбайт. Кылган амалдарынын баары күйүп кетет. Ушуну эстен чыгарбай жүрсөк дейим.

## АТА ЖӨНҮНДӨ

\* \* \*

Ата – дөөлат, таянар тоо. Ата – ордолуу шаар. Өмүр деген улуу дайранын башшаты атадан башталат. Ошондуктан атанын касиети эбегейсиз зор. Кудай Таала атага ошондой жаратмандык кудурет - күчтүү, зор шыбаганы берип койгон. Кыргыз элинде: «Атанын назарынан калба», «Атаца наалат келтирбө» деген накыл сөздөр бар. Бул улуу сөздөр. Атанын насаатын укпаган, аны урматтап сыйлай албаган балдардын келечеги жок. Андай балдардын ырыссынын жараткан Алла Таала кемтик кылып койот. Анткени атасын нааразы кылган пенде эзели өсүп-өнүкпөйт. Андайлар Кудайдын каарына калат.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Ата болуу бактысына туш келген эч бир пенде азamat уулунан ажырап, жер муштап олтуруп калбаса экен деп тилеймин. Мууну бошошуп, көкүрөгү күйүткө чыланбаса экен деп тилеймин. Өзөгү өрттөнүп, санаасы санга бөлүнбөсө экен деп ойлоймун. Бул дүйнөдө мындан өткөн оор трагедия болбосо керек. Өмүр бою эңсеген арзууларың, көксөгөн максат-мудөөң жалп этип өчкөндөн артык дагы кандаи жоготуу бар. Бакубат шагы сынган дарак сыяктуу ылайым уулунан ажырап боздогон пенде азыраак болсун. Жөлөгү жок мөгдөгөн аталарды сейрек учураталы.

\* \* \*

«Балдарымдын тукуму өссүн, жакшы адам болуп чоңойсун, эл катарына кошуулуп оозго алышын», – деген ата балдарына арам тамак жедирбейт. Ыймандуу кылып тарбиялайт. Адам болуунун акыйкат илимдерин үйрөтөт. Билген адамга ата болуудан оор озуйпа жок. «Ата» деген сөз угуунун өзү чоң сыноо. Ошол сөзгө татыктуу болуп өтүү, ар кимдин колунан келе бербейт.

\* \* \*

Атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалоо зарыл. Аны ыйбаа менен, астейдил ак көңүл менен угуу зарыл. Жүрөк менен, бүткүл дилди берип угуу керек. «Атанын сөзү – акылдын көзү» деп бекеринен айтылбайт. Атанын сөзүнө маани бербеген, анын

## Эсселер жана драмалар



терең сырларына түшүнбөгөн, кулагынын сыртынан кетирген балдар бол турмушта ар кандай кесепеттерге көп чалдыгып, түз жолдордон өталбай көп адашат. Атанаң сөзү бакытка жетүүнүн эң кыска жолу. «Уулум, атам башын жерге салбай жүрсүн десең арамдыкка, зынакорлукка, бейчеки иштерге барба. Эч убакта жалган сүйлөбө, ооз көптүрүп мактанба, бүтүрбөгөн ишинди бүтүрдүм дебе, өзүндөн улуу ададарга текебер сүйлөбө. Арам тамак жеп көнбө», – деп айтчу эле атам. Азыр ойлосом атамдын сөздөрү ыйык китептерде жазылган улуу сөздөр экен. Өмүр бою ушул сөздөрдүн кулу болуп келатам.

\* \* \*

«Баламдан озур, сый-урмат, жылуу мамиле, жалаң жакшылык көрөйүн», – деген адам адегенде өзүнүн атасына ошондой мамиле кылышы керек. Сенин атаца кылган мамилени көрүп өскөн балаң кийин сага да ошондой мамиле жасайт. Өзүндүн келечегине, эртеңки күнүңе кам көрөйүн десең атаңды алпеште, көңүлүн көтөр, эч нерсеге зарыктырба, кандай иш баштайын десең да атаң менен кенешип, батасын алып тур.

\* \* \*

Атанаң каргышы өтө күчтүү, тез ишке аша турган, түздөн түз тийе турган каргыш. «Атанаң каргышы – ок», – деген сөз бекерден чыкпаса керек. Эч качан атанаң каргышына калба. Кырдаалды курчутуп жибербе. Каргыш сөзүн айта электе, жалбарып кечирим сура. Атанаң чийген чийимине, сөзүнө, пикирине каршы чыгуу – бул жеткен теке-

Эгемберди Эрматов



берлик, башкача айтканда шайтандын тилине кирип кетүү деген сөз.

\* \* \*

Баланын жүрөгүнө атанын кадыр-баркын синдире турган эне. Эгер эне өз балдарына ар дайым: «Атаң әмне дейт, атаңдын пикирин угалы, атаңдан сурап билели, атаң урушуп койбосун, атаң дастор-конго олтурмайынча тамак ичпей туралы», – деп айта берсе, бала бара-бара атасын сыйласп көнөт, бул үйдө атанын кадыры жогору экендигин түшүнөт. Энеси атасынан ыйбаа кылып, аны чыныгы пирдей туткандыгын сезет. Өмүр бою атасына болгон ызатурматы калыптанат. Күйөөсүн басынтып жүргөн аялдардын балдары эч убакта атасынын кадыр-баркына жетпейт.

\* \* \*

Чынчылдык, калыстык, ыймандуулук өкүм сүрбөгөн үй-булөдө атанын абийири эч качан жогору болбойт. Бул нерселерди тартип-эрежеге айландыруу атанын милдети. Баланы жеп-ичирип, кийиндирип чоңойтуп койуу оцой, ал эми анын жандуйнөсүн, кыял-жоругун, көз карашын тарбиялоо өтө кыйын иш. Ал үчүн ата өз баласына үлгү болушу зарыл. Өзү чынчылдыкты, калыстыкты, ыймандуулукту амал кылбаса, анда анын рух дүйнөсүнө ар кандай ыплас вирустар кирип, тез эле бузуп салат. Ошондуктан эркектер ата болуудан мурун адегенде өзүн мыктыласп тарбияласп алсын. Бул оцой оокат эмес.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Балдарын арам тамак менен чоңойткон көп эле адамдарды көрдүм. Кайсыл бир мезилдерде ооматы ашып дуулдаганы менен кийинчөрээк балдары ка-был болуп чыккан жок. Ар кандай жаман жолдорго түшүп кетиши. Бирөөнүн ырыскысы, акысы сөзсүз акыры жүрүп бир кесепетке алыш келерин билдим. Алла Таала андайларды жазалабай койбыйт экен. Атанын кусуру балага тийип кетет экен. Бирок, ошого карабай бүгүнкү күндө не деген кыянаттык иштер болуп жатат? Эч ким арам тамактан коркпой калган сыйктанат. Анын зыяны әл-журтка тийбесе экен.

\* \* \*

Канталамайга түшкөн заманда көпчүлүк бийлик адамдары балдарына бардык турмуш-тиричилик шарттарын түзүп беришүүдө. Ўйлөрүн жанталашып эмеректерге толтурушууда. Эмне кааласаң бардыгы даяр, бардыгы бар. Башкача айтканда аталык милдеттерин аябай эпчилдик менен аткарууда. Материалдык дүйнө кекирткөн ашкан. Ошол чоңордун балдары куурайдын башын сындыrbай туруп, анчалык олжо-оокатка жеткендиги түпкүлүгүндө жакшылыкка алыш келбейт. Тегинден келген дүйнөгө марыганы менен руху ёспөй таптакыр жарды боюнча калууда. Жалаң ошолордун арасынан кылмышка аралашкандарды, наша тартып кеткендерди, элитардык сойку болгондорду жолуктурасың. Қолдоосу күчтүү болгондуктан, алардын былыхтары ачыкка чыкпай көмүскө боюнча калууда. Тे-

Эгемберди Эрматов



гинден келген дүйнө ар кандай азгырыктын анабашы экендингин эстен чыгарбайлы

\* \* \*

«Алтымыштан ашкан атаңдын алдап-соолап күчүн ал» дейт кыргыз. Атаңдын башынан өткөн өмүр тажрыйбасы, топтогон акыл-эси, баам-параты эбегейсиз соң күчкө әгедер. Ошол күчтү пайдалана билүү, анын үзүүрүн көрүү ар кимдин колунан келе бербейт. Эки ортодо пайда болгон көрүнбөс тосмолор буга тоскоолдук кылыш турат. Акылы зирек, данакер, мамиле кылуунун сырын терең үйрөнгөн, атасын азирети пайгамбар сыйактуу сыйлай билген бала гана көрүнбөс тосмолорду жого-туп, улуу күч энергиясынын кубатынан пайдалана алат. Бул жерде «алдап-соолап» деген сөз каймана түрүндө айтылган. Бул сөздүн мааниси «атаңдын кадырына жетип, ишенимине кирип, басып өткөн жолун изилдеп үйрөнүп, көңүлүнө доо кетирбей маанайын түшүнүп» дегенди билдирет. Акылы жетик балдар атасынын айтканынан чыкпайт.

\* \* \*

Ата менен баланын ортосундагы түшүнбөстүк маселеси байыртан келаткан көрүнүш. Буга көбүнese аталар күнөөлүү. Анткени алар кийинки муундун кызыкчылыгын, талабын жакшы түшүнбөй, заманга жараша өсүп-өнүкпөй, биротоло калыптанып калган көз караштарынан кутулалбай, илимдеги жаңы ачылыштардан кабардар болбой калышшууда. Дээринде жаңычылдыкка умтулуу жок экендингинде. Бул дүйнөнү агып жаткан дайра сыйактуу сезбесен, анда

## Эсселер жана драмалар



өз балаңды түшүнбөй калдым дей бер. Ыймандын бутактары, адамгерчиликтин табияты өзгөрбөс нерсе. Калган бардык нерсе өзгөрөт. Ошону билсөн, балаң менен тил табышасын. Аны түшүнө билүүгө аракеттен.

\* \* \*

Келечекте балам кыйналбасын, оокат-тиричилигин жакшы өткөрсүн деген ата сөзсүз баласын бир өнөргө үйрөтөт, бир кесиптин ээси болууга окутат. Замананын талабына жооп берерлик жогорку билимдүү кылат. Жок дегенде бир өнөрдүн ээси болгон адам эч качан кор болбайт. Эгер кайсыл бир өнөрдү бала атасынан үйрөнсө, ого бетер жакшы. Анткени ата кесибин уланткан бала аны андан ары өркүндөтүп, өз баласына үйретүп кетет. Балага туура насаат берүү оцой эмес. Насаат берерден мурда ар бир ата «Кабуснамени» жакшылап окуп чыккана дуруս. Ушундай маанидеги чыгармаларды Низами, Саади, Жами жазган.

## БАЙЛЫК

\* \* \*

Кийинки кезде: «Паланча аябай байып кетиптири», – деген сөздөрдү көп укчу болдум. Адамдардын байыганы абдан жакшы. Эгер биздин бир айылдашыбыз байып кетсе, анын эмнеси жаман? Жапжанацы машина алыш минсе, айылдын көркү болот, той кылса – айылдаштарыбыз жеп-ичет, кыскасы ар кимдин бай болгону жакшы. Бирок ошол бай-

Эгемберди Эрматов



лык бешене тер менен, адал жол менен келсин.  
Бирөөнүн көз жашын көлдөтүп, арам жол менен  
табылган байлыктын кесепети оор.

\* \* \*

Адамга оомат келбесе – байыбайт. Оомат кантип, кайдан, качан келерин эч ким билбейт. Анын сыры жалгыз Алла Таалага маалым. Айлыбызда бир адам бар. Мурда арак ичип жүрчү, элдин баары аны алкаш дешчү. Көчөдө оонап жатканын же бирөөлөр менен урушуп жаңжал кылыш жүргөнүн көрчүмүн. Эптеп тирикчилик өткөрчү. Бүгүнкү күндө айлыбызда андан өткөн бай адам жок. Короо толгон малы, жаңы-жаңы машиналары, заңгыратып салган үйү бар. Алда качан арак ичкенин таштаган. Ыймандын жолуна кирип, беш убак намаз окуйт. Кайыр-садагаларын берип турат. Ажылык сапарга барып, ыйык милдетин да аткарып келди. Кудай Таала берем десе, мына ушинтип берип коёт экен. Бекеринен ата-бабаларбызы: «Байлык тоголок, ооматы келген адамга жуга берет. Ниетицерди түз, оюндарды таза кылгыла!» – деп айткан эмес.

\* \* \*

Айылда жүрүп кээде жердештеримден: «Тынымсыз эле бешене тер төгүп иштеп жатабыз, эмнегедир байыбайбыз», – деп наалыган сөздөрду угуп калам. Бир карасаң чынында эле ошондой сыйкантат. Бирок ысырапкерчилик аябай көбөйүп кеткендигин элес алышпайт. Той-тополордо тамак-аш төгүлүп-чачылып, сындырылган нандар убал болуп жатканын байкаймын. Илгери бир кембагал болуп

## Эсселер жана драмалар



жашаган адам аябай байып кетиптири. Эмне үчүн антип байыгандыгын эч ким билбейт экен. Көрсө, бир жолу сапарда ат үстүндө баратып жеп жаткан нандын бир ушагын жерге түшүрүп ийиптири. Атынан түшүп баягы ушакты аябай издептири. Канчалық астейдил издесе да эч таппай коюптур. Акыры таппагандан кийин, бирөө-жарым жолдо баратып басып албасын деп ушак түшкөн жерди кыдырата таш тизип тосуп коюптур. Кудай Таала анын мына ушул аракети үчүн ченемсиз байлык берген экен. А бизде болсо, бүгүнкү күнү ысралкерчилик кадам сайын. Обу жок эч жүйөөсүз өткөрүлгөн кечелер, отуруштар көбөйүүдө. Жакында кошунам уч жашар баласынын туулган күнүн өткөрүү үчүн атайын ансамбль жалдап келип, таң атканча айылдын тынчын алды. Мына ушуга окшогон нерселерди ысралкерчилик деп айтса болот. Анан ар кандай тойлорду өткөрүп байыбай жатабыз деген туугандарыма таң калам.

\* \* \*

Ажыга барып келгенден кийин: «Ал жердегилер кандай жашайт экен?» – деген суроолорду көп уктум. Анан аларга моминтип жооп бердим: «Араптардын жашаган жери биябан бопбоз чөл экен. Биздикиндей шаркырап агып жаткан дайрасы жок. Жер жайнаган мөмө-жемиштери, бак-дарактары жок. Бирок аябай бай жашашат экен. Алар ыйманга бай экен. Намаз маалында дүкөндөрүн ачык коюп кете берет экен. Уурулук, бирөөнү бирөө алдоо, кыянаттык кылуу жок экен. Аларды бай кылып жаткан мына ошол ыйманы экен. Биз табигий шарты со-

*Эгемберди Эрматов*



нун жерде жашап жүрүп әмнегедир бай әмеспиз. Биз ыйманга жарды әкенбиз. Ошон үчүн Жараткан бизди жасалып жатыптыр».

\* \* \*

Биз жерди кадырлабайбыз, аны үнөмдүү, сарамжалдуу пайдаланбайбыз. Бизде жерге болгон аяр мамиле жок. Бизди багып, тоюндуруп, өстүрүп жаткан жерди кыянаттык, карөзгөйлүк, жырткычтык менен пайдаланып, бизден кийин чөп чыкпасын деген психологияда жашап келатабыз. Ушундай абалды көрүп туруп жүрөгүм ооруйт. Жерге карата жасалган ыйык мамилени Арменияга барганды көрдүм. Эгин-тигин үчүн сугат жерлер жетишпегендиктен адырлардын жанбоорлорун тегиздеп, супача-супача кылып, анан ошол жерлерге суу ташып чыгып эгин эгишет әкен. Ал эми Турцияда тоолордун боорлорун тегиздеп үй салгандарды, башка жактан топурак ташып келип эгин эккендерди көрдүм. Сауд Арабиясында болсо ар бир дарактын түбүнө түтүктөр менен суу алыш барып көгөртүп жаткандарды көрдүм. Мына ушундай оор абалда жашашса да Жаратканга ыраазы болуп, тириүчүлүккө шүгүр айткандарына таң каласын. Кудай Таала ошолордун түйшүгү, кызылдай мээнети үчүн байлыктын казынасын ачып койгон әкен деген пикирге келдим.

\* \* \*

Адам качан байыйт? Качан ал жүрөгүнөн, оюнан материалдык байлыкты улам-улам эңсей бергендики алыш салганда гана чыныгы байлыкка жетишет. Ал байлык руханий дүйнөнүн байлыгы. Адамды

## Эсселер жана драмалар



азап-тозокко салган, тынымсыз аракеттendirген, жерге-суга батпачудай жан талаштырган анын эңсөөсү, каалоосу. Анын арааны ачылып калгандан кийин оцойчуулук менен тыйылбайт. Эч качан шүгүр айтпайт. Бар нерсеге каниет, топук кылбайт. Топук болбогон жерде адам эч качан байыбайт, көзү тойбайт.

\* \* \*

Кыргызда: «Тенди – тецирим сүйөт», – деген сөз бар. Эгер адам биротоло материалдык дүйнөнүн кулу болуп кетпей, жандүйнөсүнүн байлыгы жөнүндө да ойлонуп, аны убагында азыктандырып, сулуулукка, тазалыкка ыкташ, ыйманын агартып жүрсө - бул жашоодогу эң керемет гармония эмеспи. Биз жалаң рухий дүйнөнүн артынан түшүп кетип, бирок материалдык жактан кыйналып жүргөн чыгармачыл адамдарды көп жолуктурабыз. Бул да аша чапкандык. Адам болуп жашап жаткандан кийин эки байлыкты эриш-аркак алыш жүргөн жакшы. Ошондуктун «Тенди – тецирим сүйөт», – деген улуу сөз пайда болсо керек.

\* \* \*

Адам байлыкка жетүүдөн мурда таалим-тарбияга, ыйманга сугарылып, маданияттуу инсан болуп калыптанышы керек экен. Ыймансыз, маданиятсыз адам байыса, коомду алдыга эмес, артка тартат. Ошол жерде кылмыштуулук, карөзгөйлүк, ач көздүк, ыймансыздык өкүм сүрөт. Байлык кара күчтөрдүн бийлигин орнотууга жумшалат. Ошондуктан ата-энелер: «Балдарым бай болоордон мур-

Эгемберди Эрматов



да ыймандуу, ыхывалдуу, маданияттуу болсун!» – деп тилегени жакшы.

\* \* \*

Кичине кезимде атам таң атпай бизди: «Тургуда! Эртең менен бөлүнгөн ырыскыдан кур калбагыла!» - деп ойготчу. Қөрсө, таң сүрүлгөндө периштепер адамдарга ырыскы бөлүштүрөт экен. Уктап калгандар мына ошол Алла Тааланын шыбагасынан кур калат экен. Мына ушул диний, руханий түшүнүктүү боюбузга сицирбей келаткандыктан көпчүлүк адамдардын дили да, турмушу да жарды боюнча калууда. Эртең менен ойгонуу байлык учун жасалган эң алгачкы кадам. Эртең менен туруу - ааламдын аруулугуна күбө болуп, тириүүлүгүңө шүгүр айтып, жашоого зирек, сергек мамиле жасоо. Сергек болгон адам эч нерседен кур калбайт, кембагал болбайт.

\* \* \*

Байлык деген эмне? Ден-соолугун чың болсо, байлыгым деп эсепте. Балдарыңдын аман-эсен чоцой-гондугун байлыгым деп эсепте. Эл алдында кадырбаркың болсо, байлыгым деп эсепте. Құнду көрүп турсаң, гүлду жыттап турсаң, байлыгым деп эсепте. Қудайдын күлчулугун толук аткарып турсан, байлыгым деп эсепте.

\* \* \*

Оштогу Навои паркында жоро-жолдоштор менен чай ичиp олтурганбыз. Арабыздан аябай байып

## Эсселер жана драмалар



кеткен бирөө: «Бийиктиги үч метр болгон коргон салып, үйүмдү кайтартуу үчүн ар бири миң доллардан турган эки ит байлан койдум. Этти аябай көп жайт экен. Ит апкелгенден бери тынч уктап жатам», – деп мактанды. Астахфирулла! Кыргыз миң долларга ит сатып алганын эзели уккан эмесмин. Ат сатып алса, күш сатып алса, мейли эле. Өлүү дүйнөндү кымбат баалуу итке кайтартып жүрүп мүнөзүң да ит болуп кетпесе экен, жаңы кыргызым.

\* \* \*

«Байлык адамды дароо эле сынаап коет», – деп айтылган сөздү көп укчумун. Бир таанышым үчтөрт жыл көрүнбөй жүрүп, капыстан жолугуп калды. Угуп жүрчүмүн – аябай көөп кеткен деп. Сүйлөшсөмбү, сүйлөшпөсөмбү деп араң колунун учун узатат. Жандуйнөсү мынчалык тайкы, мынчалык пас экендигин мурда туйбаптырмын. Болбосо бул өмүрдө экеөбүз канча тузду бир ичтик эле. Атаңдын көрү, байлык кандекти пил, дүрүлдөктү бүркүт кылып коет экен да. Бирок маңызы, түбү-теги, башаты деген да нерселер бар эмеспи. Оболу ошону унутпасак.

\* \* \*

Мусурманчылыкта: «Напсиңди агытып жибербе, напсиңди тый!» – деген насаат кеп бар. «Напсиңди тый» деген сөз кекиртегинди тый, алкымыңды тый деген түшүнүктөн башка каалоонду, эңсөөндү, көксөөндү, оюнду, кумарыңды тый деген кеңири маани-маңызды өз кучагына камтыйт. Ошондуктан ким напсисин тыя билсе жек көрүмчүлүктөн,

## Эгемберди Эрматов



ыймансыздыктан оолактайт. Написин тыя билген кишинин ден-соолугу жабыр тартпайт, өмүрү узун болот, бул дүйнөдөн кембагал болбой бай жашап етөт.

\* \* \*

Эгер байлык адамга оцой-олтоң эле келчү болсо баарыбыз байып кетпейбизби. Биринчиден, бул Алла Тааланын пендесине берген зор шыбагасы. Экинчи-ден, байлыкка жетүү аябагандай чоң аракетти, илимди талап кылат. Айрыкча бүгүнкү күнү арамдан эмес, алалдан бай болом десен Наполион Хиль менен Дейл Карнегинин эмгектеринен сырткары психологияны, экономиканы, менежментти, башкаруу системасын, юриспруденцияны, философияны мыкты өздөштүрүшүн зарыл. Ошол эле учурда диний, руханий адабияттардын маанисин терең билишиц керек. Эң негизгиси ар тараптуу маалыматың көп болсун.

\* \* \*

Бүгүнкү күнү өз жергесинде турмуш-тиричилигин өткөралбай көптөгөн жердештерибиз Россия менен Казакстанга кетип калышты. Қыргыз бийлиги элге жумуш таап бералбай, өздөрүнүн байлыгын көбөйтүү менен алек. Дүйнө топтоймун деген Акаевдин абалы эмне менен бүткөнүн баарыбыз жакшы билебиз. Элге жакшылык кылам деген Бакиев бийликке келгендөн кийин, Акаевдин синдромуун унутуп салып, байлыктын артынан түшүп кетти. Биздин пешенебизгэ элди ойлобогон падышалар туш келип, бейиштей болгон жерде жашап жүрүп жыл-

*Эсселер жана драмалар*



дан жылга жакырланып баратканыбыз жүрөгүмдү оорутат. Көзбоемочулук менен жалганчылыктан арылчу күн да келәэр деп соороном.

\* \* \*

Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхассалам көз жумарынан үч күн мурун чөнтөгүндөгү жети тыйынды кайыр сурагандарга берип жибер деп Айшанын колуна тапшырат. Ал күйпелөктөп жүрүп унтуп коет. Арадан эки күн өткөндө Айшадан сурайт: «Баяғы жети тыйынды кайырчыларга бердинбі?» – деп. «Унтуп калыпмын», – дейт. «Бардық ишиңди ташта, тезирәек берип кел», – дейт пайгамбарыбыз. Айша сыртка чыгып, тыйындарды берип келет. Ошондо гана пайгамбарыбыздын жаны жайтаап, бул дүйнөдө карызы калбагандай жүзүндө бейпилдик мемиреп турган экен. Көрбөйсүңөрбү, а дүйнөгө кетерде көңүлгүм жети тыйын үчүн алагды болбосун деп ойлооптур. Дүйнө топтогондор пайгамбарыбыздан үлгү алышса, кандай жакшы болоор эле.

\* \* \*

«Тарга тар, кеңге кең дүйнө», – деп айтылган кыргызда. Материалдык байлыкты туу тутуп, ан үчүн жандалbastap, абиирди да, адамдык нарк-насилди да жерге тепсеп баратканыбыз бу көрпенделик. Дүйнө топтойбuz деп шорлогон башыбызды ого бетер шорго алпарып тыкканыбыз. Дүйнө адамдын пейилин бузуп, напсисин араандай ачырып, азгырык жолго салып, жандүйнөсүн кулга айлантып көрлугүн түшүнбөсөк, анда актык, тазалык, ыйыктык жөнүндө сөз кылуунун кажети жок.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Доллар Кудайга, сом пайгамбарга айланган доордо жашап жатабыз. Бүткүл мамлекеттик саясат, мезгилдин ағымы мына ушул нерсенин айланасында бийге түшүп жатат. Ал эми адамдын жаны бекем таянчын жоготуп, эмнеге ишенәэрин билбей, шамалга учкан камгакты элестетип калды. Бул трагедия эмей эмне? Эртеңки күндөн үмүтүн үзгөн адамдын ахывалы кандай болчу эле? Эң негизгиси адамдын көкүрөгүндө ишеним болуш керек. Ал рухий таянчы бекем адамда гана болот. Өзүңө өзүң ишенбесен, өлбөстүккө, актыкка, Алла Таалага ишенбесен, анда сандаган байлыгың саманга айланды дей бер. Опо болбойт. Байлыгың жаныңды сактап калбайт.

\* \* \*

Балээниң баары өзүмчүлдүктөнбү деп ойлоймун. Өзүмчүл адамдын ичи арам. Ал дайым: «Құн мага гана тийсин!» – деп турат. Жығылган адамды көрсө, тургузуп койбойт. Тилемчиге бир сомун ыраа көрбөйт. Жолдуунун жолун тосот. Ичинде ит өлүп, «мен» дегенде кудайын да сатып ииет. Мындан жаман вирус азыр биздин коомду каптап бараткан учур. Азыр өзүмчүл шылуундардын, аферисттердин заманы. Мындан кантип арылабыз? Бул илдет ааламдын кеңдигин, жашоонун гармониясын жоготуп көзүбүздү чөлгө бастырып жатпайбы? Өзүбүздөн башканы көрбөй, бүткүл акыл-оюбуз кара башыбыздын камы менен болуп калбадыбы? Өзүбүздү өзүбүз табияттын улуу көчүнөн бөлүп салбадыкпыш? Өзүм деп жүрүп өлүп кетсек, анда биздин адамдыгыбыз сокур тыйынга арзыбаган нерсе экен да.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Айылдагы жердештерим: «Борборго тез-тез ба-рып турасың, кандай кеп-сөз бар? Заманыбыз оно-лобу же жокпу?» – деп сурап калышат. Билишимче аны-муну кобурап берем. Анан: «Быйыл канча түп көчөт отургудуңуз?» – деп сураймын. Бирөөсү: «Быйыл эки жүз терек эктим», – дейт. Экинчиси: «Жыйырма түп өрүк, он беш түп алма отургудум», – дейт. Анан мен: «Мына, заман өзгөрөт де-ген ушул. Ар кимибиз ушунча түп дарак көгөртсөк – келечекте биздин жер бейиш бакка айланат экен», – деймин. Ырас эле ар бирибиз оозубуз менен орок орбай ой көчөтүн, дил көчөтүн, пейил көчөтүн, жак-шылык көчөтүн, ыйман көчөтүн көбүрөөк эксек эмне болот?

\* \* \*

Байыркы Чыгыштын бир акылманы: «Жаш, ийилчээк бутак өмүрдү, ал эми катуу, бекем бу-так өлүмдү элестетет», – деп айткан экен. Анын сыңарындай азырынча баш-аламан түшкөн, ка-быгы, сөңгөгү kata элек биздин өлкө өмүрдүн сим-волундай туюлат. Күр-шар түшкөн дайрадай ағып баратат. Кәэде кара кочкулданып, кәэде тазарып, кәэде жай ағып, кыскасы тынымсыз кыймылда. Ошонусу менен кызык, ошонусу менен эртеңки күндөн үмүттөндүрөт. Ылайым эле «жумшак да-ракты курт жейт» болбосо экен. Анткени биздин өлкөнүн жумшак өзөгүнө жабышкан ач көз, афе-рист сүлүк курттар күн сайын көбөйуп, ашынып баратат.

*Эгемберди Эрматов*

\* \* \*

Күнүмдүк турмуштун көйгөйүндө жүрүп биз, адамдар, жандүйнөбүздөн орун алган таяныч борборун жоготуп алдыкып деп ойлоймун. Ошонун кесептинен ар нерсеге бир чарпылып, башка жактан көмөк издең, кунарсыз, жалган нерселерге азгырылып, жөндөн жөн кыйналып жатабызы деймин. Көкүрөктү сокур намыс менен өзүмчүлдүккө бийлетип коюп, опо болоор таяныч борборубузду таппай шаштыбыз кетип калды окшойт. Деги таяныч борбор деген эмне? Ал кай жерден орун алган? Аны канттип таап, канттип теңсалмактуулукка алыш келебиз? Канткенде ал алай-дүлөй чыр-чатағын токтотуп, ырааттуу бир гармонияга туш болот? Ушул суроолорго башым катып, айламды таппай олтуррам. Таяныч таппай олтуррам. Аягымдан жер көчөт... Атамдын: «Балам, сабырдуу бол, барга-жокко каниет кыл!» – деген сөзүн эстеймин.

\* \* \*

Эртең эмне болуп кетерин бир Кудай Таала билбесе, эч ким билбейт. Ошого карабай жанталашып эртеңки күнүбүздү ойлойбуз, ар кандай стандарты түзөбүз, биреөлөрдү алдайбыз, дагы биреөгө кошоматтанып жагынабыз, кыскасы ой-санаабыздын, аракетибиздин баары эртеңки күн үчүн болгон жандалбас. Ал эми ушул учурдагы, ушул мүнөттөгү жашпообуз, бүгүнкү күнүбүз көз жаздымда калыш, анын ырахатын сезүүгө, кадыр-баркын кастарлап алууга, ыйык коноктой сыйлай билүүгө, майрам сыйктуу тууюга чолобуз жетпейт. Көз ирмемде жут-

## Эсселер жана драмалар



кан аба менен жашап, чыккан дем менен өлүп жатканыбызды андабайбыз.

\* \* \*

Өмүр өтө кымбат, өтө ыйык. Анын жыргалын бүгүн таткыла. Эртең, балким кеч болот. Бүгүнкү күндөгү жашооң сенин акыркы чегин, жеткен чокун, түпсүз терендигиң болмоюнча, эртең әлдир-селдир өмүр сүрө бересиң. Ар бир алган демиң менен көкүрөгүңө он сегиз миң ааламдын кудирет күчү кирип турсун. Ошентсең гана жандүйнөндөгү дисгармония жоголуп, тириүүлүктүн улуу сырларын түя баштайсың. Жашоонун туткасы, өзөгү мына ушул жерде болсо керек.

\* \* \*

Сагызгандай сактанган, ар нерседен шектенген, кылдан кыйкым издеген прагматик адамдар көбөйдү. Сөздөн кыйышык маани тапкандар, кыйтырлар көбөйдү. Аларга боорум ооруйт. Шектенген адамдын жандүйнөсү эч качан бейпилдик, чындык эмне экенин билбейт. Көкүрөгүндө аруулук жашабайт. Айланы-тегерегин жалаң кара бектор каптап, бул дүйнөнү кулагына шыбыраган шайтандын көзү менен карап калат. Мындай адам өзүнө да, өзгөгө да жакшылык алыш келбейт. Жандүйнөсү жабыркап, адамдык насилине доо кетет. Акыры өзүнөн да шек санап жүрүп, бу дүйнөгө келгенине нааразы болуп жүрүп көз жумат. Кудай, ушундай азаптан сактай көр!



\* \* \*

Сөз адам жандуйнөсүнүн күзгүсү. Кимдин ким экендиги, жүрөгүндө кандай күч-кубат жашап жүргөндүгү, оозунан чыккан сөзүнөн эле билинип турат. Эч кимди тоготпой кычы, жаман, ыплас сүйлөгөн кишинин оңуп кеткендигин деги эле көргөнүм жок. Себеби андайлар кунарсыз, тескери таасирдүү, тескери кубаттуу сөздөрдү сүйлөп жүрүп жандуйнөсүнө кара күчтөрдү топтолп алат. Үй-бүлөнүн, жамааттын, коомдун арасында жаман энергиясы бар ыплас, кунарсыз сөздөр көп сүйлөнө берсе, ошол жерден береке-пайиз качат, кут учуп кетет. Ошол жerde иш алга жылбай кесепетке жолугат. Байкатпай жамандыктын кусуру уруп кетет. Жандуйнөм жарык болсун десен Құндун аптабына, жашоонун жаркын маанайына, канаттуу ойлорго жык толгон поэзия менен кәэде баарлашып тур.

## ДОС ЖӨНҮНДӨ СӨЗ

\* \* \*

Алла Тааланын бир аты дос деп айтылат ыйык китеpte. Демек «дос» деген сөз ооз учунда айтыла берчу нерсе әмес. Ал адам мамилесин билдирие турган зилдей оор руханий түшүнүк. Эки адамдын жандуйнөсүндөгү бирдей чыңалууга жетишкен рухий энергия. Сезим-туюмун, ой-пикирин, максатмұдөөсүн бирдей ыргакка салып турган эки инсандын жүрөк кайрыгы. Бири бирине болгон ишенимдин өзгөчө абалы. Дос – бул пейилдин гармониясы.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Эки адамдын ортосундагы өз ара мамиле эч кандай кызыкчылыкты көздөбөй, тәэ алышы бир пайды-зыянды ойлобой, башка бирөөлөрдүн жетегине кирип кетпей тунук, таза боюнча калганда гана достук денгээлге жетиши ыктымал. Бири бирине дили тартылып, эңсеп, сагынып, биринин сөзүнө бири муктаж болгон кезде достуктун бүчүру ачылат. Ошол бүчүр мөмө бере турган даракка айланганча, тагдырдын далай соккусуна кабыласың. Ошого даяр болсоң гана дос күт, бирөөнү дос деп айт.

\* \* \*

Пенде болгондон кийин, эч ким кемчилдиксиз төрөлбөйт. Досундун кыял-жоругун, кийимин, кулкүнөзүн кандай болсо ошондой кабыл алганында, аны түшүнө билгенинде гана ал сенден кол үзбөйт. Кимdir бирөөлөр менен кыяматтык дос болом десен, анын кайғы-азабын, көкүрөк-көйгөйүн кошо тартыш, чөгүп турганда жөлөк бол, жылуу сөзүндү аяба. Жан дүйнөндө жашаган өзүндүн «менинди» анын дүйнөсү менен аралаштырып жибер. Ошондо гана түбөлүктүү достуктун пайдубалы курулат.

\* \* \*

Мен «дос» деген сөздү ыйман категориясына киргиzem. Ким достукка бекем болсо, досуң кыйчалыш убакта сатып кетпесе, оорун колдон, жецилиң жерден алышса, аракети менен, сөзү менен кыянаттык кылбаса, алыс же жакын жүргөндүгүнө карарай дайым дилинде эстесе, ошол дос бийик ыйман

Эгемберди Эрматов



күткөн асыл пенде. Андайларга Алла Таала ырахматын жаадырып турат.

\* \* \*

Ким биреөлөр әл көзүнчө калп әле жасакерленип дос дегени менен ичинде ит өлүп, бийлигине, байлыгына, талантына кызганып көралбастык кылышп атаандашып журушет. Андай эки жүздүү дос-тон көрү ачык-айкын беттешип чыккан душман артык эмеспи. Адам баласынан ыйман куту качып бараткан чалкеш заманда «дос» деген сөздүн кадырын түшүргөндөр өтө көбөйдү. Арзыбаган тыйынга досун сатып кеткендөр көбөйдү. Мансап учун досунун башын аттап тебелегендөр көбөйдү. Дос деген ыйык атты алышп жургөн, оо Алла Таала, сен алардын күнөөлөрүн кечире көр! Анткени алар не иш кылышп жаткандарын билишпейт окшойт.

\* \* \*

Бир күн түндө досума телефон чалдым. «Алло» деген үнү угулду. «Тынчтыкпы, әмне болду, досум?»-деди. -Тынчтык эле, сенин бир үнүндү угайын дедим эле. -«Рахмат, мен да азыр сени издең жаткам», -деди досум. Бири бирибиздин үнүбүздү укканыбыздан кийин жан дүйнөбүз жыргап, көңүлүбүз жайына келип, аман-соолукту билип, канниет кылышп калдык. Досумдун добушунда, үнүндө болгон көйгөйдү сезип, төшөгүмдө көпкө чейин уктай албай жаттым.

\* \* \*

Адам өзүнө жараша дос күтөт. Бекеринен: «Досуң ким экендигин айтсаң, сенин кандай адам

## Эсселер жана драмалар



экендингиңди айтып берем», – деп сөз кылбаса кепрек. Ошондуктан, дос тарбиялагыч күчкө эгедер. Анын жакшы сапаттары акырындык менен сага жуғуп, оюнду өзгөртүп, аураңды жарық нурларга толтуруп койот. Анын шарапаты менен наисип-ырыссың көбөйуп, аброюң бийиктейт. Бул турмушта ишке аша турган реалдуу максаттарга умтула баштайсың. Кыргызда: «Жакшыга жанаш, жамандан адаш», – деген накыл кеп бар. Демек, жакшы адам менен дос бол!

\* \* \*

Бекем достуктун пайдубалы ызат-урмат, кадырсый. Кайсыл жерде, кандай шартта, кырдаалда болбосун, көзү барда да, көзү жокто да досундун аброян таза сакта, атайын бирөөлөргө булгаттырба. Аздектеп алаканыңа көтөр. Ошондо гана сен чыныгы достуктун пири болууга арзыйсың. Дос кадырын билбegen адам, эч качан дос күтө албайт.

\* \* \*

Доско кыянаттык кылган адамдын кыяматка чейин көрү өрттөнөт. Ошондуктан досундун сырын ашкере кылба. Сырын билип алышп, жолуна бут тосспо. Артынан бычак урба. Дүйнө-мүлкүнө, аялына көз артпа. Тескерисинче, досунду пайгамбарындай сыйла. Алла Тааладан ага жалаң жакшылыктарды тилеп жаша.

\* \* \*

Бул дүйнөдө парадоксалдуу нерселер көп. Кимдир бирөө кайсыл бир мансапка жетип калса, айла-

## Эгемберди Эрматов



насында дос сөрөй болгондор жабалактап көбөйүп кетет. Сырттан караган адамга бул достуктан көрө көбүрөөк кошоматчылыкка, жасакерликке окшоп кетет. Кийин ал киши мансаптан түшкөндө, баякларды чырак менен да издең таппай каласың. Мына ошолор достук деген улуу түшүнүктүү булгап, достук мамилени чайкоочулукка айлантып жиберишүүдө. Мына ушундай көрүнүш коомду илдетке учуратып, эки жүздүүлүктүү туруктуу идеологияяга айлантып салды.

\* \* \*

Тагдыр кошкон адамдар гана дос болот. Ар坎дай кыйынчылыктар аларды электен өткөрүп бышырса, ал эми бардар, бакубат жашоо акырындык менен дилине текеберчилиktи туудуруп, араларын алыстattyп жиберет. Жалаң гана оюн-зоок менен өткөн достук мамилелердин аягы тез суүйт. Дос күтө билүү – мамиле кылуу маданиятынын жеткен чокусу.

\* \* \*

Руханий мамилелерге негизделген достуктун өмүрү узун. Ал эми материалдык мансап-мамилелеринен улам тикеленген достуктун келечегине кепилдик бералбаймын. Анткени өткөн болумушка назар салсак, андай мамилелердин аягы кастык-пастык, чыккынчылык менен бүткөндүгүн баамдайбыз. Бирөөгө дос болом десең Мухаммед пайгамбардын досу Абу Бакир Сыдыктай бол, Манастын досу Алмамбеттей бол, Курманбектин досу Аккан-дай бол. Жарма дос болбо. Кыяматтык дос бол.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Жашың улгайған сайын досторуң иргелип азая баштайды. Ар кандай себептер менен сенден алыштай берет. Өмүрүңдүн аягына чейин турмуш калбырынан түшүп калбаган кыйышпас досуң болсо, сен бактылуу адамсың.

\* \* \*

Менин бир Абдурасул молдо деген досум бар эле, менден он жаш улуу болчу. Билимдүү эле, ыраматылык. Арап, фарс, орус тилдеринде эркин сүйлөчү. Экөөбүз жолугушуп калганда, сөзүбүз түгөнбөй таң атып кетчү. Ал адабиятка, тарыхка, руханий маданиятка абдан кызыкчу. Эми бул чөлкөмдө жандуйнөсү андай бай адамды табуу кыйын. Ушундан улам ойлоймун, достук сезим адамдын жаш өлчөмүнө карабайт экен. Ал рухий умтулууларга, көз караштын туш келишине, пикирлердин өз ара алмашышына бағытталган жандуйнөнүн каалоосубу дейим. Абдурасул молдодон көп нерсени үйрөндүм. Кокустан борбордон келип калсам, бир жумалап мени менен бирге жүрүп үй-бүлөсүн, турмуш-тиричилигин унутуп койчу. »Сени менен сүйлөшсөм бир жылга жетерлик рухий азық алам, дос», -деп тамашалап калчу. Азыр да көз алдымдан элеси кетпейт. Эстеген сайын жүрөгүм тыз этет.

\* \* \*

Уулум, ичи тар, көралбас, кызганчаак адам менен достошпо. Андай адамдардын жүрөгү эзели агарбайт. Эртеби, кечпи сага зыяны тийбей койбайт.

## Эгемберди Эрматов



Сенден бир пайда көргөнчө жанында айланчыктап жүрүп, бир күнү сызга олтургузуп кетет. Сырынды билип, алдап, эл алдында уят кылышп коет. Ийгили-гииң көралбай бут тосууга аракеттенет. »Ишенбегин досуңа, саман тыгат тонуңа» деген макал ошондой достордорон улам пайда болсо керек. Андайлар менен дос болгончо жалғыздыкта жүргөнүң жакшы. Анткени адамдын эң жакын досу, бириңчиден Алла Тала, әкинчиiden өзү. Өзүндүн жандуйнөң ақырын сарасеп салсаң, ақылың жетпеген аалам толтура.

\* \* \*

Кадыр-баркы, рух деңгээли өзүңө төң же өзүндөн жогору турган адам менен дос болгон дурус. Өзүндү досуңдан жогору коюп, мансабыңа, байлыгыңа манчыркасан, досуңан ажырайсың.

## УУЛУМА АЙТЫЛГАН СӨЗ

\* \* \*

Уулум, сен азырынча жашсың, кийин акыл-эсинг киргенде менин ушул сөздөрүмө маани берип дилиңе түйүп ал. Ар кайсыл кагаздарымдын арасында чачылып жаткан ойлорду өзүңчө жыйнап койдум. Балким, атаңдын бул сөздөрү бир кезде сага пайдалын тийгизээр. Ошондой үмүт менен сага кайралып жатам.

\* \* \*

Элибизде бир куну ат башындай алтынга тете улуу макал бар: «Өзүңө каалабаганды башкага каа-

## Эсселер жана драмалар



лаба», – деген. Бул жашоодо бул сөздүн мааниси терец. Эгер мени бирөө алдап кетпесин десең, өзүң да эч кимди алдаба. Эгер мени бирөө кемсингтесин десең, өзүң да бирөөнү кемсингтпе. Бирөөнүн жарасын чукуба. Айыбын эл алдында ачпа. Кемчилдин бирөөлөргө ашкерелебе. Жөнү жок жерден шылдыңдап күлбө. Бул нерселер жөнөкөй көрүнгөнү менен бирөөнүн намысына тийет. Адамдын намысы кол тийгис ыйык нерсе. Үйык нерсени ар бир адам жан дили менен коргой алат.

\* \* \*

Бирөө сага кыянаттык кылганды каалабасаң керек. Ошон үчүн адегенде, уулум, сен өзүң башкаларга кыянаттык кылба. Дос-жарың, курбу-курдашың менен ак дилден мамилеш бол. Жаман ой жүрөгүндө жашабасын. Эч качан өч алам деп аракеттенбе. Сөздүн артынан түшүп кек алуу алсыз, ичи тар адамдын сапаты. Бирөөгө кыянаттык издең, башыңды оорутуп убара болбо. Эгер сен тегин жерден бирөөнү сөксөң, жөндөн-жөн эле акаарат келтирсөң ал кайра өзүңө кайтып келет. Демек сен бирөөнү сөккөн жоксун, өзүңдү сөктүң. Өз өмүрүңе жаман сөз илештиридиц. Өзүңө өзүң баләэни тилеп алдың. Ушул нерседен этият бол. Сөздүн кусуру жаман. Аны билбей өзүңдүн жолуңду өзүң тосуп алба, ток этери бирөөгө кыянаттык кылбай жаша. Ошондо тукумун өсөт, колуң узарат.

\* \* \*

Эли- журттун арасында урмат-сый менен жашаганга эмне жетсин? Жакындарыңдын, бирге иште-


**Эгемберди Эрматов**


гендериндин арасында кадыр-барктуу болуу кандай жакшы. Бирөөгө сылышк, жылуу, мээримдүү сүйлөсөн, жакшы сөз угасың. Орой сүйлөсөн жеме угасың. Эч убакта бул дүйнөдө күнүмдүк мансабына, оомолуу-төкмөлүү бийлигице, байлыгыца манчырkap кетпе. Бирөөгө кордук, зордук көрсөтпө. Анткени бул жашоодо бардык нерсенин кайтарымы бар. «Чөптү кор кылсаң көзүңө түшөт», – деп айтылат эмеспи. Ошол нерседен корк. Ошентип жашасаң Кудай Таала өмүрүндү узун кылат, балекеттен алыс болосуң.

\* \* \*

Уулум, сага бир жаңы ойлорду айтып ачылыш жасап жаткан жерим жок. Бул сөздөрдүн баары атабабалардын ой-казынасында сакталып келинген. Карап көр: «Бирөөгө ор казсаң кененирәэк каз, өзүң түшүп калбагын», -дейт. Не деген улуу сөз. Маанисин чечмелечи, эмне деген ойду туондурат э肯? Бабалар айтып жатпайбы: «Эй, адам, жамандык, кыянаттык, карөзгөйлүк жолго барба. Бирөөнүн жамандыгын издебей түз жур. Антпесең эртең эле сага да ал ошону көрсөтүп койот. Сен да ошонун кейпин кийип каласың. Ал сенден ашса ашат, эзели сенден кем эмес. Анткени ал дагы Алла Тааланын кулу, аны да сени жараткан нур аркылуу жараткан». Көрбейсүңбү, уулум, бул сөздүн мааниси кандай э肯? Ошон үчүн оюң менен да, аракетиң менен да бирөөгө кара санаба. Ошондо жандүйнөң байып, ырыссың көбөйүп, өрүшүң кенейет.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Адамдын көңүлү өтө назик. Этият болбосоң орой айтылган бир сөздөн бирөөнүн көңүлүн оорутуп аласың. Бир сөздөн, бир көз караштан жүрөк ооруп, көңүл муздал калышы мүмкүн. Арзыбаган, болбогон кичинекей нерседен мамилени бузуп, көңүлдү суутуп алуу эч кимге пайда алыш келбейт. Мен муну көп жолу өз башымдан өткөрдүм. Анын азабын тарттым. Аябай кыйналдым. Бирөөлөрдүн жүрөгүн оорутпай, өзүмдүн да жүрөгүмдү ооруттум. Сен, уулум, мендей болбо. Бирөөлөрдүн көңүлүнө жаркын маанай тартууласаң, жандүйнөң дайым ырааттуулукта жашайт, жүзүндөн күлкү кетпейт, сарсаннаага кабылбайсың.

\* \* \*

«Кеңге – кең, тарга – тар дүйнө»-деген сөздү уктуң беле, уулум? Уксаң керек. Эгер адам ар дайым даргәйүн кең кылып, айкөлдүк менен жашаса, Кудай Таала анын ырыссысын ошончолук кеңейте берет. Эгер адам барга, жокко топук кылып, бардык нерсеге кечиримдүү болуп жашаса ийгиликтөр да, дүйнө-мүлк да, атак-абрай да өзүнөн өзү келе берет. Адамдын ою эбегейсиз чоң күч-кубатка, чексиз энергияяга эгедер. Жакшы ойлор адамдын айланна-тегерегине жагымдуу аураны пайда кылат. Қөпөлөк жарыка учуп келгендей, андай адамдын жанына бак-дөөлөт да, ийгилик да өзүнөн өзү келе берет. Айтканы айткан, дегени деген болот. Ити чөп жеп, ташы өйдөгө кулайт. Ушуну эсинден чыгарба, уулум. Бассаң-турсаң дайым эсинде болсун. Кең болуу деген сөз колу ачык, жоомарт, берешен, айкөл

Эгемберди Эрматов



буолуу деген маанини берет. Ошондой адамдын гана артынан изи, сөзү, атак-даңкы калат. А бул оңай нерсе эмес.

\* \* \*

Эмнени эксөң ошонун түшүмүн аласың. Буудай сепсөң буудай, тикендин уругун сепсөң тикин өсөт. Ошонун сыңарындай башкалардын жүрөгүнө жылдуулук тартууласаң, өмүрүнө жакшылыктарды кааласаң анын мол түшүмүн аласың. Бир баш буудайдын түшүмү жүз эсеге көбөйгөндөй сенин жакшынакай каалоолоруң жүз эсеге көбөйөт. Ал каалоолор кайра сага кайрылып жылуу мамиле, жылдыздуду көз караш, бекем ишеним, толгон-токой ийгилик болуп келет. Ошон үчүн, уулум, сен күн сайын кимдир бирөөлөргө колдон келсе бирден жакшылык кылыш кой, ийгилик каалап кой. Чын дилинден, жүрөгүндөн каала, астейдил Алла Тааладан суранып дуба кыл. Ошондо ыйманың таза болуп бакылдыктан, ичи тардыктан, өзүмчүлдүктөн кутуласың, башкалар менен болгон мамилең күндөн-күнгө жакшыра берет.

\* \* \*

Бирөөнүн бак-таалайын кызганба, дүйнөмүлкүнө назарың салба, илим-билимине, талант дараметине шек келтирбе. Анткени ар бир адамдын өз орду, өз тагдыры бар. Алла Таала адам баласы туулганда ырыссысын да кошо жараткан. Эгер чын дилден каалап аракет кылсаң башкага берген олжону Алла Таала сага да берет. Сен дагы ошондой сый-урматка ээ боло турган күчкө эгедерсин. Ал үчүн

*Эсселер жана драмалар*



булактын көзүн тазалап, суу келе турган арыгын чаап коюш керек. Кантип тазалап, кантип чабыш керек деп сураарсың. Биреөнүн ийгилигине өзүң ийгиликке жеткендей сүйүн. Жакшы сөзүндү аяба. Кубанычын чын дилден тең бөлүш. Ырыс жугушат. Ошондо сенде да байкалбаган жакшылыктардын, ийгиликтердин аurasы пайда болот. Анан сен да кубанып сүйүнесүң. Ар бир кичинекей жакшылыктарды тоң майрамдай кабыл алганга көн. Биреөдөн бир жылуу сөз уксаш же жаңы бир көйнөк сатып алсаң, жакшы китең окусаң ошол күн сага майрам болсун. Таңдын атканына, тамагындан жылуу суу өткөнүңе сүйүнуп майрамда. Мына ошондой кичинекей майрамдар сенин жандуйнөндү тоң майрамга айлантып, жүзүндөн нур жаадырат, жакшынакай эмоцияларды пайда кылат, башкаларга да жылуулугунду, нурунду жугузасың

## САБЫРДУУЛУК

\* \* \*

Кудай Тааланын токсон тогуз атынын бири – сабыр. Демек, сабырдуу болуу – актыкка жетүүчү жолду тандап алуу. Биз барга да, жокко да, ачка да, токко да сабыр-канаат кылуу менен адамдык аброюбузду түшүрбөй жүрүп ийгиликтерге жетишебиз. Бекеринен ата-бабаларыбыз: «Сабыр түбү сары алтын», -деп айтпаган чыгаар. Сабырдуу адам көп нерсеге жетишет. Оор-басырыктуу, токтоо болот. Биреөгө ойлонбой туруп сөз бербейт. Кызуукандыкка алдыrbайт. Ушак-айың сөздөргө алынып кетпейт.

Эгемберди Эрматов



Бирөөлөрдүн артынан кыянат сүйлөбөйт. Көп нерсеге кечиримдүү болот.

\* \* \*

Сабыр күтпөй жашагандарды бесабыр, сабыры жоктор, сабырсыздар деп коюшат. Андайлар ар кандай кесепеттерге дуушар болушат. Кыял-жоругу жүрүп олтуруп женил-ойлуулукка, жел өпкөлүккө, өзүмбилимдикке, чыдамсыздыкка алып келет. Мен-менсинүүнүн оорусуна чалдыгып, бараткан туура багытынан адашат. Кылган ишинен майнап чыкпай калат. Эл алдында абийирин жоготот. Ушундай болоорун билип туруп анан неге биз сабыр күтпөйбүз? Неге жердей оор, тоодой бекем болбойбүз?

\* \* \*

Мен жашаган айылда сабырсыздыктын кесепетинен бирөө үйүн өрттөп, аялынан ажырады, бирөө уулун үйдөн кууп жиберди, бирөө машинасын каттуу айдал бара жатып көз жумду. Кылмыш кылыш түрмөгө түшкөнү канча, шаарга барып бузулуп кеткен кыздар канча. Каниет-топук кылуу жоголду. Ошонун айынан ыйман ыдырап барат. Ынтымак кетип, улуттун бедели жерге түшүүдө.

\* \* \*

Сабыр күтүүнүн ар кандай ыకмалары бар. Аны адам акырын үйрөнүп алса болот. Мен ошондой бир ыкманы айтып берейин. Көз алдыңа Күн чайыттай тиийип турғандагы кичинекей көлмөнү элестет, үлл

## Эсселер жана драмалар



эткен жел жок. Көлмөнүн үстү мемиреп тып-тынч. Ошол көлмөгө бир кичинекей ташты ыргытсаң үстүндө жыбыраган майда толкундар пайда болот. Аны бир аз сабыр кылыш күтүп турсаң, майда толкундар жәэкке барып өчүп, бир аздан кийин көлмө мемиреп тып-тынч болуп калат. Мемиреп, жандуй-нөң тып-тынч болуш үчүн сабыр күт. Сабырың болбосо, жандуйнөндү кыйнаган кандайдыр бир ой-санаа сага эч бир тынчтык бербейт. Жүрөгүндү жанағы көлмөгө түшкөн таштай толкундып кыйнай берет. Бир аз сабыр кылыш тур. Толкундардын өтүп кетишин, жәэке барып өлүшүн күт. Ошо кезде сен кайрадан мемиреген көлдөй болуп каласың. Демек сабырсыздык жаныбызды жай таптырбас алаамат күч экен да. Ал акылыбызды адаштырып, оюбузду чак-чалакей кылыш кетчу бекасиет нерсе.

\* \* \*

«Шашкан шайтандын иши», – дечү энем. Кийин чоңойгондо бул сөздүн маанисин билдим. Көрсө, бул сөз ар кандай кесепетке, азгырыкка, онтойсуз абалга калбайын десең шашылба, акыл калчап иш кыл, сабырдуу бол деген маанини берет экен. Эмне себептен улгайган адамдар: «Балам, бышкан ашты таштап кетпе. Ооз тий. Ырыс-кешигиңди калтырба», – дешет. Бул жөндөн-жөн айтылган сөз эмес. Ошондой учурда сабыр күтпей шашылып жөнөгөн адамдардын канчасы сапарга баратып кырсыкка учуршууда. Ушундай майда нерселердин түбүндө чоң сырлар жатат.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Ар бир нерсенин убакты-сааты, жүзөгө аша турған мезгили бар. Шашкалактай бергенден әч кандай майнап чыкпайт. Убакты-сааты келгенде сен канчалық далбас урбагын чечиле турған маселе өзүнөн-өзү чечилемет, чечилбей турған маселе башыңды ташка урсаң да чечилбейт. Ошондуктан убакыттан, мезгилден өтөөр нерсе жок. Ийгиликтин келишин сабыр кылышп күт. Жакшылық менен, жакшы аракеттер менен гана ағын суу ағып келет. Арыгыңды тазала.

\* \* \*

Сабыр кылсаң эккен көчөтүндүн мөмөсүн жейсің. Сабыр кылсаң алтын аяктан суу ичесің. Сабыр кылсаң кучагың гүлгө толуп эмгегиндин үзүүрүн көрөсүң. Сабыр кылсаң әч ким жеталбаган бийиктике жетип, асманга колуңду тийгизесің. Сабыр кылсаң жан дүйнөндө сыйкырдуу ыргактар жаңырып, баскан жолуңа атыр гүлдөр төшөлөт.

\* \* \*

«Шашылган кыз эрге жетинбейт, жетинсе да әтек-жени жерге жетинбейт», -деген макалдын мааниси сабырдуулукка барып такалат. Эгер кыз өз абийирин сактабаса, ата-энесинин ыраазычылық батаасын албай, өзүм билемдикке салып каада-салтты төбелеп-тепсеп күйөгө шашылышп качыш кетсе, анын абыбети дайым эле жакшы боло бербейт. Эртеби-кечпи бармагын тиштейт. Өмүр соодасына женил баа бергендердин турмушу оңолбойт. Аягы өкүнүч

*Эсселер жана драмалар*



менен бүтөт. Бойго жеткен кыздар, сабыр күткүлө, сабыр кылсаңар акырында ханышага айланасыңар.

\* \* \*

«Сабыр күтүп жүрсүн деп, сабыр берген бир Алла, сабыры жок адамга, жабыр берген бир Алла», -деп ырдаган экен Туяк ырчы. Бул ырчыдан артык сөз айтуу кыйын. Мындай поэзияда уйкаш да, философия да өз чегине жеткендей туюлат. Чын-чынына келгэнде сабырсыздыктын кесепетинен өлкөбүз ар кандай кризистерге кабылып, кадрлык баш аламандыктар үстөккө-босток орун алып, азырга чейин айкын жол табалбай башыбыз маң болууда. Күндөн-күнгө, жылдан-жылга карапайым элдин башына түшкөн жабыр күчөгөндөн-күчөп баратат.

\* \* \*

Ката кетирбейин десең сабыр күт. Сабырдуулук даанышмандыктын белгиси. Карапайым күндерде сабыр күт. Сабырдуулук ақылдын чырагы. Азгырыкка кирип кетпейин десең сабыр күт. Сабырдуулук ыймандын күзгүсү.

\* \* \*

Ар бир адамга Алла Таала жетиштүү ырыскы, бак-таалай, тагдыр берген. Эч кимди эч нерседен кур-жалак калтырган эмес. Бирок ар нерсенин өзүнө жараша ишке аша турган пурсаты, чен өлчөмү, мөөнөтү болот. Ошонун келишин жанталашпай, күйпөлөктөбөй, өпкөнү колтукка кармап албай, чабалактабай күтүш керек. Жандуйнөнү дүрбөлөңгө

Эгемберди Эрматов



түшүрүш керек эмес. Сабырсыздык адамды арбап салат. Тұн уйқунду качырат... Жүрөгүң кысылат, сөз көтөрбөй бармагыңды тиштейсің, чын тийбес болуп каласың. Нерв ооруга жолугасың. Ичкен ашың аш болбойт. Өзүндөн өзүң гаш болуп көңүлүң чөгө берет. Бирөө сени сөмөйү менен көрсөтүп сөз кылып жаткандай туюла берет. Сабырсыздыктын түбү алпарып акыры ойлонулбаган иштерге дуушар кылат. Ошондо өкүнөсүң, бирок кеч болуп калат...

\* \* \*

Дилинди бузуп, оюнду алагды кылып, ыйманыңды тебелеп-тепсеген мына ошол сабырсыздык. Мындан куттулуунун жолу барбы? Албетте, бар. Адам ар дайым өзүн өзү көзөмөлдөп, ар кандай азғырыктардан сактап, написисин тыйып, обу жок кумар-каалоолордон качып Алла Тааланың жолунда түз журуу керек. Эң оболу тилди, көздү, жүрөкту тыйган жакшы. Жалаң жакшылыкты ойлоп, тунук сезимдердин ээси болуп, жакшы амалдарды жасоо керек. Жолум ачылсын деген адам сабырдуулукту туу туутуп, аны менен достошкону дурус деп ойлоймун.

## БАКТЫЛУУЛУК

\* \* \*

Бакыт ар кимге оцой-олтоң келе койчу нерсе эмес. Өзүнө өзү анча ишенбегендөр, бирөөлөрдүн сөзүнө бат эле кирип кеткен жетелемелер, суу жүрөк, коркок мажирөлөр, бир нерсенин өтөсүнөн чыгалбаган жүйүнү боштор бакытка жетемин дебей эле

*Эсселер жана драмалар*



кайсо болот. Бакыт «алма быш, оозума түш» деген жалкоолордун, муздак шамал тийип кетсе чүчкүргөн назик жандардын, өтө эле үлбүрөп оокат өткөргөн-дөрдүн шыбагасына тийбей турган нерсе.

\* \* \*

Бактылуу болгуң келеби? Анда эр жүрөк бол, туруктуу, чыдамкай бол. Көздөгөн нерсендөн кайтпаган көкбет, өжөр бол. Руханий дүйнөсү бекем, кабыргасы калың, чапчаң иш кылгандар гана бакытка жете алат. Жоготуп алган күч-кубатын тез арада кайрадан калыбына келтире алгандар гана бакытка жолугат. Жерди бекем таканчыктаган күчтүү адамдарга бакыт өзү келип шыйпандаш турат.

\* \* \*

Бакытка жетүүнүн эң кыска, оной жолу барбы? Ал үчүн эмне кылуу керек? Бактылуу болуу үчүн мурда бактылуу болгон учурларды көбүрөөк эстеп ойлоо керек. Ошол мүнөттөрдү көз алдынан чуурутуп өткөрүү керек. Ошол мүнөттөр менен жашоо зарыл. Ошол асыл, бактылуу мүнөттөрдү кайрадан толук кандуу сезүүгө аракеттенүү оң натыйжасын берет. Сенин өмүрундө сага бир жолу келген бакыт ошентип кайрадан сага келүүгө жол издей баштайт. Ошентип сен аны өзүңө чакырып аласың. Бактылуу күндөрдү элестеткен жакшынакай ой алыстап кеткен бакытты магниттей тартып сага алыш келет.

\* \* \*

Биз күнүмдүк майда-чүйдө нерселерге алаксып жүрүп, кээде колубузга келип конгон бакыт күшүн

Эгемберди Эрматов



кармай албай учурup жиберебиз. Бакыт биз менен коюн-колтук алышып, жаныбызда бирге басып жүргөндүгүн сезбей калабыз. Алла Таала бизге кош колдоп сунган бакытты элес албай, кайдагы жок нерселерге умтулабыз. «Колдо бар алтындын баркы жок», – деген сөз ошондон улам чыкса керек. Бакытка, ырахатка чөмүлүп жашаган өмүргө ыраазы болуу өзүбүздүн колдо.

\* \* \*

Бакыт – бул жандүйнөнүн гармониясы. Кайдан-жайдан дүрбөп келген кумардануунун туу чокусу. Жаныңдын жай таап жыргашы. Адам баласы ага аракети менен гана жетет. Өзүнүн гана жеке керт башынын көйгөйү менен жүргөн өзүмчүлдөр эч качан бактылуу болбайт. Башка бирөөлөргө жаны-дилиңди, көкүрөгүндү ачып бергенде гана бакытка туш болосун.

## ЖАМАНДООНУН КЕСЕПЕТИ

\* \* \*

Эки адамдын башы бириккен жерде, үчүнчү бирөөнүн күнөөсүн моюнга алыш жамандамай адат барган сайын күчөп баратат. Сүйлөшүүгө сөз калбай калса эле, кайсыл бир таанышын бири бирине колго алгыс кылыш жамандап катардан чыгарып ийишет. Кичине эле бир кынтыгын, терс сапатын билип калса жерден алыш көргө, көрдөн алыш жерге урушат. Бирөөнү жамандоо пендеге да, Кудайга

## Эсселер жана драмалар



да жакпайт. Мунун ақыры өтө кесепеттүү, кейиштүү. Бирөөнү жамандоодон эч качан жакшы жыйынтык чыккан әмес.

\* \* \*

Бул адам рухунун жок болуп майдаланып кетишине алып келет жана өз ара мамиленин жеткен пастыгын, ыпластыгын билдирет. Адамгерчиликтен чыккандар гана ушундай жолго барышат. Айрымдар учун мындай адат жашоо-тиричилигин өткөрө турган кесипке айланып кетти. Жуткан абасы, оозунун жели болуп калды. Ыйманыбыздын төмөндөп кетишинин бир белгисиби деймин.

\* \* \*

Кимдин кандай адам әкендигин терең билбей туруп, аны кылапат сөз кылуу жеткен түркөйлүк. Бир адамдын бир сапаты, бир аракети, жакпаган сөзү же мамилеси учун тескери бүтүм чыгарып, аны шыбап салуу менен биз өзүбүзгө оор күнөөнү үйүп, өмүрүбүзгө доо кетирип жатканыбызды билбейбиз. Анкени мына ошол биз жамандап жаткан адам Алла Тааланын амири менен жападан жалгыз жараган, жараткандын мээр-сүйүүсүнө арзыган пенде. Бирөөнү жамандоо менен, демек, Алла Таалага да шек келтиребиз. Бул биз байкабай жасап жаткан өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кирет.

\* \* \*

Бирөөнү жамандаган сайын Жараткандын мээриминен, ырайымынан, колдоосунан ажырайбыз. Ошол адамдын күнөөлөрүн моюнубузга үйөбүз.

Эгемберди Эрматов



Жаман сөздөрүбүз ага барып тийбейт, кайра өзүбүздүн башыбызга тийген белээ болот. От денебизди (аураны) каартып, дилибизге жамандыктын үрөнүн топтойт. Андай адамдын бири эки болбайт. Ыраңы сууп, әлге-журтка жек көрүнөт. Кайып ырысқыдан кур калат. Бара-бара ага эч ким ишеним көрсөтпөй чагымчы, экижүздүү атыгат. Ушундай нерселерден оолак болуш учун эң жөнөкөй эрежени эсибизден чыгарбайлы: кайсыл жерде, кандай кырдаалда болбосун эч кимди жамандабайлы.

\* \* \*

«Эч качан адамдарды жынысына, өңү-түсүнө, улутуна бөлбөгүлө. Бири биринди жамандаба», – деп айткан Мухаммед алейхиссалам. Бул улуу осуяят. Бүткүл адамзатты бириктире турган, адамгерчиликке, ыйманга алыш келе турган осуяят. Же болбосо Иса пайгамбардын: «Бирөөнү соттобо, өзүң да соттолуп каласың», – деп айтканы бар. Бирөөнү жамандоодон мурда: «Өзүбүз кимбиз, көкүрөктөгү жүгүбүз канча, канчалык денгээлде рухубузду өстүрө алдык?» – деген суроолорго жооп издең көрөлү. Бирөөлөргө тилибиз менен, колубуз менен зыян келтирбейли. Анткени ал да сендей эле Алла Тааланын нурунан жаралган, анын сүйүүсүнө ээ болгон пенде. Сенин андан эч артыкчылыгың жок.

\* \* \*

Күндөлүк турмушбуздада анчалык байкалбаган жаман адат пайда болду. Өзүбүздөн башка улуттагыларды маани берип-бербей эле жамандай беребиз. Бул же тигил улутту Алла Таала жаратканды

## Эсселер жана драмалар



гын эстен чыгарбайлы. Ошондуктан биз орус, өзбек, кытай деп жалпы улутту жамандабайлы. Бир улут жаман эмес, сен анын ичинен сага жакпаган бирөөнү гана жаманда. Сенин сөзүң бүткүл улутка тийип, ошол улутта канча адам болсо ошонун баарына доо кетип, ошончо адамдын кусуру уруп кетпесин.

\* \* \*

Кокустан эркектер жаман десек сөз бүткүл эркектерге, ал эми аялдар жаман десек бүткүл аялдарга доо кетет. Мындай сөздөрдүн кесепети миллион эсे көбөйүп, өмүрүбүзгө аябай чоң зыяны тийет. Биздин ата-бабалар мындай түшүнүктүү эң сонун макал менен мыйзамдаштырып койгон. «Бир уйдун мүйузү сында мин уйдун мүйузү зыркырайт», – деп айткан. Эркекти жамандай берген аял кесепет мыйзамы боюнча жазаланып, эрге чыкпай калышы, чыкса да эркек уул төрөбөй калышы ыктымал.

\* \* \*

Эч кимди өзүнө теңебей, кимди болсун паска уруп жамандай берген айрым адамдарды көрүп жүрөм. Андайлардын оозунан жылуу сөз чыкпайт. Жандуйнөсү тарып, көралbastыктын вирусу бүткүл туркун каптап калган. Мындай адат анын пейлине, мүнөзүнө айланган. Акырын ошондой адамдардын турмушуна назар салып байкап көрсөң деги эле жыргап кеткен эмес. Кудай Таала андайларга каттуу жаза берип койгон. Андайлардын көбү кант, агала, кан басымы көтөрүлгөн ооруларга чалдыгат.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Бирөөлөрдү жамандоонун ордуна өзүбүздүн ички, сырткы дүйнөбүздү тартипке келтирип алганибыз алда канча пайдалуу. Андан көрө арыгыбызды чаап, корообузду тазалап албайлыбы. Үйүбүздүн ичи-сыртын актап, каарып бүткөн эшигибизди сырдап койбойлубу. Өзүбүздүн башыбыздагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көргөн адатыбыз качан калаар экен? Өзүбүздү ушул илдеттен куткарып алсак Кудай Таалага канчалык жакыннадаган болоор элек...

## АДАМДЫ ТҮШҮНҮҮ

\* \* \*

Адамдын табияты миң кырдуу, миң сырдуу. Аны түшүнүү аябагандай чоң аракетти, түйшүктү, терең билимди талап кылат. Аңсыз алыштагыларды көелү, жаныбызда жүргөндөрдү түшүнбөй, кокусунан эле мамилелерибиз бузулуп, не болгонун билбей толгон-токой маселелерге кабыла беребиз. Демек, эң оболу адамды түшүнүү эң олуттуу, эң орчундуу нерсе экен. Анткени чыр-чатактын баары жөнөкөй көрүнгөн, чоң сөз кылууга анчалык арзыбаган нерседен - бири-бирин түшүнбөстүктөн келип чыгат турбайбы. Ар ким өзүнүн чындыгын бербей бой тирешип туруп алса, экинчи адамдын сөзүнө кол шилтеп өзүм билемдикке өтсө, мындай абал тез эле түшүнбөстүккө, кагылышууга, пикир келишпестикке алып келет.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Ким өзүн мемменесип бийик көтербөсө, «меники гана туура» деген калпыс ойдон алыс болсо, бирөөнү түшүнбөстүк илдетинен кутулат. Анткени адам ар дайым субъективдүү ой жүгүрттөт. Чындык деген көп кырдуу түшүнүк. Бүгүн сен пир туткан чындык эртең натуура, калп болуп калышы ыктымал. Ошондо эл алдында уят болуп каласың. Ушуну унутпа.

\* \* \*

Обу жоктук кылыш жөнкүй бербей башкалардын пикирин, оюн сыйла. Ал айтып жаткан сөздүн маани-маңзызына жетүүгө аракеттен. Сөздөрдүн түпкү маанисин кулагындын сыртынан кетирбе. Башкаларды да өзүндөй көр. Кызуу кандыкка, жеңилдикке алдырба. Айтылып жаткан пикир-ойду аягына чейин сабыр кылыш ук. Сенин пикирице түура келбесе да кандайдыр бир туура келе турган, үндөшө, жакындаша турган жактарын изде. Бул сенин маданияттуулугундан, сөз болуп жаткан маселеде терең билимиң бар экендигинен кабар берет.

\* \* \*

Бирөөлөрдү түшүнө билүүнүн эң ыңгайлую жолу кечиридүү болуу. Ошондо сен түшүнбөстүктөн келип чыккан ар кандай баләэден алыстайсың. Кечиридүү болуу адам баласынын тибиятындагы эң улуу касиет. Айкөл, ийкемдүү, даргөйү кең адамдар гана ушундай жолго баралат.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Өзүндүн ақыл-әсінди, билиминди, көз карашынды тынымсыз өстүрсөң гана башкаларды түшүнө билесиң. Көп нерсеге қызығып, өзүндүн тар чөйрөндөн әртерәк чыгышың керек. Ошондо гана кичинекей дүйнөндөн өйдө көтөрүлүп, башкаларга болгон мамилең оң жагына өзгөрүлөт. Тар түшүнүктөрдөн, өзүмчүлдүктөн, қыска ой жүгүрттүүдөн кутуласың.

\* \* \*

Бул дүйнөдө жаның жыргап бейпил жашоонун негизги өзөгү – башкаларды түшүнө билүү. Балким менин бул оюм кайчы пикирлерди туудурушу ыктымал. Бирок барып-келип адамды түшүнө билүү жашоо философиясынын эң жогорку тепкичине таандык. Муну менен адам өзүнүн интеллектуалдыгын, зиректигин, маданиятын көрсөтөт. Мындай деңгээлге жетишталсан, сенин оулиядан айырмаң жок.

\* \* \*

Бүгүн биздин коомдо саясый кырдаал өтө курч. Ар кандай саясый күчтөр атаандашуусун улантып жаткан учур. Ошондуктан дал бүгүн бири-бирибизди түшүнүшүү аба менен суудай керек болуп турат. Атаандаштарынын пикирин укпаган тарарап әлдин колдоосунан оолактап, акыры четке сүрүлүп калары турган иш. Бир өлкөдө жашап туруп бири бирибизди сыйлай билгенибиз, түшүнө билгенибиз абзел. «Бычакты өзүңө ур, оорубаса бирөөгө ур», – деп ата-бабаларыбыз әбак эле устарадай курч сөзүн айтып салган.



## ЫРААЗЫЧЫЛЫК

\* \* \*

Сизге кимдир бирөө жакшылык кылса, жардам берсе, жакшы сөз айтса, белек-бечек берсе ичиңизде ыраазылык сезими пайда болот. Ошол сезимди жашырып калбай, ал адамга ыраазычылык билдиришиңиз керек. Чын дилден ырахматыңызды айтсаңыз, өзүнүздү жакшы, күшбак сезип каласыз. Бул дүйнөдө ыраазычылык билдире турган учурлар оголе көп. Ошондой учурларды эч качан колдон чыгарбаңыз.

\* \* \*

Мен бул дүйнөгө жараганым үчүн Алла Таала-га, андан кийин ата-энеме чексиз ыраазымын. Күн сайын аткан таңга, кере жуткан абама, насип кылган ырысқыларга ыраазы болуп сүйүнүшүбүз керек. Тамагың кургап чаңкап турганында бир пиала тунук суу исчесөн кандай жыргалга батасың. Ошол сууну бизге насип кылыш берген затка кантит ыраазылык айтпайбыз? Кантит унчукпай басып кетеңиз? Бир чөөгүн сууга маани бербеген адам башка нерсеге да маани бербейт. Бардыгы көзгө көрүнбөгөн, элес албаган майда-чүйдөдөн башталат.

\* \* \*

Адам ушундай жарагалып калган экен: жакшылыктар өзүнөн өзү боло берчүдөй туюлат. Жакшылыктын болуп турушу милдеттүүдөй сезилет. Биздин өмүрүбүздө болуп жаткан жакшылыктардын баарын аң-сезимдүүлүк менен, олуттуу маани берүү

Эгемберди Эрматов



менен кабыл алышыбыз абзел. Эрикпей туруп ошол жакшылыктарды тизмелеп чыксак, өз учурунда аны жасагандарга ыраазылык билдирилбай калсак, кеч болсо да ыраазычылыгыбызды айтсак, ашыкча болбайт.

\* \* \*

Бирөөгө ыраазылык билдириүү чоң искусство. Сизге карата жасалган жакшылыктардын чоң, кишинесине карабай жадырап-жайнап чын ниеттен, жүрөктүн түпкүрүнөн ырахмат айтыңыз. Өмүрүнүзде бир чоң бурулуш жасалып жаткандай дилгирлик менен айтыңыз. Мурдагы көргөн жакшылыктарыңызды эч качан унутпоого аракеттенициз. Кичинекей нерсени өтө чоң олуттуу окуя катары баалаңыз. Сиздин шыбагаңызга сыйкырдуу бир көрөмөт белек тийгендей маанайыңызды көтөрүп жүрүңүз. Мына ушундай адатты өзүңүзгө сицирип алсаңыз анда айланы-чөйрөгө, кимдир бирөөлөргө, бул дүйнөгө капалануу сезими сизден таптакыр жоголот.

\* \* \*

Айрыкча биз ата менен эненин ыраазычылыгын алууга шашылышыбыз керек. Алардын ыраазычылыгы болбой биздин бул дүйнөдө жашап жүргөнүбүз текейге арзыбайт. Пайгамбарыбыздан мындай бир рибаят айтылат: бир адам жан бералбай аябай кыйналып жатыптыр. Ал энесине жаман мамиле жасап, өтө нааразы кылган экен. «Сага берген ак сүтүмө ыраазы эмесмин», – деп айткан экен. Качан гана анын энесине барышып: «Балаңыздын

## Эсселер жана драмалар



жаны чыгалбай кыйналып жатат, ыраазычылыгындызы билдирип коюнүз», – деп кайра-кайра өтүнүп сурашкандан кийин гана маакулдугун бериптири. Ошондон кийин жанагы кишинин жаны тез эле чыгып кетиптири. Энесин нараазы кылган адамдын а дүйнө, бу дүйнө әзели иши оңбайт.

\* \* \*

Адамдын көңүлү өтө назик, өтө аялуу. Ага астейдил көңүл буруп, кадыр-баркын сыйлап, алака-ныңа салып көтөрүп койсоң, ал сени өмүр бою унұптайт. Ар бирибиз «ырахмат» деген сөздү дилибизге орнотуп, биреөлөр менен болгон мамилебиздин паролуна айлантып алганыбыз жакшы. Оозунан ырахматы чууруп турган адамдын аурасы жаркырап, өңүтүсү периштедей жылуулук таратат баштайт. Адамдар ага жакындал, жакшылыктын энергиясын алууга умтулат.

\* \* \*

Адам баласы өзүнүн кылган иштерине, жасаган аракеттерине да ыраазы болуш керек. Мындай ыраазычылык өзүн өзү сыйлоодон, өзүнүн адамдык нарк-насилин баалоодон башталат. «Өзүндү сыйла-басаң, өзгө сени сыйлабайт», – деген сөз бар эмеспи. Кәэде биз биреөгө жакшылык кылышып коюп, аны тез эле унутуп калабыз. Өзүндү баалаш үчүн кандай жакшы иштерди жасаганыңды шашылбай оюндан өткөрүп көр. Маселен, сен бүгүн бир таанышыңды туулган күнү менен күттүктадың. Биреөгө жакшы бир китең окууну сунуштадың. Биреөнүн жаңы кийген костюмун мактап койдуң. Биреө менен аябай

Эгемберди Эрматов



жылуу саламдашып учураштың. Бирөө пул сурал келсе, ажатын ачтың. Көрбәйсүңбү, сен аябай жакшы адам экенсис. Өзүндүн көз алдыңда өзүндүн бааң аябай ашып кетти. Мына эми өзүндү өзүң сыйлай баштадың. Ичинден ыраазы болдуң. Демек, сен өзүңө ыраазы болуу менен башкаларга да ыраазычылык билдирип турасың. Жашоо философиясынын бир орчундуу бутагы мына ушул.

## УЯТТУУЛУК

\* \* \*

Уят жөнүндө түшүнүк эне сүтү менен кошуулуп бала кезден кан-жаныбызга сицип кеткен нерсе. «Уят өлүмдөн каттуу», «Уялбагандан өзүң уял» деген сыйактуу макалдар биз үчүн ыйык эреже болуп калган. Таалим-тарбиясы жетик адамдын калып-тануусу уятына жараша болот. Уяты бар адамдан эч качан түңүлбөш керек. Андай адамдан жамандыкты қүтпө, ал сага кыянаттык кылбайт, алдабайт, сатып кетпейт, эл алдында абийириңди төкпөйт. Анткени анын жандүйнөсүн ошол уяты бекем кармап, адамгерчиликтин, ыймандын нугуна салып турат.

\* \* \*

Кайсыл гана чөйрөдө болбосун уяттуу адамдын көкүрөк какканын, бирөөлөрдү жамандаганын, мен-менсигенин көрелекмин. Анткени мына ошол уят деген түшүнүк аны сабырдуу, ынсанптуу, каниеттүү

## Эсселер жана драмалар



булууга үйрөткөн. Улувуу урматтоону, кичүүнү ызаттоону, баам-парасатты уяттуу көрөңгөсү бар адамдар гана өз жашоосунун күнүмдүк жөрөлгөсүнө айлантыша алат.

\* \* \*

Уяттуулук – ыймандын бир бакубат бутагы. Бул бутактан айрылып калган адамдан жакшылык күтүү кыйын. Уятыз адам эч качан Кудайдан коркпойт. Аны менен мамиле кылсац, акыры эл алдында абийириц төгүлүп, шылдыц болосуц. Ал сенин көзүңчө да, артыңдан да ашмалтайы чыккан жамандыктарды жасоодон кайра тартпайт. Сенин кадыр-баркыңа доо кетире турган ушак-айыңдарды таратып коюп бети кызарбастан, уят-сыйытын жыйыштырып, эч нерсе болбогондой кайра жүз көрүшүп жүрө берет. Алла Тааланын каарына калган андай пендеде ийменүү, кымсынуу, сыпайыгерчилик деген түшүнүктүн өзү таптакыр жок.

\* \* \*

Кимдир бирөө одоно, олдохсон, жүрүм-турум эрежесине сыйбаган иш кылып койсо андан: «Уятың барбы?» – деп сурачу элек. Биз, адамдар, башка макулуктардан мына ушул уят-сыйытты туу тутуп жүргөнүбүз менен айырмаланабыз. Баам-парасат, чек-өлчөмдү билип, абийирибизди сактап жүргөн-дүгүбүз менен айырмаланабыз. Аял менен эркектин, улувуу менен кичүүнүн ортосундагы парданы ачып салбай бекем тутканыбыз менен айырмаланабыз. Азыркы учурда мына ошол аялуу пардалар ачылып, не деген абалга келип калганыбызды ой-

*Эгемберди Эрматов*



лосом жүрөгүм шуу дейт. Уят эмне экендин билбegen бузуку коомго баш-отубуз менен кирип келдик. Мунун натыйжасы түпкүлүктүү әлдин руханий пайдубалын талкалап, жандүйнөсүн бүлүнтуп өлтүрүп жатат.

## **ЧЫНЧЫЛДЫК**

\* \* \*

Адамзат коомунда качан болбосун чынчылдык жогору бааланып келген. Бул сапат руханий дүйнө, адамгерчиллик, ыйман менен терең байланыштуу. Жылдан жылга биз бул улуу касиеттен кол жууп, чындыкты бетке айтуудан айбыгып, ошонун кесепетинен коомдо ар кандай ыплас кырдаалдар пайда болуп, эң негизгиси жүрөгүбүз булганууда. Чыркыраган чындык үчүн күрөшкөндөрдүн маанайы чөгүп, айрымдары куугунтукталып өлкөдөн сыртка айдалса, айрамдары жалган жалаа менен түрмөгө камалып, айрымдары өлүмгө дуушар болууда. Чынчыл адамдарды башка планетадан келип калган сыйктуу кабылдаган жагдай күчөөдө. Калктын калың катмарын караңгыда кармоо үчүн, бийлик өзүнүн кызыкчылыгын коргоо үчүн ар кандай мыйзамсыз жоорук-жосундарга барууда. Бүгүн менин өлкөмдө корупциялашкан бир ууч топтун күнү тууп турат.

\* \* \*

«Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат», – деген кыргыздын ак сөзү бар. Бүгүнкү коомдун оору-

## Эсселер жана драмалар



су – адамдарда чынчылдык сапаттын жок болуп баратышы. Көрсө да көрмөксөнгө салып, укса да укмаксан болуп бейтарап, кайдыгер абалда жашап жатышы. Көкүрөгүн өйүгөн көйгөйдү айтуудан жалтактап, жеркөз болуп коркуп турушу. Өзүнүн адамдык, атуулдук укугуна ээ болалбай кулпейил, кулмунөз күн кечирип келиши.

\* \* \*

Чындык кеткен жерде айланы-чөйрө былгыган сазга айланат. Ал жерде чардаган бакалар менен кан соргон чиркейлер гана дооран сүрүп қалат. Қарөзгөйлүк менен карасанатайлык ийинден баш көтөрүп, коомду экижүздүүлүк менен өзүмчүлдүк бийлейт. Жалган сүйлөө кадыресе көнүмүш адатка, жашоонун эрежесине айланат. Анан ошол коом акырын байкалбастан шал ооруга туштугат. Экономика айыкпай турган кризиске капиталып, адамдарды рухий, материалдык жакырчылык муунтуп кирет. Эч кайсыл тармакта улуу ачылыштар болбой қалат. Өзүн өзү алдоо менен өзүнө өзү ыраазы болуп жашоо өкүм сүрөт. Күткөн жаркын келечегибиз ушул беле? Башымды мыкчып, айламды таппай олтурам...

\* \* \*

Чынчылдык жок жерде адамдын написиси, ниети бузулуп кетерлигин байкадым. Бузулган ниет менен башталган иштин аягы да жакшы болбой қалганын көрүп жүрөм. Мунун кесепети элге-журтка, айланы-чөйрөгө тийет эжен. Жамандыктан кутуалы десек жүрөгүбүзгө, дилибизге чынчылдык сапат-



ты бекем орнотолу. Ар дайым чын ниеттен сүйлөп, чындыкты жактап, аны пир тутуп, андан жапа тар-ткандарды колдоп-жөлөп, ага ак жарыкка умтул-гандай умтулуп жашасак деймин.

## ЖАНДҮЙНӨНУ ТАЗАЛОО

Пенде болгондон кийин, бешенеге жазылганды көрөбүз. Жакшы, жаманга туш болобуз. Бирөөгө akaarat кылабыз. Ишибиз алга жылбай иренжий-биз. Билип-билбей күнөөгө батабыз. Сарсаная болуп, жүрөгүбүз ооруйт. Өзүбүзгө өзүбүз батпай кәэде жинди болуп кеткибиз келет. Улам көңүлүбүз кирдеп, кыйналгандан кыйнала беребиз. Же ким-дир бирөөлөргө барып дартибизди айталбайбыз. Айтсаң ичинен шылдың кылыш күлүшү мүмкүн. Ушундай башыңа кыйынчылык келип кыйналган учурда эмне кылыш керек? Каяктан куткарым издейбиз? Ошо кезде таянган таянычың, бел болоор жөлөгүң каякта калат? Ким менен сырдашасың да, кимге барып дартиңди төгөсүң? Ким ошондо сени бул туоктан алыш чагалат? Кыскасы, кантип бул баләэден тазаланаңың? Бул суроолор ашкере айтылбаса да ар бир пенденин жүрөгүндө кез-кезде баш көтөрүп, айласын кетиргени айдан ачык. Бул суроолор мәэңе чаңқылдатып жаңгак чагат. Уйкунду келтирбей, убайым тарттырат. Чындал эле ошондой учурларда эмне кылыш керек? Бул оор маселе. Эч качан чечилбей турган түйүн сыйактуу. Ар ким ар нерсени айтат. Бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат. Бирөө укканын айтат, бирөө башынан


**Эсселер жана драмалар**


өткөргөнүн айтат. Ошолордун баарында бир үзүм чындык бар сыйктуу. Бирок эч кимиси сенин дартиңди дабалап, көкүрөгүндү жеңилдетип, жүрөгүндү тазалай албайт. Ага күчү да жетпейт. Анткени сен эч кимге окшобой жалгыз нускада жараган жансың. Сенин куткарымың сенин гана колунда экендигин унутпа. Бирөөдөн жардам издебе. Мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып берейин. Мен ошондой учурларда мындай кылам. Адегенде дартимди ак барака төгөм. Барак баарын көтөрөт экен. Унчукпай мени уга берет. Ага да болбосо ээн талаага акырын басып чыгып кетем. Күчүмдүн жетишинче айкырып-кыйкырып алам. Көкүрөгүмдүн түпкүрүнөн чыккан ачуу үн, ачуу кыйкырык ичимдеги бүктарымды абага таратып жиберет. Кыйкырган сайын жеңилденип каламын. Кәэде көл-шал болуп чуркаймын. Бул дагы жакшы таасирин тийгизет экен. Менин дагы жаштайымдан үйрөнгөн бир ыкмам бар. Көңүлүм кирдеп буулуккан маалда шар агып жаткан дайранын боюна барам. Көкүрөк дартымды төкпөй-чачпай шар агымга айта берем, айта берем. Бүт баары шар агымга кошулуп агып кетет. Бир кезде жаным агып жаткан тунук суудай тазаланып, өзүмдү жепженил канаттуу күштай сезип калам. Менин жан сырдашым ээн талаа, аккан суу, аппак барак. Алар мени эч качан сатып кетпейт. Менин жандуйнөмдү улам тазалап, жеңилдетип, бугумду чыгарып, жашоо деген татаал жолго кайрадан салып турат. Кыргызда: «Кирди жууса, дартты айтса кетет», – деген сөз ушунан улам чыккан. Бул улуу философия гана эмес, адамга жол көрсөтө турган бағыт. Кез-кезде адам мына ушинтип тазаланып

*Эгемберди Эрматов*



турбаса, көкүрөгүнө топтолгон тескери күч-кубат дилин каартып, психологиясын өзгөртүп, кулкунөзүнө олуттуу таасир тийгизет. Өзүн өзү тазалап алуунун жолдору өтөле көп. Бир келген өмүрдү бактылуу жашап өткөрөм деген адам ошол жолдорду издөөгө аракеттениши керек.

## **ЫСРАПГЕРЧИЛИК**

\* \* \*

«Кыргыздар эмне учүн байыбайт?» – деген суураону көп угам. Чын эле биз эмне учүн байыбайбыз, өз жерибизде башка улуттарга караганда жарды жашайбыз? Алардан биздин эмнебиз кем? Эмне, ошончолук эле жалкообузбу? Же табигий шарты оор, суусу жок боз чөлдө жашайбызы? Же Күн тийбegen тундрада жашайбызы? Алла Таала бизге бейишип сыйктуу керемет жерди ыйгарып берсе да бутубузга туруп кеталбай, көртирилигибизди ондој албай, өлбөстүн күнүн көрүп жашап калдык. Жерибиз болсо, суубуз болсо, деги койчу байып кетерлик бардык шартыбыз, ыңгайыбыз туруп анан неге жакырлыкта, жетишпестикте жашоого көнүп баратабыз? Кыргыздын байыбай жаткандыгынын, менимче, бир эле кесепети бар. Ал чектен чыккан ашыкча ысрапгерчилик.

\* \* \*

Бул жашоодо бардык нерсе өзүнүн чен-өлчөмү менен, өз орду менен, өз жолу менен болгондо гана теңсалмактуулук, ырааттуулук, гармония бузулбайт.

*Эсселер жана драмалар*



Ошондуктан ысралгерчилик болгон жерде жакырчылық, кайдыгерлик болгон жерде түркөйлүк, мактансаактық болгон жерде уятсыздық эриш-аркак жүрөт.

\* \* \*

«Айдаганы беш әчки - ышкырыгы таш жарат», – деген сөз бар. Биз, кыргыздар, дәэрибизден ошондой окшойбуз, кур намысчылық биротоло каныбызга сиңип калган экен. Той қылсак алышызга карабай, сөзсүз дүңгүрөтүп кылышыбыз керек. Конок күтсөк төгүлүп, чачылып турушубуз керек. Дүйнөдө биздей меймандос эл жок деп шилекейибизди чууратбыз. Жылдал тапкан дүйнөбүздү бир күндө сапырып ийип, олтуруп калабыз. «Тойdon кийин тон керек» деген нерсе таптакыр эсибизге келбейт. Кембагалдын бир тойгону – байыганы дегендей тим эле чөмүч да май, казан да май болуп жатып калат. Олчойгон карызга батып, анан мырзасынып эч кимге сыр бербейбиз. Дымагыбыз тээ асманда. Ошентип жашап качан оцолобуз? Тапкан дүйнөнү самандай ысрал кылышып чача берүүнү токтотуу керек. Төгүлүп чачылган нерсенин убалы сөзсүз болот.

\* \* \*

Заманга жараشا, шартка жараша сарамжалдуулукту, үнөмдү үйрөнгөнүбүз жакшы. Ашыкча чыгымдарга жол бербей эсеп-чот менен, баам-парасат менен, чен-өлчөм менен жашоого көнчү мезгил келди. «Каргага теңелем деп каздын буту сыныптыр» болбой, кур намысты коюп бүйрө оокат кылганга көнөлу. Бизге кошуна жашаган өзбек менен тажик



туугандардан үнөмдөөнүн жол-жоболорун үйрөнөлү. Калп эле бардар, жоомарт, колу ачык болуунун кажети жок.

## КӨРАЛБАСТЫК

\* \* \*

Бир жолу айылдашым көчөдөн жолугуп калды. Ичиндеги бугун аябай чыгарды. Мурда бир сырдуу, өзү менен өзү болгон, эч кимге зыяны жок адамдай көрүнчү. Айылдагы бир тууганын аябай жамандады: «Атаңгөрү, кечээ эле бир жашап жүргөн жан эле. Турмушун әптеп-септеп өткөрчү. Тим эле бой көтөрөт. Россиядан иштеп келиптири. Машина минип эле чалкалайт. Своловчи! Түү! Менден пул сурап жүргөн неме чалкалап калса, жиниң келет экен. Анын менден өтүп кетүүгө акысы да, акылы да жок болчу...» Кыскасы, ал кызууланып тууганынын жаңы машина мингенин көралбай, жерден алыш көргө тыкты. Андан мен: «Сага бир жамандык кылды беле?» – деп сурадым. «Жок, жамандык кылган эмес. Анын колунан андай иш келбейт. Бирок мен түшүнбөймүн, ал әмнеге мактанат? Же урук-тууганы чоң болбосо, же уругунан бай-бий чыкпаса. Ушундайлар эле машина минип чалкалай берсе, замана каяка барат?» – деп оозун көптүрдү. Ичимден аны аябай аяп кеттим. Бирөөнүн ийгилигин, машина мингенин көралбаган да адам болот экен ээ, жарыктык! «Тиги менден өтүп кетти, менден жакшы жашап жатат, мен жетпегенге жетип алды, аброю менден ашып түштү», – деген ой уялап жүрсө ал

## Эсселер жана драмалар



адам эч качан оңолбайт, каарып калган руху та-зарбайт. Алла Тааланын ырахматына арзыбайт. Көкүрөгүндө менменсинуунүн, текебердиктин, көрал-бастыктын саркындысы толтура.

\* \* \*

Ич күйдүлүк, көралбастык адамдагы эң жаман илдет. Оюнда кимдир бирөөнү менден өтүп кетти деп кыяннаттык, тоскоолдук кылган адамдын багы көгөрбөйт. Жүрөгүнө бекем жабышып калган мын-дай ыплас сезимди канча өлтүрсөң да кайра эле жети баштуу желмогуздай тириле берет. Андан кутулуп кетүү абдан кыйын. Адамдын ичиндеги көрал-бастыкты азыркы учурда компьютерлерди бузуп жаткан вируска окшоштурсак болот. Дилицди, жүрөгүндү таза карман жүрбөсөң, ар кандай ыплас ойлорго туш келип тарбиясы, жүрүм-турууму начар бузукуларга кошулсаң текеберликтин сазына батып каласың. Ошондо көралбастыктын вирусуна кабыл-дым дей бер. Ал вирус жукту дегенче, адегенде сен-ден ыйман кетет. Ыймансыздык менменсинүүгө алып барат. Менменсинүү Алла Тааланын каарына калтырат.

\* \* \*

Көралбастыктын кесепетинен адамдар ар кан-дай кырсыктарга, сакайбас илдettтерге туш болот. Сен бирөөлөрдү жек көрөм дегичең, алардын да ошондой сезими жооп иретинде сага келип жарма-шат. Сени курчап турган от денең, башкача айткан-да биополең же аураң бузулуп акырын тешиле баш-тайт. Көралбастыгың өзүндүн өмүрүңө зиянын тий-

Эгемберди Эрматов



газет. Бейкут болуп тынч уктай албай жандуйнөң каарат. Қапыстан кан басымың көтөрүлүп, жаның көзгө көрүнүп, мындай илдетке кайдан жолукканаңды билбей заманаң куурулат. Мунун баары көралбастыктын сага алыш келген «белеги» экендигин унуппа.

\* \* \*

Көралбастыктын кесепетинен кутулуп кетүүнүн кандайдыр бир дабасы, жолу барбы? «Бар» деп айтышат ислам дининин чыгаан аалымдары. Бул жөнүндө руханий адабияттарда да кецири жазылып кеткен. Ал учун эмне қылышыбыз керек? Адегенде өзүндүн жандуйнөң терең үңүлүп көр. Качан, кандай убактарда кимдерге көралбастык кылдың, кимдерди жек көрдүң ошолорду аныктап ал. Анан оюнда алардан астейдил кечирим сура. Алла Таалага тооба келтирип кайра-кайра жалынып жалбар. Калл эле сыртындан кожо көрсүнгө тооба келтирбе. Көз жашынды көлдөтүп, чын дилинден ыйлап, тооба келтир. Ошондо гана эгер Алла Таала тообаңды кабыл алган болсо, жүрөгүндө жашаган көралбастыктын вирусу бара-бара жоголот. Анан сен башкалардын ийгилигине кубанып, талантына таазим этип, эч кандай илдетке жолукпай, бейпил жашап каласың.

\* \* \*

Чынымды айтсам, мага көралбастык кылгандар өмүрүмдө көп эле жолукту. Бирок ошолордун жашоосу жыргалга айланып, ашынып кеткенин көргөнүм жок. Убагында аларга каяша же жаман сөз айтпадым. Бардыгын Жараткан өзү көрүп, ким-

*Эсселер жана драмалар*



дин жүрөгүндө әмне бар экендигин туюп турат. Ошолордун айрымдары адабияттан ың-жыңсыз жоголуп, айрымдары ар кандай кесепет илдеттерге туш болуп кеткенин кийинчөрээк байкадым. Бизге бөлүнгөн аз өмүрдө, уч-кыйыры жок чексиз ааламда бири бирибизге бут тоспой, көралbastык кылбай, буйруган насилике шүгүр айтып жашасак кандай сонун. Ушул нерсени көңүлгө алыш коелу.

## ЖООПКЕРЧИЛИК

\* \* \*

Пенде болуп жарагандан кийин ар бирибиздин өзүүзгө тиешелүү Алла Тааланын алдында, жашап турган коомубуздун алдында, ага-туугандын, бала-чаканын алдында аткара турган жоопкерчилигибиз бар. Аны өз убагында моюнубузга алыш астейдил аткаруу менен адам болуп баш көтөрүп жүрөбүз. Ошол жоопкерчилики алганыбыз менен биз кадыр-барктуубуз. Ошону менен алдыбызга койгон аруу-асыл максаттарыбызга жетебиз. Биз аны канчалык даражада аткарғаныбызга жараша башкалар мамиле кылып баа берет. Ошого жараша жөндөмүбүз канчалык экендиги байкалат. Жоопкерчилик бар жерде, адамга ишеним артылат.

\* \* \*

Биздин эң ыйык жоопкерчилигибиз – Мекен алдындагы жоопкерчилик. Миндерген жылдар бою атабабаларыбыз көз карегиндей сактап, бир укум жер учун кашык канын төгүп келген Атажуртуубузду чак-

## Эгемберди Эрматов



чылакей түшкөн заманда аман сактап калуу жоопкерчилиги ар бирибиздин башыбызда экендигин унуттасак. Эгемен жылдарда келген кыргыздын падышалары мекендин бүтүндүгүнө доо кетирип, бүтүндөй бабалардын, келечек урпактардын алдында кыянатчылыкка, чыккынчылыкка барышты. Акыры аларды ант уруп, өлкөдөн качып кетиши. Ыймандан кеткен, жоопкерчиликтен четтеген дүйнөпарараз эргулдардын жасаган иштери эч качан унтулбайт. Алар кылган күнөөлөрү учун бу дүйнөдө жооп бербесе да аркы дүйнөдө жаны жай таппай көрүөрттөнөт. Кийинки паашалар мына ушуну эстериинен чыгарбаш керек.

\* \* \*

Мекен жөнүндө атуулдук ачык-айкын көз карашы калыптанбай, башкаруу илимдерин терец өздөштүрбөй, мамиле кылуунун маданияты туура-луу кылчалык түшүнүк албай, боконодон бою чык-пай жатып мансапка умтулган жаштар көбөйдү. Бүгүнкү күндө амалпараздык жугуштуу илдет сыйяктуу болуп калды. Убагында бийликтин жоопкерчилигин сезбегендер өз көмөчүнө күл тарта берип, кызмат орундарын байлык жыйиноонун булагына айландырып салды. Эли-жери учун чыпалагы күйбөгөндөр жаштарга тескери таасирлерин тийгизип кетти. Ошонун кесепетинен амалпараздык өлкөнү капитап баратат. Эгер акылын пештеп бийликтин жоопкерчилигин сезген адам болсо, башкалардан тизгин талашпай сабыр күтмөк. Кызуукан-дык менен жоопкерчилик – бири бирине дал келбegen түшүнүк. Дүйнө-мүлкүө умтулуу акыры эмне менен бүтөрүн көрүп жүрөбүз го.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Атаңдынкөрү, ақыркы он беш-жыйырма жылдын ичинде руханий байлыктарыбыз тебеленип, рухий дөөлөттөр тәнирден тескери бааланып, экижүздүү саясат жандуйнебүзгө айыкпай турган ыплас виrustарды жуктуруп салды. Мындай апааттан қантип айыгабыз? Элдин рухий дүйнөсүн таза сактоо үчүн жоопкерчилигин алган биздин маданий, адабий, илимий интеллигенциябыз эмне үчүн коен жүрөк болуп конулга кирип кетти? Эмнеге алар бузуку, жалганчы, карөзгөй бийликтин сөзүн сүйлөп көшөкөрлөнүп жатып алышты? Убагында акыйкат чындыкты айталбаган интеллигенциядан мындан ары эмнени күтсө болот? Бийликке кошомат кылыш жүрүп, калайык калктын көйгөйүнөн алыстап кеткенибизди моюнга алып, Алла Тааладан кечирим сурашыбыз керек. Рухубузду, өзүбүздү тазалап, рухий дөөлөттөрдү кайрадан өз калыбына келтирүү үчүн жоопкерчилики коркостон алганыбыз оң. Рухий дүйнөсү жабыр тарткан элдин өйдө болуп кетүүсү кыйын.

\* \* \*

Күндөн күнгө менде жоопсуз калган суроолор көбөйүп баратат. Эмне үчүн Акаевдин, Бакиевдин доорунда бийликти баскынчылыктын деңгээлине жеткируүгө көмөктөшкөн төбөлдөр жооп бербей буйтап кетүүгө аракеттенүүдө? Эмне үчүн коррупцияга белчесинен баткандар кайрадан жан талашып бийлик бутактарына илинип калайын деп ыймандарын сатышууда? Эмне үчүн элдин каргышына калгандар абийир сотуна моюн сунбай, көчөдө эр-

## Эгемберди Эрматов



кин басып дагы эле дымактуу жүрушөт? Эмне үчүн элдин мүлкүн уурдаган арамкорлор тууган-уругун, таеке-жээнин ээрчитип саясый оюндарды уюштуруп жатышат? Бардыгын пул менен сатып алса болот деген психология канына сицип калган каразгейлөрдүн заманы жок болобу же сары чырмо-октой коомду биротоло муунтуп бүтөбү? Көлдөй турган кожолору эбак өлкөдөн качып кетишсе да жалганчылык, экижүздүүлүк, акыйкатсыздык орун алган заманды Ай караган текедей эңсегендөр ичинен эзилип күтүп жүргөнүнө таң калам. Арамкорлор үстөмдүк кылган жерде заман бузулуп, кут качып, ар кандай кесепеттер болуп кетерин эстен чыгарбасак дейим.

## ӨЛҮМ ЖӨНҮНДӨ

\* \* \*

Жакында бир досумду а дүйнөгө узаттык. Мазарга барган адамдарга ошол айылдын имамы убакыттан пайдаланып сөз сүйлөп жатты. Көнүлүм эч нерсеге чаппай досум жөнүндө ойлонуп, эми гана оозу ашка тийгенде, эми гана кыйынчылыктардан арылып элдин катарында жакшы жашай баштаганда, а дүйнө салып кете бергендигине кайгырып олтурдум эле. Молдонун сөздөрү жүрөгүмө уюй берди. «Көрүстөнгө келген ар бир адам мына ушул өлүмдөн ибарат алыш керек. Өлүм ак экендигин моюнга алыш керек. Ал эч качан кары-жашты ылгабайт. Эртеби, кечпи баарбызыздын келчу жайыбыз мына ушул жер. Ошондуктан тириүбүздө

*Эсселер жана драмалар*



көбүрөөк жакшылық амалдарын кылышп, бирөөлөрдүн көңүлүнө азар бербей, өлүү дүйнөгө азгырылып кетпей ыймандуу жашап өтөлү», – деп жатат. Менден бир аз арыраак отурган эки жигит бул сөздөрдү эшитпей кечээ күнү сатып алган жаңы машинасы, эртеңки бизнеси жөнүндө сүйлөшө берди. Ичимден аларды аяп кеттим. Алар мына ушул жерге келип, өлүм жөнүндө кылчалык да ойлошуп коюшкан жок. Жөн гана кожо көрсүнгө көз көрсөтүү учун келишкендигин баамдадым. Ал эми имам: «Эй, тириүүлөр! Мына бул көрүстөндө жаткан адамдардан ибарат алгыла!», – деп улам какшай берди.

\* \* \*

Бир жерден окугандыгымды же кимдир бирөөлөрдөн уккундыгымды билбеймин. «Адамдын бул дүйнөдө кандай жашап өткөндүгү, кандай кадыр-сыйга ээ экендиги анын көзү өткөндөн кийин тажиясына келген адамдардын санына карап бааланат», – деген сөз эсимден кетпептир. Бул сөздүн чындыгы бар экендине шек келтириүүгө болбойт.

\* \* \*

– Адам канча жолу өлөт? – деп сурашыптыр бир даанышмандан.

– Үч жолу өлөт. Биринчи жолу ар-намысын жоготкондо, – деп жооп бериптири.

– Анан кийинчи? – деп суралтыр.

– Экинчи жолу өмүр-суусу түгөнүп журөгү токтоп калганда өлөт, – дептири.

– Үчүнчү жолу качан өлөт? – десе ал:

Эгемберди Эрматов



– Артында баскан изи жоголуп, аны жер үстүндө бир дагы адам эстебей калганда биротоло өлөт, – деп жооп бериптири.

\* \* \*

Пайгамбарыбыздын «Өлүм менен өзүңөрдү тазалагыла!» – деген осуят кеби бар. Кандай улуу сөз! Өлүм менен адамдагы текебердик, ачкөздүк, сыланькороздук, дүйнөкордук, амалпараздык сыйктуу кесептеттерди тазаласа болот экен. Өлүмдү ар дайым эстеп жүрүүнүн пайдасы мына ушунда турбайбы?!

\* \* \*

Атам жаткан мазардын айланасын тазалап, мал кирбесин деп тосуп коюп кайра келе жатсак, кичинекей небирим: «Ата!» – деп калды. «Эмне болду?» – десем: «Оо кийин сиз өлгөндө мен да сиз жаткан мазардын айланасын тосуп коёмун» – деди. «Мейли, уулум!» – дедим. Ичимден сүйүнүп калдым. Адам өлгөндөн кийин артында анын арбагын сыйлап, сөөгүн кордобой турган туяк калса кандай жакшы. Ошон учун Адам көчүү уланат да. «Өмүргө тойбийт адамзат», – деп казактын бир акыны ырдап кеткен. Бул чындык сөз. Улуу Гетенин «Фауст» чыгармасынын башкы карманы миң жашка чыкса да көзү тойгон эмес. Мефистофель менен Кудайдын ортосундагы келишими боюнча, качан гана Фауст өзү эккен алмалардын түшүмүн жегенде өмүрүнө ыраазы болот. Ошондо гана анын жанын Мефистофель алыш койгон экен. Бул улуу философияны кыргыздар: «Адамдын көзү бир ууч топуракка тоёт», – деп кыска гана айткан. Бирок пендө болгонубуздан кийин эртеби, кечпи өлүм келерин эстен чыгарбай ыйман-

*Эсселер жана драмалар*



дуу болуп жашаганыбыз абзел. Эби жок азгырыктuu каалоолордон алыс болгонубуз жакшы. Өлүмдү ойлогон адамдын өмүрү аруу сөздөргө арзый тургандыгын унутпасак.

\* \* \*

Кудай Таала тарабынан бизге берилген өмүр чигирим териси сыйктуу нерсе окшойт. Мына ушундай романды Бальзак жазган эле. Биздин каалаган нерсебизди улуу Жараткан кудирет аткарганы менен, өмүрүбүздү улам кемитип олтурат имиш. Эгер биз ашыкча нерсени каалабасак, өмүрүбүзгө эч кандай доо кетпейт экен. Обу жок ачкөздөнүп, напсибизди тыйбай ар нерселерди каалай берип, өлүмдү өзүбүзгө жакындаатып алат экенбиз. Ошентип ажал биздин көксөөбүздө, ышкы кумарыбызыда жашап жатыптыр, кап...

\* \* \*

Кандай адам өлсө да мусулмандар аны «жакшы адам эле» деп коюшат. Өлүмдүн улуулугу мына ушунда. Өлүм бардыгын тендейт, бардыгын кечириет, бардыгын тазалайт.

**СӨЗ ЖӨНҮНДӨ**

\* \* \*

Адамдын аброюн түшүрбөй, нарк-насилине доо кетирбей турган бир нерсе бар: ал анын айткан сөзү. Ошол сөздүн ээси болгон адам бир нерсенин өтөсүнөн

Эгемберди Эрматов



чыгалат. Айтканы жерде тепселип калбайт. Ишке ашыруу учун тынымсыз аракеттенет. «Жигиттин сөзү өлгөнчө, өзү өлсүн!» – деген устарадай курч мыйзамга айланган сөздү кыргыз туу тутуп келатканы бекеринен эмес. Демек айтылган сөз купия мыйзам, көкүрөктөн чыккан чечим, жашоодогу конституция.

\* \* \*

Коомдогу ордубуз, бири бирибиз менен болгон мамилебиз ооздон чыккан сөзүбүзгө, аткарыла турган убадабызга жараша бааланат. Дил-ыйманыбыз таза болсо, сөзүбүз да орундуу, салмаңтуу, адилет, ак болот. Бекеринен: «Илабизибиз алал», – деп айтылбайт. Илабизи арамдар сөзүндө турбай берген убадасынан танып, сөзүнүн туругу жок пендеге айланат. Бүгүн сүйлөгөнүн эртең танып, эмне деп сүйлөп жатканын билбей калат. Ошолор кантип адамбыз деп бой көтөрүшүп жүрүшөт? Кыргыз элинде мындаи экижүздүүлөр, туруксуздар ақыркы жылдары көбөйүп кетти. Сөздүн сойкулары єсүп чыкты. Коомдо сөз маскарапозу жайнады. Мааниси жок шылдырак, жылтырак сөздөрдүн сели каптады.

\* \* \*

Сөз – жандуйнөнүн күзгүсү дешет. Руханий дүйнөсү бай адамдын сөзү уккулуктуу, мааниси терең, көркөмдүү чыгат. Жүрөгүндү толкундатып, сезимиңди сергитип, кыялышы көкөлөтүп учурат. Акылыша азык болуп берет. Канчалык уксан дагы тойбайсун. Бул Алла Тааланын пендесине берген улуу шыбагасы.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын сөз өнөрүнө карата айтылган керемет хадистери бар. Алардын маани-маңызына назар салсак не деген осуяппарга туш келебиз. Маселен, адамдын сулуулугу анын тилинен билинет; Алла Тааланын ою боюнча эң жакшы сөз – туура сөз; Алла Таала үч нерсени жактырат: аз сүйлөгөндү, аз уктаганды, аз жегенди; чын сүйлөө жакшылыкка, ал эми жакшылык бейишке баштайт; калп сөз-сөздүн апааты сыйктуу осуяят сөздөр ар бир адам үчүн мыйзам болуш керек. Бирок ошолорду биз аткарып жатабызбы? Калп сөздөрдүн төөбастысында калып жаткан жокпузбу?

\* \* \*

Маданияттуулуктун анабашы сөз. Маданияттуу адам ар кандай кырдаалда сөздүн чүйгүнүн, берметин, тунугун таап, ал эми маданиятсыз бирөөн жөн жерден каап, басмырлап, кекетип сүйлөйт. Сөз билген адам таасын, так, даана, далилдүү сүйлөйт. Мындай деңгээлге жетиши үчүн көркөм адабияттарды, элдик оозеки дастандарды, эпосторду көп окуп, чечендик өнөрдүн сырларын астейдил үйрөнүш керек. Эне тилибиздин байлыгына басым жасабаган адам өзүн маданияттуумун деп айталбайт.

\* \* \*

Медицина илиминде «адамды сөз менен дарылоо» деген түшүнүк болсо, кыргыздарда «сөз өлтүрөт, сөз тирилтет», «жылуу сөзгө жылан ийининен чыгат» деген макалдар бар. Демек сөздүн да-

## Эгемберди Эрматов



арыллык касиети күчтүү. Ал адамдын психологиясына, ички дүйнөсүнө таасирин тийгизет. Адамга күч-кубат, ишеним, сыйкырдуу нур берет. Өчүп бараткан үмүттөрдү кайрадан жандырат. Сөздүн ку-диретинен соолуп бараткан өмүрлөр жашарып жандана баштайт.

\* \* \*

Сөздө ай-аалам менен байланыштырып турган сыйкырдуу күч бар. Ошондуктан оозубуздан чыккан сөзүбүз жөн гана дем-илеп эмес, ааламдын жабык сырларын ачып окучу паролубуз. Сөзүбүзгө жараشا аалам ачылып жабылып, бар болуп, жок болуп турат. Ошон учун уккулуктуу, жылуу мээримдүү, мааниси терең сөздөрдү жүрөгүбүзгө жакындастып, дилибизге чөгөрөлү. Дилдеги сез, сөзсүз тил менен ачыкка чыгат.

\* \* \*

Адегенде айылга көчүп келгенимде бирөөдөн бир нерсе өтүнсөм же ага бир нерсе дайындасам «мейли» деп, бирок аткарбай койгон учурларды көп баамдадым. Эч качан «жок» деп айтышпайт, сылыксыпаа гана «мейли» деп коюшат. Бара-бара ичимден андайларды «майликандар» деп атачу болдум. Мага гана эмес, баарына ошентишет экен. Бул аябай жаман адат. Мына ошолорго окшогондордун айынан элибиз рухий жактан да, материалдык жактан да өсүп-өнүкпөй келатат. Сөздүн кадыры кеткен жерде, коом деградацияга учурайт. Ичинен былгып ирип-чирип, алака мыйзамдарын заң басат. Ушундан аябай чочулап турам.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Чындык сөздөн аябай чычалаган, элди айла-амал менен алаксыткысы келген, карәзгәйлүгү, өзүмчүлдүгү менен ашынган, терөпейилдигине, мансабына чиренген бийликтин эртеби, кечпи абишири төгүлөрү айдан ачык. Муну адамзаттын башынан өткөн карттарых ырастап келатат. Эч качан чындыкты жаап-жашырууга болбайт. Анткени сөз чындыгынан бузулбайт. Миң жолу өктөмдүк менен жаап-жашырса да чындык элдин кулагына жетет. Жалганды, зомбулукту, ачкөздүкту курал кылган бийликтин өмүрү кыска.

\* \* \*

Ыйманы бар адептүү, билимдүү адамдын жалган сүйлөгөнүн укпадым. Тескерисинче, ыймансыз адам элди муютуп, шириң сөздөрдү сүйлөп жатса да маңызы калп экендигин байкадым. Кээде ыймандуу адамдын сөздөрү сыртынан орунсуз көрүнгөнү менен устарадай курч, ачуу чындыкты айтканын укутум. Ошон учун ыймансыз болуп туруп жаагын жангандын чечендерден Кудай сактасын. Андайлар эли-журттун түбөлүгүн ойлобой, күнүмдүгү учун жанын үрөп бийликтеги кызмат кылууда. Ар бир замандын өзүнө жараша арзыматтары болот турбайбы?

\* \* \*

Эгемен жылдардын башынан бери эле тилибиздир тагдыры жөнүндө күйүп-бышып келатабыз. Кыргыз тили футбол талаасындагы топ сыйктуу ары-бери тебилеме берип, куп гана азапты жедиго. Тил

*Эгемберди Эрматов*



тагдырына жан күйгүзгөн атуулдарыбыз көп болгону менен бийликтөө келген падышалардын мекенсүйөр сезими сенек болуп катып калып, аябай кордошту. Өз жергебизде жашап, анан жылдын бир күнүндө эне тилибизди майрамдоо маскарапозчулук, жеткен шылдындоо эмей әмнө? Бул күндөр да өтүп кетээр деген үмүт менен жашап келатам.

\* \* \*

Эне тилде сүйлөбөгөндөрдү «манкурттар» дедик, майнап чыкпады. Кандаштарыбыздын арасынан өз тилин жээригендерди «саткындар» дедик, майнап чыкпады. Мыйзам кабыл алдык, иштебеди. Президенттикке талапкерлерден сынак алдык, маскарапоздук болду. Тилди бирөөлөргө зордуктап үйрөтүү болбогон далбаса экендигине көзүбүз жетти. Бийликтөө жалаң жүрөгү улутум, тилим, руханий дөөлөтүм деп күйгөн мекенчил падыша келип, улуттун тилин сөзсүз экономикалык, саясый муктаждык деңгээлине көтөрмөйүнчө өч кандай абал оцолбойт. Тилдин кадырын ошол тилде жазылган заманбап чыгаан илимий эмгектер, техникалык улуу ачылыштар, керемет көркөм дөөлөттөр, гениалдуу адабий чыгармалар көтөрөт. Тилдин кадырын саясый аренада зор кадыр-баркы бар, Москва, Лондон, Токиодо өз тилинде сүйлөп турган падыша көтөрөт.

\* \* \*

Кайсыл бир адабий жолугушууда шыпшынган шыл жигит: «Кыргыз тили жарды тил. Ааламдын кереметтерин туюнтурган сөздөр аз. Сиз ушуга ко-

## Эсселер жана драмалар



шуласызыбы?» – деп суроо берди. Мен ага эне тили-биздин ченеми жок байлыгын, мухит сыйктуу учкырына көз жетпей чалкып жаткандыгын, мындай бай көөнө тил түрк дүйнөсүндө жок экендигин айттым. Мектепте бир адабий китең окубаса, компьютерден эртeli кеч баш көтөрбөсө, көргөнү жалаңчет элдик кинотасмалар болсо анан каяктан жүрүп ал биздин тилге баа бералат? Ал байкүш «Манасты» эмес, «Карагул ботомду» окуган эмес экен. Мына ушундай улутун паска урган чала сабат эргулдар эртең тагдырыбызды чечип калабы деп корком.

\* \* \*

Энесинин оозунан бешик ырын укпаган, туулган жердин топурагын жылаңаяк баспаган, дайралардын шарына кулагы канбаган, акыл-эси кирип-кирбей жатып мыкачылыкты, киши өлтүрүүнү үйрөткөн мультфильмдерди көрүп өскөн бала эртең ким болуп тооцоет? Эне тилди даңктаған, кооз, көркөм сөзду элдин каны-жанына тараткан акын-жазуучулардын китеңтери чыкпай, республика боюнча көркөм китеңтер сатылбай, бийлик аларды ачык айтылбаган куугунтукка алыш олтурса анан биз кандай келечек жөнүндө сөз кылабыз? Урпактарга кандай руханий дөөлөттөрдү калтырабыз?

## БИЙЛИК

\* \* \*

Раззаков менен Усубалиевдин заманындагы бийлик башка, Акаев менен Бакиевдин заманындагы бийлик башка. Мурдагы коомдук кырдаал менен

## Эгемберди Эрматов



азыркы учурду салыштырууга болбойт. Тарыхый абалды сөзсүз эске алыш керек. Доорлор алмашып кетти. Асыл нарктарды баалоо алмашты. Бирок эл баякы эле. Жер да ошол, күн да ошол. Демек бийлик өзгөрүп да, өзгөрбөй да турган кубулуш. Ал каалагандай чоюлуп тартыла берчү, ар кимди азгырып кызыктыра берчү нерсе.

\* \* \*

Алмуздактан берки кагылышуулардын, дүйнөлүк ыр-чырлардын, ич ара талаш-тартыштын неғизги себепкери, анабашы мына ошол бийлик. Пендечилик жолдо Қудайдын кулу болуп, буйруган нерсесин аткарып жүрө бербей, буйруган ырысқыга топук кылбай өзүнүн алсыздыгын, мажирөөлүгүн, пастыгын сезген адам башкалардын көзүнө көрүнүшүчүн, жок жердеги кыйындыгын сездириш учун, ачка калган өлөсө «менин» канаттандыруу учун бийликтөө умтулуп ырахат алат. Бийликтөө жетүү учун эч кандай арам амалдардан жийиркенбейт. Такка мингендөн кийин, андайлар элдин оймудөөсүнө түкүрүп да койбойт. Ошондойлордун таамай образын Шекспир Макбет аркылуу эң сонун берген.

\* \* \*

Азыр бийликтөө жетүүнүн эң ыңгайлуу, ишенимдүү жолу паракорлук болуп калды. Азыр пара бербеген бир дагы мамлекеттик кызмат калбады окшойт. Муну бүт баары билет, бул ашкере жазылбаган мыйзамга айланып бааратат. Паракорлуктун ыкмалары, айла-амалдары аябай өнүгүп кеткен.

## Эсселер жана драмалар



Буга алдыңғы жаңы технологиялар жардам берүүдө. Ар кандай заманда чирип бараткан бийликтин өзөгү паракорчулукка барып такалат. Бұгунку күндө мамлекеттик қызметкерлердин жашоо философиясы, ички анатомиясы, илдетинин диагнозу паракорчулук. Ирип-чирип бараткан мындай «сокур ичегини» тезирәэк алыш таштабаса, мамлекеттин бүткүл денесин ууландырып, өлтүрүп тынат.

\* \* \*

«Бийлик» деген сөздүн мааниси әмне? Бийлик бир ирикпи? Бийлик бир кийикпи? Бийлик чимирлген ийикпи? Же эт бөлүштүргөндө тийген жиликпи?

\* \* \*

Сулайман пайгамбардын айткан мындай бир сөзү бар: «Мен падыша болуп бийликтө турганымда суу чыкпаган боз чөлгө суу чыгарып гүлзарга айландырдым. Багымда булбулдар сайрап, фонтандар атылып турду. Алдымда миндеген күлдар бий бийлеп, миндеген күлдар күү күүлөп жатты. Күн астындағы адам гана эмес, жан-жаныбарлардын баары мага баш ийди. Ойлоп көрсөм мындан не пайда чыкты? Мунун баары түккө арзыбаган, колго кармалбаган шамалдай нерсе экен». Кез-кезде бұгунку күндүн дүйнөпараз падышалары Сулайман пайгамбардын мына ошол «Екклезиаст» деген чыгармасын окуп коюп жүрүшсө менменсинүүдөн, көптөгөн катачылыктардан кутулаар эле деп ойлаймун.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Уулдарыма, небирелериме төмөнкү жомокту көп жолу айттым окшойт. Аларга жат деле болуп калды. Ошентсе да мен аны әмнегедир жакшы көрөм. «Илгери-илгери бир улуу элдин ханы болуптур. Артында калчу мураскору жок экен. Бир күнү ал көз жумуптур. Анын ордуна ич ара талаш-тартыш болуп эч кимди хан көтөралбай коюшуптур. Ошондо бир акылман киши: «Хандын ак күшүн учуралы, кимдин башына барып консо ошол хан болсун», – дептири. Бул сунушка эл макул болуптур. Элдин четинде эч кимге көрүнбөйүн деп ата-энеси өлүп калган, аябай азап-шордо жүргөн бир койчуман жетим бала олтурган экен. Хандын ак күшүн асманда айланып жүрүп акырында жанагы жетим баланын он мүрүсүнө конуптур. Эл ошентип жетим баланы хан көтөрүп алыштыр. Ал аябай адилет, чынчыл, мээрбан, эр жүрөк хан болуптур. Бийлик – кокустук эмес. Алла Тааланын назары түшкөн адам гана падыша болот. Ар ким эле мүрүмө ак күш консо экен деп тилейт. Бирок ал кәэде адашып кетип ичи тар, мерез, өзүмчүл, таш боор адамдын башына барып конуп калышы мүмкүн. Ошондо ак күшка ишенген элдин шору кайнады дей бер. Кудай ошондойлордон сактасын.

\* \* \*

Жыйырманчы кылымдагы жексур диктатор президенттердин кашкайган образдарын эки улуу жазуучу жаратты. Алар «Сеньор Президент» романынын автору Анхель Мигель Астуриас менен «Патриархтын күзү» деген романдын автору Габриэль

## Эсселер жана драмалар



Гарсиа Маркес. Бул романдар бийликтин анатомиясы менен философиясын ушунчалық таамай, терең ачкан. Романдардын башкы каармандары биздин арабызда, Орто Азияда жашап жаткандай таасир калтырат. Аларды биздин турмуштун реалына салыштырып алып төбө чачым тик туруп кетет. Капырай, Маркестей жазуучунун жоктугун кара. Болбосо Орто Азияда көркөм чыгарма үчүн аябай бай материал көбүрөөк табылмак.

\* \* \*

Бийлик менен акындын ортосундагы мамиле тәэилгерки Рудаки менен Фирдоусинин заманынан берінде чиелешип келатат. Бийликтегилер Рудакинин көзүн оюп алыскы тоо арасына айдал жиберишкен. Фирдоусини шылдыңдал элден кууган. Пушкин менен Лермонтовду эрөөлдө өлтүргөн. Лорканын жаркын поэзиясын көралбай жок кылган. Пастернакты сыйлык алдыrbай куугунтуктаган. Өз элине опол тоодой эмгек сицирген Тыныстановду эл душманы атыктырган. Акын менен бийликтин ортосундагы конфликттер улуу трагедияларга тема болууга арзыйт. Бирок аны жазчу драматург кана? Барган сайын акындардын жүйүнү бошошуп, бийликтин алдында күлдүк урушууда.

\* \* \*

Кандай гана коомдук түзүлүш, кандай гана заман болбосун чыныгы акындар бийликтегилер каршы оппозицияда болуп келишкен. Алар элдин мүдөөсүн, элдин көйгөйүн, ой-тилегин сүйлөшкөн. Элдин таламын талашкан. Карапайым эл менен бирге бол-

Эгемберди Эрматов



гон. Кыргыздын жазуучулары мына ушул эң ыйык озуйпасын кийинки кезде таптакыр унутуп калышты. Тескерисинче, бийлиktи даңқтагандардын саны көбөйүүдө. Кошоматчылык көбөйүүдө. Күн тийген жердин Чубагы болгондор көбөйүүдө. Балким, көр турмуштун айынан ошентишип жаткандыр. Кантсе да өкүнүчтүү.

\* \* \*

Чыркыраган чындык менен иши болбой, бейка-пар жашаган элди башкаруу оцой. Калыс, адилет маалыматтардын булактарын бууп салып, бийлик кылуу жецил. Элди караңгылыкта кармаса, эмне десе да «лам» этип ооз ачпай бүжүрөп туруп берет. Акыркы жылдары илим менен билим соода-сатык-ка айланып кетти. Адабият менен маданият өгөй баланын кейпин кийип, улам чекеге сүрүлүп бара-тат. Өз элинин келечегин ойлогон бийлик мындай калпыстыктарга жол бербеш керек эле. Мындай карәзгөйлүктүн акыры эмне менен бүтөөр экен? Оо, шоруң кайнаган элим ай, руханий дүйнө менен кош айтышып, көр курсакты багалбай туш тарапка ча-чылып кетээр бекенсиң?! Мин жылдардан бери ке-латкан улуу кудиретиң туруп жеркөз болуп жепи-рейип бүтөсүңбү?

\* \* \*

Эчен жылдардан бери ата-бабаларыбыз кашык канын төгъп, чачылганды топтоп жүрүп урпактар-га калтырган кичинекей жергебизди бийлике кел-гендер чекесинен кертип сатып жатышат деген ка-барды уккан сайын олтуурага жер таппай калам.

## Эсселер жана драмалар



Жерди саткандан өткөн кыянатчылық, чыккынчылық, пастык жок. Кыргыздын бир теше жери да ыйык. Жерибиз бар үчүн биз адам болуп баш көтөрүп жүрөбүз. Мына ушул топурагыбыз бар үчүн, тоо-ташыбыз бар үчүн сыймыктанып мактанабыз. Үйыктын ыйыгы болгон жерди саткандардын а дүйнөдө да, бу дүйнөдө да бири эки болбойт, миң жылдардан бери жашап келаткандардын арбагы урат. Андайлар бүгүн бир теше жерибизди сатса, эртең бут баарыбызды дүйнөлүк мафиянын колуна салып бериштен кайра тартпайт. Өзүм Кадамжайда жашасам да Каркыра менен Үзөнгү-Куушту ой-лоп жүрөгүм тызылдал жатат.

\* \* \*

Элди бийлеген падыша эч качан калп айтпаш керек. «Калптын казаны кайнабайт» деген сөз тегин жерден чыкпаган. Айткан сөзүн ишке ашыралбаса, унчукпай койгону жакшы. Падышанын сөзү эки ача чыгып калса эле эл андан түңүлө баштайт. Ишеним кетет. Эртеңки күндөн үмүт үзүлөт. Үмүтсүз жашаган эл – шору кайнаган эл. Сөзүнөн улам калпы чыга берген падыша акыры жек көрүмдү падышага айланат. Конфуций бул жөнүндө мындан эки миң жыл мурда эле айтып койгон экен. Адамзат эч качан өткөндөн сабак албайт окшойт. Бул кандай өкүнүчтүү!

\* \* \*

Фирдоусинин мынтип айтканы бар: «Чындык аябай ачуу, бирок ал эч качан жамандыкка алып барбайт». Ошол ачуу чындыкты айтам деген бир



нече басылмалар бийлик тарабынан жабылып калды. Акыйкат сөздү элге жеткирбөө үчүн бийлик бардык аракеттерин көрүп чектен ашып кетти. Оппозициялык маанайдагы гезиттерди саткандардын үйүнө чейин тинтишип барууда. Бу бийлик элди со-кур, дүлөй кыламын деп ойлойт окшойт. Шибегени капка каталбаган сыяктуу эле, чындыкты жаап-жа-шырууга болбайт. Эртеби, кечпи сөзсүз элге жетет. Бекеринен кыргызда: «Кыңыр иш кырк жылда би-линет», – деген накыл кеп чыккан эмес.

## КЕЧИРИМДҮҮЛҮК

\* \* \*

Пенде болгонубуздан кийин билип, билбей ар кандай каталарды кетирип коюшубуз мүмкүн. Ката кетирбеген, күнөөсү жок бир гана Алла Таала. Ошондуктан: «Менин айтканым туура, менини гана акыйкат чындык», – деген сөздөн алыш болуп, бири бирибиздин анча-мынча кетирген каталарыбызга көз жумуп койсок мындан аброюбуз төмөндөп, марта-бабыз жерге тепселип калбайт. Ар дайым кечи-римдүү боло берүү оцой эмес. Адам баласы башынан көп нерселерди өткөрүп, турмуштун кайнаган чордонунда жүрүп жетилип, бышкандан кийин гана кечиримдүүлүктүү үйрөнөт. Ар кандай нерсени ба-лап билет. Терең аң-сезимге, айкөлдүккө ээ болот. Эң негизгиси, адамдын табиятын түшүнөт. Кечи-римдүү адам майда-чүйдөдөн, ушак-айындан, мен-менсинүүдөн, корстон болуудан өйдө турат.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Дээринен адамгерчиликтин улуу озуйпасын на-  
кта түйгандар, тээ алысты ойлогон даргөйү кең аза-  
мattар бири бирине кечиримдүү болушат. Алар беш  
күндүк бу дүйнөдө эч кимге кек сакташпайт.  
Бирөөлөрдүн жасаган жамандыктарын таза журөгү  
менен жууп, агаrтып ийет. Мындаай касиетке ээ бо-  
луу пенденин колунан келе берчү оңой оокат эмес.

\* \* \*

Кечиримдүү болууну пайгамбарыбыздан үйрөн-  
сөк деймин. Өзүнүн эң жакын агасы Хамзаны  
өлтүрүп койгон адамды да өлүм жазасына буйру-  
бай кечирип койгон. Душман болгон адамдарын ке-  
чиримдүүлүк менен өзүнө тартып ыйман жолуна  
салган. Же болбосо Иса пайгамбарды алалы. Эл  
жасаган күнөөсү үчүн ташбараң кылыш өлтүрөбүз  
деген Мария Магдалинаны кечиримдүүлүк менен  
куткарып жиберген. Ал топтолуп турган элге ка-  
рап: «Кимиңдин күнөөң жок болсо, кана, бириңчи  
таш урчу!» – дегенде эч ким батынып таш уралбай  
тарап кеткен. Анткени тириүү пенделердин арасын-  
да эч кандай күнөөсү жок, катасы жок адам бол-  
бийт. Ошон үчүн бирөөгө күнөө коюудан мурда,  
бирөөлөрдүн катасын айттуудан мурда адам өзүн ой-  
лошу керек. Өзүнүн жандүйнөсүнө терең үңүлүп,  
тамырлап бараткан менменсинүүнүн вирусунан ары-  
лыши зарыл.

\* \* \*

Кечиримдүүлүк жашабаган жерде – жашоонун  
гармониясы бузулат. Сыртынан көрүнбөгөн ич ара

## Эгемберди Эрматов



тирешүү пайда болот. Андай жерден ынтымак, ырыс кетет. Кечиридүү болуу – жашоонун эң негизги мыйзамдарынан. Бирөөнү кечиргенде ооз жүзүндө әмес, чын ыкластан, ак дилден кечириүү керек. Күнделүк жашообуздагы эң жөнөкөй, эң олуттуу мына ушул философияны жакшылап түшүнүп албай адамдар арасында ар кандай тирешүүлөр, чырчатактар чыгып жатат. Кечиридүү болуу деген сөз башка бирөөнүн көз карашын сыйлап, урматтап, аны түшүнө билүүгө аракет кылуу деген эле сөз. Эгер биздин жашообуз жакшы болсун десек өзүбүздүн баам-парасатыбызды жоготпой, адегенде ар кандай каталарга жол койбой, кокус ката кетирип алсак ага түшүнүү менен мамиле жасап, кечиридүү болуп жүрөлү. Кечиридүү болуу ыймандын нуру, адамгерчиликтин улуу озуйпасы, руханий жандуйнөнүн тазаланышына чоң өбелгө.

## АЯЛ

\* \* \*

«Аял жакшы – эр жакшы» дейт кыргызда, улув сөз. «Эрди эр кылган да, жер кылган да аял» – деп айтылат. Мааниси мындай терең макал башка элде айтылбаса керек. Айтылса да мындай күчтүү, салмактуу чыкпаса керек.

\* \* \*

Аял эч качан өзү бактылуу болбойт. Анын бактысы ак никелүү болуп күйөөгө чыгуу, бала төрөп чоңойтуу. Бийликтен, байлыктан бактылуу болом деген аял катуу адашат.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

«Аялдын пири анын никелеп алган күйөөсү» дешет. Эгер аял өз эрин пирдей тутуп кадырлабаса, анда андай үй-бүлө бактысыз үй-бүлө.

\* \* \*

«Аял үйдүн куту» деген макалдын да мааниси терец. Үйду үйдөй таза кармаган, бары-жогун билдирибей жаркыратып туткан аялзат. Аял сарамжалдуулугу, ийкемдүүлүгү, пейили менен үйгө кут орнотуп турат.

\* \* \*

Үйүндө жакшы тарбия алыш, ак-караны ажыратып, ыймандуу, маданияттуу болуп өскөн кыз кийин турмушка чыкканда кыйналбайт, анткени ал адамды кантип сыйласп урматтоону, улуу-кичүүгө кантип мамиле жасоону, күйөөсүнө, кайын журтуна кантип жагууну биринчи кезекте өздөштүрүп алат.

\* \* \*

Аялды кадыр-баркtagan өлкөнүн келечеги бар. Кайсыл өлкө аялдарга жеңилдик берип, камкордукка алса ошол өлкөнүн эртеңки күнү жарык. Аялзаты эркектер жасаган ишти жасап, үй-бүлө бағабыз деп базарга, көчөгө чыгып кеткен болсо, ошол өлкөнүн балдары тарбиясыз калат. Эне мээримине канбаган баладан айкөлдүктүү, боорукерликти, ке-чиrimdүүлүктүү күтпөө керек.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Аялдын көңүлүн көтөрүп жер каратпай, кордобой алаканга салган әлдин тукуму өсөт. Анткени андай мамилеке туш болгон аялдар балдарына эркин ой жүгүртүүнү, эл-жерди сүйө билүүнү үйрөтөт. Эстүү, эр көкүрөк, зээндүү болууга тарбиялайт.

\* \* \*

Кайсыл бир әлдин маданияты, рухий дүйнөсү, ыйман-ызаты аялзат аркылуу экинчи бир әлден айырмаланып турат. Ошондой эле кайсыл эл кандай жашап жаткандыгын, кандай дөөлөттөрдү айрыкча баалап, кандай жамандыктарды башынан өткөргөндүгүн билсе болот.

\* \* \*

«Аялдын жакшысы эрден чыкпайт, эрден чыкса да әлден чыкпайт» деген кеп бар. Ыймандуу, сабырдуу, кайрымдуу болуп туруп эрден чыгып кеткен аялдар сейрек жолугат. Аялдардын көпчүлүгү чыдамсыздыктан, тилинин азабынан, тарбиясыздыктан, түшүнбөстүктөн, өзүмдүн айтканым туура дегендиктен ажырашып кетет. Андайлар өзүн да, өзгөнү да бактылуу кыла албайт.

\* \* \*

Көңүлүн коюп жакшы ниет менен тамак жасаган аялдын тамагы таттуу, берекелүү, аш болумдуу келет. Ою, көңүлү башка жакта жүргөн аялдын тамагы дайым супсак, кунарсыз.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Жер жарып-жарыбай туруп, эшик-короосуна суу сээп таза шыпырган аялдын үйүнө барака-пайиз айттырбай өзү басып кирип келет. Андай аялдын үйүнөн жин-шайтандар качып, үйү периштелер сайрап турган гүлбакчага айланат. Ошон үчүн кыргызда: «Эшигин көрүп төрүнө ет, энесин көрүп кызын ал», -деген үлгү сөз пайды болгон. Эгер аял үйүн зикир менен шыпырган болсо ыйык Каабаны шыпыргандыктын сообун алат экен.

\* \* \*

Эшигине гүл өстүрүп, аны тынымсыз карап турган аялдын көңүлу да ошол гүл сыйактуу. Гүл өскөн жерге бейиштеги үрлөр тез-тез келип, Алла Тааланын назары түшүп турат. Гүлдөр бейиштин элесин берет. Гүл өстүргөн аял пейилдин гүлүн өстүргөн аялга тете.

\* \* \*

Кыянат сөздөн, ушак-айындан оолак болгон аялга эч кандай кесепет жолукпайт. Эл арасында, тууган-уруктардын арасында кадыр-баркы өсөт. Ар кандай оорулардан сак жүрөт. Жандуйнөсү жабыр тартпайт, булганбайт.

\* \* \*

Алыс жактан же жумуштан чарчап-чаалыгып келген күйөөсүн кабагым-кашым дебей, тамак-ашын даярдап жадырап тосуп алса, жылуу, мээримдүү, сүйкүмдүү сөз менен көңүлүн көтөрсө ошол аялга

Эгемберди Эрматов



Алла Таала ыраазычылык айтып, бүтүндөй бир дин үчүн болгон ыйык согуштун соопторун жазып турат экен.

\* \* \*

Никелүү аялдын зынакорлугу үй-бүлөөсүн бактысыз кылышып гана тим калбай анын бузулушуна алыш келет. Эли-журттун алдында абийири төгүлөт. Тууган-уруктардын, тааныштардын арасында кадыры кетет. Бул кыянаттык акыры жакырчылыкка алыш барыш такайт.

\* \* \*

Никелүү аял күйөөсүнүн тапканына каниет кылышып, ысралгерчиликке жол бербей үнөмчүл болсо, кичинекей кепеси болсо да ак сарайдай таза, тыкан күтүп олтурса, Кудай Таала анын жүрөгүнө кеңпей-илдикти орнотот.

\* \* \*

Күйөөсүнүн ой-максаты менен эсептешип, ал кызыккан нерселерге кошо кызыкса, ал жактырганды кошо жактырып пикирлеш болсо, күйөөсүн кыйнаган көйгөйлүү маселелер анын да жүрөгүн өйүп турса, кайгырганда кайгырып, сүйүнгөндө сүйүнсө андай аял тез эле өзүн бактылуу кылат жана Алла Тааланын чексиз ырахматына арзыйт.

\* \* \*

Азыркы күндө базарды аралап бирин бири каргап балит сөздөрдү сүйлөп жаткан, чачташып уру-



*Эсслер жана драмалар*



шуп жаткан аялдарды көрөсүң. Үйүндө олтурбай, сабыр-канаат кылбай базарга чыгып кеткен аялдардан башка эмнени күтсө болот? Аял дегенде көзгө назик, милайым, жароокер, сылык, жумшак сүйлөгөн периште әлестеп туруш керек. Аял үйдүн ичиндеги кызмат учун, бала тарбиялап чоңойтуш учун жааралган. Эркектин жумушун кылып базарга чыгып кеткен аялдан кантип назик, сылык бол деп талап кылабыз?

\* \* \*

Аял аябай үнөмчүл болуш керек. Эркектин таап келгенин эки күндө жок кылып: «Үйдө әч нерсе калбады. Эми эмне, шыйрагымды кесип тамак жасаймынбы?» – деп олтура берсе жакшы болобу? Андай үй-булөдө береке-пайиз болбайт. Аял үнөмчүл болуш учун адегенде ыймандуу болуш керек. Тааратибадат, зикир менен жүрүш керек. Ошондо казанда бышырган тамак-ашына береке кошулуп, эки күндүк оокаты бир жумага жетет. Үнөмдүү үй-булөө тез эле байыйт. Эшигинде короо-короо мал пайда болот. Демек әркекти бай кылган анын аракети эмес, ыймандуу, үнөмдүү аялзаты.

\* \* \*

Мээнеткеч аял әч качан кор болбайт. Балдарын, келин-кесегин да мээнетке үйрөтөт. Ал эми мээнеттин арты дөөлөт экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Андай аял карыган кезде небире-чөбүрөлөрүнүн ала-канында аздектелет.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Бүтүндөй жашоо филосолфиясы барып-келип аялзатына такалат. Өмүрүң да, өлүмүң да. Кайгың да, кубанычың да. Сүйүүң да, жек көрүүң да аялзаты менен байланыштуу. Чындыкты да башка жактан издеп кереги жок. Чындык бул аялдын сүйүүсүндө, көзүндө, жүрөгүндө. Менмин деп төшүн каккан падышаң да, жаагын жангандын да аял бар үчүн баш көтөрүп адам болуп жүрбөйбү.

\* \* \*

Эй, тууганым! Сенин таканчыктап турган таянычың, безилдеп ырдаган ырың, көкүрөккө каткан сырыйң, өмүр бою жыйнаган байлыгың – аялың, ошонду эсинден чыгарба.

\* \* \*

Эй, көкүрөк каккан көрпендер! Аялсыз сенин боз чөлдөн эч айырмаң жок. Сен аялсыз бүтүн жан эмессиң. Аялсыз сени эч ким толук кандуу пенде деп эсептебейт. Андайды Алла Таала да сүйбөйт. Кудай бүтүндүктүү гармонияны, сулуулукту, эришаррак буркан-шаркан түшкөн жашоону сүйөт. Ошон үчүн аялга кесир сүйлөбө!

\* \* \*

Мээр-махабаты жүрөгүндө күйүп турган аял күйөөсүнүн буттарын айттырбай жумшак колдору менен жецил массаж жасап берсе, ошол аялга периштелер тарабынан жыйырма жети грамм алтынды садака кылгандай сооп жазылат экен деп айты-

*Эсселер жана драмалар*



лат мусулман дининде. Эй, күйөөсү бар мусулман аялдары, сооп жыйноодон кур калбагыла!

\* \* \*

Бул дүйнөдө адашпаган пенде болбайт. Бардыгы эле адашат. Бирок аялдардын адашуусунун куну оорго турат. Анткени көз ачып көргөн күйөөсү менен чыгышалбай ажырашып кетсе, кайрадан турмуш куруусу кыйындайт. Өзүнүн төнинен калат. Ошон учун кызынын бактылуу болуусуна ата-эне себепкер. Кызына жуучу келгенде анын байлыгына эмес, түпкү тегине, ыйман-ызатына карап, барган жеринде кызы орун-очок таап кетерине ишенгендөн кийин гана макулдугун берүүсү керек. Өз ыктыяры менен ата-энесинин сөзүн укпай күйөөгө качып кеткен кыздардын арасында ошо себептен ажырашуулар оголе көп болууда.

\* \* \*

Турмушка чыккан кыз күйөөсүнүн бүлөсүн бүлө кылып, ошол жердин ырын ырдап, ошол жердин таламын талашып, ошол жердин көчөтүнө тезирээк кириш керек. Ошондо гана ал бактылуу болуп, кайын журтуна кадыр-көңүлү сицишип, төркүнүнө сый менен келе турган болот. Мына ушуну эне кызына үйрөтүүгө милдеттүү.

## ЭСТУТУМ

\* \* \*

Адамдын эң керемет өзгөчөлүгү – өткөн күндөрүн эстен чыгарбай жүргөндүгү. Ошондой ка-

*Эгемберди Эрматов*



сиети менен ал тагдыр күтүп, адам деген атын сактап, күнүмдүк турмушун улантып жашап келет. Ошол касиети менен эли-жери, өлкөсү, заманы менен тамырлашып инсан катары өмүр кечирет. Эгер бизден мына ошол эстутум өзгөчөлүгүн алыш койгондо, анда тамырын, тегин, журтун билбegen келесоо бир маңкуртка айланып кетмекпиз.

\* \* \*

Эстутумун жоготкон адамдын кызыкчылыгы жалаң көртиричиликтин айланасынан чыгалбай курсагы тойғонго, күнү өткөнүнө, жапайы кумарын кандырганына кубанып, макулуктан эч бир айырмасыз болуп жашайт. Барган сайын мына ушундай деңгээлдеги кемчонтой муун пайда болууда. Ата-бабаларынын асыл нарктарын унутуп салып, алар кайда бараар экен?

\* \* \*

Эстутум – тарыхый-социалдык мунөзгө ээ болгон түшүнүк. Анын негизинде ыймандуулуктун, адамгерчиликтин, адеп-ахлактын терең маани-мәңзы жатат. Ал биздин ой жүгүруүбүзгө, кыймыл-аракетибизге, кыял-жоругубузга, интеллектуалдык дараметибизге түздөн түз таасирин тийгизип турган олуттуу күч-кубатка эгедер. Эгер анын мындай өзгөчөлүгүн тан албай жээрип танып кете турган болсок, анда азыркы күндөгү ааламдаштыруу саясатынын негизинде тамыры жок камгакка айланып, улуттук өзгөчөлүгүбүзду жоготуп алабыз.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Дөңгөлөктөй шуулдап айланган заманда өз тарыхыбызга, өтүмүшүбүзгө, түпкүрдөгү аң-сезим кыртыштарында басылып калган эстутумубузга өпкөбүздү бир аз басып кайрылып турганыбыз жақет. «Биз каяктан келе жатабыз? Башатыбыз жақта? Бизге чейин не деген окуя, не деген өтүмүш болуп өттү? Өткөн тарых менен менин кандай байланыштарым бар?»-деген суроолорго жооп издең, эс-учубузду жыйнап алсак неге болбойт? Ар бири-биздин генетикалык коддорубузда он жылдык, жүз жылдык, миң жылдык тарых-таржымалыбыз жазылып турғандыгын унұтпайлыш. Бабаларыңдың башынан өткөн өтүмүшкө сен дагы энчилеш, наисип-теш экенинди эстен чыгарба. Алар менен биздин сырдуу байланыштарыбыз бар. Мына ушуну зирек туйганыбызда эстутум бизге туура, таза, адилет жолдо жүрүүгө багыт берет. Дайым сергек, этият болууга чакырат. Жамандыктан, адилетсиздиктен сактайт.

\* \* \*

Миндерген жылдарда калыптанган руханий байлыктар менен, кыйма-чийме тарыхыбыз менен биз толук кандуу экенибизди түшүнөлү. Бизге чейин өткөн ата-бабалардың каны-жанынан, маңдай теринен, аруу тилегинен, үзүлбөгөн үмүтүнөн пайдалон заманда жашап, алардың сөөктөрү топурак-ка айланган ыйык жерде күн кечирип келатабыз. Бизге бүгүн наисип этип аткан ырысъы-олжолордо алардың да үлүшү бар.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Мен кээде эртең менен туруп алыш: «Оо, куди-рети улуу Алла Таала! Менин ақыл-эсимди жогото көрбө! Мени бул ааламга алыш келген ата-энемди, кылы-кыштымды унута көрбөйүн! Мага жол көрсөткөн устартарымды эсимден чыгарбайын. Мага ошондой күч берип тур!» – деп астейдил дуба кылам. Эстутуму болбогон адамдын төбөсү көккө жетсе дагы маңыроо бир кеңкелестен айырмасы жок. Эстутум – биздин миң жылдарга кеткен тамырыбыз. Тамыры жок дарак эрте куурайт.

АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

\* \* \*

Насип буйруп Москвадагы Адабият институтунда окуп калдым. Башка окуу жайларда кандай экендигин билбеймин, бизде жумасына бир күнду «чыгармачылык күн» деп койчу. Бул күнү жалаң семинарда бири бирибиздин ырларбызызды талкуулап өткөрчүбүз. Кемчилдиктерибизди аябай бетке айтаар элек. Ачуу сындарга чыдабай ыйлаган күндөрүбүз да болду. Мындан сырткары айына учтөрт жолу шаардын театрларына кириү учүн ар бирибизге бекер билет таратып берчү. Кап, ошондо кийинчөрөэк драма жазарымды билсем, бир да билетимди күйгүзбөй спектаклдерге барып турмакмын. Ошондой болсо да шаардагы дээрлик бардык театрлардын босогосун аттап, чыгармачылык демилебин туюп калганыма азыр ичимен сыймыкта-

*Эсселер жана драмалар*



нам. Көз алдыман Чоң театр, МХАТ, Пушкин, Станиславский, Маяковский атындағы театрлар кеттейт.

\* \* \*

Экинчи курста окуп жүргөнүмдө Василий Шукшин дүйнөдөн кайтты. Қөпчүлүк күйөрмандар менен кошо аны көрүстөнгө узатуу аземине катыштым. Эл аябай көп болду. Москвандын үч-төрт көчөсүнө эл батпай кетти. Қөрүстөнгө коюлгандан кийин мүрзөнүн үстүндөгү гүлдөр эки кабат үйдөй көрүнүп калды. Мен ошондо биринчи жолу орус элинин улуулугун сезгем, маданиятты, адабиятты сыйлай тургандыгын баалап, аябай таң калгам. Шукшиндин тириүсүндө артынан айтылып жүргөн ушакайың кептер түккө да арзыбай калгандыгын баамдап көзүмдөн жаш чыккан.

\* \* \*

Студент кезимде бир жолу келинчегим Айгүл менен бирге Ленинградка барғаным эсимдө. Анда уулум Уланбектин буту эми гана чыккан эле. Бир жума бою аябай шаарды аралап тамаша кылдык. Эки күндүк убактыбызды жалаң Пушкинге арнадык. Ақындын окуган, жашаган, жүргөн, өлгөн жерлеринде болдук. Царское Селого барып анын жаткан керебетин көрдүм, окуган китечтерин барактадым. Ошондон бери анын томдорун үзбөй окуп келатам. Пушкинге болгон менин кызыгуумду Павел Николаевич Ерёмин деген агай ойготту. Ал Пушкинди баштан аяк жатка билчү. Ақындын бир эле

Эгемберди Эрматов



ыры жөнүндө бир күн кечке айтып берчү. Акындык бул тагдыр э肯ендигин мага Пушкин үйрөттү.

\* \* \*

Беш жыл бою орустун улуу сыңчысы, Бүткүл дүйнөлүк сыңчылар биримдигинин президенти Александр Алексеевич Михайловдун семинарында окудум. Ал кыргыз адабиятын жакшы билчү. Эралиевдин, Рыскуловдун ырлары жөнүндө борбордуқ газеталарга ой-пикирлерин жазып жүрчү. Эгер мен адабиятта кандаидыр бир ийгиликтерге жетишкен болсом, анын баары устатым Михайловдун тийгизген таасири деп билем. Ал мага өзүмө өзүм сын көз менен кароону, тынымсыз изденүүнү, жетишкен ийгиликтерге манчырkap калбоону, көп окууну үйрөттү. Орус поэзиясынын кереметтерин ачып берди. Кээде семинарга Вознесенскийди, Винокуровду алыш келип чыгармачылыктын сырлары жөнүндө баарлашууларды өткөрчү. Окууну бүтүп келгенимден кийин Москвага бир нече жолу бардым. Барган сайын устатым менен учурашып, чыгармачылык отчетумду берип турдум. Китең текчемде менин ийгиликтериме кубанып кол тамга жазып берген эки томдук китеби турат. Кез-кезде устатымдын таберик китеpterин барактап аны менен көзмө көз сүйлөшкөндөй болом. Анын мага көрсөткөн ишенимин актаар бекенмин деп ичи-мен сарсанаага бата берем.

\* \* \*

Мени менен биргэе окуган курсаштарымды көп эстеймин. Азыр ойлосом ар бири өзүнчө бир кайта-

## Эсселер жана драмалар



лангыс инсандар экен. Ал учурда бирибиз менен бирибиз талашып-тартышып, кээде таң атканча ыр окуп чыгаар элек. Николай Еремин деген досум орустун атактуу чаң ақыны болду. Бир бөлмөдө бирге жашаган досум Юрий Алексин Ооган согушуна катышып келген эле. Десанттык бөлүктө кызмат кылган. Мыкты ырларды жазчу. Пастернактын үй музейинде көп жылдар директор болуп иштеди. Орус ақындарынын арасында чаң абройго жетишип жақында көз жумду. Ал эми Валерий Гросеу деген курсашым Молдавия адабиятынын классиги болуп, ырлары көптөгөн тилдерге каторулуп кетти. Адабият таануу илимине да омоктуу салымын кошту. Мухаммед Мурад Дос Өзбекстандагы таанымал чыгаан жазуучу. Анын «Галатөпөгө кайтып келгенде», «Лолазар» романдары өзбек адабиятынын олуттуу чыгармаларына айланган. Көптөгөн мамлекеттик кызматтарда иштеди. Зарина Каримова деген курсашым Москвадагы адабий журналдарда узурдүү эмгектенип келе жатат. Анын бир нече повесттери, романдары, котормолору жарык көргөн. Кез-кезде Виктор Широков, Николай Шамсутдинов, Вадим Самохин сыйктуу курсаштарым менен интернет аркылуу сүйлөшүп турам. Студенттик доорду эстеген сайын курсаштарым көз алдымдан кетпейт.

\* \* \*

Биринчи курста окуп жүргөнүмдө аябай кыйналып тапшырган экзаменим «Антика адабияты» буюнча болду. Сабакты Тахо-Годи деген эжеке берчү. Анын улуту осетин эле. Күйөөсү орустун улуу фило-

Эгемберди Эрматов



софу Лосев болчу. Эжекебиз байыркы грек менен латын тилин мыкты билчү. Анын үстүнө өзүнүн «Антика адабиятты» боюнча жазган окуу китеби бар эле. Кыскасы, антика адабиятынын эң көрүнүккүү илимпозу бизге лекция окуучу. Көркөм чыгармаларды атайын окуп чыкпасак, эжекеден баа алалбайт элек. Жогорку курсун балдары: «Эгер ушул эжекеден баа алсаң, анда институтту бүттүм дей бер», – деп айтышчу. Кийин эжекеме ичимен абдан ыраазы болдум. Эгер менден анчалык катуу талап кылбаганда Эсхилдин, Еврипиддин, Софоклдун трагедияларын, Вергилийдин, Горацийдин, Овидийдин керемет поэзиясын түшүнбөй өтмөк экем. Бара-бара антика дооруна абдан кызыктым. Лосевдин «Антика эстетикассы» деген илимий китебин азыр да колдон түшүрбөймүн.

\* \* \*

«Чет элдер адабиятынан» сабак берген мугалимдер Валентина Дынник, Сергей Дмитриевич Артамонов, Николай Жамбинов азыр да көз алдымда. Алардын китечтерин ошол кезде союз боюнча жогорку окуу жайларда окуу курал катарында пайланчу. Айрым китечтери азыр деле колдонулуп келе жатат. Валентина эжекебиз Маяковский менен бирге жүргөндүгүн, Есенин менен көңүлдөш болгондукун кээде сыймыктануу менен айтып калчу. Жамбинов агайыбыздын улуту бурят болгону менен жыйырманчы кылымдын адабиятын аябай ийне-жибине чейин түшүнүктүү кылыш берилип окуутчу. Ошонун таасири аркасында Герман Гессенин, Жеймс Жойстун, Франс Кафканын, Уильям Фолкнердин, Мар-

## Эсселер жана драмалар



сель Pruittтун романдарын жата калып кайра-кайра окудук. Биздин адабий табитибизди өстүрдү. «Бул жазуучуларды билбесенер, – деп айтчу агай, – анда адабиятта бир чыгарма жазам деп убара болбогула. Булардын көркөм дүйнөсүн билбей туруп, адабияттын сырын үйрөнүү кыйын». Көрсө, агайдын айтканы туура экен. Мына ошолорду казып окуп жүрүп не деген ааламдар менен жолугуштум, не деген түюмдарга дуушар болдум. Азырга чейин алардын көркөм дүйнөлөрүн ачып бүтө албай келатам.

\* \* \*

Леонид Осповат деген агайыбыз бар эле. «Латын Америкасынын адабияты» деген сабактан окутчу. Бир эле семестр сабак бергендинине карабай, ан-сезимибизге терең из калтырып кетти. Дүйнөлүк адабияттын дөө-шааларына айланган Гарсия Маркес, Карлос Фуэнтес, Льос Варгас, Алексо Карпентер, Хулио Кортасар, Хорхе Луис Борхес сыйактуу жазуучулар менен көзмө көз жолуккандыгын айтып берчу. Латын Америкасындагы көптөгөн мамлекеттерде болгондугун, ал жердеги элдердин үрпадаттарын, жазуучулардын чыгармачылык өнөрканаларын жигерденүү менен айтчу. Биз ошол агайдын сабагынан улам, Маркести сүйүп окуп калдык. Ал кезде анын ысмы азыркыдай кецири таанымал эмес болчу. Магиялык реализм деген адабий ыкма жөнүндө анча-мынча гана сөз боло баштаган. Мындан сырткары Октавио Пас, Пабло Неруда, Рубен Дарио, Сесар Вальехо сыйактуу улуу акындардын дүйнөсү менен тааныштым. Эгер мен Адабият институтунда окубасам, мындей керемет дүйнө түшүмө

*Эгемберди Эрматов*



да кирмек эмес. Кудай Таала менин тагдырыма мына ушуларды буйругандыгына чексиз ыраазымын.

\* \* \*

Адабият таануу илиминде баа жеткис салымы бар академик Хусейин Көр-оглы Москвадагы Ломоносов университетинде иштечү. Айрыкча фарсы-тажик адабияты боюнча эң чыгаан көзү тириүү окумуштуулардын бири эле. Ошо кезде биздин институтта чыгыш адабияты боюнча атайын курс же атайын сабак өтчү эмес. Бир нече студент уюшуп алыш ректорго арызданып кирдик. Арадан көп өтпөй академик Хусейин Көр-оглы бизге чыгыш адабияты боюнча лекция окуй баштады. Анын натыйжасында биз Чыгыштын улуулугун, тереңдигин сезе баштаганбыз. Мына ошондон кийин мен азербайжандын улуу ақыны Низами Гянжавини биротоло сүйүп калдым. Башымды көтөрбөй чыгармаларын кайра-кайра окудум. Адегенде казалдарын которуп көрдүм. Акыры жүрүп «Жети сулуу» деген дастаңын кыргыз тилине толук которуп чыктым. Бул да болсо уstattарымдын мага тийгизген таасири деп эсептеймин.

\* \* \*

Ошо кезде Сергей Есениндиктеги Айыл Ока дайрасынын жээгинде орун алган экен. Орус табиятынын керемет көрүнүшү көз алдыңа тартылат. Асман тиреген карагай менен кайындар уч кыйыры жок мейкиндикти ээлеп жатат. Есениндиктеги «Анна Снегина» де-

## Эсселер жана драмалар



ген поэмасы бар эмеспи. Ошол каармандын айылдагы эки кабат үйүндө ақындын адабий музейи жайланыштыр. Айылдын кире бериш жеринде ақындын эстелиги орнотулуптур. «Ақындын туулган жерин көрбөсөң, анын поэзиясынын табиятын жакшы түшүналбайсың», – деген кептин төркүнүнө ошондо маани бердим. Есенининдин поэзиясында шыбырап турган кайындар мага шыбырап жаткансыды. Ақындын жандуйнөсүн оп тартып кеткен көгүлжүм көк жәэкке мен дагы жутулуп бараткансыдым. Бүткүл айлана чөйрөм поэзия жыттанып тургансыды.

\* \* \*

Москвада поэтикалық кечелердин даңазасы асмандал, адабий чөйрөдө гана эмес карапайым элдин арасында да поэзияга болгон кызыгуу аябай ашып турган учур эле. Адабий кечелерге билет та-былбай, элдер саксактап жүрүшчү. Элге кеңири та-анылган ақындардын китептери таберик катарында сезилип, жең ичинен кымбат баада сатылчу. Эгер ошондой китептер колубузга тийип калса жерге-суюга батпай кудундап сүйүнүп, бири бирибизге мактансып алчубуз. Мен адабий кечелерди қалтырбоого аракет кылаар элем. Алардын ичинен Расул Гамза-тодун, Давид Кугультиновдун, Андрей Вознесен-кийдин, Евгений Евтушенконун, Егор Исаевдин поэтикалық кечелери эсимде. Ар бир ақындын ыр окуу ыкмасы, сахнада өзүн эркин алыш жүрүшү, билим деңгээли, чыгармачылық өнөрканасы жөнүндө ой бөлүшүүлөрү, деги эле ар биринин поэтикалық дүйнөсү бизге окшоп дүйнөнүн ар бурчунан келген

Эгемберди Эрматов



студенттер үчүн баа жеткис таасирдүү сабак болуп калды. Кээде ошондой чыгармачылык жолугушуулардан кийин атайын талаш-тартыштарды өткөрчүбүз. Делебебиз козголуп, өзүбүздү канаттуу жандай сезип калаар элек.

\* \* \*

Ар кайсыл жогорку окуу жайларда окуган студенттер тез-тез жолугушуп турчу элек. Ошо кезде азыркы кыргыз музыкасынын классиги болгон Муратбек Бегалиев менен таанышкам. Кийин экөөбүздүн чыгармачылык байланышбыз бекемделип «Жаңыл Мырза» спектаклини музыкасын жазып берди. Менин бир-эки ырыма обон да чыгарды. Азыркы кездеги көрүнүктүү саясатчы Алмаз Атамбаев менен да студенттик күндөрдүн ачуу-таттуусун бирге өткөрдүк. Тез-тез көрүшүп турбасак, сагыншып калаар элек. Кинорежиссерлор Замир Эралиев, Бакыт Карагулов, сүрөтчү Жоомарт Кадыралиев, адабиятчы Абдыганаң Эркебаев, киносценарист Баян Сарыгулов менен да ошол жылдарда таанышып азырга чейин жылуу мамиледе келатабыз. Бүгүнкү күндө бул инсандарсыз кыргыз искусству, адабияты, маданияты жөнүндө толук кандуу сөз кылуу мүмкүн эмес.

\* \* \*

Москвага адегенде келгенде келинчегим экөөбүздүн жашообуз аябай кыйын болду. Баш калкалар жайыбыз жок эле келип алышпаз. Институттун жатаканасында бир айдай жашадык. Кийин бир мектепке көчө шыпыргыч болуп орноштум да ал

## Эсселер жана драмалар



жерде жарым айдай күн өткөрдүк. Издең жүрүп Малая Бронная көчөсүнөн эскилиги жетип бузула турган бир үйдөн квартира таптык. Кыш ошол жылды абдан оор түшкөн эле. Суукка тоңуп калбай эптең кышты чыгарсак дегенде эки көзүбүз төрт. Таңкы саат беште туруп көчөдөгү карды тазалайбыз. Айрыкча муздарды чагып тазалоо биз үчүн тозок. Колдорубуз кабарып кетет. Мындай азапка чыдабай ыйлаган күндерүбүз да болду. Айла жок, эптең кышты чыгарышыбыз керек да. Бир күнү бир досум: «Жатаканабызга көчө шыпыргыч керек болуп жатыптыр. Комендантка барып жолукпайсыңбы», – деп калды. Ошол күнү эле жетип бардым. Келинчегим менен кыйналып жүргөнүмдү айттым. Айтор, мага боору оорудубу, абалымды түшүнгөндөн кийин менин ишке алыш, жатаканадан атайын бир бөлмө бөлүп берди. Алган айлыгыбыз стипендия менен кошо экөөбүзгө кецири жетет. Анча-мынча тыйын-тыптыр ашып калса, китеп дүкөндөрдү кыдырып китеп сатып алам. Эт арзан эле. Бул жактан тамактын татымын чыгарчу жыттуу чөптөрдөн көп алыш барган элек. Келинчегимдин жасаган даамдуу тамагынан ооз тиibеген жатаканада студент калбаса керек. Айрым досторум шаардан атайын биздикине мейманга келип турчу. Студенттик жылдарымда Москвандын аяздуу көчөлөрүндө жүрүп менин ыр саптарым өзүнүн үнүн, жүзүн тапты окшойт. Сабактан бош убактарда Москвандын көчөлөрүн күнү-түнү кыйналып шыпырбасам, балким турмуштун кыйынчылыктарына чыдабай кийинчөрээк жеңил оокат издеп кетээр белем, ким билет.



\* \* \*

Адабияттын босогосун «Ак дил» деген ыр ките-  
бим менен аттап кирдим. Бул китеп менин инсти-  
тутту бүтүрүп жаткандагы дипломдук ишim эле.  
Кителим тез эле эл оозуна алынып, окурмандардын  
арасында жылуу пикирлерди жаратты. Андагы  
ырлардын көпчүлүгү жаштык романтиканын маа-  
найында жазылган, ыймандай сырларды жаап-жа-  
шырабаган чыгармалар эле. Айрыкча «Мейкиндик-  
ке сыйбаган көк желе» деген поэма менин ошол кез-  
деги чыгармачылык изденүүлөрүмдү, жандуйнөмдүн  
табиятын даана көрсөтүп тургандыгы менен баалуу  
деп сойлоймун. Менин ақындык жолум мына ушул  
ыр китеptен башталат. Ошол баштатты жоготпой  
азырга чейин таза сактап келатамбы же жокпу, аны  
айталбаймын, бирок ошол алакандай кителимди  
барактаган сайын кайрадан Москвадагы өткөргөн  
кундерүм көз алдымга шурудай тизиле берет. Кай-  
ра-кайра өрт курагыма жолугам.

\* \* \*

Студент кезимде кыргыз ақын-жазуучуларынын  
ичинен Сооронбай Жусуев, Өскөн Даникеев, Элүү-  
бай Отунчиев, Жолон Мамытов менен мамилем  
жакшы эле. Сокем мени тааныбай туруп, бир топ  
ырыма жылуу пикирдеги баш сөз жазып «Кыргыз-  
стан маданиятына» чыгарды. Мурда а киши менен  
тааныш эмес элем. Окуп алыш тим эле төбөм көккө  
жетти. Алган багыттыма карата кандайдыр бир исхе-  
ним пайда болду. Москвага келген сайын жолугу-  
шуп турдук. Чыгармачылыгыма кызыгып, келече-  
гимден умут эткендигин байкап жүрдүм. Азырга

*Эсселер жана драмалар*

чейин Сокем мен урматтаган эң улуу инсандардын бири болуп келатат. Ал эми Өсөкем менен, Эликом менен институттун жатаканасында уч-аягы түгөнбөгөн далай кызыктуу баарлашууларды өткөрдүк. Туз-даам татышып ага-инидей болуп калдык. Кыргыздын мына ушул эки чыгаан жазуучусу менен тагдырлаш, насиштеш болгонума аябай сыймыктанам. Алардын бийик адамгерчилиги мага көп нерсени үйрөттү. Айрыкча Өсөкем окууну бүтүрүп келгенимде мага бир тууганымдай каралашып, өз үйүндө жашатып, өжүрө таап чыгып кеткичем кабагым-кашым дебей жардамын берип журду. Ал күндөрдү унутсам Қудайдын алдында күнөө кетирип коем. Эликом болсо мага китеепти кандай кадырлап сүйүүнү, китееп менен кантип жанбиргэ дос болууну үйрөттү. Кыргыздын акын-жазуучуларынын арасынан Эликомдей китеекейду көрелекмин. Ал эми Жолон Мамытов менин акындык тагдырыма түздөн түз таасирин тийгизген инсан. Ошо кишинин үгүттөөсү менен институтка барып окуп калдым. Эгер мага кайдыгер мамиле жасап койгондо тагдыр жолум таптакыр башка нукта кетээр беле, ким билет. Кантсе да жакшы адамдардын шарапаты менен бул өмүрдө тандап алган тагдырыма ыраазымын.

\* \* \*

Ошо кезде менин ырларым, поэмаларым «Ала Тоо» журналына жыл сайын чыгып турчу. Жаш акынга жасалган мындай жылуу мамиленин негизги себепкери Майрамкан Абылкасымова эле. Эже-ке мындай астейдил колдоосун бир гана мага эмес

## Эгемберди Эрматов



Акбар Рыскуловго, Сагын Акматбековага да көрсөттү. «Талантсыздар өздөрү жол таап алат, си-лерге менин жардамым тийип туруш керек», – деген принциби бар болчу. Эгерде мен мындай колдо-ого дуушар болбогонумда азыркы ийгиликтериме жетүүнүн жолдору алыстап кетмек. Майрамкан эжекедей күйүмдүү устартардын бардыгы учун кыргыз адабияты алдыга жылыш келатат.

### ГЕЗИТ-ЖУРНАЛДАРДА

\* \* \*

Москвадан окууну бүтүрүп келип, жарым жылдай иш табалбай ар кайсыл редакциялардын босо-госун аттап күн өткөрдүм. Тууганчылык менен жердешчилик аябай өсүп-өнүгүп турган мезгил экен. Адабий чөйрөдө анча-мынча атым чыгып таанылып калгандыктан, бул баланы биротоло эч жерге аралаштыrbай чөктүрүп жиберели дештиби, айтор эч жерден иш бербей коюшту. Акыры Борбордук Комитеттин маданият бөлүмүнө чейин барып жүрүп «Кыргызстан маданияты» жумалыгына кабарчы болуп ишке орноштум. Редакциянын жамааты адегенде бир аз чочуркоо менен кабыл алышты эле, бара-бара бири бирибизге көнүгүшүп кеттик. Турмуш тиричилгимди өткөрүүгө тыйын-тыптыр боло баштады. Жоро-жолдоштор көбөйдү, Жазуучулар Соозу менен байланышым күчөдү. Адабий, маданий агымга аралашып кеттим. Менин журналист, акын, драматург болуп калыптануу мезгилим мына ушул газетанын казанында кайнаган учурга туш

## Эсселер жана драмалар



келет. Он жылдан ашуун убакыттын ичинде мен газетага күлгүн курактагы дарамет шыгымды берсем, ал мени бүткүл кыргыз элине таанытты. «Жамандык болбой, жакшылык жок» деп кыргыз туурала айтат экен. Эгерде жумуш табалбай жүргөн жарайм жылдын ичинде чүнчүп, баарына кол шилтеп айылга кетип калсам эмне болот эле? Ошондой ой көкүрөгүмө кирип алган болчу. Борбордон үмүтүмдү үзэйүн деп калгам. Эгерде көчөдөн Сооронбой Жусуев кызыры сыйяктуу жолугуп калбаганда (жогор жакка арызданып кайрылуу идеясын ошол киши айтып аттайбы), же үйдөн жок, же Чүйдөн жок өмүр өткөрмөкмүн. Азыр ойлосом, Сокем өзү баамдап баамдабай эле мен үчүн опол тоодой кызмат өтөгөн экен.

\* \* \*

«Маданиятта» жүргөндө окууну жаңыдан бутүрүп келген театртаануучу Жаныш Кулмамбетов менен мамилем жакшы болуп кетти. Экөөбүз театрларга көп барабыз, театр чөйрөсүндөгү адамдар менен мени жакындан тааныштырды. Ошентип алгач драма жазууга үгүттөгөн да ошол жигит болду. Жаңыл Мырза жөнүндө жазылган чоң монологум бар эле. Аны окуп көрүп: «Сен муну драма кылышп жазышиң керек экен. Ырларында да драматургиялык маанай сезилип турат. Орус адабиятын эле алалы, драма жазбаган бир да акын жок. Драма жазууга бир аракеттенип көрчү», – деп калды. Чындал драма жазууга кириштим. Алгачкы вариантымды алышп келип окуп бердим. Айрым алым-ча-кошумчаларын белгилеп, жылуу пикир айтты.


**Эгемберди Эрматов**


Шыктынып калдым. Эбепке себеп болот дегендей, эгер Жаныш мага драма жаз деп түрткү бербегенде, жазуучулук тагдырымдагы керемет бир үлүштөн кур калмакмын. Мен муну ар дайым сыймыктануу менен айтып келатам. Натыйжада «Ак Саткын менен Кулмурза», «Отураркент баяны», «Түяктын ыры», «Жаңыл мырза», «Кедейкан» деген ыр менен жазылган драмаларым ар кайсыл жылдарда республиканын театрларында спектакль болуп коюлду. Драматург болуп калыптанышыма Жаныштан сырткары драматургдар Мар Байжиевдин, Жалил Садыковдун, режиссерлор Алмаз Зарлыкбековдун, Акелең Кускаковдун, Замир Сооронбаевдин тийгизген таасирлери зор деп эсептеймин. «Маданияттан» тапкан чоң олжомдун бири драматургия жанры болду.

\* \* \*

Ошо жылдары «Маданияттын» аброю республикада аябай зор эле. Гезитти адамдар издең жүрүп окучу. Көйгөйлүү курч маселелерди үзбөй чагылдырып турчу. Бийлик адамдары газетага чыккан сын макалалардан чочулачу. Бир жолу январь айында Нарын театрына барып калдым. Менин драмам коюлуп жаткан эле. Спектаклдин музыкасын Жумамиедин Шералиев жазып жатат деп угуп, эртең менен аксакалдын үйүнө бардым. Үйү аябай суук экен. Үшүгөн колдорун укалап олтуруп «Гүлдөйжанды» жазып жатыптыр. Ошо күнү кечинде театрда окурмандар менен жолугушуум болду. Жолугушуу маалында сез арасында: «Кыргыз эли алаканына салып сыйлап ала турган Жумамиедин аксакалдын үйү муздаткычка айланып калыптыр. Көптөн бери

## Эсселер жана драмалар



ар жерге кайрыла берип эч майнап чыгара албаптыр. Мен бул жөнүндө «Маданиятка» жазып эли-журтка билдирибесем болбойт», – деп айттым. Эрте-си аксакалдын үйүнө кайра барсам ондогон адамдар ары-бери чуркап суу түтүктөрүн оңдоп жатышат. Көрсө, кечинdegи жолугушууга обулустун же-текчилири да келишкен экен. «Маданиятка» чыгып кетпесин деп айлап бүтүрбөгөн иштерин бир саатта бүтүрүшүптүр. Ошондон эле «Маданияттын» бар-кы канчалык экендигин билсе болот. Аксакал мага аябай ыраазы болгон. Ошондой адам менен даам-даш, замандаш болгонума сыймыктанам. Нарын-дын аяздуу кышында жазылган экөөбүздүн «Гүлдөйжан» деген ырыбыз кийин кыргыздын кый-ырына тараап кетти.

\* \* \*

Азыр ойлосом биз иштеп жургөн маалда «Мада-ният» гезити аябай чоң маселелерди коомчулуктун алдында кабыргасынан коюп, улуттун, маданияттын, адабияттын тагдырына баш оту менен киришип кет-кен экен. Окурмандарыбыздан күн сайын жүздөгөн, миндеген каттар келип турчу. Ошол учурдагы тил, «Манас» эпосу, тарых жөнүндөгү кецири талкуулар элдин бүйүрүн кызытып, улуттук аң-сезимдин батыл ойгонушуна эбегейсиз таасирин тийгизген. Бир учурда газетада публицистика бөлүмүн тейлеп аябай чуул-гандуу макалаларды байма-бай берип турганым эсим-де. Айрыкча Ысык-Көл, тамекичилик, жайыт мас-лелери коомчулуктун зор кызыгуусун туудурган эле. Чыгармаларымдын тулкусуна жуурулушуп кеткен мекенсүйөр сезими ошол учурларда тамырын кенен

Эгемберди Эрматов



жайып калыптанса керек деп ойлоймун. Анткени «Маданиятта» иштеп жүрүп Кыргызстанда барбаган жерим калган жок. Кыргыз жеринин кереметин ошол учурда туюп билдим.

\* \* \*

«Маданиятта» кыргыз элине аттын кашкасын-дай таанымал көптөгөн акын-жазуучулар иштечү. Ар бири менен мамиле түзүп, туз-даамдаш болуп, чыгармачылык боюнча баарлашып калгандыгыма ичимен сыймыктанам. Ыраматылык болуп кеткен Ашым Жакыпбеков, Сагын Наматбаев, Жолон Мамытов, Дайырбек Казакбаев, Сарман Асанбеков, Кудайберген Жуманазаров, Совет Урмамбетов не деген кайталангыс инсандар эле. Алардын сүйлөгөн сөздөрү, кыял-жоруктары, кулк-мүнөздөрү азыр деле көз алдымда турганы турган. Ар бири менин тагдыр жолума түз же кыйыр түрүндө таасирлерин тийгишишип кетиши. Алардын оозунан бир дагы жаман сөз уккан жокмун. Жалаң чыгармачылыкты туу тутуп, адамгерчиликке көлөкө түшүрбөгөн асыл адамдар эле. Ошолордун кеп-сөзүн, акыл насаатын угуп жүрүп адабиятка аралашканыма шүгүр деймин.

\* \* \*

Котормочу болуп кетишими да «Маданият» чоң салымын кошту. Бир учурда борбордук гезиттерге чыккан макалаларды, редакцияга келип түшкөн орусча материалдарды которуп гезитке берип журдум. Ара-чолодо өзүмө жаккан акындардын ырларын, жазуучулардын аңгемелерин чыгарып журдум.

*Эсселер жана драмалар*



Эсимде калгандары Мухтар Ауэзовдун «Абай» романын кантип жаздым?» деген макаласы, Габриель Маркестин интервьюсү, Низаминин казалдары болду. Котормочулукка болгон кызыгуум улам кызый берди. 90-жылдардын башында редакциялык жа-маат ақырын ыдырай баштады. Анын бир топ се-бептери болгон, аны азыр айтып олтуруунун кажети жок. Ошондо мен Низаминин «Жети сулуусун» ко-торууну ниет кылыш газетадан кетип калдым.

\* \* \*

Бир күнү Шерназар Шүкүров: «Жаңы журнал ачылганы жатат. Бирге иштейли», – деп калды. Мен мурда «Маданиятта» бирге иштешкен досумдун су-нушуна макул болдум. Анан Абдыманап Жапаркулов, Керимбек Тойбаев менен төртөөбүз «Мурас» журналын каттоодон өткөрүп иштей баштадык. Сүрөөнчүсү «Маданият» фондусунун жетекчиси Тур-гунбай Садыков эле. Эки жылда журналдын ондон ашуун санын чыгардык. Окурмандар абдан жакшы кабыл алды. Анткени эл тарыхый өтүмүшүбүзгө кызыгып турган учур эле. Илимпоздор жазган ма-калаларында биздин журналга шилтеме кыла баш-ташты. Тарыхыбыздын кемтик жерлерин толуктоо үчүн илимпоздорго, жазуучуларга атайын заказдарды берип жаздырып жаттык. Кәэ бирде ырасмий бийликтин адамдары: «Эй, көзүңөрдү ачкыла, эмне деп жатасыңар?» – деген учурлары да болду.

\* \* \*

Көзү өткөндөн бери сөз болбой келе жаткан мар-кум ақын Тургунбай Эргешовдун чыгармаларын журналга жарыяладык. Жылуу маанайдагы баш сөзү

Эгемберди Эрматов



менен кетти. Ырларында лакылдап соккон жүрөгү көрүнүп турган ақынды эскерүү биз үчүн майрамдай туюлган. Мөлтүр тунук булакты таап алгандай сүйүнгөнбүз. Табылды менен Курбаналынын ырларын да ошондой маанай менен журналга жарыялап окурмандарбызыздын ырахматын укканбыз.

\* \* \*

Абдыманап Жапаркулов досубуздун көзү өтүп кетти. Кара сөз жанрында абдан жигердүү иштеп, бир китептин автору болгон эле. Куру жалаанын айынан камалып кетип, башынан оор тагдыр өттү. Түрмөдө жүргөндө жүрөктү титирете турган керемет ырларды жазып келген экен. Ошол ырларынын айрымдарын иргеп алып, аларга баш сөз жазып журналга жарыялаганбыз. Мындан эки жыл мурда жубайынын, жоро-жолдошторунун жардамы аркасында анын адабий мурастары өзүнчө бир чоң том болуп «Бийиктик» басмасынан жарыкка чыкты. Ке-чириээк болсо да ақындык, жазуучулук жүзү әлге таанылып калгандыгына кубанам. Тарыхый роман жазам деп материалдарды издең Москваға чейин барып келгендигин айтып, а мен ага жаңыдан басмадан чыккан «Мухаммед пайгамбар» дастанымды сүйүнчүлөп көпкө чейин чер жазышып олтурганым эсимен чыга элек. Башынан өткөргөн бай тажырыйбасын эми гана көркөм сөзгө жууруймун деп турганда, шум ажал аны арабыздан алып кетти.

\* \* \*

Ошол учурда көп эле атуулдар журналыбызга сүрөөнчүлүк кылышты. Алардын арасынан Мамат

## Эсселер жана драмалар



Айбалаев эсібизде калды. Ал журналга өкүмөттөн кагаз бөлдүрүп берди. Аябай кыйналып турған учурубузда берген жардамы биз үчүн опол тоодой өбөлгө болду. Бирөөнү бирөө укпаган оош-кыйыш заман эле. Акырында кагаз сактаган складдан эки тоннадай кагазыбызды уурдатып ийип, ошондон кийин өйдөлөп кеталбадык. Уурулар редакциянын жамааты үчүн гана эмес, жалпы кыргыз окурмандыры үчүн душмандык кылып кетишкендигин сезищпесе керек. Анын үстүнө «Союзпечаттын» киоскаларына таркатылган журналдардын акчаларын жыйнап алуу барган сайын кыйындай берди. Биз мекенсүйөр атуулдук парзыбызды аткарабыз деп жөңил-желпи чыгармалардан оолактап, тарыхты казып, кыргыз санжыраларына басым жасап туруп алдык. Ал эми көпчүлүк басылмалар ушак-айындарга ыктап, бузулуп бараткан жандүйнөнүн ырларын ырдан жатышты. Кээде жарык көргөн журалдарды азыр барактап олтуруп жасаган әмгегибиз текке кетпептир деп ойлаймун. Кыргыз элиниң ойгонушуна, рух дүйнөсүнүн жарышына азын-оолак салым кошконбузга сыймыктанам.

\* \* \*

1994-жыл болсо керек. Жеке ишкөр Кубан Садыков деген жигит бир күнү мени чакырып: «Байке, мен жаштардын жаңы журналын ачып жатам. Ошону жетектеп берициз», – деп калды. Сураштырсам өзү ысык-көлдүк жигит экен. Жаш ақын Жумадин Кадыров, сүрөтчү Бек Жайчыбеков менен биргелешип жаштардын республикалык «Тулпар» журналынын түндүгүн көтөрдүк. Негизги бағыты-

## Эгемберди Эрматов



быз таланттуу жаш акын-жазуучулардын чыгармаларын басуу болду. Ошо кезде мезгилдуу басылмалар жаштарга анча көңүл бурбайт эле. Идируктуу жаштар биздин редакциянын жанынан кетпей айланчыктап чыгармачылык топ түзүлө баштады. Шаар боюнча адабий ийрим уюштуруп, талкуудан өткөн жаштардын чыгармаларына журналдан орун берип турдук. Азыркы күндө адабиятта төбөсү көрүнгөн айрым акын-жазуучулардын тушоосун «Тулпар» журналы чечкен десем жаңылышпаймын.

\* \* \*

Босого келген базар экономикасынын шарына кошулалы деген максатта ар бир журналды лотерея катарында сатыкка түшүрө баштадык. Журналда «Беш тамга» деген оюн бар эле. Ким туура таап алса утуштарга ээ болчу. Ал учүн сүрөөнчүбүз бизге кошумча каражаттарды берип турду. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин биздин «Беш тамга» оюнубуз теле аркылуу да ойнотула баштады. Журналыбыз эл арасында кецири белгилүү болуп кетти. Рекламабыз теледен кетип жатты. Канчалык аракет кылсак да көркөм адабиятка кызыкпаган элди ойгото албадык. Элдин окумалдуулугу барган сайын төмөндөгөндөн төмөндөй берди. Жаштар Батыштын массалык маданиятына кызыгып, улуттук руханий дөөлөттөргө кол шилтеп туруп алды. Журналдарды базарларга чыгып саткан күндөрүбүз болду. Арадан эки жыл өткөндөн кийин журналдан пайда түшпөсүнө көзү жеткен сүрөөнчү кожоюнубуз бизди каржылоодон баш тартты. Балким тажырыйбанын жоктугунан болсо ке-

*Эсселер жана драмалар*



рек, өзүбүздү өзүбүз каржылоого мүмкүнчүлүгүбүз калбай журнал жабылууга дуушарланды. Ошондо «Пайшамба» сыйктуу порногезиттердин каны жерге тамбай турган учур эле.

\* \* \*

«Тулпар» журналы жабылгандан кийин «Кыргыз руху» гезитинде редактордун орунбасары болуп иштеп калдым. Султан Раев экөөбүз мурда «Маданиятта» бирге иштеген элек. Гезит ошондо оппозициялык маанайда чыгып, окурумандардын көксөсүн кандырган курч материалдарды берип турчу. Коом аябай саясатташып кеткен мезгил эле. Көптөгөн саясый, коомдук ишмерлер менен ошондо иштеп жүрүп тааныштым. Тарыхчы Юлий Худяков, чыгыш күрөшүнүн устаты Макен Исаков, саясатчылар Апсамат Масалиев, Бегиш Аматов сыйктуу адамдар менен болгон баарлашууларым газетанын окумалдуулугун жогорулатууга жардам берди. Ошо кезде Төрөбай Кулатовдун жубайы Салима апа менен болгон аңгемелешүүлөр кийинчөрөк а киши жөнүндө жазылган өзүнчө китептин негизин түзүп калды. Ошо жылдары кыргыз журналистикасында кандайдыр бир өз орду бар Турусбек Мадылбаев, Бекен Назаралиев, Айданбек Акматов, Сакы Садыков, Карбалас Бакиров, Кылышбек Султанов сыйктуу жигиттер менен бирге иштедим. Азыр алардын баары кыргызга төбөсү көрүнгөн белгилүү инсандарга айланышты.

\* \* \*

Көп жылдар бою мезгилдүү басма сөздөрдө иштеп жүрүп эки нерсени байкадым. Бириңчиси,

*Эгемберди Эрматов*

күнүмдүк турмуштун кайнаған чордонунда болуп, кандай кырдаалда жашап жатканыңды, коом кайсыл нукта кетип бараткандыгын жакшы билесин. Өзүң күр-шар түшкөн ағымга аралашып ой-пикириң, ачық-айқын сөзүң менен замандаштарыңа кандайдыр бир таасир бересиң. Экинчisi, күнүмдүк көртиричилиktи өткөрүү учун улам гезиттик макалаларды жазып жүрүп, өзүндүн чыгармачылык табиятындан алыштап кетесиң. Гезит сенин кудирет күчүндү күндөн күнгө соруп, кандайдыр бир чыгармачылык секирик жасоого зор тоскоолдук кылат. Менин оюмча, жашпоо тиричилигин өткөрө турган азын-оолак кошумча булактары болсо, анда чыгармачыл адамдар мезгилдүү басма сөздөрдө иштебей эле койгону дурус.

\* \* \*

Журналисттик өнөрдүн шарапаты менен Россиянын Вологда, Ростов, Самара, Ленинград обулустарында, ошондой эле Ереван, Душамбе, Ташкент, Нукус, Красноярск шаарларында болдум. Кыргыстандын аймагында барбаган районум калган жок. Менин адам болуп, акын болуп калыптанышыма мына ошол таманым тийген, туз-даамын таткан жер-суунун баары кыйыр түрүндө чоң таасирин тийгизип кетти десем жаңылышпаймын. Ошол учурда гезиттерге жазган макалаларымды азыркы күнде өзүнчө топтосом кагаз тутпөсө керек. Балким кайсыл бир учурда ушул сапар темасына кайрадан кайрылышым мүмкүн. Аны убакыт көрсөтөт.



## ПАЙГАМБАР ЖӨНҮНДӨ ДАСТАН

\* \* \*

Бишкектен Көкталаага келип үй салдым. Мурда жыл сайын агаларымдын үйүнө келип өс алыш кетчүмүн. Үй салам деп келген мезгилде курулуш материалдары abdan тартыш эле. Бириң тапсан, бириң таппаган кез болчу. Борбордон жыйнап келген каражатым жок эле. Эмне болсо ошол болсун деп башымды тобокелге салдым. Бар болгону чөнтөгүмдө сегиз миң сом акчам бар. Чындал келгенде бул каражатка үйдүн пайдубалы да бүтпөйт экен. Туугандарым: «Үй салсаң биз жардам беребиз», – деп туруп алышты. Ошондо азыраак болсо да туугандарымдын арасында кадырым бар экендин билдим. Жабалактап колдоп ийиши. Коросундагы теректеринен бериши. Ашарчылар көбөйүп кетти. Бакир тагам балдары менен келип үйүмдүн дубалын, чатырын көтөрүштү. Ошентип уч айга жетпей үйлүү болуп калдым. Эли-журттун айкөлдүгүн, боорукерлигин ошондо терең сездим. Мага жан тартып, адабияттагы арзыбаган эмгегимди баалап, өз бооруна тартып алгандарына терең ыраазы болдум. Ар убакта элдин ынтымагы, биirimдиги болгон жерде чечилбеген иштер чечилип, бүтпөгөн иштер бүтүп кетерине чындал ишендим. Анан мени: «Элиме кантип ыраазычылык билдирсем?» – деген ой бийлеп алды. Өзгөчө бир нерсе жасагым келди. Алар учун қанчалык төгүлүп-чачылып дасторкон жайсам да мага жасаган жакшылыктарын кайтара албасыма көзүм жетти.

*Эгемберди Эрматов*

\* \* \*

Кийинки жылы әлге окшоп жашайын деп дый-канчылык кылдым. Мага тийген улуш жериме пияз эктим. Мурда-кийин дыйканчылыктын сырын билбеген жаным эгет экен деп эле аябай көп эгип алышын. Пияз бышканда шалгам баасынан да арзан болуп туруп алды. Кетирген чыгымым эки эсे көп болду. Айлам куруп итке минип олтуруп калдым. Колуман эгин эгүү, дыйканчылык кылуу келбесин түшүндүм. Базарда өтпөгөн пиязымынды эптеп жеп койгула деп үймө үй таратып бердим. Ал эми башкалар сактап олтуруп чирип кеткенден кийин сай-сайга алыш барышып төгүп салышты. Эми эмне кылышым керек? Колумдан келген жумушту жа-сайын дедим. Чыгармачылыкка олтурдум. Кол жаз-маларымды иретке келтирдим. Толгон-токой материалдарымды карап олтуруп көңүлдө жүргөн бир темага токтолдум. Пайгамбарыбыз жөнүндө бир нерсе жазууну чечтим.

\* \* \*

Адабиятка аралашып жүргөн ар бир чыгармачыл инсан мындай теманы тандап алуунун өзү ары опурталдуу, ары жооптуу, ары татаал экендигин жакшы билет. Пайгамбарыбыздын өмүрү мыйзамдуу, расмий маалыматтар менен эбак такталышп, нечен ирет жазылып, биротоло иликтенип буткөн. Бул темага мага чейин нечен аалымдар, нечен акындар кайрылышкан. Анын үстүнө мен жашаган доор менен пайгамбарыбыз жашаган доордун аралыгында бир жарым миң жыл жатат. Ошол доорду так, элестүү кылыш бераламбы же жокпу? Башкы каар-

## Эсселер жана драмалар



мандын дүйнө туюму, жандуйнөсү жөнүндө чындык-ка негизделген ишенимдүү бир ой-пикир айталашибы же жокпу? Буга чейинки мен окуган адабияттарда кеңири маалым болгон нерселерди кайталоо менен чектелип каламбы? Кандай адабий ыкманы, кандай жолду тандасам чындалпак максатыма жетем? Айта турган сөзүм кыргыз адабиятына бир жаңылык алыш келеби же жалпы көчтүн арасында чанда калабы? Эч нерседен коркпой, тайсалдабай чыгармачылык бир тобокелчиликке барсам кандай болот? Мына ушул сыйктуу түйүнү чечилбес чексиз суроолордун астында калдым.

\* \* \*

Өзүмдүн ички даярдыгыма, кабыл алган чечимиме бекем ишенсем да күдүк ойлор журөгүмдү өйө берди. Болочок чыгармалының жанры, көлөмү, сюжети кандай болушу оюма да келген жок. Балким бир көлөмдүү поэма жазылаар дедим. Адабияттын түпкү озуйпасы адамга таалим-тарбия берүү эмеспи. Көпчүлүк чыгармалар ошол озуйпасынан четтеп баратат. Азыркы коомубуз ыймандан ажырап, шайтандын бийлигине моюн сунуп, арамкордукка, зынакордукка, паракордукка булганып ирип-чирип кетүүнүн алдында турат. Руханий баалуулуктар тенцирден тескери өзгөрдү. Адамдык табиятыбызга жат көрүнүштөр, кыял-жоруктар үстөмдүк кылып кетүүдө. Ата-бабаларыбыз аздектеп тутуп келген каада-салттар, жоорук-жосундар өөн сезилип, жаштарыбыз батыштын массалык маданиятынан гана азыктанып калышты. Ошолордун үйрөткөн үлгүлөрү менен жашап, мусулманчылыктын таза,

## Эгемберди Эрматов



ыйык жолдорун чанып, өзүбүздү өзүбүз жээрип, аң-сезимибиз деградацияга туш болду. Ооз жүзүндө мусулманбыз дегенибиз менен иш жүзүндө Алла Таалага жакпаган нерселерди жасай баштадык. Мына ушундай кыйын учурда эли-журтту адамгерчиликке, ыйманга, акыл-эске, оң жолго үндөй турган илимпоздорубуз да, акын-жазуучуларбыз да лам деп ооз ачып коюуга жарабай өздөрүнүн алсыздыгын, ачкөз бийликтеги жагынган кошоматтыгын көрсөтүп койду. Мына ушундай кырдаал мени башкача бир чыгарма жазууга шарттады. Заман агымына каршы турууну көздөдүм.

\* \* \*

Көпчүлүк акын-жазуучулар жапайы базар экономикасынын мыйзамдарына ыктап жеңил-желпи эротикалык, детективтик, порнографиялык жанрларга ооп кетишти. Аңсыз деле түркөйлөшүп бараткан окурмандардын табитин ээрчип, көркөм адабияттын чыныгы озуипасын жерге тебелеп салышты. Өзүнчө ой жүгүртүүгө, көркөм дүйнөнү кабылдоого мойну жар бербей келаткан окурмандар учун бул табылбай турган жайыт болуп калды. Ыймансыз жүрүм-турумдар, сойкулук менен баңгилик, кылмыш чөйрөсүндөгү чыр-чатактар, адамгерчиликтин чегинен чыккан жоорук-жосундар эл арасында кадырлесе көнүмүш нерседей сезилип, катардагы боло жүргөн окуядай кабыл алына баштады. Мындаай жол менен бара берсек эртеби-кечпү өлкөбүз туюкка барып такаларын туйдум. Ыймансыздык эли-журтту гана бузбастан, акыры мамлекетибизди да талкалап жок кыларын билдим. Бул жол элдин ру-

*Эсселер жана драмалар*



ханий дүйнөсүн иритип, биримдигин жок кыларын сездим. Ошо кезде элге үлгү болуп берчу падыша эки жүздүүлүктүн, ачкөздүктүн символуна айланып бараткан. Айлана-чөйрөсүнө жыйылган кошоматкөйлөр бирөөлөр тарабынан жазылып берилген халтура китептерин үстөккө-босток мактап, а турсун аялнынын, кызынын китептерин дүйнөлүк шедевр деп даңазалашып туруп алды. Мындай ваканалияга туруштук берүү учун өзүнчө жол издей баштадым. Мен учун жападан жалгыз жол пайгамбардын өмүрүн изилдеп, ага терең сүңгүп кириүү болду. Пайгамбарыбыз менен күнү-түнү баарлашып гана, анын айткан хадистерин угуп гана, Курани Каримге терең үңүлүп гана өзүмдү түркөй чөйрөдөн аман сактап каларымды түшүндүм. Менин болочок чыгармам коомдогу орун алган деградацияга каршы койгон ички кыйкырыгым, руханий төңкөрүшүм болорун сезгенден кийин ага астейдил кириштим.

\* \* \*

Борбордо жашаганымда ар кандай майда-чүйдө интригалардан таптакыр жадап бүткөн экем. Арзыбаган нерселерге күчүмдү коротуп жүрүпмүн. Өмүр бою топтогон адабияттар мага аябай жардамын тийгизе баштады. Айрыкча руханий адабияттар жандуйнөмдү жарытып, түз жолду көрсөтүп турду. Чыгарма жазууга белсенип кириштим. Сырткы дүйнө менен байланынышымды үзүп койдум. «Үйгө ким келсе да мени үйдө жок деп кой», -деп Айгулгө айттым. Таңдын атканы, күндүн батканы менен ишим болбоду. Жада калса иштеп жаткан бөлмөмө үйдөгүлөрдүн киришине да тыюу салдым. Аялым

## Эгемберди Эрматов



тамак-ашын алып кирип, унчукпай чыгып кетчу болду. Чыгарманы баштаардан алдын адегенде жа-рым жылдын ичинде бүтөмгө деп ойлогом. Андай болуп чыкпады. Байкалбаган карама-каршылыктар колумду кармай берди. Уй тиричилиги менен эч кандай ишім болгон жок. Анын баарын аялым өз колуна алды. Эгин-тигин бар дегендей айылдын тур-мушу оор әмеспи. Кез-кезде гана аялым: «Чыгар-маң жакшы эле жылып жатабы?»-деп сурап коет. Кәэде тамак алып киргенде: «Өңү-башың азып ба-ратат, бир аз эс алып иштесең боло», – деп мага боору ооруйт. Жоро-жолдоштордун, тууган-уруктар-дын аялдарын көрүп жүрөм го, кантсе да Айгүл чыгармам толук жазылып бүткөнчө бир жолу ка-багым-кашым дебеди, аным жок, мунум жок дебе-ди. Менин аракетимди колдоп жардамын аябаганы үчүн ага терең ыраазымын.

\* \* \*

Жазып жаткан окуяларды, кырдаалдарды кай-ра-кайра көз алдымға элестетип өзүм арасында бир-ге аралашып жүргөндөй абалга жетмейинче, жазып жаткан ар бир ыр сабыма өзүм чын дилден ишен-мейинче жаңы бир бөлүмдү баштай албай көп убак-тымды коротуп алдым. Аныз көркөм чыгарма жазууга болбойт әмеспи. Чыгармага заманабий ма-анайды берүү үчүн ар бир бөлүмдүн баш жагына лирикалық чегинүүлөрдү жазууга туура келди. Ан-дай чегинүүлөр дастандын көптөгөн жеринде бар. Качан гана бир күнү түшүмө пайгамбар кирип, ме-нин аракетиме ичинен абдан ыраазы болуп, күр-шар түшүп ағып жаткан улуу дайранын бир жээги-

## Эсселер жана драмалар



нен экинчи жээгине колун узатып тартып алгандан кийин чыгармам эмнегедир шыр кете баштады. Төгүлүп келип жаткан ыр саптарын жазууга үлгүрбөй калдым. Ошондо менде аябай бекем ишенич пайда болду. Ага чейин чыгармам жазылып бүтпөй калаар бекен деп арасат ойдо жүрөт элем. Рухий бир колдоо көрсөтүлгөндөй, кайыбынан келген шык-жөндөм алгандай баш көтөрбөй иштей бердим. Ошентип бир жарым жылдын ичинде пайгамбар жөнүндөгү дастанымды бүтүрүп, желкемден жерге ныгырып басып турган оор жүктөн кутулуп, өзүмдү учкан күштай жепженил сезип калдым. Ошол күнү сыртка чыксам Күн чайыттай апачык экен. А менин каректеримден каканактап жаш ағып жатты. Акыркы бөлүмүн ыйлап олтуруп жазып бүтүрдүм эле.

\* \* \*

Арадан бир нече күн өткөндөн кийин редакциялап чыгууга киришtim. Такталып, толукталып бүткөн вариантын машинкага бастым. Бирөөлөргө окутуп көрсөмбү деген ойдо болдум. Бирок айылда көркөм адабиятты жетик түшүнгөн адамды табуу кыйын эле. Ошентсе да кандай кабыл алышаар экен деген ойдо мечитке барып андагы жамаатка бир-эки бөлүмүн окуп бердим. Алар унчукпай тунжурап угушту. Ак деген да жок, көк деген да жок. Бирок алардын маанайына карап туруп бул чыгарма карапайым мусулмандарга жагаарын ичимен туюп сездим. Алар мени ислам дүйнөсүн жакшы билген аалымдай кабыл алышты. Жылуу баталарын беришти.



\* \* \*

Республикада китеп чыгаруу маселеси таптакыр тескери кетип, мындай чыгармаларга бийликтеги-лер кырын салып турган учурда кантип өз эмгегимди элге жетирсем э肯 деп көпкө бушайман болдум. Колумда каржым да жок эле. Башымды тобо-келге салып Бишкеke барууну чечтим. Машинкада басылган уч нускасын окуп чыккыла деп Бишкек-теги уч досума карматтым. Абдулла Бердиев деген досум дароо дастанды компьютерге түшүрүп берди. Кызматы учун бир сом да алган жок. Эки жумадан кийин токтогулдук Акылбек Тургунбаев деген до-сум телефон чалып: «Китебиндин типографиялык чыгымы канча болот э肯? Барып эсептетип кел, мен ошону төлөп берейин», – деди. Таластык Арыстан деген дос үкөм: «Китеңке канча кағаз кетсе, мен жардамдашайын», – деди. Қудайым өзу колдоп дас-таным бир жарым айдын ичинде жарық көрүп кетти. Мен муну азырга чейин пайгамбарыбыздын руху кайыбынан жардам бердиго деп ичимен ойлоп жүрөм. Каатчылык заманда тазалыкты, ыйманды туу туткан жогорудагы айкөл, берешен досторума да абдан ыраазымын.

\* \* \*

Китеңтепе жазылган тарыхый, диний, философиялык түшүнүктөрдү, маалыматтарды тактап берүүдө аалым Абдушүкүр Нарматов чоң көмөк көрсөттү. Айрым бир мүчүлүштүктөр кеткен жерлерин кай-радан ондоттурду. Негизинен дастан чын ыкластан, абдан сүймөнчүлүк менен, пайгамбарыбызга болгон терец сый-урмат менен жазылгандыгын белгилеп

## Эсселер жана драмалар



демиме дем кошту. Айрым бир бөлүмдөрүн ыйлап олтуруп окугандыгын жашырган жок. «Кыргыз тилинде жазылган бул дастан пайгамбарыбыздын өмүр жолун чагылдыруу менен кыргыз тилинин кереттүүлүгүн даңазалаптыр», – деп айткан Абдушүкүрдүн пикири азыр дагы кулагымда жаңырып турат.

\* \* \*

Дастан басмадан жарык көрүп элге тарап кеткенден кийин, өзүнүн тагдырына ээ болуп калды. Ар түрдүү адамдардын ой-пикирлерин уктум. Айрымдары үйүмө алыстан атайын келип китеptи сатып алышты. Бир студент кызыым: «Агай, китеptи айылга алып баргандан кийин кезекке туруп окугандар көбөйүп кетип, бир жылдан кийин араң колума тийди», – деп айтты. Китеptин мукабасындағы жазуулары өчүп капкара болуп калыптыр. Дастан республикалық Токтогул атындагы адабий сыйлыкка талапкер болуп көрсөтүлгөндөн кийин эл арасында таанымал болуп кетти. Борбордук басма сөздөрдө ондогон ой-пикирлер айтЫЛДЫ, телеберүүлөр уюштурулду. Мындај чыгармата жалаң байлыкты туу туткан төбөлдөр сыйлыкты ыйгарышы күмөн эле. Ошентсе да окурман журуту жылууу кабыл алгандыгына мен ыраазымын. Катаал заманга карабай окурмандардын талабы менен дастан экинчи жолу басмадан жарык көрдү. Дастандын түрдүү түмөн маселелерине арналган дипломдук иштер жазылды. Алдыда аны дагы эмнелер күтүп турат, ал мага караңгы. Ошол учүн чыгарма өз тагдырына ээ деп айттым да.



## АЖЫЛЫК САПАР

\* \* \*

Бул сапар (2003-жыл, февраль) мен үчүн руханий тазаруунун, мусулмандык милдетимди аткаруунун сапары болду. Каабанын жанында туруп Алла Тааладан: «Ылайым ажылыгымды кабыл ал! Менин билип-билбей кылган күнөөлөрүмдү кечире көр!» – деп көз жашымды көлдөтүп жалынып-жалбарып тилемдим. Жандуйнөм көлкүлдөп ээрип турду. Кандайдыр бир сыйкырдуу, улуу, касиеттүү нерсени сезип ошого бүткүл дилим менен оп тартылып бараткансыдым. Алла Тааламдын жакшылыгы тиісер бекен деп үмүткөр болгон пенденин бири катарында ажылыктын парызы, сүннөттөрүн аткарууга астейдил кириштим. Ата-бабаларыма буйрубаган ажылык мага буйруганына ичимен ыраазы болуп шүгүрчүлүк айттым. Ата-энеме умра кылууга ниеттедим.

\* \* \*

Ажылыкка барган адам эң оболу дилин тазартыш керек. Балакеттин баары мына ошол дилдин, жүрөктүн оной-олтоң тазарбашында турат. Мухаммед алейхиссалам: «Адамдын денесинде бир үзүм эт бар. Эгер ал бузулса, бүт дene бузулат. Бир үзүм болгон ал эт – жүрөк», – деп айткан. Мен ажылыкка барганды мына ошол жүрөгүмө көбүрөөк үңүлдүм. Анын чектен ашкан каалоо-әңсөөлөрүнө кул болуп адашып жүргөнүмдү түшүндүм. Мени ар кандай азгырыктарга жетелеп обу жок далдактаткандыгын билдим. Кайрымдуулук, боорукерлик деген түшү-

## Эсселер жана драмалар



нүктөрдүн мааниси пастап, әбак әлүүдөн ашып баратсам да көп нерселерди көңүлүм көксөп, жерде баспай, асманда учуп жүргөнүмдү байкадым. Қөзүмдөн көл-шал болуп чыгыш жаткан жашым жүрөгүмдүн тоңгон, каарып бараткан жерлерин жууп, тазалап жаткансызы. Чынымды айтсам көптөн бери чын дилимден мынчалык өрөпкүп ый-лабапмын. Буга чейин жашым кургап калса керек деп ойлоп жүргөм. Алла Тааланы эстеп боорун жашка жууп ыйлаган сопуларды элестете алчу эмесмин. Кааба ташты айланганда ошо сопулардан айырмам болбой калды. Улуу кудиреттин жамалына жакын-дап тургандай сездим өзүмдү. Дил тазартуу мына ушундай болсо керек.

\* \* \*

Ыйык Меккеге баратканда ихрамга оронуп: «Алла Таала, мына мен Сенин алдыңа келдим. Мени кабыл ал!» – деп айтасың. Мына ушул сезздөрдү арапча «лабайкалап» тынымсыз айтуу менен сен өзүндү Жаратканга жакыннатасың. Ажылык учурдагы Меккедеги бүткүл көрүнүш, болгон кыймыл-аракет сенин дилинди агартууга, жүрөгүндү Жаратканга жакыннатууга көмөктөшөт. Аруу ниетиң менен атайын ажылыкка бардыңбы, ал жерде дүйнөнүн майда-чүйдөсү жөнүндө ойлобо, кайдагы бир баш айланткан беймаза суроолорду өзүңө өзүң бере бербе, эрк кудиретинди, жүрөк ышкыңды ажылар бараткан агымга буруп жөн кой. Дилиц өзүнөн өзү агарып, Меккенин Замзам суусу, ал жердин абасы, то-пурагы сени өзгөчө абалга - ажылыктын касиетин туую абалына алыш келет. Жандуйнөндө жарык

Эгемберди Эрматов



нурлар шапар тээп ойной баштайт. Бир өмүрдөгү бул улуу майрам эмей эмне?

\* \* \*

Эмне себептен биздин Орто Азиядан ажылыкка жашы өтүп, 60-70ке кирип калган куракта барат? Меккеде Индонезиядан, Индиядан, Малазиядан, Пакистандан келген жапжаш кыз-жигиттер аябай көп жүрөт. Малайзиялык бир жигиттен: «Эмнеге мынчалык жаш куракта келдиң?» – деп сурап калсам: «Биз ажылык милдетибизди канчалык жаш кезибизде аткарып алсак, ыйманыбыз ошончолук эрте агарат. Адилет, ак жашоого шарт түзүлөт», – деди. Дагы бири: «Бизде кыздар ажыга барып келгенден кийин күйөөгө чыгат, ал эми жигиттер ошондун кийин гана уйлөнет», – деп айтты. Кантсе да ажыга жашыраак кезде барып келген жакшы экен деп ойлоп койдум. Себеби, ажылык – саякат эмес. Ажылыктын парыздарын аткаруу учун адамдан зор күч-кубатты, бекем ден-соолукту, кайрат эркти талап кылат. Адам карылыкка моюн сунуп калганда ажыга баруу өтө оор түйшүк. Көпчүлүк адамдар ден-соолугуна байланыштуу ажылыктын айрым парыздарын, сүннөттөрүн, важиптерин аткаралбай калган учурларын байкадым. Ошон учун адам баласы күч-кубатынын барында ажылыкка камынышы көрек экен.

\* \* \*

Айрыкча Арафат тоосуна чыкканда, кийин Мина менен Муздалифа өрөөнүндө жүргөндө жолдун чединде убал болуп чачылып жаткан нандын, тамак-

*Эсселер жана драмалар*



аштын калдыктарын көрүп калдым. «Ажылардын кылганы ушулбу?»-деп жүрөгүм шуу дей түштү. Ичимен чыңырып онтоп ийдим. Көрсө, адам баласы ажы болуудан мурда өзүн маданияттуулукка, ыйман-ырашкерликке, эң жөнөкөй адамдык нарк-насилге тарбиялаш керек экен. Жеген тамак-ашыңды тебелеп кетип жатсаң, сен кайдагы ажысың? ЫСрапгерчиликке жол берип койсоң сенин ыйманың кайда? Убал-сооп эмне экенин белбесең ыйык Меккеге барып анын көчөлөрүн, тоо-ташын булгап эмне кыласың? Араптар сооп жыйнайбыз деп тамак-аштарын берип жатса, аны напсице карап албайсыңбы? Напсинди тыялбасаң, ачкөздүк менен сүктүктан кутулалбасаң, бул жерге сен эмнеге келдиң? Ушундай ойлор мени кыйнап туруп алды.

\* \* \*

Биз «Замзам Кудси» деген жерде мейманканада жашадык. Ааламга атагы чыккан Замзам суусу ошол жерден чыгат экен. Эртең менен кечинде ошол булактын көзүнөн суу ичип, бети-башыбызды чайканып, Алла Тааладан жакшылыктарды тилеп турдук. Ошол эле жерде ажылыкка баргандар базар уюштурушуптур. Базарда эмне гана жок. Базарды аралап жүрүп бир нерсени билдим. Айрымдар ажылык кылуу үчүн эмес, соода-сатык иштерин жүргүзүү үчүн барышат экен. Ошончолук алыс жерге көртириликтин артынан барбай эле чын ниетинен ыйманын тазарттуу, ажылык милдетин аткаруу үчүн барса эмне болот? Көп жыл бою терип-тепчиш жыйнаган бешене тер каржынын аркасынан ажылыкка баргандан кийин жакшынакай ниетин акы-

## Эгемберди Эрматов



рына чейин булгабай, дүйнө иштерине аралашпай өзүн таза сактаса не деген пакизалық, аруулук боллоор эле. Кантсе да пенде болгондон кийин, көп нерседен оңойлук менен арыла албайт окшойбуз. Ошондой ыйык жерде да өзүбүздүн пастыгыбызды көрсөтүп коет экенбиз.

\* \* \*

Ош шаарында студенттер менен болгон жолугушууда бирөө: «Агай, сиз ажыга барып келипсиз. Араптар бай жашайт бекен?»-деп сурап калды. Мен ошондо моминтип жооп бердим. «Ооба, араптар аябай бай жашайт экен. Алар эц оболу ыйманга бай экен. Алла Таала ыйманга бай элдерге бардык казыналарынын эшиктерин ачып коет экен. Ошондун улам болсо керек, шаркырап агып жаткан суусу жок биябан чөлдө жашашса да материалдык байлыктары толуп-ташып жатат. Меккени көчөсүндө бара жатсам кымбат баалуу эки машина сүзүшүп кетти. Бири бирине чоң эле зыян келтиргендей болду. Бирок шопурлары кызуу кандыкка алдырбады. Акырын айнектен баштарын чыгарып: «Сабыр! Сабыр!» – деп коюп гана сапарын улашты. Аларда тагдырга, жазымышка болгон ишеним күчтүү экендигин байкадым. Ар бир кырсык жөндөн жөн болбойт, бул Жараткандын эрки экендигине ишенишет турбайбы. Баары Алла Тааладан экен да. Улуу күдиретке ишенген адамдар гана жанагындай кырсыкты бири биринен көрбөй, бири бирине күнөө койбай жашайт тура. А бизде кандай? Биз бейиштин төрүндөй болгон керемет жерде жашасак да эмнегедир жардыбыз. Өз жерибиздин кадырына жетпей-

*Эсселер жана драмалар*



биз. Май топурак жерде жашап туруп анын баркын түшүнбөйбүз. Эң оболу биз ыйманга жардыбыз. Анткени биз Алла Таалага, тагдырга, кайып нерсе-лөргө ишенбейбиз».

\* \* \*

Бир студент: «Агай, пайгамбар жөнүндөгү дас-таныңызды ажыга барганга чейин жаздыңыз эле. Барып келип аны кайрадан ондоп жазайын деген ниетициз жокпу?»-деп сурады. Кызык суроо экен. Көпкө ойлоно түштүм. Аナン: «Жок, андай ниетим жок, – дедим. -Ажылык сапар жазган әмгегим туура багытта экендигин, интуициям мени алдабагандыгын ого бетер тастыктап берди. Анын бир да са-бын кайрадан ондоого колум барбайт. Бул дастан пайгамбарыбыздын өмүр жолун гана чагылдыргас-тан менин руханий изденүүлөрүмдү да өз кучагына камтып турат. Ошондуктан аны кайра баштан он-доп жазууга ниетим жок. Эми бул темага кайрыл-сам, балким таптакыр башкача бир чыгарма жазы-лып калышы мүмкүн».

\* \* \*

Ажылык сапарга жөнөгөнүмдө айылдаштарым аябай таң калды. Анткени короомдо чычкак ула-гым жок эле. «Каяктан жүрүп каржы жыйнады экен?»-деп көпчүлүгү күдүк ойдо болушту. Мени ажыга «Мухаммед пайгамбар» дастаным алыш бар-ды. Орозо ичи тынымсыз пайгамбарым жүргөн жер-лерде болуп келсем экен деп тилек кыла бердим. Чыгарган китеptи ар кайсыл адамдарга сатып бер-гиле деп тараткан элем. Жыл бою акчасын чогул-талбай жүргөм. Ажылык сапарга адамдар жөнөй

*Эгемберди Эрматов*



баштаганда, Кудай жалгап, мурда колума тийбей жүргөн акчалар өзүнөн өзү топтолуп калды. Ошен-тип пайгамбар жөнүндөгү дастанымдын акчасына ажылык сапарга аттанып кеттим. Бул Алла Тааланын кайбынан мага көрсөткөн чексиз колдоосу деп эсептеймин.

\* \* \*

Бир күнү бешим маалында Мамат Сабыров (анда «Агым» гезитинде иштечү), Рахим Бекбергенов (анда Мадаият министрлигинин алдындағы эл чыгармачылық бөлүмүнүн башчысы болчу) үчөөбүз баратканбыз. Азан айтылып калды. Адамдар көчөкөчөлөрдө эле намазга жыгылышты. Жол боюндағы дүкөндөр ачык боюнча эле калыптыр. Жада калса дүкөндүн эшиктерин жаап коюшпаптыр. Бир адамдын дүкөндөн бир буюмду ала качайын, жула качайын деген ою жок. Ал жерде адамдар уурулук деген нерсени билишпейт экен. Ошон үчүн ыйман күчтүү жерде береке-пайыз болот турбайбы. Адамдарда ишеним, адилеттик болот турбайбы. Адам баласы Алла Тааладан коркуп жашайт турбайбы.

\* \* \*

Биз менен сапарга бирге кадамжайлык Вали деген аксакал барды. Жол бою кыйналып ооруп аябай азап тартты. Меккеге барып эки-үч күн өткөндөн кийин куландай соо болуп кетти. Замзам суунун касиети таасир эттиби, Меккенин аурасы күчүнө күч коштубу, айтор айыгып кеткендигине биз абдан кубандык. Жада калса ажылык милдетерин аткарып бүтүргөндөн кийин мурда көзу өтүп

## Эсселер жана драмалар



кеткен аялына, ата-энесине умра кылууга жетиши. Умра кылуу менин арзып жүргөн максатым эле. Бул оюмду Вали аксакал да, чүйлүк улуту уйгур Турсун аксакал да колдошуп мага кошулду. Кийин алар: «Эгер сен болбосоң ата-энебиз үчүн умра кылалбай калат элек», -дешти. Мен атам Алинин уулу Эрмаматка, апам Жусуптун кызы Азбубүгө, жубайым Тагайдын кызы Айтгулгө чын ниетимден жасаган умраларымды арнадым. Ылайым Алла Таала ошол аракеттеримди кабыл алган болсун. Байкап көрсөм ажылышын сапар адамды руханий жактан гана тазартпастан ден-соолугуна да таасирин тийгизет э肯. Мен муну Вали аксакалдын айырып кеткендигинен, өзүмдүн да көңүлүм жайына түшүп, жандуйнөмдө жагымдуу ырааттуулук пайда болуп калганынан улам айтып жатам. Эгер сен Алла Тааладан тынымсыз жалынып-жалбарып бүткүл эркиң менен оцолуунун, жаңылануунун жолуна түшсөң, ар кандай илдеттерден сакайып кетүү психологиясына жакыныраак турсац сөзсүз көксөгөн нерсеңе жетесиң. Ажылышка барып келгенден кийин мен мына ушуну түшүндүм.

## СҮКҮТ САЛУУ

\* \* \*

Адабиятка аралашып жүрүп сүкүт салганды үйрөндүм. Сүкүт салуу менин жандуйнөмдү ыраатка кетирип, баш-аламан болгон ойлордон арылтып, «ички көзүмдүн» ачылышына, ушул көз ирмемди баалап, барктап карман калууга жардам берди. Чаң-

Эгемберди Эрматов



тополоң түшүп, ар кайсыл нерсени бирден чарпып жүргөн акылым сүкүттүн жардамы менен бир чекитке топтолуп әркиме баш ийип калды. Сүкүт бул чыгармачылыкта жашоонун күрөө тамырын кармап калууга өбөлгө түзүп берчү улуу күч экендиги-не ишнедим.

\* \* \*

Жөнөкөй адамды ақмакка айлантыкан, чыгармачыл адамды маңыз қылыш койгон нерсе – маани маңызын жакшылап түшүнүүгө чоло тийдирбей жамырап келип жаткан ойлордун агымы. Адамдын акылы өз убагында аларды андап әлгектен өткөрүп алууга алсыз. Сүкүт гана ақылды курчутуп, тазартып, уйкудан ойготуп чыгармачыл нукка салып турат. Сүкүт болгон жерде энергия бир чекитке топтолуп күтүлбөгөн ачылыштарды алып келет. Сүкүт бул түздөн түз Алла Таала менен байланыштырып турган сырдуу жол.

\* \* \*

Эгер биз бир ишке киришсек ошого бүткүл дитибизди, кыймыл-аракетибизди ан-сезимдүү жумшап, ага астейдил кунт койсок гана жемиштүү майнап чыгат. Сүкүт салуу деген адамды алаксыткан ар кандай дейди ойлордон тыйылуу. Жандуйнөндү экиленткен азгырыктардын чабуулунан бошонуу. Куру кыялдардан арылуу. Дүйнөнү таптаза неристе сыйктуу кабылдоо. Ар бир көз ирмем сайын жаңалынып тирилип туруу. Ансыз сүкүт жок, андай дарражага жеталбайсың. Өзүндү өзүң алдагандан әч пайда чыкпайт.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Сүкүт салуу эмне экенин түшүнүү үчүн мемиреген тыптынч көлмөнү элестетип көрүңүз. Көлмөнүн үстү күзгүдөй тептегиз. Үлп эткен жел жок. Сүкүт салган убакта адамдын акылы куду мына ошол мемиреген көлмөнүн үстүндөй абалда болушу зарыл. Көлмөгө бир таш ыргытылса жыбыраган толкундар пайда болот. Ошол ыргытылган таштар сиздин тынчыңызды алган ар кандай ойлор. Адамдын ою эч качан бир жерде турбайт. Бир ойдун артынан экинчиси жабалактап келе берет. Ошол ойлордун жолдорун кан буугандай токтото алган адам сүкүт даражасына жетишет. Айланы-чөйрөсүнө карата «ички көзү» ачылат. Жөнөкөй адам көрбөгөн дүйнөнүн баарын көрө баштайт.

\* \* \*

Адам баласы бири бирине мамиле жасаган учурда ак көңүл, кең пейил, боорукер, мээримдүү болуш керек. Жандуйнөсү айланы-чөйрө менен гармонияда туруш керек. Андай деңгээлге жетүү үчүн жалаң гана акыл парасатынын күчү аздык кылат. Дээринен канчалык мыкты тарбия-таалим албасын чектен ашкан кандайдыр бир кырдаалда өзүн өзү колго алалбай кимdir бирөөлөргө кокустан каттуу залакасын тийгизип коюшу ыктымал. Ошондой учурда сабыр күтүп, жандуйнөсүн сүкүт абалына алып келген болсо ар кандай кырсыктан, тоодой балээден, ыңгайсыздыктан кутулат. Сүкүттүн шарапаты менен адамдын көкүрөк көзү ачылып, ар кандай кырдаалдын, окуянын, мамиленин түпкү маңызын даана, так туюуга жетишет. Мындай касиет

Эгемберди Эрматов



тируучүлүктөгү улуу жеңиш әмей әмнө? Өзүндү баш-карудан артык әмнө бар? Балакеттин баары мына ошол сүкүт салуу ыкмасын колдонбостон, өзүбүздүн ким экендигибизди билбестен, улам оңго-солго урунуп далбактап басып жүргөнүбүздө. Балакеттин баары ай-ааламдын, жансыз-жандуунун ээси Алла Тааланын чексиз кудиретине, өлчөөсүз ыйыктыгына сүкүт салуунун ордуна азгырыктардын кулу болуп баратканыбызда.

\* \* \*

Мен билгенден сүкүт салуунун ар кандай ыкмалары бар. Маселен, бир жерге эч кыймылсыз олтурup сүкүт салуу. Олтурган кезде омуртка түз болуш керек. Малдаш токунуп же чөк түшүп олтурса да боло берет. Дене бопбош, эркин абалда кармалат. Тил таңдайга тийип, мурун менен гана дем алышат. Дем алуу сүкүт салуунун техникасында эң негизги ролду ойнойт. Ар бир алышын напас жөн эле аба әмес, ал энергияга, күч-кубатка айланышы зарыл. Ал акылды бир жерге токтотууга көмөк көрсөтөт. Адамдын ички энергиясы бир нукка, бир чекитке топтолот. Ошол топтолгон энергия көз ирмемде чагылгандай жарк эткен ачылыштарга апкелет. Кээде мен мына ошондой абалда нөшөрлөп келген ыр саптарын жазууга жетишпей калам. Мурда кийин туйбаган эргүүнүн толкунуна туш болом.

\* \* \*

Сүкүт салуунун башка бир жолдору көп. Эртең менен чыгып келаткан Құнду карап сүкүт сал. Шарырап аккан дайранын боюнда олтуруп агымды

## Эсселер жана драмалар



көпкө караса жакшы натыйжа чыгат. Менин Айды, жылдыздарды карап сүкүт салган убактарым болгон. Же бир даракты, жалбыракты көпкө кыймылсыз карап туруп сүкүт абалына жетишке да мүмкүндүк бар. Мындан башка кыргыздын залкар күүлөрүн угуу, жандүйнегө магдышраткан бейпилдик тартуулаган музыкаларды тыңшоо адамды сүкүт абалына туш кылат. Мусулмандардын таспи тартуусу, сопулардын ыр-бийлери сүкүт салуу абалына кириүүнүн ыкмалары болуп эсептелинет.

\* \* \*

Сүкүт салууну үйрөнүү менен, эгер акын болсоң чыгармачылык чоң эргүүнүн толкунуна туш келесиң, эгер сүрөтчү же музыкант болсоң керемет бөектордун гармониясын табасың, деги сен ким болбогун Алла Таала мойнуца жүктөгөн озуйпаны бул дүйнөдө кубаныч менен аткарып өтөсүң. Сүкүттүн касиети чаңда жаткан жериңден өйдө тургузуп, асылзаадалар олтурган такка олтургузуп коет, өмүрүндү дәнгыр жолго салат. Ушуну унутпа.



## ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

### ПОЭЗИЯ

\* \* \*

Поэзиянын эң орчундуу касиети – ыймандай сырды жашыrbай окурманга тартууллоо. Акындын бугу, ой-санаасы, журек дарти ырларында чагылып турбаса, анда андай ырлар кунарсыз, супсак. Акын өзүн жазуудан качып көмүскөдө алып жүрсө, жандуйнөсүн ашкере кылуудан качса андай акындан шектенүү керек. Өзүнө өзү шектенген жандан олуттуу бир нерсе күтүүгө болбайт. Анткени ал өзүн гана эмес, окурмандарын да сыйлабайт. Жандуйнөсүнүн жардымылыгын жарыя кылып коюудан коркот. Үймандай сыр гана акынды акын кылып турат.

\* \* \*

Акындын башкы каарманы жеке өзү жана тагдыры. Тагдыры жок акындан дурус чыгармалар чыкпait. Тагдырын жазбаган акындан жугумдуу ойлорду, жүрөктү селт эттирген поэтикалык эргүүлөрду табуу кыйын. Ар бир адам өзүнө терең үнүлмөйүнчө, өзүн ар тараптан изилдемейинче, өзүн өзү сындал, өзүнө өзү баа бермейинче башкаларга тиши өтпөйт. Акын башкы каарман кылып өзүн жазуу менен өзгөлөргө назар салат, өзгөлөрдү аңдалап билет, дүйнөгө, айлана-чөйрөгө ошондо гана туура көзкараш менен карап, кандайдыр бир ой айтууда этият, сараң боло баштайт. Чыгармадагы ой-

## Эсселер жана драмалар



лор, идеялар акындын тағдыры менен байланыш-паса маани-маңызы төмөндөп, кунарсыз нерсеге айланып кетет. Жөн гана жугумсуз уйкаштыктардын тизмегин түзүп калат. Мындаи ырлардын өмүру кыска болот. Адабиятка аралашып жүргөндөн бери мен мына ушуну түшүндүм.

\* \* \*

Поэзия деген керемет нерсе менин балалык чатымды элестетет. Ошол учурда ар бир чөп, корум таштар, бак-дарактар мага әпсиз чоң, өзгөчө сулуу, сыйкырдуу сезилчү. Мен өзүмдү ошол дүйнө менен бир бүтүн жаралганмын деп ойлочумун. Көрсө, ошол сезим улуу поэзиянын башшаты экен.

\* \* \*

«Мен өзүм киммин?» – деген суроо башыңа кылт эткенден баштап өзүндү кадырлесе адам катарында туясың. Кийин бул суроо сени өмүр бою қыйнап өтөт. Мына ушул суроого жооп издең жатканында гана жүрөгүндө жылт эткен учкундар чачырап, ал учкундар эгер акын болсоң поэтикалык ыр саптарга, сүрөтчү болсоң бир сүртүм боекторго, музыкант болсоң шыңгыраган күүгө айланат.

\* \* \*

Кыргыз баласы дээрлик тоолордун арасында туулуп-өскөндүктөн дымагы бийик, мунөзү курч, кең пейил келет. Анын баскан жолу да, көргөн түшү да, күнү-түн караганы да тоо. Бара-бара жайык жерге, түздүкке түшүп, тоолук экендигин унутуп майдала-

Эгемберди Эрматов



нып баратат. Айрықча биз, акындар, шаарга келип майдаланып кеткен жокпузбү?

\* \* \*

Үлп эткен жел жок биябан чөлдө саябан издең баратсаң, кайдан-жайдан сыйызғыған желарғы келип жүзүндөн аймап өтсө, кандай абалда каласың? Поэзия – мына ошол желарғы. Аңсыз да жашаса болот, бирок анын леп эткен толкунуна бир ирет дуушар болгон адам аны кайра-кайра эңсей берет.

\* \* \*

Поэзия капилеттен келип сенин тулку боюнду дүү-р эттирип кеткен сезим. Анын кайдан келип, кайда кеткендигин издең убара болбо. Ал кайыптан келген нерсе. Бул сезимге бир жолу кабылсаң, анда жандуйнөң аруулуктун үрөнү себилди деп бил.

\* \* \*

Поэзия бул кумарбы деймин. Анын даамын канчалық таткан сайын ошончолук чаңкай бересин, чаңкай бересин. Бирок әч качан: «Болду! Ушунчасына шүгүр!» – деп айтпайсың. Медериң тойбойт, лаззат оюнундай азгырыктар оп тартып кете берет.

\* \* \*

Бир аз көптүргү салбасаң, камырың көппөйт. Поэзия мына ошол сөз дүйнөсүнүн ичине салынган кичинекей көптүргү. Анын касиети бардык сөздөргө жан берип нурлантып күйгүзүп турат. Ал болбосо сөздөр додолонгон таштанды сыяктуу.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Устатым: «Поэтикалык ойду этияяттап баккыла», – деп айтчу. Көрсө, ой багыш үчүн турмуштун токсон тогуз калбырынан өтүшүң керек экен. Жаңыңды жай таптырбай кыйнап турушуң керек экен. Бейпилчиликте жыргап жашасаң, ойлоруң да уйку соонун арасында күн көрүп жалкоо болуп калат турбайбы? Қанатын күүлөп асманга учалбай мокок болуп калат турбайбы?

\* \* \*

Акын бир эле мезгилде бир социалдык катмардын же бир муундун көйгөйүн көл-шал кылып айтып берүүгө кудуреттүү. Ошол үчүн ал өзү жашаган доордун, мезгилдин, кылымдын үнү болалат. Ар дайым эле өзүнүн көйгөйүн күүгө салган акындан философиялык жалпылоолорду табуу кыйын.

\* \* \*

Поэзияда ар бир акындын бир-эки эле темасы бар. Ошол темаларды ар ким өз алдынча вариациялап, ар ким өзүнүн каны-жанын, түшүнүгүн, көз карашын кошот. Ошого жараша окугандың ырдын тематикасы чеги жок сыйктанат.

\* \* \*

Заман алмашкан сайын эскирип кетпей турган ыларды жазган акындардын өзгөчөлүгү эмнеде? Менимче алар бийлик төбөлдөрүнө кошомат кылбай, күнүмдүк саясаттын кулу болбой, жалаң адам баласынын жеke керт башындагы көйгөйлөрдү,

Эгемберди Эрматов



анын кайғы-азабын, аруу махабатын күүгө салган-дыгында. Жолунда сан миң азгырык күтүп турса да көктүк менен көшөрүп түз басканы сейрек кездешт. Ошондуктан бизде ыр жазгандар чекеден та-былат. Бирок кара жанын канжыгага байлан, со-гуп турган жүрөгү көрүнгөн акындар саналуу гана.

\* \* \*

Абийири таза, ыйманы ысык, айкөл жүрөктуү адамдардан жакшы акындар чыгат. Анткени, акын болуу – бул кесип эмес. Бул руханий чоң чыңалууну туюндуруп турган өзгөчө кырдаал. Күнүмдүк жашо-онун кулуна айлангандар акындын жандуйнөсүндө болуп өткөн жер титирөө менен эч кандай иши жок, курсагы тойгонуна сүйүнүп жүрүшө берет.

\* \* \*

Чыгармачылык жолун адегенде ыр жазуу ме-нен баштаган кээ бир курдаштарым мунун азап-то-зогу көп экендигин сезишкенден кийин, жецил-жел-пи жанрларга өтө качышты. Акындыктын ырыс-кысынан баары эле даам таткысы келет, бирок анын машакатына чыдап кетүү кыйын. Анткени акын-дык менен мансап, акындык менен ыймансыздык бири-бирине айкалышып жуурулушпай турган нер-се. Ошондуктан мансапкорлор менен ыймансыздар-дын арасынан халтурщиктер чыгышы мүмкүн, би-рок эзели мыкты акындар чыккан эмес.

\* \* \*

Бассам-турсын өзүмдү өзүм күүлөп жүрөм. Ант-песем бат эле күүмдөн жанып кетемби деп корком.

## Эсселер жана драмалар



Күүлөнбөй калган күнүм ындыным өчүп, дүйнө супсак сезилип, башкалар менен болгон мамилем суүй түшөт. Күүмө келип турган маалда өзүмдү бурканшаркан аккан дайрадай сезем.

\* \* \*

Айрым акындар өзүбүздүн элдик оозеки чыгармачылыктан таамилданбай туруп кыргыз поэзиясында из калтырабыз деп далбактап жүрүшөт. Бирок алардын максаты ишке ашарына күмөнүм бар. Анткени өзүндүн миң жылдарды карытып келаткан башшатыңды билбей туруп, эч качан алыска кеталбайсың. Батыш менен Чыгыштын адабий казыналарын терең өздөштүрбөй туруп, менменсип көкүрөк кагуу күлкүндү келтириет. Адабият – көрүнгөн адам соода кылып кете бере турген базар эмес. Ага өтө чоң даярдык, терең билим менен келип, эшигин абайлап кагыш керек. Ошондо да анын эшиги сага ачылбы, жокпу, аны бир Жараткан күдиреттин өзү гана билет.

\* \* \*

Даярдыгы жок келип кайсыл бир боксер дүйнөнүн чемпиону боло алабы? Мурда-кийин коньки тээп машыкпай жүрүп муз үстүндө көркөм бийлөө боюнча ким биринчиликти женип алалат? Ошо сынарындай Кудай берген талантты тынымсыз тарбиялоо менен акын ийгиликке жетишет. Бул багытта дүйнөнү багындырган алптардын топтогон тажырыйбаларын окуп үйрөнүү, өздөштүрүү менен канадайдыр бир майнап чыгарса болот. Демек Шекспирди, Достоевскийди, Пушкинди, Ду Фуну, Басе-

*Эгемберди Эрматов*



ну, Абу Нувасты, Низамини билбей туруп адабиятта чыйыр салам дегениң, бери дегенде келесоолук болуп калат.

\* \* \*

Ар бир адамдын киндик каны тамган Ата Мекени бар. Ошол жер ага ыйык, ааламдын так борбору болуп сезилиши керек. Эгерде туулган жеринен акындын тамыры үзүлүп кетсе, анда ал толук кандуу адам болбой калат. Анткени акынды акын кылып турган эң улуу күчтөрдүн бири-туулган жердин топурагы. Эгерде ааламда менин кичинекей Пум деген айылым болбосо ырларым тамырысыз кууралап калмак.

\* \* \*

Качан адам бир нерсеге таңырkap, биrinчи жолу көрүп жаткандай астейдил таң калып же болбосо эң акыркы жолу көрүп жаткандай үзүлө түшүп әлеңдеп карай билсе, ошол жерде жаркын сыр, нукура поэзия бар. Баләэнин баары жүрөгүбүз өлүп, бардык нерсеге кошкөңүл карап, ишенимди жоготуп жашап калганыбызда. Материалдык байлыктын артынан сая түшүп жүрүп, бутубуздун алдында жаткан поэзияны жоготуп алганыбызда.

\* \* \*

Бул дүйнөнүн керемет сырларын илимий ықмалар менен да, поэтикалык жол менен да туюп сезсе болот. Эгер адам өзүнүн жашоосун эч кандай кыйынчылыктарга дуушар кылбайын десе, анда поэти-

## Эсселер жана драмалар



калык жолду тандап алганы ыңгайлуу. Анткени анын жандуйнөсү ыпластыктардан, пастыктан, майдалыктан, түркөйлүктөн арылат да тазалыктын, өлбөстүктүн нугуна жакындай баштайт.

\* \* \*

Дилинди тазаламайынча, поэзиянын эмне экендигин түшүнбөй жүрүп өтүп кетесиң. Анткени поэзия дил менен гана туюп ала турган Жараткандын өзгөчө назик керемети. Поэзия бар жерде Алла Таланын нуру чачырап турат. Ал кубулуш дили со-кур пенделерге аян бербейт.

\* \* \*

Өмүр бою бутунун учун карап басып, бир жолу асманды карабай жашаган адамдар да бар. Алардын жашоо философиясын өзгөртөм деп ойлобо. Жылдыздын асман жөнүндө сөз кылам десең кутулбас кара баләгэе калып кетесиң. Андайлар қудуктун түбүндө жатып жалгыз гана жылдызды көргөн шоркелдерелер.

\* \* \*

Поэзия – ыргак менен ойдун аралашмасынан жаралып, уйкаш аркылуу күүгө келген, ошонусу менен сезимге өзгөчө таасир эткен касиеттүү кубулуш.

\* \* \*

Жогорку Кеңеште депутат болуп жүргөн бир жигит: «Күн сайын саясат менен жүрүп жандуйнөм аябай булганып бүтөт. Өзүмдөн өзүм жийиркенип


**Эгемберди Эрматов**


калам. Үйгө келгенден кийин өзүмдү өзүм тазалайын деген максатта бир saatтай сиздин ашыглык ырларыңызды окуймун. Окуган сайын жүрөгүм тазаланып жатканын сезем. Ошон учун сизге ырахмат», – деди. Эгер саясатчылардын баары эле ошол жигиттей өздөрүн тез-тез поэзия менен тазалап турғанда, мекенибиз мынчалык жабыркабайт эле. Дүйнөнүн артынан түшкөн дили сокур саясатчылардын кесепетинен жергебизден береке-пайыз да, улуу руханий поэзия да качып баратат.

\* \* \*

Эгер жараткан Алла Таала сенин ыкласыңды ондол, жүрөгүндү жибитип, көңүлүңө жакшы ниетти салбаса, анда башыңды ташка урсаң да поэзия деген улуу дүйнөдөн куржалак кала бересинц. Мынчайдай кереметке сейрек адамдар гана дуушар болот. Ошону унутпа.

\* \* \*

Поэзия – алтын коңгуруолуу күш сыйктуу. Ал өзү қаалаган адамдын башына учуп келип конот. Эгер ошол күш сенин да башыңа келип консун десең жандуйнөндү тынымсыз тарбияла, анын назарына илингендей, купулуна толгондой бол, Жараткандан сүкүт салып суран. Ошондо, балким, башыңа келип конуп калуусу ыктымал.

\* \* \*

«Поэзиянын өзөгүн әмне түзөт?» – деп бирөө сурал калды. «Качан эч кимге айтпаган ымандай сыйрыңды ыр саптарыңа төгүп берсен, ошол гана по-

## Эсселер жана драмалар



эзиянын уюткулуп өзөгүп түзөт. Ошондо сен чыныгы ақынсың. Ошондо сен окурмандардын жүрөгүнө түптуз көпүрөө сала аласың. Ошондо сага башкалардын ишеними артып, сени өзүнүн жанкүйөр досундай сезе баштайт. Ошондуктан эки сап ыр жазсаң да жалган айтпа, ыйманыңды жеп алба», – деп жооп бердим.

\* \* \*

Эгер башкаларга карата жүрөгүндө боорукерлик болбосо, анда сенин ақындыгың эч нерсеге арзыбайт. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүп, жылуу сөз сүйлөп, жыгылып кетсе колунан өйдө тартып жөлөп, кокустан азап чексе ичинден аяп турсаң сүйлөгөн сөзүндө кубат-күч, ысык дем пайда болот. Жүрөгү оорубаган ақындын сөзү кургак, туому тайкы. Боорукерлик-акындыктын синоними.

\* \* \*

Жүрөгүң алап-желеп учуп, кыялый дүйнөң ээжаяа барбей толуп-ташып турбаса, анда өзүндү ақынмын деп эсептебе. Ақындык – мүнөт сайын кайнар булактай кайнап, жанар тоодой атылып, ай-ааламды көз ирмемде чагылгандай чарк айланып чыкчу купуя кубулуш.

\* \* \*

Көкүрөк кагып менменсинген ақындардын тадыры ар дайым өкүнүч менен аяктагандыгына күбө болуп жүрөм. Бириңчиден, мындай касиет айланачөйрөсүндө жашагандарга жакпайт. Эртерәэк

Эгемберди Эрматов



өзүмдүн оцой эмес адам экендигимди дилилдеймин деп жүрүп аябай көп энергиясын коротуп алат. Экинчиден, мындай касиет Алла Тааланын эң жаман көргөн, эң чоң күнөө деп эсептеген касиеттердин бири. Кудирети күчтүү бир сөз айтам деген акын мындай илдеттен тезирээк кутулганы оң.

\* \* \*

Алла Тааланын амири менен бул дүйнөдөгү бардык нерсе пар-пары менен жараган. Ар бир нерсенин карама-каршылыгы бар: от менен суу, күн менен түн, аял менен эркек, өлүм менен өмүр. Мына ушул эки уюлдун ортосундагы мейкиндикти изилдеп чыгуу поэзиянын негизги милдети.

\* \* \*

Ыр китеби жарыкка чыгып кеткенден кийин: «Кап, айтайын деген оюмду толук айталбай калыпмын», – деп өкүнгөн акындан күдөр үзбөгүлө. Өзүнүн кудирет-кучунө ишпенген, кемчилдиктерин көрө билген акындар келечекте бышып жетилген мыкты чыгармаларды жазып бералат. Андайлар же-тишкен ийгиликтерине эч качан манчыркабайт. Турмушта өтө жөнөкөй, жупуну болушат.

\* \* \*

Ыйык китеpterde: «Ар кимиң өзүндүн кудугунду каз!» – деген насаат сөз бар. Бул улуу сөз. Акын болом деген адам өзүнүн кудугун өзгөчө өжөрлүк менен казышы керек. Өмүр бою казып, бирок ал жерден таза суу чыкпай калса андан өткөн траге-

*Эсселер жана драмалар*



дия жок. Ошондуктан кудукту казардан алдын жер астындагы суу жакынбы, алыспы, тазабы, шорбу - алгач мына ушул илимди жакшылап өздөштүрүп албаса болбайт.

\* \* \*

«Көч – бара бара оңолот» деп коет кыргыз. Ошонун сыңарындей мыкты акындардын поэтикалык стили жыйнектан жыйнекка өсүп олтуруп биротоло калыптанат. Акындын жүзү – анын стили. Өзүнүн стили бар акын, демек өзүнүн жүзү, орду, үнү бар акын. Ошондуктан Сүйүнбайдын, Сооронбайдын, Байдылданын, Омордун, Жолондун ысымдары жазылбаса да стилинен улам алардын ырларын дароо эле таанып турасың.

\* \* \*

Үйдү үй кылыш турган – анын эшик менен терезеси. Ошонун сыңарындей ар бир чыгарманын ичине кире турган эшиги, ичин жарык кылыш турган терезеси бар. Айрым акындар ыр жазабыз дешип эле ырына эшик, терезе коюуну унтуруп калышат. Эшиги жок туңгуюк, жарыгы жок караңгы үйгө ким басып кирмек эле?

\* \* \*

«Поэзия деген әмне?» – деп сурашса мен: «Билбеймин», – деп жооп берем. Алмуздактан бери канча акын жашап өтсө, поэзия жөнүндө ошончо аныктама айтылды. Бирок эч ким аны толук түшүндерүп бералган жок. Кыямат кайымга чейин келчү акын-

Эгемберди Эрматов



дар да жеткиликтүү кылышп айтып бералбаса керек. Ошондон улам ойлоймун, бул Алла Тааланын энчи-сine таандык нерсе окшойт. Поэзия Алла Таала тарабынан адамга берилген өзгөчө энергетикалык сыйкырдуу күч десек, чындыкка бир аз жакындайбы деймин.

\* \* \*

Бо-цзюй-и, Навои, Гете мамлекеттик ар кандай жогорку кызматта иштеген төбөлдөр. Бирок ырларын окусаң, карапайым адамдын көйгөйүнө жан күйгүзгөн ыр саптарына туш келесиң. Ал эми өмүр бою дервиш болуп өткөн Басенун, Жамиинин, Абу Нувастын ырларында эч качан кебелбес руханий күчтөрдү даңазалаган саптар толтура. Менимче, акындар өмүрүндө эмнеге жетпесе, ошону поэзиянын бутасына айлантышып алат окшойт.

\* \* \*

Пушкин менен Гетеge чоң таасир берген фарс акыны Хафиз Ширази кыргыз окурмандарына азырга чейин жакшы тааныш эмес. Буга бизден мурда жашап өткөн классик деп эсептелген акындарыбыз күнөөлүү. Алар дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн которуунун ордуна, «учур талабына жооп берген акындарды» которуу менен алек болушкан. Саясый заказдарды аткаруу менен чектелишип, мақулатуранын планын ашыкча орундашып иишишкен.

\* \* \*

Устаттык менен шакирттик ортосундагы мамилелер кыргыз адабиятынын алкагында анчалык

## Эсселер жана драмалар



терең иштелип чыккан эмес. Бул жөнүндө үлгү болорлук жөрөлгөлөр, илимий эмгектер да жокко эс. Болсо да ага үстүртөн маани берилip келген. Эгер менден чындаپ кимдир бирөө: «Устатьң ким?» – деп сураса дароо паланча деп айтып бералбаймын. Анткени ортодогу мамилелер толук кандуу устаттык менен шакирттикке жооп бербейт. Ал эми каймана түрүндө айта турган болсом: менин устатым – Низами. Эч кайсыл ақындан Низамиден алган сабактай сабак алганым жок. Анын колунда беш жыл окудум. Беш жыл бою «Жети сулуу» дастанын котордум. Ал мага чыдамкай, аракетчил болууну, көздөгөн максаттан тайбастыкты үйрөттү.

\* \* \*

Алыкул «Жолборс терисин жамынган баатыр» дастанын которгондон кийин ақындык деңгээли аябай өсүп, өзү шакирттиктен устаттык касиетке ээ болгон. Бирок андан үйрөнгөн ақындар Алыкулдан ары кеталбай, анын ар кандай вариацияларына айланып калышкан. Устаттык менен шакирттиктин ортосундагы эң оор абал мына ушул: өз жолунду табалбай арасатта каласың.

\* \* \*

Бир жолу студенттер: «Агай, ақын болуу үчүн эмне кылуу керек?» – деп сурап калышты. Мен аларга: «Эң негизгиси өжөр болуш керек. Өз билгенин бербеген көк болуш керек. Мен жазган нерсени эч кайсыл гений жазалбайт деген ишеним болуш керек», – деп айткан әлем. Андан бери көп жыл өтүптур. Мына ушул оюмдан азыр да кайтканым

Эгемберди Эрматов



жок. Өжөр болбогон адам акындыкты буякка кой, жөнөкөй турмушун ондоп кеталбайт.

\* \* \*

Поэзиянын маани-маңзыын жалаң бийиктик, көпкөк асман, алыстагы жылдыздар түзбөй, эгин әгүү үчүн айдалган шүдүгөр, чырылдаган чегирткелер, жерде сойлогон күрт-кумурскалар да түзө тургандыгын айылга келип жашай баштагандан бери жакшы билип калдым. Топурактын жытын билбegen акын, адамдын жүрөгүнө жол таап барабайт.

\* \* \*

Акын күн сайын өзүнүн ички жандуйнөсүнө баш багып, анын ичинде чырак жандырып, терезесин ачып салкындатып, ар кандай керексиз акыр-чикирлерден тазалап, баш-аягын этияттап иретке келтирип, дүйнө-мүлкүн бир катар көзден өткөрүп коюп турбаса, анда ал караңгы түрмөгө айланып калат. Сага керек учурда жан жыргаткан ак сарайдай болсун. Башкаларга таасир тийгизчү чыгаан акын болом десең жандуйнөңду хансарайдай күтө бил.

\* \* \*

Индиянын улуу акыны Кабирдин: «Бул дүйнөнүн ичи ыс капитаган кепеге окшош. Ким этек-жецин булгабай андан таза чыгып кетсе, ошол адам гана бактылуу», – деп айткан бир ыры дайым әсимде жүрөт. Бул дүйнөдөн написисин булгабай чыгып кетчү адам өтө сейрек. Мен: «Этек-жецим булганса да, ылайым, дилимди булгабасам экен», – деп тилей берем.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Кудай Тааланын актыгын чыгармачылыгы гүлдөп турган маалда сезген Мутанабби, Руми, Саади, Кабир, Кулкожо Акмат сыйактуу улуу ақындар дүйнөлүк адабиятка кайталангыс чыгармаларды калтырды. Алланын актыгын туюу көрүнгөн эле пенденин колунан келбейт. Ал үчүн бүткүл өмүрүндү арнасан да аздык кылат. Ошон үчүн күндөн күнгө шайтандын ырын ырдагандар көбөйүп баратат.

\* \* \*

Поэзия Алла Тааланын улуу кереметтерине алыш барчу эң кыска, багыты түз жолдун бири. Бул жолдо сен өзүндү таза, пакиза алыш жүрүшүң керек. Баш айланткан азгырыктардан алыс турушуң керек. Бул жолду Данте, Петрарка, Сайге, Басе басып өткөн. Бул жолдо Машираптин керемет ырлары жараган. Мухаммед пайгамбарга да ыйык сүрөлөр поэтикалык ыкмада аян болгон. «Авеста» менен «Инжил», «Бхагавад-Гита» миңдеген жылдардан бери адамзатты таң калтырган поэтикалык үлгүлөр. Улуу Жаратканга жакын болоюн десен жүрөгүндү поэзияга кецири ач.

\* \* \*

Мен өзүмдүн ким экендингимди билгим келет. Өзүмдүн ички «менимди» туйгум келет. Карапалаш жанымдын канчалык салмагы бардыгын салмактап көргүм келет. Ошол үчүн Лао-Цзынын, Конфуцийдин эмгектерин барактаймын. Саймалуу-Таштын сүрөттөрүнө үңүлөм. Ван Гогдун, Поль Гогендин

## Эгемберди Эрматов



картиналарына назар салам. Моцарттын, Бетховендин симфонияларын тыңдаймын. Деги өлөр өлгүчөм өзүмдү өзүм таанып алаар бекенмин?

\* \* \*

Базардагы дүкөндөрдүн ичинде сатуучунун колунда барактары капкара болгон «Махабат» деген китебимди көрдүм. Китебимдин ушунчалық кор болгонуна зейиним кейиди. Китептин кадырын билбegen адамдарга ичимден нааразы болдум. «Алдагы китептى таза карман окубайсыңарбы?» – дедим. «Кечиресиз, бирөөдөн жакында араң сурап алдым. Колдон колго өтүп көп окулгандыктан улам ушундай болуп калса керек. Мен этияттап эле окуп жатам», – деди тиги дүкөнчү. Ошондо ага бир чети ичимен ыраазы болдум. Кайрыет, акча деп жан талашкан заманда китеппеке кызыгып окуган адамдар да бар экен.

\* \* \*

Латын Америкасынын жазуучулары Гарсиа Маркес, Мигель Анхел Астуриас, Рао Бастос, Хуан Рульфо, Мария Люос тарабынан пайда болгон магиялык раелизм адабий ыкмасы кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында әбактан бери жашап келаткан-дыгы мени таң калтырат. Буга бир мисал, «Кожожаш» эпосундагы Сур эчкинин, «Эр Төштүк» эпосундагы Маамыттардын образдары. Бул чыгармаларда жогоруда биз сөз кылган магиялык реализмдин элементтери толук камтылган. Демек, байыркы индеецтердин мая, кечуа, астек уруулары менен кыргыздардын байланышы эң теренде камтылып

*Эсселер жана драмалар*



жаткандығы келечектеги илимдин объектиси болушу мүмкүн.

\* \* \*

Айрым акындар ыр окуп жатканда көздөрү жаңып, жандуйнөсү нурданып, бүткүл денеси көлкүлдөп кетет. Айрымдарынын көздөрү эч нерсени туюнтурбай уйку-соонун арасында калат. Мына ушундан улам кимдин ыры журөктөн кандай чыгып жаткандыгын билсе болот. Анткени көз – адам жанынын телевизору.

\* \* \*

Табияты боюнча поэзия ар кандай темпераментте болушу мүмкүн. Бирде үлбүрөп соккон желарды сыйктуу сезилсе, бирде буркан-шаркан түшкөн тоонун дайрасындай туюлат. Бирде журөгүндү магдыраткан сыйызгынын үнүндөй угулса, бирде жаңыңды сууруп алчу ач кыйкырыктай жаңырат. Ошондуктан анын табияты уч-кыйыры жок аалам сыйктуу.

\* \* \*

Бул дүйнөнү шадыраңдап кабыл алган акындардын ырларына анчалык ишпене бербеймин. Өтө эле оптимист болгон акындардан ичимен шектенип турал. Анткени түпкүлүгүндө поэзиянын негизги көтөргөн жүгү арман менен кусалык, өксүк менен кайгы. Негизги аткарған озуйпасы азаптан арылуу, жакшылыкты көксөө. Адамдын жандуйнөсүн кыйнаган муңдан улам поэзия жаралса керек. Кыргыз

Эгемберди Эрматов



поэзиясындагы «Карагул ботом», «Ак Саткын менен Кулмурза» сыйктуу шедеврлер буга мисал боло алат.

\* \* \*

Поэзия менен диндин окшоштук жактары барбы? Албетте, бар. Экөө төң адамдын руханий дүйнөсүнө таасир этүүгө багытталган. Экөө төң адамдын ыйманын тазалайт, тазалыкка, ыйыктыкка үндөйт, жамандыктан тосуп турат, сулуулукту барктоого чакырат. Эң негизгиси, Алла Тааланын актыгын туюуга жол ачат. Поэзия менен диндин баштатары бипбирдей. Туюндуруу ыкмалары бири бирине жакын. Каймана айтуу, образдуулук, салыштыруулар басымдуулук кылат. Ошондуктан Курани Каримдин аялтары таптаза поэтикалык ыр саптары аркылуу Мухаммед алейхиссаламга назил болгон.

\* \* \*

Көпчүлүк кыргыз ақындарынын трагедиясы – Кудайга болгон ишеними сырткы ритуалдык жөрөлгө боюнча калгандыгында. Ички жандүйнөсү менен Алланын чексиз кудирет-күчүнө, актыгына анчалык ишеним артпагандыгында. Менин оюмча, ошонун кесепетинен улам биздин арабыздан дүйнө жүзүн таң калтырган гений ақын чыкпай келатат. Генийликтин, менимче, бир гана жолу бар – ал өзүндү Алла Тааланын кереметине баш ийдирип, актыкты таануучу жолдо ай-аalam менен биротоло жууруулушуп кетүү.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Биз Алла Таалага сөз менен сыйынабыз. Сөзүбүз ишенимдүү, уккулуктуу, образдуу болуусун каалайбыз. Алла Таала менен биздин ортобузду бириктирип турган нерсе – бул поэзиянын тили. Ошондуктан сөздү кор кылбашыбыз керек. Аны аздектеп, абайлап сүйлөшүбүз керек. Сөзүбүз тил учунан эмес, жүрөгүбүздүн терекинен чыгышы керек. Сөзүбүз Алланын кулагына жетип турган энергия экендин гин унутпайлыш.

\* \* \*

Дүйнө жүзүнүн эли Саякбай менен Сагынбайды, Барпы менен Жеңижокту жараткан улуттан эч качан күдөрүн үзбөсүн. Анткени алар өздөрүнүн бийиктигине кыргыз деген улуттун дүйнө туюмун жууруп, Алла Тааланын жардамы аркылуу жетишкен. Алардын ырында да, сөзүндө да, дилинде да ар дайым улуу Жараткандын кудирет-күчү турган.

\* \* \*

Талант – адамга кайыбынан жалгап берилген сыйкырдуу белек. Аны этияттап көздүн карегиндей сактап жүрбөсө жоголуп кетет. Ой келди уруна берилген буюм эрте көөнөрүп, эрте жешилип керектен чыгат. Ага сабырдуулук менен мамиле жасаган жакшы. Ага түшүнүү менен мамиле кылышп, кечиримдүү болуу менен ийге көндүрүү керек. Болбосо таланттын мүнөзү кырс келет. Аны сындырып алуу текейден жецил иш. Болор болбос нерседен көңүлү чөгүп, жүрөгү муздайт. Ошон үчүн таланттын ээле-

Эгемберди Эрматов



ри табиятта өтө сейрек кездешет. Алар улуттун сыймыгы, элдин казынасы.

\* \* \*

Акын жазып бүтүргөн ырынын кайсыл бир же-рине окурмандар үчүн ачкыч коюп коюшу керек. Ачкычы жок ыгр сырты кооз, бирок ичине адам ки-ралбаган үйдү элестетет. Балким ал ачкыч бир сөздөн, бир образдан, бир ойдон же бир метафора-дан турар. Аны зирек окурман өзү таап алсын. Ыр-дын ачкычын өзү таап алган окурман акынга ав-торлош болууга арзыйт. Чыныгы поэзиянын кере-мети мына ушунда. Ички сыйкырдуу сырьы, тагды-ры болбогон ырлардын ачкычы жок. Аны издей-мин деп жапа чекле.

\* \* \*

Ар кайсыл ырдын поэтикалык таасири ошол ырдын тулкусуна сыйдырылган энергиялык күчтүн кубатына жараша болот. Ошондуктан айрым ыр-ларды окуганда эс ала түшөсүң, айрымдары деле-бенди козгойт, айрымдары жандүйнөндөгү бир ил-детти сакайтат. Кээ бир ырлар кусанды күчтөт, кээ бири көз жашыңды төктүрөт. Анын баары ыр-дын тулкусуна сыйдырылган энергия. Ыр ошонусу менен ыр.

\* \* \*

Билимдүү болбой туруп ыр жазуу – мылтык атуу-ну билбей туруп кайберен атам деген дөдөйдү эске салат. Анткени чыгармачылыктын табиятын, пси-

## Эсселер жана драмалар



хологиясын, философиясын изилдеген дүйнөдө не-чендеген илимий, адабий мектептер, агымдар бар. Руханий изденүүлөргө багыт бере турган көк мел-жиген бийик чокулар бар. Алардын баарын билбей туруп адабият айдыңында ат салышам деген адам мага караңгыда чырагданга учуп барып канатын күйгүзүп алган көпөлөкту элестетет.

\* \* \*

Ақындын башкаларга окшобогон өзгөчөлүгү окурмандын көңүлүн өзүнө буралабы же жокпу? Ал әмнеси менен өзгөлөрдөн айырмаланып турат? Жаңы сөз, жаңы ой айтууга кудирети жетишеби? Қөпчүлүктүн көзүнө, элдин назарына әмнеси менен илингиси келет? Ақын адабияттын эшигин каккылагандан мурда мына ушул сыйактуу суроолорго жакшылап жооп табышы керек.

\* \* \*

Эч нерседен коркпогон, бир нерсенин өтөсүнөн чыгуу учун баш оту менен кирип кеткен адамды «жүрөгүндө жалы бар жигит экен» деп коет. Поэзияны да куду ошондой жүрөгүндө жалы бар адамдар жаратат. Эгер мындай касиетиң болбосо, жөн эле тиричилик өткөргөнүң дурус. Ар кандай тоскоолдуктарды жеңалбай жүрүп, ара жолдо арасатта калып кетесиң. Анткени ақын адамдардын гана катал, ташбоор сынына, тоскоолдуктарына дуушар болбостон, мезгилдин да айоосуз бороон-чапкынына туш келет. Тапталып, сенек болуп бүткөн коомдук аң-сезим менен да күрөшкө чыгасың. Коом сени эл душманындей кылышп өгөйлөп алышы мүмкүн. Ошо-

Эгемберди Эрматов



го чыдамын, каруу-күчүн, эркиң жетеби? Кеп ошондо. Улуу ақындардын баары өздөрү жашаган коом менен тынымсыз күрөшүп жүрүп өтүшкөн.

\* \* \*

Чыгармачылык жолу башталганда эле жаландырылган татып, көкөлөгөн мактоо сөздөрдү укканаң жаш ақындардын колдоочулары таасирдүү, күчтүү болушу ыктымал. Эртөлөп эркелеген ақындардын тагдыры бара-бара чыйралган курчтугун жоготуп, мажирөө болуп калышат. Жаш ақындар адабий чөйрөнүн элегинен өтүп элге таанылганга чейин, токсон тогуз тосмого чалынып мүдүрүлөт. Көзөнөгү чоң-чоң калбырлардан өтпөй калып, отко күймөйүнчө, суукка тоңмоюнча ақындык мүнөз калыптанбайт. Ал эми ақындык чапчаң мүнөз болмоюнча, мыкты ыр чыкпайт.

\* \* \*

«Сөз оозундан чыкмайынча – сен ага кожоюн-сүң, оозундан чыгып кеткендөн кийин – ал сага кожоюн», – деп айтылган чыгышта накыл кеп бар. Ошонун сыңарындай колундан чыгып, жарык көрүп кеткен ырларга сен эми ээлик кылалбай каласын. Ырың жарык көргөнгө чейин камырдай ийлөп, каалагандай жөнгө салып ал. Каны-жаның менен журуулушкан ырдын тагдыры жаман болбайт.

\* \* \*

Бир карасаң уйкаштыгы да, ыргагы да тим эле мизилдеген, ою шыдыр кеткен ырлардын сели биз-

*Эсселер жана драмалар*



дин адабиятты каптап баратат. Бирок эмнегедир жылуулугу жок, жүрөгүңө таасир этпейт. Бул эмнеси деп таң каласың. Балекеттин баары ошондой ырларда ақындық касиети бар инсандын жүзү, соғуп жаткан жүрөгү көрүнбөгөндүгүндө. Ошол ыр саптарга ақындын тағдыры жуурулушпагандыгында. Андай ырлар инкубатордан чыккан сапсары чөжөлөрду элестетет.

\* \* \*

Ар бир адам ичиндеги бугун чыгарып төгүп алгысы келет. Эгер антип өз убагында бугун чыгарып албаса, тескери энергия катарында адамды илдетке чалдыктырып коюшу ыктымал. Дээринде көпчүлүк ақындар ошол бугун чыгарыш үчүн көкүрөгүндөгү болгон нерсесин окурмандарга төгүп берет. Анан ошол ымандай чындыгы үчүн окурмандардын арзуусуна, ырахматына ээ болот.

\* \* \*

Айрым ақындар өздөрүнүн түркөйлүгүн жаапжашырыш үчүн түрдүү түркүн айла-амалдарга барышат. Жок жерден өздөрүнө жасалма имиж жасап алышат. Ар кандай кууланып, ойкума-кайкыма ойлорду айтып, модернисттик изденүүлөрдү башынан өткөрүп жаткандай түр көрсөтүп калышат. Бирок алардын тайыздыгы, деңгээлиниң төмөндүгү, түпкүлүгүндө түркөйлүгү чыгармаларынан кашкайып көрүнүп турат.

\* \* \*

Ақын өзү жазып жаткан чыгармасындағы окуяга, кубулушка, образдарга биротоло жуурулушуп

Эгемберди Эрматов



киралдыбы же жокпу? Ага күйүп-бышып бүткүл жан-дили менен, баш оту менен берилдиби же кол учунан мамиле кылдыбы? Ал бир эле мезгилде бир канча ролду ийине жеткирип аткара алдыбы же жасакерленип койдубу? Кеп мына ушунда. Ансыз көркөм туунду окурманды өзүнө тарталбайт.

\* \* \*

Кыргыз акындарынын бир чоң кемчилдиги бар. Муну көп жылдан бери байкап жүрөм. Алар бири бирине текебердик менен мамиле жасашып, бири-нин китебин бири окубайт. Ар бири эле өзүнчө клас-сик. Ич ара маданияттуулук менен чыгармачылык жактан атаандашуунун ордуна ичкүйдүлүк, көрал-бастық, кызганчаактық сыйктуу илдөттердин сазы-на батып калышкан. Ошонун кесепетинен адабият-тын аброю кетип буттү. Майдалыктан, пастыктан арылган бийик маданияттуу муун келип адабият-тын кадар-баркын жогору көтөрбөсө, абалыбыз оор.

\* \* \*

Айрым бир шылуун, сөздүн куту менен кунун сезбеген, бирок капчыгы толтура чала сабат акындар замандын баш аламандыгынан пайдаланып, маниси жецил-желпи халтура ырларды жазганга өттү. Поэзиянын ыйык озүйпасын тебелеп-тепсеп, аламан топтун табитин ээрчип кетишти. Окурмандарды ээрчитүүнүн ордуна алардын чаңында калып, руханий деградацияны жакындаатуунун заманбап куралына айланышты. Эгемен жылдардын эң оор трагедиясы мына ушул кубулуш деп ойлоймун.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Көптөн бери менин жүрөгүмдү бир аялуу маселе өйөт: канткенде биз элибизди көркөм адабиятты сүйүп окуган окумал әлге айлантабыз? Көркөм табитин канттип тарбиялап, канттип өстүрөбүз? Батыштан келген массалык маданияттын төөбастысында калган жаштардын көңүлүн канткенде улуттук руханий дөөлөттөргө буралабыз? Эмне берсе ылгабай «жей» берген окурмандардын да, аларды артынан ээрчитип кеталбаган акын-жазуучулардын да келечеги караңғы. Айрымдар буга өткөөл заман, тартыш заман күнөөлүү дешет. Тээ жакшы замандын маалында деле кыргыздар окуган эмес, китең дүкөндөрдө «Манас» эпосунун баасы бир балмұздактын баасындай болсо да эч ким албай чаң басып жаткан учурлар эсимде.

\* \* \*

Мен тааныган канча шыктуу адамдар көртириликтин айынан чыгармачылыктын өтөсүнөн чыгышпай бейдарек калып кетишти. Күнүмдүк азгырыктардан кутулалбаган адам башын тобокелге салып поэзия деген дүйнөгө батыл киралбайт. Поэзия – эрки бош, тез азгырылма, оңой жолду, оңой оокатты көздөгөндөрдүн шыбагасы эмес.

\* \* \*

«Жаратуучу», «түзүүчү», «чыгармачыл» деген сөздөрдүн өтөсүнөн чыгуу зылдай оор нерсе. Мына ошондой кудирети күчтүү адамдардын эсебинен улут болуп, келечеги кеңейип, аброю өсүп олтурат.

Эгемберди Эрматов



Улутту алга сүрөөчү уюткулар, улутту улут кылып турган түркүктөр, коомду куруп жаткан усталар мына ошолор. Алардын шарапаты менен Алла Таала бизди руханий зилзалалардан сактап келатат.

\* \* \*

Замандын кыйынчылыгына шылтоолоп алыш-сатарлыкка, бизнес жолуна өтүп кеткен ақындардан жакшы чыгарма күтүү кыйын. Анткени поэзия бул айлакерлики, экижүздүүлүктүү, пайда-зыянды жактырбаган кубулуш. Биреөнү алдап көнгөн адамдын руху жазган чыгармаларына өтүп кетпейт деп ким кепилдик бералат? Поэзия бул Ош базарында же Дордой базарында шылуундук менен шугулданчу соода эмес.

\* \* \*

Ақындар өздөрүнүн артынан адамдын татаал жандуйнөсүн чагылдырган поэтикалык из калтырып кетет. Анын мураскорлору бала-чакасы эмес, чыгармалары бүтүндөй адамзатка таандык. Ошон учун чыныгы чыгаан ақындарга болгон талап өтө күчтүү. Алар учун эч качан жеңилдик болгон эмес. Пенде катары кетирген каталарын кечирбестен, арадан көп жыл өтсө да айың сөз кылып айта беришет. Бирок эч ким жок жерде ырларын окуп алыш ыйлаган учурлары болот.

\* \* \*

Адам баласынын жашоосу бир гана уруш-жанжалдан, тынымсыз карама-каршылыктардан, кай-

*Эсселер жана драмалар*



гы-кападан турбайт. Анын жаркырап күн кийген күнөстүү өрөөндөрү, гүлдүү шалбаалары, бейиштей болгон аралдары бар. Ошонун сыңарындай поэзия турмуштун оомалуу-төкмөлүүлүгүн чыгылдыргандыгы менен кызык.

\* \* \*

Окурман ырдан өзүн тапкысы келет. Жанын кыйнаган суроолорго жооп издейт. Құнумдук турмушунан алысталп, таптаза дүйнөлөргө саякат жасагысы келет. Ошон үчүн мен ойлоймун, поэзиянын көтөргөн жүгү, аткарган озуипасы - адамдагы унтуулуп бараткан улуу касиеттерди кайрадан ордуна келтириүү, жандуйнөсүнө канат жаратуу, сезимдерин устараадай жаркылдатып курчутуу. Андай озуипаны аткаралбаган ыр шагыраган сөздөрдүн тизмегине айланат.

\* \* \*

Ар кандай иштин башталышы кыйын. Мен үчүн ырдын биринчи сабын баштап алуу өзүнчө бир тозор. Қөңүлдү бир жерге токтолбай, ойлогон ойду сөз менен кынаптап алалбай, бир сөздү жээрип, экинчи сөзгө үмүт байлап олтуруп алгачкы сапты жазып алмайынча жаным жай таппайт. Бирок ошол сап жазылганга чейин жандуйнөмдө не деген күрөш жүргөнү эч кимге белгисиз. Ошол күрөш менин канча нервимди жукартып, канча чачымды агартып кеткенин жалгыз өзүм билем. Алгачкы саптын азабы ушунча болгондон кийин, андан аркысын айтпай эле койгон дуруս.



## ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫ

\* \* \*

Союз мезгилинде Күнчыгыш адабияты жогорку окуу жайларда окутулбайт әле. Балким окуу программаларын түзгөн билармандар ошондой чечип коюшса керек. Албетте, бул ошол мезгилдин эң өксүк, кейиштүү көрүнүшү. Ошол кездеги идеология чыгыш цивилизациясын канчалык тангандыгы, ага өгөй мамиле кылгандыгы мына ушунан эле байкалып турат. Чыгыш адабиятынын бай казынасын, көөнө тарыхын билбей туруп адамзат эч качан жетик билимге ээ болалбайт. Орустун Крачковский, Виноградов, Алексеев, Конрад, Бертельс сыйактуу улуу окумуштуулары чыгышты терең изилдешип, эбегейсиз чоң илимий ачылыштарды жасап кетиши. Илимдин, көркөм сөздүн жарыгы ааламга чыгыштан тарагандыгын моюнга алышты. Чыгышты окуп үйрөнүүгө жол ачылды. Миндерген жылдар бою жашырын сыр боюнча келаткан Чыгыш дүйнө жүзүнө Күн сыйактуу жарыгын чачты.

\* \* \*

Чыгыш адабиятына болгон кызыгуум Адабият институтунда окуп жүргөндө башталды. Мурда мага белгисиз болгон тунук дүйнөгө карай сапарга аттаным. Низаминин «Жети сулуу» дастанын хрестоматия түзүп, чыгыш акындарын которуюу – ошол сапардын жемиши деп эсептеймин. Чыгыш адабиятына канчалык тереңдеп кирген сайын анын эбегейсиз бай казынасынан жүрөгүң опколжуп, эч ка-

*Эсселер жана драмалар*



чан жээгине сүзүп жеталбай турган мухит сыйктуу сезе бересин.

\* \* \*

Арап ақындарын алгач Абу-ль-Фараж аль-Исфаханинин «Ыр китең» деген эмгеги аркылуу тааныдым. Бул китең мындан мин жыл мурда Багдадда жазылыптыр. Арап эли поэзияны кандај сүйүп, кандај баалагандыгын окуп, аябай таң қалдым. Ошо кезде бул китептин бир нускасы мин дерхемге сатылчу экен. Андан байыркы арап адабияты боюнча керемет маалыматтарды алса болот. Имруль Кайс, Абу Нуvas, Абу Таммам, Абу-ль-Атакия сыйктуу улуу ақындардын эмгектери, чыгармачылык өзгөчөлүгү, турмуштук жагдайы жөнүндө адегенде ушул китеptен окудум. Кийинчөрөк алардын өзүмө жаккан ырларын кыргызчага котордум. Бири бирине окшобогон арап ақындарынын дүйнөсүнө сүңгүп кириүү мен үчүн рухтун улуу майрамына тете болду.

\* \* \*

«Сенин изиң тийген жерди өбөмүн, ошондуктан жинди атыгып жүрөмүн. Жерди өбөмүн, андан жыргал аламын, ошол жерге тийген сенин таманың», – деп ырдаган Кайс ибн Аль-Мулаввих бутундөй чыгышка «Мажнун» деген лакаб аты менен таанылган. Анын Лайлиге арналып жазылган ашыглык ырлары сүйүү лирикасынын ошол мезгилдеги туу чокусу болгон. Эки ашыктын өмүрүнө арналган Низаминин, Навоинин, Дехлевинин, Жаминин дастандары дүйнөлүк адабияттын шедеври-

Эгемберди Эрматов



не айланды. Бул чыгармаларды окубаган адам чыгыштын аруу дүйнөсүнөн оолак калган бир байкүш жандай сезилет.

\* \* \*

Арап адабиятынын таасири исламдын өсүп-өнүгүүсү менен бүтүндөй чыгышка, кала берсе батышка да тийген. Курани Каримдин өзү поэзиянын мыкты үлгүсү экендигин ким танат? Ошон учун арап адабияты, маданияты менен тааныш болуу рухий көрөңгөнүн байышын шарттап келген. Тарыхый шартка байланыштуу кыргыз акын-жазуучулары араптардын рухий дүйнөсүнөн чэтеп, арап поэзиясын которуюу, тааныштыруу аракети болгон эмес. Арап гана эмес, бүтүндөй чыгыш дүйнөсүнөн биз оолактап кеткенбиз. Азыркы учурда арап тилин мыкты билген жаштарыбыз көбөйүүдө. Балким ошолор мындай кенемтени толтураар деген умутум бар.

\* \* \*

Аль-Мааринин ырларын көп окудум. Жашынан анын эки көзү көрбөй калат. Ошого карабай ал улуу философ, даанышман, илимдин көптөгөн тармактарын өздөштүргөн инсан болгон. 973-жылы Шамда туулуп 1057-жылы көз жумган. Анын жашап турган уйу аалымдар менен акындар зиярат кылчу ыйык жайга айланган. Замандаштары акын менен баарлашып турууну чоң бакыт деп эсептешкен. Көзү көрбөгөнү менен көкүрөк көзу ачык болуп, ааламдын сырларын, адам табиятынын өзгөчөлүгүн терец билген. Эки башка түшүнүктүү, эки башка ойду бир сапка, бир ыргакка жууруу ыкмасын колдонгон.

## Эсселер жана драмалар



Драматизмге, трагедияга толгон ыр саптары арбын.  
Кыргыздар бул акынды тааный элек.

\* \* \*

Орто кылымдардагы фарси-тажик классиктериинин ичинен эң кейиштүү тағдырга туш болгону Рудаки. Ал саманийдердин ак сарайына чакырылып, адагенде сый-урматка бөлөнөт. Чыгармалары әл арасына кецири тарапат. Анын бир себеби, өзүнүн ырларына өзү обон чыгарып ырдайт. Тез эле акындын атак-даңкы таш жарып кетет. Ошондо падыша: «Менин кылган иштеримди даңазалап ыр жаз», – дейт. Жүрөгү каалабаган нерсени ырдоо акын учун трагедия эмеспи. Рудаки бул сунуштан баш тартат. Падыша ошондо акынга куру жалаа жаап эки көзүн ойдуруп, сарайдан кууп жиберет. Өмүрүндө бир миллион уч жүз миң ыр сабын жазган. Аны чыгыш акындарынын Адам атасы дешет. Поэзиясы асмандан төгүлгөн жарык нурду элестетет. Биздин күнгө ошончо ырдын ичинен миң гана ыр сабы келип жеткени өкүнүчтүү.

### Фирдоуси

\* \* \*

Фирдоусинин «Шахнамәси» Бахрам, Рустам, Искендер сяяктуу жыйырма тогуз падышанын өмүрүн камтыган чыгыштагы эбегейсиз чоң поэтикалык энциклопедия. Низаминин, Навоинин, Жаминин айрым дастандарынын сюжеттери мына ушул чыгармадан алынган. Бул дастан чыгыш дүйнөсүндөгү мухит сяяктуу. Анын алп толкунда-

Эгемберди Эрматов



ры миң жылдан бери адамзат акылын таң калтырып рухий азық берип келатат. «Чыгармачылык эрдиктин улуу үлгүсү кайсыл?» – деп кимдир бирөө менден сурап калса «Шахнамәни» көрсөтөөр элем. Бул чыгармага акындын бүткүл өмүрү арналган. Өмүрдүн текке кетпегендигин Фирдоуси, бейиши болгур, далилдеп турат.

\* \* \*

«Шахнамәнин» кайсыл гана жеринен окубагын көөнөрбөс руханий кенчке дуушар боло бересин. Маселен, жакшылык жөнүндө:

«Жакшылыкты көп кылсаң жаныңды үрөп,  
Олбөс болуп атагың элде жүрөт», – дейт.  
Же болбосо:

«Бакытка алып барат жакшылыгың,  
Күн сайын бир жакшылык ашык кылгын!» –  
дейт. Мындаи саптарды ар бир адам жүрөгүнө жа-  
зып алса болмок.

\* \* \*

«Арам оюң жок болсо жүрөгүндө, жамандыкты түк кылбайт сага бирөө». Адамды ыйманга, тазалыкка чакырууда мындан өткөн жөнөкөй да, улууда сөз болобу? Фирдоуси дагы бир жерде ушул оюн улантып: «Арам ойдон алыс бол, кууп тургун! Ой-дилиңди тазалап жууп тургун!» – деп жазат. Бүгүнкү күнү өтө заманбап туюлган дагы бир эки сабын окуп көрөлү: «Жолотпо жаныңда эч жаман ойду. Жолот-

*Эсселер жана драмалар*



соң – кырсык сени мээлеп койду». Мына, руханий тазалыкка чакыруунун эң мыкты үлгүсү. Мына, диний адабияттарда айтылып жүргөн кесепет мыйзамынын ачык-айкын формуласы.

\* \* \*

Дүйнөпараздық жөнүндө жазылган Фирдоусинин момундай эки сап ырын ар дайым ичимен кайталай берем: « Ач көз болуп дүйнөгө жутунбагын, кутулбаган тооматка тутулбагын!» Бүгүнкү күндө эл-жердин көйгөйүн эстен чыгарып, байлыктын артынан чарк айланып жүргөн эргулдар ушул саптарды окуп, барына шүгүр айтса жакшы болоор эле. Бул бермет саптар мындан миң жыл мурда жазылса да биздин замандын көйгөйүн туюндуруп жатпайбы?

\* \* \*

Акыркы учурларда кашкайган чындыкты айткандар куугунтукка туш болууда. Бийликтө олтурган төбелдөрдүн бийине түшкөндер акыйкатты айткандарды жек көрушүүдө. Чындыкты бурмалап сүйлөө өнөкөткө айланып баратат. Ачуу чындыктан корккондордун заманы журуп жаткандай. Бул жөнүндө Фирдоуси: «Чындыктын кыялыш корс, кээде катаал. Алпарбайт жамандыкка а бирок ал», – деп айтып койгон. Ошондуктан чындыкты чыркыратып ыйлатпасак.

\* \* \*

Тарыхый-тарбиялык, поэтикалык мааниси өтө чоң «Шахнамә» дастаны кыргыз тилине которулбай калганы мени аябай өкүндүрөт. Биздин окур-

## Эгемберди Эрматов



мандар кун жетпеген дүйнөлүк улуу үлгүдөн алыстап, анын жан жыргаткан керемет табын сезбей келатканына капа болуп кетем. Атаңдын көрү, өмүрдүн аздыгын карасаң, эртерәэк билген болсом фарс тилин үйрөнүп ушул чыгарманы которууга өмүрдү арнамакмын. Бирок орус тилге которулганнын окуп чыгып: «Бул дүйнөдө бекер жашабапмын, түбөлүктүү оттун табына жылышындым», – деп каниет кылып келатам.

### Ибн Сина

\* \* \*

Китеп текчемде Ибн Синанын он томдук «Шыпа табуунун китеби» деген әмгеги, ыр жыйнектары табариктей сакталып турат. Кез-кезде барактап окуп коем. Айрым даарыгерлик кеңештерине муюп, күнүмдүк турмушумда колдонууга аракеттенем. Азыркы кездеги ондогон илимий институттардын жасаган ишин бир өзү моюнуна алыш, орто кылымдарда фанатизм күчөгөн мезгилде эбегейсиз эрдик жасаган кудиретине таң калам. Менин көзүмө ал титан болуп элестейт. Батыш караңгылыктын сазына батыш уктап жатканда, медицина илимин миң жыл алдыга жылдырганы өзгөчө керемет эмей эмне? Бүтүндөй батыш XII кылымдан XVII кылымга чейин Ибн Синаны окуп, көзү ачылып келди. Бул – көп нерсени айтып турган өжөр факт.

\* \* \*

Билармандардын айтуусунда Ибн Сина он эки илимдин тармагында иштеп, ар бир тармакта мурда эч ким жасабаган чоң ачылыштарды жасап, ар

*Эсселер жана драмалар*



бирине өзүнүн энтамгасын басып кеткен. Не деген талант, не деген кудирет! Тажикстанда 1980-жылды даанышмандын миң жылдыгына арналган эстелик кююлган. Ал он эки кырдуу бийик устун. Өтө символикалуу. Эстеликтин алдында зыярат кылгандардын аягы суюлбайт. Улуу даанышмандын рухуна таазим кылып алоолонгон кыпкызыл гүл койгонум али да эсимде.

\* \* \*

Туш тараптан ач карышкырдай тооруган түркөй заманда падышалардан, фанатизмге сугарылган дин кызматкерлеринен куугунтукту аябай жеген. Анан туруктуу бир жерде жашабай, ара-чолодо ар кандай жерде жашап жүрүп салмагы ат көтөргүс эмгектерди жазып калтырганына акылыц жетпейт. Алла Таала тарабынан берилген улуу дараметти текке кетирбей, чыгармачылыкка баш оту менен кирип, кыязы, өзүнүн баасын өзу билген окшойт. Бул төмөнкү ыр саптарынан даана байкалып турбайбы: « Ант кыламын: дөө-шаа болгон паашалар жашаса да жыргап, куунап жомокто, ааламдагы менмин деген амирлер бай болсо да өмүру өтүп көнкото, – мендей улуу бакытка алар жеткен жок. Дүйнөдө эми мендей дервиш болбойт го».

\* \* \*

Адам канчалык көп окуп көп билсе да өзүнө канааттанбай, дүйнөнүн түгөнбөс сыр-кенчинен куржалак калып жаткандай сезүү керек экендигин Ибн Сина кийинки муундарга ишаараттап кеткен. Ақындын бир рубаиси буга күбө:

Эгемберди Эрматов



Мааниси көп сөздөр деңиз, дүр-дүйнө.  
Аларды окуп үйрөнгөнмүн мурда эле.  
Бирок аалам сырына көз жүгүртсөм  
Мен окшоймун кат тааныбас дөдөйгө.

Эгер Ибн Сина өзүн дөдөйгө окшоймун деп айтса, анда биз кимбиз?

\* \* \*

Канчалык куру жалаага, куугунтукка кабылса да Ибн Сина чындыгында ислам маданиятынын түптөлүшүнө зор салымын кошкон. Ал Курани Ка-римди жатка билген. Арап тилинин грамматикасы боюнча әмгек жазган. Ыймандын тазалығы жөнүндө керемет ыр саптары бар: «Өлөрүмдө качам десен кейиштен, жакшы иш калтыр, бой тартпагын эч иштен. Құнөөм жууп оңдоп алам кийин деп ойлобогун, убакыт жок жетишкен».

**Омор Хаям**

\* \* \*

Дүйнөдө Омор Хаямдай таанымал акын жок болсо керек. Анын рубайлери кыргыз тилине эле ар кайсыл акындар тарабынан бир нече жолу кото-рулду. Мунун өзү акынга болгон кызыгуу биздин элдин арасында жогору экендигин кабарлайт. Мынчалық зор кызыгуунун себеби әмнеде? Биrinчилен, акын түбөлүктүү темаларды өтө так, кыска, терең чагылдыргандыгында. Экинчилен, көпчүлүк рубайларде ичимдикке, шарапка байланыштуу ойлордун айтылгандыгында. Үчүнчүдөн, андагы ой-санада

*Эсселер жана драмалар*



алар бүгүнкү күндөгү адамдын жандуйнөсү менен үндөшүп турғандыгында.

\* \* \*

Ақындын төрт саптан турған ырлары убагында обонго салынып ырдалчу экен. Обондуу ырларды эске тутуу жөцил эмеспи. Ошондуктан эл арасына бат тарайт. Илимпоздордун арасында эки ача пикир бар. Кээ бири бизге жеткен эки миндей рубаинин баары Омор Хаямга таандык десе, кээ бири жүзгө жакынын ага таандык кылат. Кеп анда эмес. Кеп ақындын феноменинде. Ал эч качан атайын ыр жазайын деп жазган эмес. Оюна ыр саптары келгенде шыр жазып таштап койгон. Шагирттери артынан топтолп жүргөн. Бул рубайлар ақындын бир дем-илеби, бир ой учкуну, көңүлдүн бир күкүм үзүмү сыйктуу. Көз ирмемдик эргүүдөн пайда болгон туюм сыйктуу. Бул – Алла Тааланын берген керемети.

\* \* \*

Өмүр таржымалы жөнүндө көп чыгарма окудум. Ар қандай маалыматтар колумда турат. Ал ислам динин, шариаттын жол-жоболорун бекем туткан. Куруни Каримди жатка билген. Аны тапсирлей алган жогору билимдүү аалым болгон. Диний фанатизмге башы малынып калган чөйрөгө каршылык көрсөтүү максатында бу дүйнөнүн жыргалчылыгы, жашоонун керемети жөнүндө жазып, каймана маанидеги салыштырууларды, метафораларды көнери колдонгон. Ыр саптарындагы «мусалла», «шарап», «майсара» кадимки жүзүмдүн ширеси, иче турган суусундук. Биздин түшүнүгүбүздөгү арак же


**Эгемберди Эрматов**


вино эмес. Ушул өңүттөн алып караганда ал ичимдикти даңқтаган эмес, жер үстүндөгү Алла Таала жараткан өмүр кереметин, миң бир сырға кубулган жашоонун жыргалын, сулуулугун, кооздугун, баалуулугун ырдаган акын болуп чыга келет.

\* \* \*

Мен кээде Омор Хаямдын рубайлериң диний-философиялык, сопучулук агымдын көз карашына байланыштырып окуймун. Анда мас болуунун өзгөчө бир абалы жөнүндө айтылат. Тириүлүктүн шаршасына дуушар кылган Алла Тааланын кереметине, нур-ааламына, токсон тогуз сыпатына үңүлүп, зикир айтып мас болуу, Алланы эстеп эстен тануу, анын берген наисип-ырыссыларына чексиз ыраазычылык билдириүү мусулман адамынын башына келген өзгөчө абал эмей эмне? Акын мастык, ичимдик жөнүндө жазганда каймана түрүндө жогорудагындай абал тууралуу айткандай сезилет. Анткени ал өмүрүндө оозуна биздин түшүнүктөгү аракты алыш көргөн эмес.

\* \* \*

Омор Хаям ушул көз ирмемдин, мына бу кубанычка толуп турган жашоо агымынын, өмүрдүн күрдөөлдүү мезгилиинин акыны.

«Көз ирмемде өмүр өтөт шуулдал,  
шол ирмемди жашай билгин сен куунак».  
«Көз ирмемди улуу бакыт деп сезгин.  
Откөн өттү, келечектен коркпогун».

*Эсселер жана драмалар*



«Эртең әмне болорлугун ким билет,  
бүгүн шапар тепкин арзуу айлында».  
«Эртеңкиге ишенбе, жаша бүгүн.  
Өзүң менен өзүң бол дайым адам».

«Бүгүнкүндү ойноп-куунап жашап ал, устун болуп калалбайсың дүйнөгө». Өмүрдүн кереметин туюп сезген, тириүлүктүн маңызын терең түшүнгөн, жашоону жан-дили менен сүйгөн улуу даанышман акын гана мына ушундай ырдай алат.

\* \* \*

Ал ааламдын чексиздигин, түбөлүктүүлүгүн ырдаган, космостук түшүнүктүн акыны.

«Келип кетчү бу төгөрөк ааламдын  
Кайда башы, аягы жок, таң калдым.  
Чындыгыны эч ким айтып бералбайт:  
Кайда кеттим, кайдан, кантип жаралдым?»,

«Күшбак болгун, бүтпөйт кайғы акыры.  
Ай-жылдыздар сапар улап жатыры.  
Турпагымдан кыш жасалып эртеге  
Үй салынат, көтөрүлөт чатыры»,

«Алмұздектан бери күн, түн бар эле.  
Ай-жылдыздар айланышчу баары эле.  
Топуракка абайлап кой кадамды,  
Бул топурак кара көз бир жар эле».

Бул ыр саптарда ой, эмоция, метафора бийик чегине жетип, чексиздикти алаканга салып көрсөтүп турат. Бир сапка бир романдын мааниси сыйят де-

Эгемберди Эрматов



ген түшүнүк мына ушул Омор Хаямдын рубайлери-не таандык.

\* \* \*

1079-жылы Омор Хаям тарабынан түзүлгөн күн календары өзүнүн тактыгы менен ааламдын окумуштууларын таң калтырып келатат. Ал өзүн акын эмес, илимпоз катары сезген. Ондон ашуун илимий әмгектери бизге келип жетти. Таланттуу астроном, улуу математик катары азыр да аброю өтө бийик. Энциклопедиялык билимге ээ болгон. Ошентсе да бир рубаисинде: «Сыр калбады бул ааламда түйүндүү, илим алдым берип бүткүл дилимди. Жетимиш эки жыл ойлонуп түшүндүм: эч нерсени билбегеним билинди», – деп жазат. Улуу жөнөкөйлүк!

**Низами Гянжави**

\* \* \*

Низами – менин адабий устартарымдын бири. Анткени анын өмүр жолун, чыгармачылыгын окуп үйрөнүүгө, чыгармаларын которууга өмүрүмдүн эң жемиштүү учурларын короттум. Нечендереген бактылуу күндөрүмдү аны менен баарлашып, дидарлашып, сыр төгүшүп өткөрдүм. Кандайдыр бир азын-оолак ийгиликтеге жетишкен болсом, ага ушул устартамдын чоң таасири бар деп эсептеймин. Көзүмдүн тириүсүндө мууну моюнга алыш коюу менин инсандык парзым. Эң негизгиси анын чыгармаларын которуу менен катормочулук мектептен өттүм. Сөз менен иштөөнү үйрөндүм. Акын учүн мындан ашкан пайдалуу мектеп болбойт.

## *Эсселер жана драмалар*

Ассолер жана бригадалар

\* \* \*

Ал чыгыштагы улуу ақындардын башатында турат. Чыгыштын керемет поэзиясына үлгү болуп берүү озүйпасы ага таандык. Анткени ал биринчи жолу «Бешилтики» («Хамсаны) жазган. Ага чейин мындай төгөрөгү төп келген, көлөмү, тематикасы жагынан бай, масштабдуулугу жагынан бийик турган поэтикалык дастандар жазылган эмес эле. Эпикалык ой жүгүртүү, эпикалык дүйнөтүүм, эпикалык сюжет анын «Хосроу менен Шириң», «Лайли менен Мажнун», «Искендер-намә», «Жети сулуу» сыйктуу дастандарын көркүнө чыгарып турат. Эгер ақын алардын бирин эле жазып койгондо, дүйнөлүк адабияттын классиги болуп кала бермек.

\* \* \*

Орошон таланттын ээси Низами арап, фарс, грек адабияттын, философиясын, тарыхын мыкты билген. Кытайдын, Индиянын, Түрктүн байыркы адабияты, элдик оозеки чыгармачылыгы, мифологиясы менен кецири тааныш болгон. Анын каармандары ар түрдүү улуттун өкүлдерүү. Орто кылымда жашап бүткүл дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүрткөндүгүү, бүгүнку ааламдашуу маселесинин башатында тургандыгы кимди да болсун таң калтыrbай койбыйт. Ошо себептен анын чыгармаларынан немец акыны Гете, англ ис драматургу Шекспир таасирленген. Чыгыштын генийлери Навои, Жами, Хосроу таасирленип өз чыгармаларын жазган. Адабият дүйнөсүндө жол көрсөткүч маяка айланган.



\* \* \*

Эмне себептен мен анын «Жети сулуу» даста-нын катордум? Биринчиден, бул чыгарманын композициясы, сюжети, тематикасы өтө татаал жана кызыктуу. Экинчиден, тарбиялык мааниси өтө чон, үчүнчүдөн, адилет падышанын образы биздин заман үчүн абдан керектүү, үлгү болорлук касиетке ээ. Төртүнчүдөн, достук, сүйүү темасы бийик деңгээлде берилген. Бешинчиден, дастан абдан жецил, кызыгуу менен окулат. Айта берсе которууга себеп болгон касиеттери оголе көп. Эң негизги максат - кыргыз адабиятынын кенчине айлансын деген аруу тилек. Ал канчалык ишке ашкандыгын кийинчэрээк мезгил өзү баасын берер.

\* \* \*

«Искендер-намэ» дастанында кыргыздардын өлкөсү жөнүндө керемет ыр саптарын жазган. Бүт дүйнөнү багындырып келе жаткан Искендер жашоо шарты, коомдук түзүлүшү бейиш сыйктуу, чындык менен адилеттик өкүм сүргөн, жалган айтууну, уурулукту, өзүмчүлүктү таптакыр билбegen өлкөгө туш келет. Бул өлкөдө үйлөрдүн эшиги кулптанбайт, багы тосулбайт, малы ээн-эркин жайылып жүрөт, койчусу да жок. Анда жашагандар бирдей укукка ээ, бирини бири жек көрбөйт, жамандабайт, кем-синтпейт. Көкө Тецирге – жалгыз Кудайга гана сыйынат, анын эркине баш ийет. Чыгарманын негизги идеясы – Искендер мына ушул өлкөгө туш келгендиги, ушул жерде мурда кылган иштерине тообо келтирип сапардан артына кайткандыгы. Низами кыргыздарды кандай баалагандыгын мына ушул

## Эсселер жана драмалар



эпизоддон эле билсе болот. Акын – кыргыздарды дүйнөдөгү эң адилет, эң бактылуу, эң улуу эл деп бекер баа бербесе керек.

\* \* \*

Низаминин аялы Аппак биздин жердешибиз, таластык кыргыз-кыпчактын кызы экендингин көпчүлүгү билбесе керек. Дербенттин ханы акын тартуулаган «Сырдын кенчи» аттуу дастанды окуп чыккандан кийин, Аппакты тартуу кылган. Аны күндүктөн бошотуп, коомдогу айың сөздөргө кулак салбай, нике кыйдырып үйлөнет. Бактылуу турмуштан Мухаммед аттуу бала төрөлөт. Аппак көз жумгандан кийин ага арнап «Лайли менен Мажнун» дастанын жазат. Ак сүйүсүнө ошентип өлбөс-өспөс эстелик тургузат. Мына ушул учун эле биз, кыргыздар, улуту азербайжан болгон улуу акынды аздектеп, чыгармаларын туу тутуп окусак дейм...

\* \* \*

Азербайжандын Гянжабад шаарында Низаминин күмбөзү бар. Акынга таазим кылгандар азырга чейин күн сайын келип турат. Кызык жери, тогуз кылымдан бери бир нече жолку жер титирөөлөрдөн шаар кыйрап калса да күмбөзгө эч кандай доо кеткен эмес. Акын мусулман дининин улуу аалымы болгондугу, Кудайдын кулчуулугун бекем кармаган, шариаттын жолдорун аздектеп туткан инсан экендиги маалым. Ар чыгармасында Алла Таалага, пайгамбарыбызга керемет ыр саптарын арнаган. Жер титирөөлөрдө күмбөзүнө доо кетпей аман сакталып калгандыгы, улуу акын дайым Жараткан Эгемдин

Эгемберди Эрматов



колдоосунда экендин балким далилдеп тургандыр. Эмнеси болсо да бул кандайдыр бир кудиреттүү сырдын жышаанын туюндурат.

\* \* \*

«Гянжабаддан Ала-Тоого көчүрдүм, өлбөс улуу дарактын бир бүчүрүн», – деп жазган элем «Жети сулууну» которуп бүтүп. Ошол көчүрүп келген бүчүрүм, ылайым, тамыр жайып өсүп кетсе экен. Көралbastыктan, сүүк көздөн алыс болсо экен деп тилемин. Аны беш жыл бою котордум эле, он беш жыл бою заман бузулуп кетип үстөлүмде жатты. Которо баштаганда беш-алты жаштагы балдарым чоңоюп, сүрөөнчү болуп беришти. «Бүчүр өсүп дарак болот» деген ошол. Кантсе да устатымдын руху ыраазы болсун.

Жалалидин Руми

\* \* \*

Чыгыштын улуу акыны Руминин калтырган адабий мурасы эбегейсиз чоң. Анын алты китептен турган «Меснависи» (эки саптык) отуз бир миң ыр сабын түзөт. Ал эми жыйырма бир китептен турган «Дивани кабири» (Улуу диван) кырк төрт миң ыр сабын өзүнө камтыйт. Булардан сырткары акындын төрт миң саптан ашуун философиялык, лирикалык рубайлери бизге келип жеткен. Эң кызыгы, ал ырларын өз колу менен жазган эмес. Оозунан нөшөрдөй төгүлүп турган ырларды шагирттери дааро кағазга түшүргөн. Жети кылымдан бери адамзатты таң калтырып келаткан алп акындын поэзия-

## Эсселер жана драмалар



сын жүрөк менен сезип туймайынча акыл менен түшүнүү алсыздык кылат. Анткени анын поэзиясына ааламдын сырлары жашырылган.

\* \* \*

Руми 1244-жылы Шамшидин Мухаммед деген дервиш менен жолугушат. Ошондон баштап анын дүйнөгө болгон көз карашы таптақыр өзгөрөт. Эки ортодогу доступк – ажырагыс руханий байланышка өсүп жетет. Ал өзгөчө бир абалга дуушарланат. Ошондо биринчи жолу шагирттери кызганып, Шамшидинди шаардан кууп ийишет. Досунун жоголуп кеткендигине кайгырып, тынымсыз издеө салат. Акыры аны кайтарып алат. Экинчи жолу шагирттери эч кимге айтпай Шамшидинди өлтүрүп, денесин қудукка таштап коюшат. Досунун кайда кеткенин билбей, көз жашын көлдөтүп, оозунан ыр саптары нөшөр болуп қуюлган акынга айланат. Жоголуп кеткен рухий устatty Руминин жүрөгүнөн ырдын булагын ачат. Өлүп калганын билбей, издеөсүн уланта берет. Дүйнөлүк адабияттын тарыхында мындай улуу доступк сезимди жолуктура албадым.

\* \* \*

Мындай бир икая бар. Бир жолу кимдир бирөө көчөдөн Румиге жолугуп: «Мен Шамшидинди көрдүм», – дейт. Ошондо ал үстүндөгү кийимин чечип бейтааныш адамга кармата берет. Жанында бараткан шагирти: «Муну бекер кылдыңыз да. Ал сизди жөн эле алдап койбодубу!?» – десе, байкуш акын оор үшкүрүнүп алып: «Мен кийимимди ошо

Эгемберди Эрматов



жалган айткандығы үчүн бердим. Эгер чын айтканда жанымды берет элем», – дептир. Көкүрөк дарты ушунчалық күчтүү болгондуктан, ырларынын баарын Шамшидиндин аты менен жаза баштайт.

\* \* \*

«Дивани кабир» китебине кирген эки миң жетимиш уч казалы жалаң уламыш, болумуш, каймана икаялардан турат. Мына ушул ықманы колдонуу менен адамгерчиликтин, ыймандын эң татаал түшүнүктөрүн жеткиликтүү, образдуу, поэтикалуу кылыш окурмандарга сунуштайт. Диний-философиялык сопучулук агымдын жол-жобосун, маани-мәңзызын көркөм сөз каражаттары менен түшүндүрөт. Ар бир казалы кайталангыс, ар бири поэтикалык шедевр. Чыгыштын улуу акыны Абдурахман Жами: «Устаттын бейиттери менен казалдары фарс тилиндеgi Курани Карим», – деп бекеринен айтпаса керек.

\* \* \*

«Меснави» эмне жөнүндө? Мында баары бар. Он сегиз миң ааламдын сыры, бүткүл адамзаттын табияты бири бири менен эриш-аркак жуурулган. Дүйнөнүн чексиздиги, ошол дүйнөдөн орун алган адамдын улуулугу чагылдырылган. Адам улуу боллуу менен бирге алсыз, майда әкендиги көрсөтүлгөн. Бул китең өлүм-өмүр, ак-кара, сүйүү-жек көрүү, ыйман-ыймансыздык жөнүндө. Мындаш көлөмдөгү чыгармалар кайсыл бир элде кылымдар бою жаралса, бул бир улуу генийдин буркан-шаркан түшкөн дем-илебинен, төкмөлүк касиетинен пайда болгон. Андагы чыгармалар адамды даңазалаган керемет

## Эсселер жана драмалар



симфония. Адам жанына канат бүтүргөн полифониялуулук менен контрапункт ықмалары ақылга сыйбайт.

\* \* \*

Анча-мынча нерсеге таң калбаган Гете ақындын ырларын окуп, таланттына таазим эткен экен. Ал эми Гегель Руминин көз караштарына сұктанып таасирленгени маалым. Индиянын XX ғылымдағы улуу ақыны Икбал аны устатым деп эсептеген. Түрктүн ақындары Юнус Эмре менен Назым Хикмет Руминин поэзиясына сугарылып өсүп чыгышкандыгын әч качан жашырган эмес. Чыгыш менен Батыштын руханий дүйнөсүнө уютку болуп берген мындай феномендер миң жылда бир жааралышы күмөн.

\* \* \*

Кыргыз окурмандары анын чыгармалары менен кецири тааныш эмес. Бир кезде ыраматылык Турсуналы Бостонкулов казалдарын которуп жүргөнүн билет әлем. Ал котормолордун тағдыры көзү өтүп кеткенден кийин эмне болду, мага белгисиз. Ал эми Кубанычбек Басылбековдун котормолору аз нускада Ирандан чыккан, бирок кецири әл катмарына жетпей калды. Откөн жылы Түркия әлчилиги тарабынан ақындын өмүрүн, чыгармачылыгын үгүттөө максатында жарыяланган конкурсун негизинде бир нече макалалар жаштардын «Шопола» журналына чыкты. Бул саамалыктын негизинде окурмандар азын-оолак түшүнүк алыш калды. Ақындын чыгармалары качандыр бир кезде кыргыз

*Эгемберди Эрматов*

тилине толук которулат деген үмүттө жашап келем. Түрк дүйнөсүнүн улуу генийи ар бир кыргыздын үйүндө окулуп турса, анда элибиздин руху не деген бийиктикке, не деген тазылыкка жетээр эле.

**Саади**

\* \* \*

Саадини замандаштары «Чыгыштын булбулу» деп аташкан. Анткени анын казалдары өтө ыргактуу, музыкалдуу келгендиктен калк арасында обонгого салынып ырдалып кецири таралган. Ыры ырдалбаган бир дагы оюн-зоок, элдик майрамдар өткөн эмес. Казалдарынын негизги темасы эки ашыктын сүйүүсү. Оттуу сезимдерди шурудай тизген көркөмдүгү, кынтыгы жок чеберчилиги ақынды эң бийик даражага көтөрүп турат. Анын кырк жашка чейинки жазган казалдары «Куллият» деген жыйнагына топтолгон. Бул китеп махабатка арналган улуу эстелик. «Азабым көрүп кош көңүл эгер карасаң, – анда мен кантип жандуйнөм жыргап жай табам? Күзгүдөн сулуу жүзүндү тиктеп көрөсүң, түшүнгүн бирок ашыктар шорго кайнаган...» – деп ырданап ашыктардын жарчысына айланып кеткен.

\* \* \*

«Гүлустан» деген китебин окуган адам чачылган берметтей ақылдын казынасына дуушар болот. Китеп сегиз бөлүктөн турат. Тарбиялыш маанисине чек жок. Акын эл арасында кецири таралган аңыздарды, кызыктую окуяларды, болумуштарды, шакабаларды мисалга келтирүү менен ар кандай тур-

## Эсселер жана драмалар



муштук кырдаалдарды чагылдырып, аягында поэтикалык ыр саптар аркылуу насаат-тыянак чыгарат. Дүйнөнүн миң кырдуу сырын билген, ою терең, акылы тунук, жүрөгү айкөл даанышмандин образы көз алдыңа тартылат. Чыгарма абдан жөнөкөй, түшүнүктүү, образдуу жазылгандыктан жети кылымдан бери улуу касиетин жоготпой эл арасында сүймөнчүк менен окулуп келатат. Поэзия менен кара сөз айкалышкан, турмуштук мол тажырыйба жуурлушкан бул эмгектин куну жок. Окуган сайын окугуң келе берет.

\* \* \*

Орто кылымдарда акындар, өнөр адамдары, аалымдар кайсыл бир падышанын ак сарайына чакырылып, бийликтин кызматын кылышп, падышанын камкордугуна алынып чыгармаларын жазышкан. Саади адегенде аксарайга барып сый-урматка татыган. Кийинчөрөек бийликтин ирип-чирип баратканын көрүп, кызмат кылуудан өз ыктыяры менен баш тарткан. Эркиндикти көздөп жер кыдырып, саякаттап кеткен. Ар кандай аалымдар, падышалар, акындар менен маектешкен. Ошол учун ал: «Адам эки өмүрдү жашап өтүшү керек. Бириңчисинде изденип, ката кетирип, тажырыйба топтолп, экинчисинде топтогон тажырыйбасын ишке ашырып өз турмушунда колдоно билиши зарыл», – деп айткан. Акын мына ушул айткан сөздөрүнүн өтөсүнөн чыкты. Анын жемиши «Гүлустан» менен «Бустан» чыгармалары.



\* \* \*

Өмүрүнүн ақырында жазган бир керемет рубаиси бар. Сексен сегизге кирген ақын мынтип ырдап жатпайбы: «Арзууларга жеталбастан дем кысталып бууктум. Айтып анан эс алайын эми дагы бир азга. Атагөрү, «Жетет!» – дешип тургузушуп жиберди, өмүр деген дасторкондун олтура элек жанына...» Жашоонун көз ирмемдик әкендигин, адам канча жашаса да өмүргө тойбостуугун, эми гана тириүчүлүктүн ырахатын сезип, ага жеткенде үзүрун көрбөй кеткендигин өтө образдуу, таамай берген.

\* \* \*

Кайсыл заманда болбосун шылуун, алдым-жуттум, өзүмчүл, талантсыз ақындар айла-амал менен жол таап кетери бышык. Мансап адамдарына кошомат кылышп, көкөлөтүп мактайт. Оокат тиричилигин ондоп, бардар жашашат. Саади да ошондой күн тийген жердин чубагы болгондордон запкы тарткандыгы маалым. Бир рубаисинде алар жөнүндө момунтип ырдайт: «Эй, былжырак! Махабатты ақың барбы ырдоого? Өмүр бою жаздыңбы сен ыргактуу эки сап? Көрдүңбү улуу ойлору бар сөздүн пири Саадини... Пашаларды ырдабады - ыры жалгыз махабат».

### Хафиз

\* \* \*

Курани Каримди қырааты менен жатка айткан адамды «хафиз» дешет. Орто кылымдарда мусулман дүйнөсүндө бул өтө ардактуу өнөр болгон. Ан-

## Эсселер жана драмалар



дайлар эл арасында чоң урмат-сыйга жетишкен. Ақын Шамсидин Мухаммед Шираз шаарындагы бай үй бүлөдө туулуп, атасы өлгөндөн кийин жакырланып кетип оокат-тиричилик өткөрүү учун хафиздик өнөргө башын байлайт. Керемет конур үнү, феноменалдык эститууму менен турмушун өткөрөт. Ошен-тип ага «хафиз» деген лакаб ат жармашат. Көзү тириүүсүндө атак-даңкы бүткүл чыгышка кецири тарап, поэзия күйөрмандарынын пирине айланат.

\* \* \*

Эл арасында Хафиз жөнүндө эң көп айтылган аңыздардын бири момундай. Ақын бир казалында: «Түрк кызынын бир көз караш, калы учун Самарканды, Бухараны тартуу кылам белекке», – деп жазат. Казал тез эле әлге тараап кетет. Бир күнү аны Темирлан угуп калат. Аябай жинденет. Ақынды Ак сарайга чакыртат. «Сен кайдагы бир түрктүн кызы учун менин шаарларымды тартуу кылууга кандай ақың бар?» – деп урушат. Ошондо Хафиз: «Кечирип коюнуз, падышам! Ошон учун мен мына бул ахывалга туш келип калдым да», – деп жамачылуу эски дервиштик кийимдерин көрсөтүптур. Темирлан өз убагында айтылган тамашалуу мындай сөзгө аябай күлөт. Ага кайра баш-аяк сарпай кийгизип: «Мыкты казалдарды ушинтип жаза бер», – деп сыйлап узаткан экен.

\* \* \*

Ақындын казалдары жалаң сүйүүгө арналган. Сүйүүнүн улуулугун, сыйкырын даңгазалаган. «Хафиз кайра тирилет да айрып салат кепинин, Жан

Эгемберди Эрматов



жагымдан ысык желдей басып өтсө ынагым», – дейт. Же: «Ортодо сүйүү болбосо, алган аялың менен жашоо бул – түрмө. Сүйүсүз Хафиз өмүрдөн тойду, көңүлү чөгүп, журөгү көйдө» – дейт. Бизге келип жеткен беш жүз казалынын баары махабат деген уч-кыйры жок, эч кандай сөз күдиретине баш ийбegen, акыл менен туюлбаган ааламдын сырына бағышталган. Анын казалдарын которуу өтө кыйын. Ошентсе да аракет кылыш ар кайсыл жылдарда бир нече казалын которгон элем. Анын бири момундай:

«Жүрөгүң таштан, күмүштөн сыргаң шыңгырап  
Тынчымды алды, эс-акыл баарын кетти уурдал.

Атилес кийген түрк кызы ойноок, периште -  
Жамалың айдай, деминде - ышкы, тил-бычак.

Ашыктык сезим аябай мени кайнатты,  
Кайнаган сымал көзөдө шарап тырсылдап.

Кемзелиң болуп кучактап алсам, канеке,  
Көйнөгүң болсом, кумарым жыргап бир канат.

Көмүлүп жерге сөөгүм сөпөт болсо да  
Өлүмдү женем, сүйүнүн оту зор кубат.

Ишеним менен өмүрүм кетти, апкетти,  
Апкетти аппак мамагы, чачы жер чубап.

Илептен өpsөң, илептен өpsөң, oo Хафиз,  
Ошондо жаның сакаят, шондо сакаят...»

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Пушкиндин сүйүү лирикаларында Хафиздин таасири күчтүү. Толук томдугун барактап чыксаң айрым ырларын жүрөгү менен көтөргөндүгүн көрөсүң. Ал эми экинчи бир орустун классиги Сергей Есенин түздөн түз Хафиз менен Саадинин таасири менен «Персия кайрыктарын» жараткандыгы белгилүү. Улуу акындар кайсыл заманда жашабасын руханий байланыштары күчөп, бири бирине тартылып турушкандыгын байкап келатам.

\* \* \*

Кыргыздын башка акындары жөнүндө кепилдик бералбаймын, бирок мага чыгыштын Хафиз сыйактуу улуу акындарынын таасири көбүрөөк тийди. Менин 1995-жылы жазылган «Махабат саптары» деген ыр түрмөгүмдө ошол улуу устаттарымдын демилеби, руханий колдоосу сезилип турат. Ошолор менен баарлашып, ошолордун дүйнөсүн сезгеним учун аябай бактылуумун. Алар суу ичкен булактан суу ичкен сыйактуу сыймыктанам. Көңүлүм чөгүп турганда тартынбай көнеш сураймын, көкүрөк киримди жууп кетирем. Ошондуктан алар мен учун өлбөстүктүн, аруулуктун символу.

**Жами**

\* \* \*

Жаминин өмүрү – чыгармачылыкка баш сайып кызмат кылуунун өзгөчө үлгүсү. Эл арасында аброю канчалык бийик болгонуна карабай, бийлик төбөлдөрүнүн азгырыктуу сунуштарына муюп кал-

## Эгемберди Эрматов



бай жөнөкөй дервиш катарында жашап, кичинекей тамаркасын иштетип турмушун өткөргөн. Бүткүл кудирет-күчүн поэзияга арнаган. Ошондуктан артынан эбегейсиз чоң адабий мурас калтырып кеткен. Ақындын «Жаштыктын алгы сөзу», «Тизилген мончоктордун ортосу» «Өмүрдүн аягы» деген китеңтери чеберчиликтин туу чокусу сыйктуу сезилет. Жами илимдин бардык тармактары боюнча көөнөрбөс эмгектерин жазып калтырган. Анын артынан ээрчи-ген миндеген шағирттери болгон. Ақын менен пикир алышшууну эңсеген аалымдар үйүнө байма-бай келип турган. Үйүнүн эшиги эч качан жабылган эмес. Ошондой болсо да улуу дастандарды жазууга кантип убакыт тапты экен деп таң кала берем.

\* \* \*

Жами жашында Кожо Акрап деген аалымга шағирт түштөт. Накшбандия сопучулук агымына кошулат. Дин илимдерин мыкты үйрөнөт. Жаш ке-зинен феноменалдуу эстутуму болгондуктан, аалымдык даражасы жогорку деңгээлге жетет. Пайгамбарлардын өмүрүн терец өздөштүрүп, кийин Сулайман пайгамбар, Жусуп пайгамбар, Искендер Зулкарнайн жөнүндө поэтикалык дастандарын жазат. Жамиинин өзгөчөлүгү Низами баштаган «Хамсаны» андан ары улантып «Жетилтик» жазгандыгында. Алар «Алтын чынар», «Соломон менен Абсел», «Изгилерге белек», «Ыймандуулардын тасписи», «Жусуп менен Зулайка», «Лайли менен Мажнун», «Искендердин ақыл китеби». Бул дастандардын көркөмдүгү, сюжети, композициясы, поэтикалык ою жогорку чеберчиликке жеткен. Ар бири жаркыраган чолпон жылдызы сыйктуу.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Навои менен Жаминин ортосундагы мамиле өзүнчө чоң тема. Алар замандаш гана болбой бири бирине устат-шагирт, кыйышпас дос болушкан. Чыгармаларын адегенде бири бирине окушуп, пикир алышып турушкан. Навои бир мамлекеттин увазири болгондуктан ар дайым Жамиден кабар алып, турмуш-тиричилигине жакындан жардамдашкан. Жаминин көзү өткөндөн кийин анын өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө эң биринчилерден болуп әмгек жазган. Мурастарын элге жеткируүдө жакындан көмек көрсөткөн. Эки улуу ақындын каттарын окусаң бири бирине болгон урмат-сыйдын тереңдигин, дил-жүрөктөрүнүн тазалыгын, замандын көйгөйүн, мезгилдин айкелин даана байкайсың.

\* \* \*

Ақындын чыгармаларында көркөм сөзгө маани берген ыр саптар оғоле көп. Алар чыгармачыл адамдар учүн өзгөчө бир мектептин ролун аткарат. Маселен, «Абада учуп жүрөт сөздөр саны жок, күдүм эле бермет мончок, көзмончок. Сөздүн пири ондоп койсо бир тамга, бермет сымал жарк-журк этет ал кайра. Тәэ башында будемүк ой капилет, жаңы маани, туюмдарды апкелет», – дейт «Изгилерге белек» аттуу дастанында.

\* \* \*

Жеке адамдын аруу, асыл касиеттерин ырдап, адамга болгон ишенимдин күчүн көкөлөткөн. Адамга ыйбаа менен, урмат менен, сүйүү менен мамиле

Эгемберди Эрматов



кылууга чакырган. Адам табиятында байкалбай, се-зилбей көмүскөдө уктап жаткан улуулук, сулуулук сезимдерин ойготууну акындык озуипам деп билген. Мындан ашкан бийик озуипа да болбосо керек.

\* \* \*

Махабат темасы Жаминин казалдарынын күрөө тамыры. Бул түбөлүктүү темага кайрылбаган чы-ышта бир дагы акын болбосо керек. Ага кайрылба-ган, махабатка мас болбогон акынды чыгышта акын деп да эсептеген эмес. Махабат менен акындык бири бирин толуктап, маанисин кенеңтиш, тириүлүктө бири бирине аброй алып келип турган түшүнүктөр.

«Көөдөндү мобу тытууга деле даярмын,  
Жүрөктө сенсиз сөз болсо кууп тыярмын.

Өзүңсүз учуп жүргөн бир майда чаң элем.  
Жамалың мени жаркытты, жарық нур алдым.

Түш сымал чубап көзүмдөн өтөт ажарың,  
Махабат туйган тагдырга шүгүр кыламын.

Кийимим-көчө, жалтылдайт көз жаш берметтер.  
Түгөнбөйт кору – тепкилеп чачып турамын.

Ишенем, көктө жашаган элдер ыйлашат,  
Арз-муңум жетип боору ооруйт мага Кудайым.

Сен айттың: «Жами, күчүгүм болгун! Чынжыр ал!»  
Күчүгүң болбой ким болом анан, ынагым?»

Эсселер жана драмалар



Кулкожо Акмат Яссави

\* \* \*

Кулкожо Акмат бабабыздын таберик хикметтөрүн кыргыз тилине каторуу (китең 2008-жылы «Бийиктик» басмасынан жарыкка чыкты) менин өмүрүмдөгү эң жооптуу, эң олуттуу окуя болду. «Мына ушул ишти аткар!» – деп Алла Таала дилиме салгандыгы учун өзүмдүү пенделердин арасында жүргөн бактылуу жандай сезем. Себеби анын ысмызы чыгыш дүйнөтаанымында тогуз кылымдан бері өтө чоң урмат-сый менен айттылып келатса да кыргыз окурмандарына толук жетпей жүргөндүгү бушайман кылчу. Илимпоздор ал жөнүндө сөз кылганда үстүртөн сөз кылып жаткандай туулчу. Ошондуктан мен бул ишти жан дилим менен колго алдым. Билген адамга бул менин даабатым, улуттук ар-на-мыс учун жасаган атуулдук милдетим, улуу бабабызга кылган таазимим.

\* \* \*

Акындын хикметтери жалпы түрк маданиятына таандык. Азыр ага түрктөр да, өзбектөр да, казактар да ээлик кылып, өздөрүнө менчиктештирип жүрүштөт. Акын жашап өткөн тарыхый кырдаалды эске алмайынча, ошол замандын өсүп-өнүгүү, дүйнөтүюм көз карашы менен тааныш болмоюнча, бүгүн ар кими биз улуу даанышманды биздики деп талаша бергенибиз жакшы эмес. Анын калтырган мурастарына этият мамиле жасап, окуп үйрөнүп, рухий жарыгына жылышып, ошондон күч-кубат алып, улуу башат деп сезип жашаганыбызда гана

## Эгемберди Эрматов



ал баарыбызга бирдей кенчке, дөөлөткө айланат. Ошондо биз да дүйнөлүк цивилизациянын өсүп-өнүгүүсүнө салым кошкон эл болуп чыга келебиз. Түрк дүйнөсүнүн келечеги, менимче, бөлүнүп-жарылууда эмес. Тескерисинче, улуу башаттардын негизинде кайрадан биригип биримдикке, ынтымакка, кандаштыкка, туугандыкка умтулууда.

\* \* \*

Акмат Яссави жөнүндө сөз жүргөндө диний-философиялык сопучулук ағымын айтпаса болбойт. Пайгамбарыбыздын хадистеринде бу тууралуу кеңири маалыматтар бар. Сопучулук өзүнчө ыйык жол катарында пайда болгондугун мурда жашап өткөн Хасан Басирийдин, Зунун Мисирийдин, Муруф Керкинин, Ибрагим Адхамдын, Бајазет Бистаминин, Жұнайид Багдадинин, Мансур аль Халлаждын өмүрлөрү айгинелеп турат. Алардын ысымдарын Кулкожо Акмат хикметтеринде урмат-сый менен айтып жазган. Ал бул ыйык жолду устаты Арыстанбабадан алган жана сопучулукту илимдин деңгээлине жеткирген. Анын амалияты менен усулятын так, даана көрсөтүп кеңири катмарга тараткан.

\* \* \*

Улуу даанышман бабабыздын пикири боюнча сопучулукта төрт баскыч бар. Алар шарикат, тарикат, марифат, акыйкат деп аталат. Өз учурунда ар бир баскыч он мерчемден турат. Аларды окуп үйрөнүп эле калбай амал кылыш, өмүрүн сайып жашшо сопучулукка моюн сунган мусулмандын милдети. Бул ойой-олтоң, жецил-желпи ишке аша кой-

*Эсселер жана драмалар*



бойт. Сөзсүз жол көрсөткөн устатты пир деп билип, ага колун бериш керек. Хикметтерде шагирт менен устаттын ортосундагы руханий байланыштар жөнүндө өтө көп айтылган. Төрт баскычта көрсөтүлгөн жол-жоболорду Яссави поэтикалық төрөндикте, өзгөчө ыргакта кецири чагылдырган. Бул ырлар жөнөкөй эле насаат сөздөр эмес. Аларда акындын ишеним-туйгусу, тажырыйбасы, жандүйнөсүнүн чексиз байлыгы орун алган.

\* \* \*

Кулкожо Акмат өзүнүн 147-хикметинде:

«Тоготушпай аалымдар түрк тилини паска урат,  
Билимдүүдөн эшитсең көңүлүндү кубантат.

Аят, хадис мааниси түрк тилинде дал келет,  
Маанисине жеткендер улуу башын жерге ийет», –

деп түрк тилин даңгазалаган. Ошол учурда илимдин, адабияттын тили арап, фарс тилдери деп эсептелген. Яссавинин келиши менен түрк тилине жол ачылып, ушул тилде хикметтерин жазып, шагирттери да сопучулукка үндөгөн даабаттарын түрк тилинде жүргүзүшкөн. Түрк тили поэзиянын тили болууга арзый турганын Кулкожо Акматтан кийин Навои далилдеди. Алардын мындай эрдиктери үчүн биз, азыркы урпактар, чексиз ыраазычылык айтып таазим кылышыбыз керек.



## Навои

\* \* \*

Навои жөнүндө маалыматтар оголе көп. Анын бүткүл чыгармачылыгы, өмүр жолу ийне-жибине чейин иликтенип бүткөн. 1963-1968-жылдары өзбек тилинде биринчи жолу анын он беш томдугу жарайк көргөн. Анын ысмы чыгыш жылдыздары Низами, Дехлеви, Жами менен бир катарда турат. Акын арап, фарс тилдерин мыкты билсе да негизги чыгармаларын түрк тилинде жазган. «Баянымды баштадым мен түрк тилде, дүр-дүйнөнү жеткиралдым шул үндө», – деп ырдаган.

\* \* \*

Дүйнөлүк адабияттын тарыхынан жолуктурбаган кереметти Навоинин өмүрүн окуп жолуктурдум. Ал кандай керемет дешиңиз мүмкүн. Керемет - Навои «Хамсасын» алты айдын ичинде жазып бүтүргөндүгүндө. Бул акылга сыйбай турган иш. «Хамса» әлүү төрт миң ыр сабынан турат. Мындай сыйкырдуу ийгилик оргуштап кайнаган улуу таланттын, генийлик күдиретке ээ болгон инсандин гана колунан келет. Өмүр бою жыйнаган тажырыйбасы, алган билими, чыгармачылык даярдыгы, күүгө келип чыңалган эргүүсү, тарыхта жолукпаган эрдикти жасоого ыңгайлуу шарт түзүп берди. Аны өз учурунда жемиштүү пайдалануу, ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ошону сезип туйган адам гана бактылуу.

## Эсселер жана драмалар



\* \* \*

Навоинин экинчи бир эрдиги төрт китептен турган «Ойлордун казынасы» деген әмгек. Алар «Балалыктын сыйкырлары», «Жаштыктын сейрек учур», «Орто жаштын укмуштары», «Карылыктын пайдалуу кенештери» деп аталат. Бул төрт китеп кырк беш миң ыр сабынан ашык. Чыгышта белгилүү болгон бардык поэтикалык жанрларда жазылган. «Хамсадан» кийинки бул төрт китеп акындын бүткүл өмүр жолун, дүйнөтуюмун, философиясын өз кучагына камтыган поэтикалык улуу шедевр.

\* \* \*

Акын «Хамсаны» жазып бүтүп Хусейин Байкарага тартуулайт. Ошондо падыша: «Экөөбүздүн көптөн бери чечилбей келаткан бир талашыбыз бар эле. Ошону бүгүн чечип алалы», – дейт. Анан Навоиден: «Устат деген әмне, шагирт деген әмне? – деп сурайт. «Устат әмнени кааласа, шагирт ошону каалайт», – дейт акын. Анда Байкара: «Эгер сиз шагирт болсоңуз, анда менин каалаган нерсемди аткарасыз», – дейт да Алишерди ак боз атка мингизип тизгининен жетелейт. Ошентип падыша чыгыш элдеринин жөрөлгөсү боюнча өзүнүн шагирт экендин гин билдирет.

\* \* \*

Навои чыгыш акындарынын ичинен увазирдик кызматты аткарған мамлекеттик деңгээлдеги адам эле. Хусейин Байкаранын оң колу, коомдук ишмер



катары кецири таанылган. Бирок өмүрүнүн эң акырында жазылган «Сүйгөн жүрөк» деген әмгегинде бийликтің жөнүндө төмөнкүдөй ойлорду айттып кетиптири. «Падышадан алыс бол, хан сарайга жакынданба. Эң жакшысы – ал жерден беле кач. Жөнөкөй адамдар үчүн күнөө болуп әсептелген нерсе – падыша үчүн чоң ийгилик катарында сезилет. Ошон үчүн ага кызмат кылам деген адамдын әшектен айырмасы жок. Адам өзүн жеп кете турган арыстанды өстүрөбү? Же сакайып кетем деп ууну ичип алабы? Падышага кызмат кылам деп жан талашкан адам өмүр жибин үзүп алган адамга барабар. . . Анын күлкүсү чагылганга окшош. Жарк эткен жарыгынан эң пайды жок, бирок денеңди күл кылып күйгүзүп кетет». Өмүр бою бийликтин туу чокусунда жүргөн акындын бул сөздөрү тегин жерден жазылбаса керек. Мындай ачуу чындыкты өмүрүнүн акырында айтканын кара. Адамды ойго сала турган сөздөр.

### **Бабур**

\* \* \*

Нерунун кызы Индира Гандиге жазган каттарын окуп олтуруп, Бабур жөнүндө көп маалыматтарга туш болдум. Бул каттарды ал түрмөдөн жазған экен. Бабур Улуу Могол империясын түзүп Индиянын тарыхый өсүп-өнүгүүсүнө, маданиятынын калыптанышына чоң таасирин тийгизген экен. Небиреси Жахангир Тажы Махалды салдырып дүйнөнү таң калтырган кереметке айландырыптыр. Урпактары төрт жүз жыл Индияны бийлеп, натыйжада түрк элдеринин руханий таасиринен өзгөчө бир ма-

*Эсселер жана драмалар*



данияттын жуурулушмасы пайда болуптур. Мырза Галиб сыйактуу улуу акын да түрк бутагынан өсүп чыгыптыр. Бабурдун Индияда калтырган изи бүгүнкү күнгө чейин жоголбой келатат.

\* \* \*

Менимче түрк маданияты менен ынды, урду маданиятынын ортосундагы байланыштар терең изилденбей ак барак боюнча келатат. Байыркы түрктөр Индияга Кемалай аркылуу асма көпүрөлөр менен өтүшүп, ал жакта жалгыз Кудай-теңирге сыйынууну жайылтышканы тарыхта маалым. Байыркы түрктөрдөн бир нече падышалар чыгып, узак убакыт бийлик жүргүзүшкөндүгү санскрит тилиндеgi адабияттарда жазылып калтырылган. Ал эми атактуу Гаутама Будда Сакья Муни деген ат менен белгилүү. Бул «сак адамы» же болбосо «турк адамы» деген эле түшүнүктү берет. Насили түрк экендиги өзүнөн өзү көрүнүп турат. «Арийлер» деген сөз санскрит тилине түрк тили аркылуу өтүп кеткен «аруулар» же болбосо «таза кандуулар» деген сөз. Миндеген түрк сөздөрүнүн санскритке өтүп кетиши байыркы түрктөрдүн таасиринен улам деп түшүнүү керек. Бабурдун Индияда келиши менен байыркы байланыштар кайрадан чындалып, Индия адабият менен маданияттын очогуна айланган. Бул илимде изилденбей келаткан тармак.

\* \* \*

Индияда «кыргыз» этнонимине байланышкан жүздөгөн түшүнүктөр, жер-суу аттары бар экендин ал жакка сапарга барып келген кыргыз атуул-

Эгемберди Эрматов



дары айтышууда. Мунун себеби эмнеде деген суроо туулат. Анын себептерин ким «Бабур-намэни» окуп чыкса дароо түшүнөт. Анткени ал жакка Бабур менен кошо көптөгөн кыргыздын эр азamat жигиттери кеткен. Ошолордун урпактары Индияда калып, ошондон улам кыргыздын издери табылууда. Буга таң калуунун кажети жок, анын эң жакын кеңешчилери, айрым аскер башчылары кыргыздардан болгон.

\* \* \*

Бабурдун адабий мурастары биздин күнгө толук жетип келген жок. Анын Мавераннахда, Ооганстанда жазылган ырларынын кол жазмалары Париждин китепканаларында, ал эми Индияда жазылган ырларынын кол жазмалары Рампур Наваба китепканасында сакталып турат. Биринчи жолу ырлары орусча 1917-жылы Петроградда жарык көргөн. Ошондон тартып орусча, өзбекче көп жолу ырлары өзүнчө китеп болуп чыкты. «Бабур-намэни» Т. Козубеков кыргыз тилине каторуп жарыкка чыгарган. Ырлары али толук каторула элек.

\* \* \*

Кыргыз санжырачылары Бабурдун түпкү теги кыргыздын мундуз уруусунан чыккан деп жүрүшөт. Мундуздун кыпчак аялынан Замин, Шердар деген эки уулу болгон. Шердардан Бектенаалы, андан Айдараалы, андан Үсөнаалы, андан Өмүр туулган. Бабур ошол Өмүршаанын баласы. Бабур Индияга кеткенде оулия, улуту кыргыз Кожокеленди кеңешчи кылыш кошо алыш кеткен. Аскер башчылары-

*Эсселер жана драмалар*



нын бири Кадамжай районундагы Майдан айылында жашаган ичкиликтердин бек найман уруусунан чыккан Чырак баатыр болгон. Жалпы элге мынданай маалыматтар анчалык жетпей, түпкү бабаларыбыздын тарыхы дыккаттык менен изилденбей келаткандыгы мени көбүрөөк өкүндүрөт.

**Кабир**

\* \* \*

Бииринчи жолу Кабир менен Бхагаван Ошо Ражништин «Бермет чачылалар» деген китебинен окуптааңыштым. Дароо эле Кабирдин ырлары мени арбап алды. Ырларын кайра-кайра окуудан тажабай, жандуйнөмө жарық берген сыйкырдуу күчтү тапкандай болдум. Мурда сезип туйбаган, акыл парасатым жетпеген ойлордун толкунуна кабылдым. Ошондон баштап Кабирдин адабий мурастарын издеп окуу менин көмүске кумарыма айланды.

\* \* \*

Кабир Алла Таала менен пенденин ортосунда эч кандай ортомчулуктун кереги жок деп айткан. Адам өзүнүн жандуйнөсүнүн эрки менен, таат-ибадат менен, чексиз аракети менен Алла Таалага түздөн түз байланышка чыга алат. Адамдын түпкү максаты жараткан Алла Тааланы сүйүү, ага жүрөк ышкысын, ашыктык арзуусун арноо. Бул учун алган билимиц, тек-жаатыц, жашаган өмүрүц, байлыгын, жетишкен ийгилигигүй эч кандай жардамга келбейт. Эгер сен Алла Тааланы сүйбөсөң, анда шариаттын жол-жоболорун тутканыц бекер кеп. Аны махабат

Эгемберди Эрматов



деңизинде сүзүп, ашыктык жол менен гана таанууга болот. Кабир өзүнүн бүткүл өмүрү менен, жазган ырлары менен жогорудагы айтылган сөздөрүн далилдеп кеткен.

\* \* \*

Ырлары 1604-жылы «Алгачкы китең» деген ат менен жарык көргөн. Бара-бара окурмандар сүйүп окуган китеңке айланган. Бул чыгарма Алла Тааланы таануунун поэтикалык улуу үлгүсү катарында өз күчүн жоготпой келатат. Бир ырында окурмандарга мынтип кайрылат:

«Менин өлкөм билбейт кайғы, капаны.  
Чакырамын ага ханды, кулду да.  
Кимдин жаны кыйналса эгер азаптан,  
Келсин мында – жай табылат баарына.  
Мында жер жок, асман да жок, Ай да жок,  
Жылдыздар жок, учуп жүргөн аба жок.  
Ишенимдин күтөт жалаң жылдызы!  
Кеттик Кабир баскан жолдо, эй конок!»

\* \* \*

Кабир Бенарес шаарынын бир четинде, жепи-рейген үйдө жашачу экен. Кийим тигип, ошону күн сайын соодалап күн көрчү экен. Бир күнү хандык даражага жеткен бир шагирти келип: «Устарат, мен сизди хан сарайга көчүрүп кетейин. Жакшы шарт түзүп берейин. Канчага чейин кийим тигип кыйналып жашайсыз?» – дейт. Анда Кабир: «Жок, сарайыңа баралбаймын. Менин тик-

## Эсселер жана драмалар



кен кийимдеримди күткөндөр көп. Мени жөн кой. Мен Алла Таала менен ушул үйүмдө эле жолугушуп жүрө берейин», – деп макул болбой коет. Ошентип өмүрунүн акырына чейин жепирейген үйдө жашап өтөт.

\* \* \*

Ырлары музыкалдуу болгондуктан обонго салынып эл арасына кеңири тарайт. Чыркыраган чындыкты, ыймандын тазалыгын, жалгыз Кудайга сыйынууну даңгазалап, дин кызматкерлеринин арасындағы ыймансыздыкты, эки жүздүүлүктү, каратразгөйлүктү ашкерелеп ырдагандыгы учун аны мусулмандардын да, индуистардын да дин өкүлдөрү эки тараптан куугунтукка алышат. Бир жолу Бенарес шаарынын султаны аны жиниккен пилдерге тебелетип өлтүрүүгө өкүм чыгарат. Шагирттеринин жардамы менен араң қачып кутулат.

\* \* \*

Кабирдин ырларын которууга аракеттенип жүрөм. Бирок азырга чейин бул аракеттимден жакшыраак майнап чыкпай келатат. Ошондой болсо да айрым рубайлериң сунуштап көрөйүн.

Башкаларды паска уруп жек көрбө,  
Бой кербегин мыктымын деп бир өзүм.  
Эч ким билбейт кайда калат табытың,  
Кайсы жолдо, кайсы жерде өлөсүң.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

«Меники» же «мен» дегениң чоң азап.  
Тез арада сен алардан кутул бат.  
«Меники» – бул бутундагы кишениң,  
«Мен» дегениң мойнундагы сыйыртмак.

\* \* \*

Дүйнө – кепе, анын ичи ыс болгон.  
Ким үмүттүн жолу менен ал жерден  
Чыгып кетсе этек-жөнин булгабай  
Ошол адам эң бактылуу дээр элем.

\* \* \*

Килем толгон сарайыңа мактанба,  
Дүйнөм көп деп чиренбегин тим эле.  
Эртең эле бир чункурда жатасың,  
Көрдүн үстү айланат көк шиберге.

\* \* \*

Не иш кылсаң бүтүр аны тезирээк.  
Азыр бүтүр... Бүтүргөнүң өбөлгө.  
Сен антпесең бышып бүтүп убакыт  
Келип түшөт топ деп капыс төбөңө.

\* \* \*

Кабирди окуп, которуп жүрүп өзүм үчүн бир омоктуу олжо таап алгандай болдум. Жазган чыгармаларыма башкача көз караш менен карай баштадым. Өзүмдү өзүм издеөгө өттүм. Натыйжада

*Эсселер жана драмалар*



«Алтер эго» деген 50 ырдан турган ыр түрмөгүм жазылды. Ошон үчүн Кабирдин дүйнөсүнө жолукканыма, аны менен баарлашканыма ыраазымын. Эгер тағдыр мени Кабирге туш кылбаса не деген кереметтерди туйбай кур-жалак калмакмын. Ушунусуна да шүгүр.

**Ли Бо**

\* \* \*

Ли Бо – кытай элинин улуу акыны. Анын толук чыгармалары көзү тириүсүндө жыйырма китептен турган деген божомол бар. Чыгармасы кошулбаган бир дагы поэтикалык антология жок. Он төрт кылымдан бери анын ысмынан «улуу» деген эпитет түшпөй келатат. Мунун сыры эмнеде? Бириңчи кезекте – талант дараметинде. Зор эргүүнүн ээси болуп поэтикалык ойлору ээ-жаяа билбекендигинде. Экинчиден өзү туюп сезген, өзү аралашкан, ички туюму, көкүрөк көзү көрүп турган дүйнөнү гана ырдагандыгында. Ай-аалам менен жуурулушуп кеткендигинде. Мына ушул касиеттери үчүн жакшы көрөм. Он төрт кылым мурда жашаса да менден эч нерсе жашыrbай көкүрөк дартын, жансырын төгүп бергендиги үчүн жакын сезем.

\* \* \*

Айрым мааламаттарга караганда Ли Бо 701-жылы азыркы Чүй боорунда төрелгөн деген кеп бар. Ал жаш кезинен зирек, таланттуу өсөт. Он жашында ыр жаза баштаган. Алгачкы ырларын окуп көргөн бир акын: «Буга Кудай өлчөөсүз, өзгөчө, ол-


**Эгемберди Эрматов**


чойгон талант бериптири. Дагы бир аз окуй түшсө аны Сыма Сян менен салыштырса болчудай», – деп айткан экен. Дагы бир акын Ли Бону: «Кайсыл бир күнөөң учун асмандан жерге куулган өлбөс-өчпөс генийге окшойсун», – деп айтыптыр. Ырларын сүйүп окуган падыша аны Ак сарайга чакырып Стилистердин академиясына башчы кылып коет. Ал эч ким менен эсептешпеген, өзү каалаган гана нерсени жасаган, эркин ой жүгүрткөн адам болгон. Ошондуктан бийлик чөйрөсүн жактыrbай, үч жылдан кийин әлди аралап кетет. Дервиш сыйктуу өмүр сүрөт.

\* \* \*

Ду Фу менен эң жакын достук мамиледе болгон. Эки гений замандаш, пикирлеш, санаалаш жашаган. Бири бирине чыгармачылык дем-кубат берген. Башкалардын паам-парасаты жетпеген бийик поэзия жөнүндө дидарлашып чер жазышкан. Экөө төң өздөрүнүн акындык тагдырына бекем ишенишкен. Бири бирине арналган ырлар буга күбө.

\* \* \*

Ли Бонун доорунда падышага каршы Аң Лушандын көтөрүлүшү чыгып, саясат менен анчалык иши жок акындын тагдырына чоң кесепетин тийгизген. Ал падышанан инисине жардам берем деп кооп колго түшөт да өлүм жазасына тартылат. Кийин өлүм жазасы сүргүнгө алмаштырылат. Сүргүнгө бараткан жерден кечирим берилип, кайтарылат. Кайсыл заманда болбосун бийликтен запкы тарткан акындар көп болгон. Ли Бо да мындай запкы-

*Эсселер жана драмалар*



дан кур калган эмес. Азыркы күндө ошол падышалар Ли Бонун шарапаты менен тарыхта белгилүү болуп жүрүштөт.

\* \* \*

Акын 762-жылы дүйнөдөн кайткан. Ал мас болуп калып көлчүктө жаткан Айды кучактап алам деп өлгөн деген имиштер айтылып жүрөт. Анын Ли Ян-Бин деген жакын тууганы болгон. Ырларын ошо киши сактап жүргөн. Акындын көзү өткөндөн кийин жарыкка чыгарган. Биздин күндөргө чейин эбегейсиз көп мурастан бар болгону тогуз жүз ыры жетип келген. Замандаштарынын көптөгөн эс-керүүлөрү бар. Ырларына жазылган түшүндүрмөлөр өзүнчө бир китеңкананы түзөт.

\* \* \*

Акындын «Аккан суу» деген ырын кыргызчага каторсом момундай болуп калды:

Күздөгү Айды

Ағызып барат аккан суу.

Түштүктө көлдө

Жымжырттык эч бир чек билбейт.

Бинашпа мага

Айткысы келет кайғы-сыр...

Менин да жаным

Агарса экен деп тилейт.

Ал эми «Чокудагы буткана» деген ыры мындаидайча каторулду.

Эгемберди Эрматов



Буткана ээн...  
Түнөдүм ошо жайда мен.  
Колумду созсом  
Жылдызга тиийем шыңғыр – от.  
Сүйлөштөн корком:  
Асманда жашагандарды  
Сөз менен тынчын  
Алууга менин акым жок!

\* \* \*

Ли Бо менин эң жакын тууганымдай. Бүткүл каны-жиним, рух турпатым менен кыргыз болсом да поэзиясынан жандуйнөмдү жарытып турган жарык нурларды сезем, жүрөгүм ысып ага жан дилим менен жакындашам. Түркөй, таш боор, жалган сүйлөгөн кыргызга караганда, көкүрөгүндөгү соккон жүрөгү көрүнүп турган, улуту кытай Ли Бо мага боордош бир тууганымдай туюлат. Экөөбүздү бөлүп турган улуттук, мезгилдик чек-өлчөм жок сыйктуу.

\* \* \*

Кыргыздын кыйынымын деп жүргөн бирөө менен сүйлөшүп жатат элем. Бир кезде: «Кой, айланайын, Ли Босуз эле күнүм өтүп келген. Аны айтып менин башымды оорутпа», – десе болобу. Эмне дешимди билбей туруп калдым. Мына ушундай көз карашы, дүйнөсү тар адамдарга да Алла Таала ырыссы-олжо берип коет экен. Өзү чынчалактай болуп туруп, дөөгө таш атканын кара.

*Эсселер жана драмалар*



**Ду Фу**

\* \* \*

Өз заманынын ачуу чындыгын, жан кыйнаган көйгөйүн, азап-шорун эч кимден тайманбай ырдоо чыныгы акындын парзы эмеспи. Ду Фу мына ушундай касиети менен дүйнөлүк поэзиянын классиги болду. Анын баскан жолу эрдиктин, акыйкаттыктын символу. Ал чыгармасы менен бийлик төбөлдөрүнө кашкайган чындыкты бетке айткан. Коомдогу айыкпас илдettерди көзгө сайып көрсөткөн. Кыйналып-кысталган карапайым элдин мүдөөсү менен жашаган. Мындай акындардын көзү өтсө да жүрөгүнүн күүсү ырларынан согуп туралады. Жеке керт башынан өткөн окуялардын баары элдин тарыхы менен жууруулушуп, бир бүтүн болуп биригип кеткен. Ошон учун ал улуттун, улут аркылуу адамзаттын үнүнө айланган.

\* \* \*

Акындын «Фэнсянга бараткан учурда» деген бир ырында бүгүнкү биз жашап жаткан заман менен байланышы бар экендигин баамдадым. Кайран акын төбөлдөрдүн ач көздүгүн, мансапкорлугун, дүйнөпраздыгын таамай сүрөттөп бериптири.

«Бүт өмүр бою салыктан башым кутулган,  
Урушка мени жиберген эмес баргын деп.  
Ошентсе дагы мен көргөн азап шу болсо,  
Жөнөкөй элдин абалы оор миң ирет», –

деп ырдаган. Дагы бир ырында: «Менин кайтыйм миң жылдар бою өлчөнбөйт», – деген. Мына


**Эгемберди Эрматов**


ушундай ойлору учун аны өзүмдүн замандашым, устатым деп сезем. Анткени куду бүгүн менин элим Ду Фунун заманында жашаган элдей ач көз, дүйнөпарат, экижүздүү төбөлдөрдүн запкысынан кутулбай кыйналууда. Бийлик менен элдин ортосундагы ажырым барган сайын аңырайып чоңоюп баратат. Парақорлордун армиясы көбөйгөндөн көбөйүүдө. Кичинекей өлкөмдү рухий жактан ачка калган келемиштер четинен кемирип жатат. Ошондуктан Ду Фуну оулия акын дегим келет.

\* \* \*

Тан мамлекети ичинен ирип, акырын руханий таянычтары кыйрап, өзүнөн өзү жок болоорун акын алдын ала билген экен. Бийлиktи ээлеген мансапкорлор жеп-ичкенден, талап-тоногондон, ууруулук жасоодон, саткынчылыктan, оюн-шооктон башка эч нерсени ойлобой калгандыгына аябай зейини кейиғен. Түндүктө жашаган түрк уруулары менен болгон тынымсыз согуш мамлекеттин алы-күчүн курутуп акыры кыйроого дуушар кыларын сезген. Согуштан пайда издеген төбөлдөрду жек көргөн. «Аскер арабалары» деген ырын окусаң, ошол замандаын ачуу чындыгы көз алдыңда даана тартылат.

\* \* \*

Акын 759-жылы Чендуга келип, шаардын че-тине кичинекей үй салып, он жылдай жашайт. 770-жылы көз жумат. Өмүрүнүн акырында жазган ырлары жеке адамдын башына келген драматизмге толтура. Ар бир сабынан улуу даанышмандык, боорукердик сезилет.



## Сайге

\* \* \*

Япониянын улуу акыны Сайге студент кезимден жакшы көргөн ақындарымдын бири. Танкалары өтө жөнөкөй, жупуну сөздөр, образдар менен жазылгандыгына карабай, тулкусуна адамдын жандуйнөсүн солк эттирип кете турган туюмдарды, сезимдерди сыйдырып алган. Бир шилтем, бир сүртүм, бир дем-илем менен түбөлүктүү дүйнөнүн жышаанын көз алдына тартат. Мурда сезип-туйбаган, маани берип баамдабаган, капилеттен бурканшаркан түшкөн маанайга туш келесиц. Поэзиянын керемети мына ушунда эмеспи.

\* \* \*

Сайге – бир сырдын, азгырыктын акыны. Бизди курчап турган ай-аalamдын сыйкырдуу табиятын өздөштүрүп, анын ичи-койнуна кирип жууруллушуп кеткен алхимик акин. Ал билинип-билинбegen, назарга анча илинбegen нерседен сулуулукту, улуулукту, түбөлүктүулүкту таба билген акин. Мындай касиетти Жараткан ар кимге эле наисип кыла берген эмес.

\* \* \*

Сайге – кайноолулардын, кыргоолдордун, күкүктүн, мажрүм талдын, бышыкчылык төгүлгөн күздүн акыны.

Жазгы туман.

Кайда, кайсы тарапка

Кыргоол учуп кетти экен?

Эгемберди Эрматов



Уя салган талаасы  
Күйүп калды өрттөнүп...

\* \* \*

Оо, күкүк, сенин үнүң  
Көп нерсе айткан эле  
Түн ичинде.  
Качандыр бир кездерде  
Унута алаар бекем аларды мен.

\* \* \*

Туптунук булак агат  
Жол четинде.  
Саябандуу мажрум тал.  
Көз ирмем токтоюн деп ойлойм.  
Турамын көпкө жылбай...

\* \* \*

Ал 1118-жылы аскер кызматындагы ак сөөктүн үйүндө төрөлгөн. Жашында жакшы билим алышп, императордун ак сарайында кызмат өтөгөн. Жыйырма эки жашында үй-бүлөсүн, кызматын таштап, чачын алдырып бутканага кечил болуп кетет. Ошол кезде мындај жорук руханий әркиндикке жетүү үчүн жасалган чечкиндүү кадам эле. Өзүнүн чыныгы аты Сато Норикие, кийинчөрээк Сайге деген лакаб ат алат. Сайге - Батышка бараткан адам деген түшүнүктү берет. Ал бутканадан бутканага кыдырып, эл-жер аралап, саякаттап жүрүп ыр жазған.



## Басе

\* \* \*

Басенун ырлары дүйнөлүк поэзиянын тарыхында өзгөчө орунду ээлейт. Маанисин, образдык системасын түшүнүү үчүн акын жашаган доорду, андагы поэтикалк мектептердин чоо-жайын, дзень буддизмдин философиясын жакшылап өздөштүрүү зарыл. Аңыз Басе сыртынан жөнөкөй көрүнүп, окурмандарга руханий гүлазык тартуулабай калышы ыктымал. Уч саптан турган хоккулары жапан адамынын сырткы, ички дүйнө менен болгон сыйкырдуу байланыштарын сүрөттейт. Андагы ар бир сап терең мааниге ээ. Чеберчиликтин туу чокусуна кырк жашында араң жеткен.

\* \* \*

Ақындын өмүрү жалаң поэзияга арналган. Айланасына ыр жандуу жаштарды топтол, аларга поэзиянын татаал сырларын үйрөткөн. Дервиш сыйктуу улам жер которуп жашап жүрүп, жандүйнөсү табият менен жуурулушуп кеткен. «Чыныгы акын эч нерсеге алаксыбай, эч кимге баш ийбей эркин жашашы керек», – деп айткан. Жакында анын жол дептерлерин таап алыш окудум. Проза менен поэзия аралашкан не деген дүйнө! Чыгармачылыктын татаал сырларын, чыгармачылыктын философиясы менен психологиясын окусам, түшүнсөм деген адам мына ушул беш китептен турган жолдептер-күндөлүгүн сөзсүз окусун. Анткени ал акын жашаган доорго кабылып, ички дүйнөсү менен кадыресе баарлашат, даанышмандын кайғы-кубанычын, арзуз-тилегин уват.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

1680-жылы ал момундай бир хокку жазган:

Бутакта жалбыраксыз  
Олтурат карга жалғыз.  
Күзгү күүгүм.

Окуп көрсөң өтө жөнөкөй, жупуну. Ырда ашык-ча эч нерсе жок сыйктанат. Бирок бир гана образ менен күздүн сүрөтүн тартууга жетишкен. Леп этип соккон шамал сезилбей, табигат бир чекитте катыш калгандай туюлат. Ошол сүрөткө абайлап назар салып көрсөң, ырдын терең мааниси ачылат. Ыр бир гана карганын жалғыздыгы эмес, акындын бул өмүрдөгү керт башынын жалғыздыгы жөнүндөгү ойго алып келет. Окурман учун акын кецири кыял чабытын ишаараттайт.

\* \* \*

Басенун поэтикасында сатори (акыйкатка жетүү), саби (күнүмдүктөн арылуу), каруми (жеңилдик) сыйктуу эстетикалык принциптер ар тарааптан иштелип чыгып, улуу поэзияны жаратууга жардам берген.

\* \* \*

Поэтикалык жаңы ачылыштарга умтулуу, жалаң турмуш чындыгын чагылдыруу – акындын табигий муктаждыгына айланган. Бул муктаждык азыркы күндөгү акындарды да алдыга сүрөп келат. Салттык поэзияны чанбай, аны жаңы мазмуун

*Эсселер жана драмалар*



менен, заманавий образдар менен бийикке көтөрүүдө  
Басе чоң эмгек сицирген.

\* \* \*

Акындын Сампу деген шагирти көлдүн жээги-  
нен бир үй тартуулайт. Үйдүн жанында пальма да-  
рагы өсчү экен. Ошонон улам ал өзүнө Басе деген  
лакаб атты алыш калыштыр. Басе -пальма деген  
түшүнүктү берет.

\* \* \*

Үч саптан турган хокку жанрындагы ырларды  
kyргызчага которуу өтө оор. Кыргыздын көп акын-  
дары аракеттенип көрүштү. А турсун өзүнчө ыр  
жыйнак болуп да чыкты. Бизде Басену туурап уч  
саптыктарды жазып жүргөндөр да бар. Кыскасы,  
акындын чыгармачылыгы менен кыргыздар азын-  
оолак тааныш. Басенун тажрыйбасын үйрөнгөн  
акын көп сөздүүлүктөн, чаржайыт ойлордон, олдок-  
сон, урду-кетти образдардан оолактап, чыгармачы-  
лыкка этият, аяр, аздектеп мамиле жасай баштайт.  
Анын мурастарына кызыгдар болгондор табияттын  
таң калтырган сырларына туштугат.

\* \* \*

Далай жылдардан бери Басенун азгырыгына  
арбалып келе жаткан адаммын. Кээде колуман ке-  
лер келбесин билбей эле котортгон учурларым бол-  
ду. Бирок купулума толбой, эч кимге көрсөтпөй сак-  
тап жүрдүм. «Чыгыш эл адабияты» деген жыйнак-  
ка айрымдарын жарыялаганым ырас. Алар неги-  
зинен момундай:

Әгемберди Әрматов



\* \* \*

Мажрум тал мемиреп укташ жатат.  
Шагындағы булбул мага  
Анын жаны сезилет.

\* \* \*

Гүлдөр әбак соолуган.  
Уруктары чачылып  
Жерге түшөт көз жаштай.

\* \* \*

Күн бою тынбай ырдап,  
Таптакыр ырга тойбойт  
Жазда торгой.

\* \* \*

Асмандын тең жарымын  
Ээлеген кара булат.  
Ал күтүп турат, балким, чагылғанды.

\* \* \*

Жазғы тұн өтүп кетти.  
Аппак таң алча болуп  
Дениздей гүлдөп турат.

\* \* \*

Апапак чачым түштү.  
Жаздығым жакта менин  
Саратан тынбай сайрайт.



## БАТЫШ АДАБИЯТЫ

**Шекспир**

\* \* \*

Шекспир десе – дүйнөнүн эң бийик чокусу Эврести әлестетем. Ал ошондой бийик чоку. Ага жетүү көрүнгөн эле адамдын колунан келе бербейт: анткени ал түбөлүктүүлүктүн, өлбөстүктүн символу. Шекспир деген «сезим пири» дегендөй туюлат. Шекспир деген «ырдын пири» дегендөй туюлат.

\* \* \*

Драматургдун чыгармачылыгы бүткүл дүйнөнү өз кучагына камтыйт. Антика доорунан өз заманына чейинки мезгил бүтүндөй бир дүйнө болуп жашайт. Мындай чен-өлчөмдү билбеген чабыт генийлерге мунөздүү. Бардык коомду, доорду, социалдык катмарларды бирдей чеңгелдеп турат. Мындай алп талант ага чейин болгон эмес.

\* \* \*

Шекспирди толугураак билүү учун драмаларын окуп тим болбой, сахнага коюлган спектаклдерин да көрүү керек. Ар бир таланттуу режиссер кайсыл гана өлкөдө жашабасын, сахнага өзүнүн туюп сезген Шекспириң алыш чыгат. Драмалары сахнага коюлган сайын мурда байкалбаган маани-маңызы ачылып, кайрадан жаңыланып, өзгөрүп, көмүскөдө калган кырлары жарк этип чыга келет. Ошондуктан XVI кылымда жашаган драматургду биз өзүбүздүн замандашыбыз катарында кабыл алабыз. Анын гениалдуулугу мына ушунда.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Эмнегедир Шекспирдин каармандары оң же терс болуп белүнбөйт. Алар кадимки турмуштагы ти्रүү пендeler сыйктуу. Мына ошол пендеге таандык бардак сапаттары менен бизге баалуу. Адамдын ички дүйнөсүн, психологиясын, түпкүрдө катылып жаткан жашырын сезимдерин терең казган андай драматург өтө сейрек. Мен анын каармандарын бүгүнкү турмушта кадам сайын жолуктуруп келем. Бүгүн да бизде Лир, Гамлет, Отелло, Макбет сыйктуулар сыртынан башка кийимдерди кийип кадимкидей жашап жатышат. Адам табиятын изилдөөдө, көркөм чагылдырууда Шекспир мезгил менен мейкиндикти жеңип өткөндөй туюлат.

\* \* \*

Ал конфликт түзүүнүн чебер устаты. Идеялардын, көз караштардын, кулк-мүнөздөрдүн, социалдык катмарлардын кырчылдаган күрөштөрү, кыл чайнашкан талаш-тартыштары окурмандарды жипсиз өзүнө байлан алат. Жадакалса анын жазган соネットери да жалаң конфликте негизделген. Анткени жашоонун өзү, көнүмдүк турмушубуз түбөлүк чечилбей келаткан карама-каршылыктардан турат эмеспи. Бул – карандай чындык. Мына ушул жөнөкөй нерсени өмүр бою түшүнбөй жүрүп өтүп кеткен ақындар канча. Ошон үчүн мен кээде Шекспирди карама-каршылыктын генийи деп коем.

\* \* \*

Эмне себептен кайра-кайра Шекспирди окуй бергүй келет? Эмне себептен бир эле трагедиясын бир

## Эсселер жана драмалар



нече жолу көрсөң да жаңыдан көрүп жаткандай толкунданып жүрөгүң алеп-желеп болот? Биринчиден, катардагы жөнөкөй бир каармандан рухуңа жарык нур берген улуулукту, айкөлдүктүү, боорукерлики көрөсүң. Король Лирдин маскарапозун эле алалы. Бүт баарынан ажыраган падышага көнүл жубаткан сөздөрдү айтып, өзү андан алда канча бийик тургандыгын, дүйнөнүн оомал-төкмөл экендигин терең сезген философтой туюлат. Экинчиден, бийликтин туу чокусуна жеткен адамдардын майдалыгын, алсыздыгын, ичи тардыгын, карөзгөйлүгүн өтө таамай жана таасын сүрөттөйт. Адамдын табиятын аңдап билүүдө чыгармалары аркылуу бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошон үчүн анын чыгармаларын окуудан, спектаклдерин көрүүдөн эч тажабайсын.

\* \* \*

Драмтург катарында Шекспирден чоң сабак алдым. Анткени, ыр менен драма жазуу зылдай кыйын иш. Драма жазып жатканымда көз алдымда дайым анын элеси турчу. Мага кандайдыр бир рухий колдоо көрсөтүп жаткандай сезилээр эле. Ар бир сабыма, ар бир кадамыма үңүлүп карагандай туюлчу. Драмалык чыгармаларымдагы трагедиялык мотивдер кайсыл бир өлчөмдө Шекспирдин таасиринен улам болсо керек. Азыр да томдуктарын колума алыш барактагандан эч эринбеймин.



## Сервантес

\* \* \*

Сервантестин «Дон Кихотун» төртүнчү классымда окуп чыккам. Мага дүйнөдө андан өткөн керемет жок болуп сезилген. Үйдө ушул китең менен жашап, жатканда башыма коюп жатаар әлем. Дон Кихот менен Санчо Пансаның түгөнбөс окуяларын кәэде түшүмдө көрчүмүн. Алар ошондо менин эң жакын адамдарым әле. Балалыгым ошолор менен бирге өткөндүгүнө сыймыктанам. Кайсыл бир өлчөмдө жандуйнөмдү калыптандырууга көмөк көрсөткөндөй болду. Азырга чейин менде донкихоттук сапаттар жашап жүргөндөй туулат.

\* \* \*

Бир ырымда «Сервантести серванттарга алмашты» деген ыр сабым бар. Бул азыркы күндө кецири кулач жайып кеткен мещандык турмуш жөнүндө. Руханий жардылык үстөмдүк кылып бараткандыгы жөнүндө. Дилин, жүрөгүн материалдык дүйнөгө сатып жибергендинк жөнүндө. Барган сайын ададар Сервантестей рухтун дөө-шааларын, түбөлүк жашпоонун символдорун танып буюмдун, өлүү дүйнөнүн кулуна айланып кетүүдө. Мен кәэде күнүмдүк көйгөйлөрдөн кутулуу үчүн, өзүмдүн ақактай таза балалыгыма кайрадан баруу үчүн «Дон Кихотту» барактаймын.

\* \* \*

«Дон Кихот» рыцардык романдарга карата жазылган пародия. Бирок ошол пародияда канчалык

*Эсселер жана драмалар*



кудирет-күч, жанар тоодой энергия, турмушка болгон сүйүү, ээ-жaa бербеген кыял чабыттары жатат. Көп эле сүйүү романдарын окудум, бирок тобостук Дулсинеяга болгон Дон Кихоттун сүйүсүндөй сүйүү эч жерден кездешпейт. Бул романды пародия эмес, махабат жөнүндөгү улуу дастан десе болот.

\* \* \*

Адамда буркан-шаркан түшкөн кыял чабыттары болбосо жашоосу супсак, кунарсыз өтөт. Кыялы жок адам – канаты жок перенде сыктуу. Кыялы жок адам каалаган максат-мүдөөсүнө жеталбайт. Кыялкеч адамдар гана күтүлбөгөн ачылыштарды, таң калтырган ийгиликтерди жаратат. Сервантес адамзатка кыялкеч болууну үйрөттү. Анын улуулугу мына ушунда.

\* \* \*

Испан тилинде жазылган чыгармалардын ичинен дүйнө жүзүндө эң көп окулганы «Дон Кихот» романы экен. Азырга чейин анын сырын илимпоздор аныктай албай баш катырып келатышат. Менимче, анын бир гана сыры бар. Ал сыр – автор каарманын жаны-дили менен сүйгөндүгүндө.

\* \* \*

«Дон Кихотту» окубаган адамга боорум ооруйт. Жанчалаган аруу дүйнөдөн, тунуктуктан, терендиктөн, бийиктиктөн куру калды. Боорукерлик эмне экендингин, кыялкечтик эмне экендингин жакшылап түшүнбөй калды. Қумарланып каткырып, жыргап

Эгемберди Эрматов



күлбөй калды. Сервантестин улуу дайрасынан суу ичпей кыйгач өтүп кетти. Ошого боорум ооруйт.

\* \* \*

Дон Кихот – дүйнөдөгү апендилердин апендици. Апендицилик – бул улуу философия. Көрпендөлөр байкабаган жашоонун маани-маңзызын көңтөрүп салган улуу күч. Көздөрү май басып калгандарды маскарадаган ачуу чындык. Жүрөгү тазалар, дээринен ақылмандар, даргөйү кеңдер, жакшылык издегендер, жашоону сүйгөндөр гана апенди болушат.

\* \* \*

Сервантестен улам бир нерсени сездим: адабият тарбиялагыч гана күчкө ээ болбой, ал эң улуу тазалагыч күчкө да ээ экен. Романдын тулкусуна жуурулган каткырык-күлкү сага жугуп, өзүнүн айлампасына алыш кирип кетет. Жыргап күлө баштайсыц. Ал күлкү жандүйнөндүн зер-зеберине жетип, караңгы катмарларында катылып жаткан тескери энергияларды сыртка сууруп чыгыш, сени ақырын тазалай баштайт. Күлкү сенин үзүл-кесил болгон өлөсө ойлоруңдан кутултуп, аруулантып коет. «Күлкү – өмүрдүн мүлкү» деген макалдын төркүнүнө Сервантести окусаң чындал жетесин. Жашоонун улуулугун, кымбаттыгын туюу үчүн өмүр бою күлүп жүрүп өткүң келет. Кытайдагы уч күлкүчү жөнүндөгү уламыш эске түшөт...



## Данте

\* \* \*

Данте «Ажайып комедия» деген чыгармасында символикалык образдарды ушунчалык көп колдонгон. Ошонон улам жыйырманчы кылымда пайды болгон символизим адабий агымынын башаты мына ушул Данте деген бийик чокудан башталганбы деп ойлоймун. Көркөмдүк каражаттарда негизги ықмалардын бири – символ. Данте бул ыкманы ашкере жогорку чеберчиликке жеткире алган. Чыгармадагы «Тозок», «Кылкөпүрө», «Бейиш» сыйктуу бөлүмдөр да бүтүндөй жашоонун символдоштуралган керемет образдарынан турат. Поэзияда каймана маанилерди катмарлаштырып сүрөттөө ыкмасы да Данtedен кийин күчөй баштаган сыйктуу. Данте мына ушундай өзгөчөлүгү менен Чыгыштын улуу акындарына жакындалап кетет.

\* \* \*

Акындын жанар тоодой атылган эргүүсүнө Беатриче деген айымдын тийгизген таасири күчтүү. Дантенин акыл-эсин оодарып, бүтүндөй өмүрүнө жарык чачкан мындай периштеге башымды ийип таазим кылам. Ал болбосо алгачкы жарык көргөн «Жаңы ырлар» деген керемет китең да, «Ажайып комедия» да жарапбай калмак. Акындын көркөм дүйнөсү көмүскөдө кетмек. Тириүлүктүн жашырын сырларын тууюда, айланча-чөйрөдөгү ак-караны баамдала сезүүдө, бул жашоодо адамдык ыйык озуипаны аткара билүүдө аялзаттын таасири кандай экендиндигин Данте чыгармалары менен айкын далилдеди. Ба-

Эгемберди Эрматов



рып-келип жашоонун философиясын сүйүү деген керемет туюм түзө тургандыгын акын ачык-айкын айтып койду. Биз, окурмандар, ошон үчүн Beatri-чеге таазим кылабыз.

\* \* \*

«Акынды акын кылган – анын тагдыры», – деген кеп бар эмеспи. Дантенин тагдыры да өтө кейиштүү. Ал туулуп өскөн Флоренция шаарынан куулуп, көп жылдарын Италиянын ар кайсыл шаарларында, Францияда өткөрөт. Мекенине кайтып келалбай кусалыгын, арыз-арманын, көкүрөк дартын чыгармага чыгарат. «Ажайып комедия» мына ошондой саргарган сагынычтан, көкүрөк дарттын туундусунан пайда болгон. Эң кейиштүүсү, көзү тириүүсүндө китебинин жарыкка чыккандыгын көрбөй калат. Жада калса сөөгү да өзү туулган жерге коюлган эмес. Көз жумарында Флоренцияга кайтып барсам деп эңсеген экен. Ай-аalamды колуна мыкчып турган кайран Данте!

\* \* \*

Эмне себептен чыгармага «Комедия» деген ат берилген? Орто кылымдарда башталышы азап, кайгы, коркунуч менен башталышп, аягы жакшылык, көтөрүңкү маанай менен буткөн чыгармаларды комедия деп коюшчу экен. Бул чыгарма жарыкка чыккандан кийин окурмандар ага аябай суктанышп, чыгармага «ажайып» деген эпитетти кошушкан. Башкача айтканда урпактар бул чыгарманы аздектеп, ага Алла Тааланын нуру тийип турат де-

*Эсселер жана драмалар*



шип ыйык туунду катарында көрүшкөн. Көркөм чыгармaga карата берилген мындан улуу баа болбосо керек.

\* \* \*

Чыгармадагы башкы каарман Вергилий адамзатты жакшылыктарга алыш барчу жерде жашаган даанышман, ал эми Beатриче жандуйнөн тазалап чыныгы актыкка жеткирүүчү Алла Тааланын аруу акылмандыгын алыш жүргөн каарман катарында сүрөттөлөт. Адам баласы тиги дүйнөгө барып качан өзүнүн кетирген күнөөлөрүн моюнуна алганда, башкача айтканда тозоктун азабын тартып биротоло тазаланганда, күнөөлөрүн жуулганда гана бейишке барып кирет. Чыгарманы окуган адам Данте-нин жан чыдагыс тогуз катар тозогунан өтөт. Руханий жактан тазаланууга жол алат, бул жашоодо эмнени кылыш, эмнени кылбаш керек экендингин билет. Бул чыгарма рухий тазалануунун улуу баштасы.

\* \* \*

Дантенин чыгармаларында чыгыштын улуу даанышмандары Ибн Синанын, Берунинин таасири байкалат. Жылдыздар илимин эң мыкты өздөштүргөндүгү сезилип турат. Чыныгы акын болуш үчүн сөз өнөрүн гана өздөштүрбөстөн, ааламдын чексиз сырларын билишиц керек экен. Бир тынымга жаның жай албашы керек экен. Дантеден ушуну үйрөндүм.



## Уолт Уитмен

\* \* \*

Улуу Пушкин: «Сүйүү кары-жашты ылгабайт», – деп айткандай поэзия да кары-жашты ылгабайт экен. Американын XIX кылымда жашап өткөн акыны Уолт Уитмен кырктан өткөндөн кийин ыр жазып, дүйнөлүк классикке айланган. Анын «Жашыл жалбырактар» деген ыр китеби жарык көрөр менен окурмандардын оозун ачырып салган. Ага чейин эч ким колдонбогон поэтикалык стиль менен, ээ-жаа бербеген космостук, ааламдык түшүнүк менен, акылга сыйбаган алаамат метафоралар менен адабиятка алп дайрадай агып кирген. Ошол учун Уитмен чексиздиктин, мейкиндиктин, улуу ойлордун, ээ-жаа бербеген фантазиянын акыны деп эсептелинет.

\* \* \*

Уитмен биринчи жолу акындык «мендин» масштабдуулугуна жетишип, турмуштун миң кырдуу катмарына басым жасап, ырларын кара сөздөн айырмасыз жазган. Айрымдары аларды прозадагы ыр дешсе, айрымдары поэзиянын прозасы деп айтышкан. Акын ырга айлантпаган бул ааламда эч нерсе калган эмес. Батыш менен Чыгыш, Түндүк менен Түштүк анын поэзиясына жуурулушуп кеткен.

\* \* \*

Акын «Жашыл жалбырактар» деген ыр китебин улам жаңы ырлар менен толуктап кайра-кайра чыгара берген. Ушул китеپ анын дүйнө туюмун,

## Эсселер жана драмалар



философиясын, көз караштарын, адамдык нарк-насилин толук көрсөтүп турган керемет әмгек. Ушул китең дүйнөлүк поэзияга жаңыча өң-тұс, мурда жолукпаган жаңыча пафос, жаңы ыргак, жаңыча темаларды алып кирди. Дүйнөлүк поэзия башкача жарық нур менен толукталды. Поэзияда жаңы бир доор башталды.

\* \* \*

Уитменди Сүйүнбай Эралиев кыргызча сүйлөттү. Аны окуганымда мен эне тилимдин байлыгына, ий-кемдүүлүгүнө, кудирет күчүне аябай таң калгам. Татаал туюмдарды түшүндүрүп бералган эне тилимдин түбөлүктүүлүгүнө ишенгем. Эралиевдин котормочулук талантына тан бергем. Ошондон баштап Уитмен мага кыргыз акынындай туюлуп келатат. Аны терең өздөштүрүп алуу – келечектин ишиби деп ойлоймун. Анткени көпчүлүк окурмандардын тиши Уитмен сыйктуу дөө-шааларга анчалык өтө бербейт.

\* \* \*

Мындай бир парадокс бар: эмнегедир улуу адамдар өздөрүнүн замандаштарына анчалык жага бербейт. Алардын оюн, жандуйнөсүн түшүнүүгө аракеттенбейт. Уитмен да өз учурунда американыктарга жаккан эмес. Аны өгөйлөшкөн, сын тагышкан, кем-синтип кордогон учурлар да болгон. Ошого карабай XX кылымдын башында ал европалыктарга кумир болуп таанылган. Өз өлкөсүнүн сыртында аябагандай чоң атак-абройго жетишкен. Ыйык китеңтерде: «Өз өлкөсүндө пайгамбарлар болбойт» деген сөздүн чындыгын Уитмендин тагдырынан байкаса болот.



## Жеймс Жойс

\* \* \*

Дүйнөлүк адабияттын тарыхында чыгармалары жогорку математиканың сабактарындай татаалдашкан жазуучу Жеймс менен институтта окуп жүргөнүмдө тааныштым. Адегенде ага анча тишим өтпөдү. Ошого карабай көшөрүп улам-улам окуй бердим. «Эмнеге эле досторум ага тамшанып шилекейлери куюлат?» – деп ойладум. Жойстун чыгармаларын иликтеген адабий, илимий әмгектерди таап окудум. Анын ыкмасын түшүнүүгө аракет жасадым. Ошондо гана «аң-сезим ағымынын» сырлары ачыла баштады. «Сүрөтчүнүн жаш кездеги портрети» менен «Күн автопортретин тартып бүтө әлек» деген эки чыгарманы салыштырып көрдүм. Ошондо Кубат Жусубалиевдин адабий башшаты кайда жаткандыгын баамдадым.

\* \* \*

Жойс дүйнөнүн миң сырдуу катмарын көркөм чыгармада чагылдырууга бел байлаган. Бир көз ирмемде адамдын оюна эмнелер келсе ошонун баарын чагылдырып, чыгарма улам татаалданып кете берген. Эң негизгиси адам чексиз, терең, сырдуу жан әкендигин, эч кандай аныктамага, далилдөөгө баш ийбеген феномендигин айта алган.

\* \* \*

«Аң-сезим ағымы» («поток сознания») адабий ыкмасы Ульям Фолькнердин «Шум и ярость», Лев Толстойдун «Согуш жана тынчтык» романдарын-

## Эсселер жана драмалар



да анча-мынча кездешет. Бирок алар Жойс сыйктуу аны биротоло өзүнүн менчик ыкмасына айландырышкан эмес. Дүйнөлүк адабиятта «Улисс» сыйктуу татаал роман кездешпейт. Бир күндө анын бир эле барагын окуп чыксаң жетиштүү. Калган убактыңды анда катылган сырларды табууга көрото бер. Мына сага адабияттагы анык жогорку математика.

\* \* \*

Жыйырманчы кылымда жашап өткөн жазуучуларга Жойстун тийгизген таасири күчтүү. Виржиния Вульф Жойстон өсүп чыкты. Умберто Эко Жойс жыттанат. Қыскасы батыштагы интеллектуалдык адабиятка болгон мода Жойстон башталат.

### Лорка

\* \* \*

Гарсия Федерико Лорка испан поэзиясынын жыйырманчы кылымдагы эң табышмактуу, эң сырдуу, эң музыкалдуу акыны. Анын поэзиясында чек билбеген фантазия, таң калаарлык салыштыруулар, күтүлбөгөн эмоциялар ээн-эркин жашайт. Лорка элдик поэзиянын кыртышынан өнүп чыгып бүткүл европалык жогорку деңгээлге жеткен. Поэзия сүйүүчүлөрүнүн кумирине айланган.

\* \* \*

Чыныгы поэзиядан, элдин жүрөгүн ойготуп жандуйнөсүнө канат берген поэзиядан тирандар өрттөн корккондой коркуп, аны жок кылууга, үнүн



*Эгемберди Эрматов*



өчүрүүгө тынымсыз аракеттенишип келет. Ошон учун Испаниянын фашисттик режими жүрөгү ла-кылдал соккон Лорканы мыкачылык менен атып өлтүрүшкөн. Бирок анын поэзиясын, акыйкатчыл тунук үнүн өлтүрө алышкан эмес. Поэзия менен фа-шизм деген түшүнүк эч качан элдешпес душман экен-дигин Лорканын өлүмү далилдеп кетти.

\* \* \*

Лорканын драматургиясы өз кучагына өмүр менен өлүмдү, сүйүү менен жек көрүүнү, караңгы менен жарыкты камтыган керемет конфликттерден, улуу поэзиядан турат. Ал драма менен кошо жашап, көчмө театр менен эл арасын кошо кыдырып ырахат алган. Анын «Кандуу той», «Дон Бернардо Альбанын үйү», «Иерма» сыйтуу драмалары клас-сикага айланып дүйнөнүн көпчүлүк театрларында коюлууда.

\* \* \*

Биринчи жолу Лорканын поэзиясы менен Ми-чуринск шаарында окуп жүргөнүмдө таанышкан элем. Ошондон бери ал менин сүйүктүү акыныма айланды. Ал жөнүндө кандай китеп чыкпасын, кан-дай макала жарык көрбөсүн жата калып окуймун. Томдуктары китеп текчемдин көрүнүктүү жеринде турат. Айрым бир анын макалаларын кыргызча которуп гезитке чыгардым. Тилекке каршы акын-дын поэзиясы кыргыз тилине жакшылап которул-бай келе жатат. Менимче, аны которуу учун кыр-гыздардын арасында Лорка сындуу таланттуу акын

## Эсселер жана драмалар



төрөлүшү зарыл. Анын шыңгырап турган метафораларын, ыр саптарындагы эмоционалдык чыңалууларды кыргызча сүйлөтүү тозоктун тозогу.

\* \* \*

Лорканы жөнөкөй адам катары же феноменалдык акын катары түшүнүү үчүн замандаштарын жакшылап окуп үйрөнүш керек. Ал Рафаэль Альберти, Пабло Неруда сыйктуу акындар менен чыгармачылык, турмуштук алакада болуп, бири биринин калыптануусуна өз ара түздөн түз таасирленин тийгизишкен. Өз заманынын көйгөйү менен жашап, оорусу менен оорушкан. Лорка эрте өлүп калбаганда Неруда сыйктуу Нобель сыйлыгын алмак. Анткени Неруда досу Лорканы ырын пир туткан. Төш чөнтөгүнө салып жүрүп окуган.

\* \* \*

Эгер жүрөгүм картайбасын десең, жаштыгымды жоготпой алып жүрөйүн десең, жылдыз менен, жылдызкурт менен сүйлөшкүң келсе анда убакыт таап Лорканы оку. Лорка менен дидарлашып сүйлөш, аны менен жан бирге дос бол. Ошондо жарык дүйнөгө келгениң үчүн эч качан өкүттө калбайсың.

### Гарсия Маркес

\* \* \*

ХХ кылымда дүйнөлүк адабиятта «сыйкырдуу реализм» деген термин пайда болду. Аны Латын Америкасынын жазуучулары алып келтирди. Бул

Эгемберди Эрматов



термин Маркестин, Рульфонун, Астуриастын, Карпентьердин чыгармаларынан улам айтыла баштады. Булардын ичинен эң атактуусу Габриэль Гарсия Маркес. Терминдин орусчасы «магический реализм», «магия» деген сөз. Бул сырдуу, сыйкырдуу, кереметтүү деген мааниге жакын. Чын-чынында эзотерикалык термин. Маркес өзүнүн сыйкырдуу реализмин жергиликтүү әлдерге: архитектордин, маялардын, кечуалардын апартмалуу, сыйкырдуу жомокторуна, болумуштарына алыш барып такайт.

\* \* \*

«Жүз жыл жалғыздыкта» деген романында адамды айласыз ишенидире турган апартмалар ушунчалык көп. Окуп жатып реалдуулук менен кыялый дүйнөнүн айырмасын билбей каласың. Кайсыл жерде чыныгы турмуш, кайсыл жерде фантастика башталганын сезбей окуяга баш-отуң менен кирип кетесиц. «Жазуучунун милдети, – деп айтат Маркес, – эмне кылсаң ошону кыл, бирок окурмандарыңды ишенидире алсаң – утук сеники». Биз романды окуп жатып ак шайшепке оронуп учуп кеткен Ремедиоско, миң жыл жашап келаткан Мелкиядеске, таптакыр ақылын, эстутумун жоготуп койгон Макондонун элине, чочко куйруктуу төрөлгөн балага кадимкидей ишенебиз. Чыгарма мына ушунусу менен улуу болсо керек деп ойлоймун.

\* \* \*

Маркестин чыгармачылык өнөрканасын ачып көрсөткөн бир нече маектерин кыргызча которуп

## Эсселер жана драмалар



жарыяладым. Ал чыгармачылык жөнүндө бири бирине дал келбеген карама-каршылыктуу ой-пикирлерди айта берет. Кечеги айткан оюнан бүгүн таныш кетиши мүмкүн. «Адам тынымсыз өзгөрүп, өсүп, жаңыланып турган феномен, – деп айтат ал. – Эски пикирлерин догмадай кайталап жашаган, өзүн өзү танууга күчү жетпеген жазуучу өсө•албайт». Мындай азық берүүчү идириектүү ойлорду болочокто жазуучу болом дегендер эске алыш койгону жакшы.

\* \* \*

«Дүйнөлүк адабиятты, анын ичинен «Инжилди», Гомерди, Еврипидди, Софоклду, Шекспирди, Достоевскийди жакшы өздөштүрүп билбеген адам жазуучу болом деп ойлобой эле койсун. Анткени ал чабак урууну билбей туруп, көлдүн бир четинен аркы четине сүзүп өтөм деген дөдөйдү эске салат», – деп айткан Маркестин акылман сөзү бар. Бул ойду дайым кайталап шагирттериме айта берем. Адабияттын татаалдыгы, оордугу жөнүндө мындан таамай айтылган сөз жок. Мен «Инжилден» кийин Кураны Каиримди кошуп коер әлем. Анткени ыйманы жок, Жараткандын улуу касиеттерин тааныбаган адамдан эч качан жакшы жазуучу же акын чыкпайт.

\* \* \*

Латын Америкасынын XX кылымдагы адабияты эмне үчүн таң каларлык секирик жасады? Бул суроо көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып келатат. Аркандай жооптор айтылды. Бул маселеге арналып

Эгемберди Эрматов



толгон токой илимий эмгектер жазылды. Мындай секириктин ток этер жери бул: Латын Америкасынын аймагында бир нече маданияттын, атап айтсак жергиликтүү элдердин, Европанын, Африканын маданияттары болуп көрбөгөндөй бири бири менен өтмө катар жуурулушуп кеткендигинде. Ошондой эле байыркы мифологиялык аң-сезим менен кошо илимий-техникалык жактан жетишкен коом бирдей чөйрөдө, бирдей алкакта жашап жаткандыгында. Мейкин менен мезгилдер жиктелишип кеткендигинде. Маркестин адабияттагы феноменин мына ушул өңүттөн карап түшүнсө болот.

\* \* \*

Маркести мен биринчи жолу Адабият институтунда окуп жүргөндө уқтум. Китеpterин таап окуй баштадым. Ошондон бери ал менин сүйүктүү жазуучума айланды. Мен аны эң жакын насаатчым, кыйналган учурда жакын кеңешчим катарында көрөм. Кандай чыгармаларды көбүрөөк окуу керектигин мага үйрөттү. Латын Америкасынын улуу акындары Рубен Дарионун, Сесар Вальехонун, Пабло Неруданын чыгармаларына мен Маркес аркылуу келдим.

\* \* \*

Улуу Айтматов кайсыл бир маегинде: «Эгер мен Маркестин чыгармаларын мурдараак окуганымда, өз чыгармаларымды башкача жазмак элем», – деп айткан болчу. Мен бул эки жазуучунун ортосунда кандайдыр бир карапайым окурман туйбаган сый-

*Эсселер жана драмалар*



кырдуу байланыштар бардыгына ишенем. Мына ушул байланыштарды болочоктогу адабиятчылар изилдеп чыкса жакшы болоор эле. Анткени улуу жазуучулардын бири бирине тийгизген таасирлери эч кандай чек өлчөмдү, географиялык түшүнүктөрдү билбейт. Маркес менен Фолькнердин, Маркес менен Кафканын, Маркес менен Достоевскийдин байланыштары жөнүндө көп жазылды. Бирок Айтматов менен болгон байланыш жөнүндө эч ким ооз ача элек.

## КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ

**Сүйүнбай Эралиев**

\* \* \*

Оо кайсыл бир жылдары Сүйүнбай Эралиевдин «Кызыл багымдат» деген ырлар жыйнагын Жазуучулар Союзунун залында талкуулап жатканбыз. Ошо кезде жаңы чыккан китептер тез-тез талкууланып, ар ким өз пикирин тайманбай айтчу. Мен дагы өз оюмду айттайын деп жыйында сөз сурадым. Ыр жыйнакка кирген ырлар жөнүндө, көркөмдүгү, тематикасы, стилдик өзгөчөлүгү, эң негизгиси поэтикалык ойду ийине жеткирип бергендигин мисалдар менен айттым. Акырында: «Эралиевди коркпой эле бүгүнкү күндөгү кыргыз поэзиясынын генийи деп айтсак жараашат. Качанга чейин сөздү жымсалдап жашырабыз? Качан улууну улуу, генийди гений деп айтабыз?» – деп трибуналдан түшүп кеттим. Кээ бири бул сөзүмдү жактырышпады, кээ бири: «Бала кур-

*Эгемберди Эрматов*

чук кылыш койду», – дешти. Акын өзү эмне деп ойлоп калды, ага анча маани бербедим. Менин туюмумда акындын көпчүлүк ырлары чулу алтын сыйяктуу. Аларда кайталанбас ыргак, теренц дүйнө жатат. Сөздөрү шыңгырап турат. Мага мына ошонусу менен кызык. Эралиев абройлуу, кадыр-барктуу адам эле, ага кошомат кылыш жагынайын, же бир колдоосун алайын деген менде майды мүдөө жок болчу. Балким пендे катарында мага ал киши анчалык деле жакпас. Кеп анда эмес. Кеп анын адамды таң калтырган поэзиясында, ай-ааламды ыр саптарына жууруп койгондугунда.

\* \* \*

Эралиев кыргыз адабиятында жалгыз бирөө. Анын мектебинен чыккан чыгаан шакирттери жокко эссе. Аны тууроого да таптакыр болбойт. Анын чыгармачылык жолун кайталаймын дегендердин шору катат. Анткени анын стили аттын кашкасындай болуп тәэ алыстан байкалып турат. Балким бул Эралиевдин бешенесине жазылган тагдырдын шыбагасыдыр.

\* \* \*

Акын болом дегендер, сөзсүз Эралиевдин көркөм дүйнөсүн аралап чыкса жакшы болоор эле. Аңсыз поэзия деген кандай керемет экендигин туйбай ара жолдо калыш кетиши ыктымал. Поэзиядагы терендик кантип жарагалышын аңдабай калышы мүмкүн. Көркөм сөздүн улуу кудиретин билбей, жашап өткөн өмүрүн кунарсыз кылыш алышы ажап эмес.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

«Ак Мөөр» дастанын окубаган кыргыз чоң руҳаний дөөлөттөн кечигип калды деп сезем. Балким мындай чыгарма бир кылымда бир эле жарапат. Анын тулкусуна кыргыздын дүйнө туюму, тарых-таржымалы, сулуулук жөнүндөгү түшүнүгү чөгөрүлгөн.

\* \* \*

Поэзиясы эч кандай эрежеге, чек-өлчөмгө, аныктамага сыйбаган американын улуу ақыны Уолт Уитменди кыргызчага которгондугу учун эле биз Эралиевге терең ыраазылык билдирсек болот. Анткени аны которуюу башка эч кимдин колунан келбейт болчу. Мен муну поэтикалык чоң әрдик деп эсептеймин. Эралиев Уитмен аркылуу кыргыз поэзиясынын мейкиндигин эбегейиз бийиктикке алыш чыкты.

\* \* \*

Кээде мен китең текчемден Эралиевдин томдуктарын кантып алыш окуп калгандыгымды өзүм билбей калам. Кандайдыр бир руханий муктаждык мени ушул жолго түртүп турса керек. Аң-сезимдин тээ түптүрүндө жаткан сыйкырдуу күч, көмүскө туюм менин эркимди жетелесе керек. Эралиев сыйактуу устартардын көркөм дүйнөсү менен кыргыздар көбүрөөк баарлашса, келечеги солк этпеген улуу элдердин катарына тезирээк кошулаар элек.

\* \* \*

Эралиев кыргыз поэзиясынын кыртышына ак ыр формасын алыш кирген лөктөрдүн катарында турат.

## Эгемберди Эрматов



Айрыкча ак ыр формасында жазылган поэмалары аны бийик деңгээлге көтөрүп салды. Аларды окуган сайын улам ажарына чыгып, көмүскөдө катылган сырлары ачылып, улам терендей баратканын сезесин. Алар куду бүгүн жазылгандай, жаңы эле ақындын калеминен жааралгандай, дем-илеми, жылуу табы келип тургандай таасир калтырат. Ақынды ақын кылган мына ушул касиеттер эмеспи.

### Сооронбай Жусуев

\* \* \*

Кыргыз адабиятынын тарыхында Жусуев керемет лирикалары, поэмалары, дастандары менен түбөлүк каларына әч кандай шек жок. Анын ырларын адабиятка аралашкандан бери окуп келатам. Жаш кезимде «Түрмөк булуттар» деген ыр жыйнагы ар дайым жаздыгымдын астында турчу. Москвада окуп калганымда бир нече ырларыма баш сөз жазып, батасын берип, гезитке жарыялаган. Мурда жолугушпай туруп, мага жасаган мындай жылуу мамилеси үчүн ыраазы болгонмун.

\* \* \*

Ал устаттык касиетке ээ болгон көкүрөгү кен, дили таза, жүрөгү ак ақын. Бир жолу мага Жолон Мамытов: «Мен адамдар менен мамиле кылууну, иш кағаздарын иретке салууну, чыгармага болгон жоопкерчилики, кол жазманын үстүнөн көшөрө олтуруп иштөөнү Сокемден үйрөнгөнмүн», – деп айткан эле. Классикке айланып калган Жолондой ақындарга устат болгон Сокем ойдай адам эмес.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

«Курманжан датка» романы анын зоболосун асманга көтөрүп, биротоло кыргыз адабиятынын төрүнө чыгарып койду. Акындын талант дарамети канчалык экендигин билгиси келген адам мына ушул романды кайра-кайра окуса жетиштүү болот. Романдын тарыхый катмары ишенимдүү, реалдуу сүрөттөлгөн. Лирикалык чегинүүлөрү акындын орощон талантынан кабар берип турат.

\* \* \*

Сокемдин ырлары музыкалдуулугу, ойлордун ырааттуулугу, логикасынын ачыктыгы, поэтикалык сөздүн жугумдуулугу, кыт куйгандай даана уйкаштыктары менен айырмаланып, окуган адамга дароо эле: «Мен Жусуевдин стилимин!» – деп жар салат. Анын энтамгасы заматта байкалат. Акындын өзгөчөлүгү, чыгаандыгы мына ушунда әмеспи. Өзүнүн стили жок акын - өзүнүн жүзү жок, өзүнүн үнү жок акын деп бекер айтылбаса керек.

\* \* \*

Менин оюмча, ал акын гана әмес, адамгерчилик сапаттары өтө бийик турган инсан. Қудайга шүгүр, элибиздин арасында кадыр-баркы, аброю өтө бийик турат. Кайда жүрбөсүн аны сый-урмат коштолп жүрөт. Анын адамгерчилигине, акындык талантына шек келтирген адамды жолуктура элекмин. Қимдир бирөөлөрдүн көңүлүн ооруткан жаман сөз оозунан чыкканын укпадым.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Акындын даргөйүнүн кеңдигине бир мисал. Кыргыздын таланттуу акындары Шайлообектин, Анасбектин, Кыялбектин, Атакулдуң ыр жыйнактарынын окугандан кийин газеталарга ой-пикирин билдирип, сүйүнүчүн койнуна каталбай жар салгандыгын эл жакшы билет. Жаштарга карата жасалган аталык, устарттык камкордугу даана байкалат. Ошол эле кезде бул анын айкөлдүгүн, кең пейилдигин, даргөйүнүн кеңдигин айгинелейт. Мындай касиетти башкалардан анча көралбадым.

\* \* \*

Акындын ырларына обон чыгарбаган обончуларды табуу кыйын. Кээ бир ырларына беш-алты обон жазылган. Улуу Рыспай менен мамилеси, чыгармачылык байланышы өзгөчө экендигин айтпаса болбойт. Ага арнап Сокем чоң поэма жазды. Обондуу ырларын ырдабаган кыргыз жок болсо керек. Нукура элдик акын экендиги ушундан да байкалып турбайбы.

\* \* \*

Шекспирдин «Гамлет» деген трагедиясы өтө оор, татаал жазылган чыгарма. Акын аны кыргыз тилине которуп, Ош драма театрына койдурду. Мен ошол спектаклди көрүп олтурууп кыргыз тилинин кереметине, байлыгына, көркөмдүгүнө аябай сүктанганмын. Шекспирди кыргызча сүйлөткөн чеберчилигине тан бергенмин. Анын калеминен дүйнөлүк акындардын далай чыгармалары которулуп

*Эсселер жана драмалар*



кыргыздын руханий байлыгына айланды. Кыргыз окурмандарынын ой жүгүртүүсүн, дүйнө таанымын, маалымат алкагын көнөйтти. Мындай үзүрдүү әмгегин кыргыз эсинен чыгарбайт го деп ойлоймун.

**Тураг Кожомбердиев**

\* \* \*

Кыргыз адабиятына күргүштөп аккан дайрадай болуп тез кошулду. Башкалар сыйктуу башынан шагирттик доорду өткөргөн жок. Студент кезде жазгандары кадимки дасыккан акындардан кем калбай, окурмандардын журөгүн өзүнө тартып турду. Чала өлүк ыр саптарын әмес, поэзиянын биротоло жетилип бышкан түшүмүн бере баштады. Турагдын артыкчылыгы мына ушунда.

\* \* \*

Анын башатын балалык чагынан издеш керек. Суусамырдын бийик жайлоосунда жүргөн кезде бажырайган жылдыздар түндүктөн жакын көрүнүп турганда, түндүктөн чыккан түтүндү шамал «ап» этип жула качканын байкаганда ал акын болгон. Балалыктын ээ-жаяа бербес кыялдары аны акындыка даярдаган.

\* \* \*

«Көлчуктөгү Ай» деген алгачкы жыйнагы аны балдар адабиятынын классигине айланты. Ага чейин балдар үчүн бийик поэтикалык эргүү менен ыр жазган акындар жок эле. Анткени Тураг дүйнөнү балдардын көзү менен карап, балдардын сөзү менен

Эгемберди Эрматов



сүйлөдү. Балдарга арналган ырларынан тазалык, байоо сезим, аруу дүйнө байкалып турат.

\* \* \*

«От өчпегөн коломто» аттуу ыр жыйнагы менен ал өзүнө өлбөс-өчпөс эстелик кооп алды. Акындын бүткүл дарамети китептин ар бир барагынан көрүнүп турат. Турадын бийиктигин туям деген, терендигин сезем деген адам ушул китеptи окуп табына жылына берсин. Бул китеп адамдын көкүрөгүн көккө учурup, таптаза, тунук дүйнөгө алыш чыгат. Көңүлүңду сергитип, дилинді тазартат...

\* \* \*

Акындын метафоралары ушунчалык табигий, ошол эле кезде кайталангыс. Ойго келгис салыштыруулар кыт куйгандай жуурулушуп кеткен. Ар бир акынды башкалардан өзгөчөлөнтүп, аброюн бийиктетип турган касиеттердин бири мына ошол ырларынын тулкусуна жуурулушуп калган метафоралардын молдугу.

\* \* \*

«Кыргызсан маданияты» гезитинде иштеген учурумда Турар менен көп баарлаштым. Бир имаратын ичинде турчубуз. Чыгармачылык өнөрдүн табияты, анын сырлары жөнүндө сырдашчууз. Акыркы жылдары жазган ырларына анчалык көңүлү толбостуугун айтчу. «Акындык – бул жаштыктын эмоциясы, жаштыктын күч-кубаты. Ошону колдон келсе жоготпоого тырышуу керек экен, – деп кал-

*Эсселер жана драмалар*



чу. – Менин ырларымда бойго сыйбаган күч-кубатымдын энергиясы көп. Мен өзүмдү көбүрөөк чыгармаларыма берип коюпмун. Ошол энергияны туш келди чача бербей үнөмдөп пайдалансам жакшы болмок. Сен ошо жаштык энергиянды үнөмдөөнү үйрөн», – деп кеңеш берчү. «Ошол күчүн, үнөмдөбөгөнү үчүн Туар Туар болду да», – деп ойлочумун.

**Омор Султанов**

\* \* \*

Кыргыз поэзиясында өзүнүн өзгөчө үнү бар чыгаан ақындардын бири. Чыгармачылыгы жөнүндө эртеби, кечпи тоң сөз болорлугуна ишенем. Анткени ақындык күч-кубаты ырларынын тулкусунан бир окуганда дароо эле байкала койбойт. Султановдун ырларын улам-улам окуп, көзүңду көндүрүп, образдык системасы, дүйнөсү менен таанышып чыгып, андан кийин гана ақындын чыныгы табиятын түя баштайсың.

\* \* \*

Ақындын «Отузунчу станция» менен «Аэропонарамасы» жарыкка чыгары менен адабиятта жаңы дем-илеп пайда болду. Жаңыча изденүү эмне экендигин окурмандар ақырын сезе баштады. Мурда жолукпаган бейтааныш салыштыруулар кадыресе жашоого мүмкүндүк алды. Адабиятка келечектүү ақындын келаткандыгын айгинеледи.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

«Сен жөнүндө поэма» аттуу сүйүү ырларынан турган чоң түрмөгү келечекте терең изилдене турган мухит. Анын шарпасын тыңшап эс алуу үчүн, жээгиндеги ысык кумга күйүп оонап жатыш үчүн, толгон-токой ички кайрыктарын угуу үчүн кыргыздын далай мууну кайрылат го деп ойлоймун. Анткени ага кайрылган адам кур-жалак калбайт. Сөзсүз өзүнүн жүрөгүнө жол табууга багыт алат. Өмүр бою жашап жүрүп өзүнүн жүрөгүнө бир жолу үңүлбөгөн пендeler канча?

\* \* \*

Омор Султановду устат катарында сыйлап, урматтаган бир топ акындар өсүп чыкты. Айрыкча өткөн кылымдын сексенинчи жылдарында жазуучулар союзунун алдында атайын адабий ийрим уюштурулуп, анын жетекчиси Султановдун айланасынан жаштар кетчу эмес. Ал кандай кеңпейил, камкор адам экендингин мына ушул мисал көрсөтүп турбайбы? Бүгүнкү күндө устатына чаң жугузбай коргоп турган анын далай шагирттерин билем.

\* \* \*

«Чарchoонун жүзүнчү ыры» акындын жайытын, тематикасын аябай кеңейтти. Акын бул ырлар түрмөгүндө кыргыз поэзиясынын алкагынан чыгып, жаңы бийиктики багындырууга жетишти. Адегенде бул ырларды чанган адабиятчылар бир топ болду. «Султанов өз деңгээлинен түшүп кетти», – дешип чuu салышты. Бул ырлардын тереңдигине,

## Эсселер жана драмалар



образдарынын миң кырдуулугуна, психологизмди ийине жеткире ишенимдүү иштегендигине, поэтикалык кайталангыс туюмдарды бере билгендигине аябай таң калам. Мындай акын кыргызда сейрек жолугат.

### Жолон Мамытов

\* \* \*

Жокем «Отту сүйөм» деген алгачкы ыр жыйнагын мага белеке берип жатып чыгармачылыгыма ак жол каалап: «Поэзияны сыйлаган агаң Жолон», - деп жазган болчу. Колтамасынын астында «6-июнь 1970-жыл, Төлөйкөн» деп турат. Мына ошол жылдан бери поэзияны сыйлаган агамды мен да терең сыйлап келатам. Андан бери не деген суулар акты. Не деген заман алмашты. Бирок ошондогу Жокемден алган таасирлер менин жүрөгүмдү азырга чейин жылтып келатат.

\* \* \*

Москвадагы Адабият институтунда окуп калышыма чоң таасирин тийгизди. Мен ошо кезде Монголияда аскердик кызмат өтөйт элем. Жокем Москвада окуучу. Мен ага жаңы жазган ырларымды жөнөтүп турчумун. Каттарыма жооп жазган сайын: « Мен окуган Адабият институтуна сөзсүз келип оку», – дей берчү. Мына ушул сөздөр жүрөгүмө бекем уюп калган экен, акыры жүрүп Жокемдин тилегин ишке ашырдым. Мына ушул агалык насадат сөзү учун ага чоң ыраазымын.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Мындан көп жылдар мурун «Кыргыз туусу» гезитине Мамытов жөнүндө эки беттик чоң макала жазып берген. Анын ырлары жөнүндө менин ой-пикирлерим «Кыргызстан маданияты» гезитине чыккан. Бирок а киши жөнүндө канча жазбайын, бир нерсеси жетпегендей туюла берет. Анткени Жокем өзүнүн чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги, айланычөйрөгө жасаган мамилеси менен чагылгандай жарк эткен из калтырып кетти. Арадан жылдар өткөн сайын ал мурдагынан да бараандуу, ого бетер олуттуу, улам терен, улам бийик боло берет. Анткени ал бийик тоо сыйктуу. Бийик тоолор алыстан даана көрүнөт эмеспи.

\* \* \*

Жокем менен 1980-1984-жылдары «Кыргызстан маданияты» гезитинде бирге иштеп калдым. Ошондо бирге жүрүп анын адамдык кулк-мүнөзүн, ишке болгон мамилесин жакындан билдим. Бир бөлмөдө олтуруп чыгармачылык жөнүндө узак-узак баарлаштым. Кубанган, кайгырган күндөрүнө күбө болдум. Мага биртууган инисиндей мамиле кылганын көрүп ичимен сыймыктанчумун. Тагдыр бизди бирге иштетип койгонуна жетиналбай ичимен сүйүнчүмүн. Айрым бир күмөн санаган ойлорун айтып мени менен кенешип калчу. Мен, кыскасы, Жокем менен замандаш, таламдаш, калемдеш болгонум учун бактылуумун.



## Анатай Өмүрканов

\* \* \*

«Мөлтүр сезим» деген ыр китеби менен кыргыз поэзиясына келип кошулуп, тынымсыз изденүүнүн натыйжасында адабияттагы өз ордун бекем аныктады. Окурмандарды таң калтырган лирикалык маанай жүрүп олтуруп, ақырында мекенсүйөр публицистикалык курч поэзияга өсүп жетти. Кыргызга өз үнү, өз стили бар чыгаан ақын болуп таанылды. Анатайдын ырларын башкалар менен эч качан алмаштыра албайсың. Бул ақындык бийик сапат эмей эмне?

\* \* \*

Мекенсүйөр замана көйгөйүн ырдаган саптарында ақындын лакылдан соккон жүрөгү көрүнүп турат. Элдин жүрөгүндө айтылбаган жашырын, көмүскөдөгү ачуу сөздөр канаттуу, курч поэтикалык ыр саптарга айланып кетиши ақындын мыкты эрдиги гана эмес, жашоодогу тутунган адамдык ыйык парзы.

\* \* \*

Ақын кайсыл бир автордук кечесинде энесине арналган бир нече ырын окуган. Энеси да ошол кечеде болчу. Ақындын энесине кылган аруу таазимине башымды ийип, ошондо өз энемди эстеп алыш буркурап ыйлагам. Көкүрөгүмдү жибитип, көз жашымды төктүргөн ақынга ошондо ичимен ыраазы болгом.

Эгемберди Эрматов



\* \* \*

Кыргыз радиосунан бир күндө жок дегенде Өмүркановдун ырларына жазылган эки обон сөзсүз жаңырып турат. Акындын поэзиясындагы ырааттуулук, музыкалуулук жөнүндө илимпоздор кеңири сез кылууга арзыйт.

\* \* \*

Акындын тандалмаларын окуп чыксаң акынга гана таандык өзүнчө бир чоң материкке туш болосуң. Ал материк не деген керемет дүйнө. Анда баары бар: асманы да, жылдызы да, кайгысы да, кубанычы да. Эгер окурман даргөйүн кең кылса катмарланган дүйнөлөр улам-улам ачыла берет.

Курбаналы Сабыров

\* \* \*

Курбаналы аке жашоону өтө сүйгөн, жүрөгү жалбырттап турган акын эле. Жеке турмушунда да, чыгармачылыгында да жолдуу болуп келаткан. Кандай ой, кандай санаа, кандай кесепт анын жүрөгүнө кол салып, өмүрүнө доо кетиргени чечилбеген табышмак боюнча калды. Бул жөнүндө жазылган ырларында эч кандай ачкыч жок. Биз билбегенибиз менен ал сырдын төркүнү Алла Таалага маалым.

\* \* \*

Кыргыз тарыхында элдин курамы оң канат, сол канат, ичкиликтүрк болуп үчкө белүнөт. Мына ошол ичкиликтүрк урууларынын ичинен биринчи болуп Жа-

*Эсселер жана драмалар*



зуучулар союзуна өткөн мына ушул Курбаналы аке болчу. Ага чейин Баткен чөлкөмүнөн акын-жазуучулар әмнегедир чыкпай келген. Балким чыкса да колдоо болбой келсе керек. Сабыровдун ырларында ичкиликтөрдин дүйнө туюму, тилдик өзгөчөлүктөрү даана байкалат. Ырлары өрүкзардуу өрөөндүн көрөмөттин чагылдырып турат.

\* \* \*

Ырларын окусаң назик, жумшак маанай сезилет. Жөнөкөй турмуш куруп, жерде тиричилик өткөргөн адамдын ой-кыялышы, сезим туйгусу, аруу тилеги акындын негизги тематикасы. Бир караганда көзгө анча байкалбаган сөздөр акындын поэтикалык элегинен өткөндөн кийин учкул ойлордун, аруу сезимдердин уюлунан айланып кетет. Мындай кудирет чоң акындардын шыбагасына таандык.

\* \* \*

Акындын тийгизген таасиринен улам Лейлек жергесинде Турабай Жороев, Нууман Сайдуллаев, Атакул Жакыпов, Айдаралы Жапаров, Абдилат Дооров сыйктуу акын-жазуучулар пайда болду. Азыр алар адабиятта кадыресе ат салышып жүрүштөт. Акындын көзү өткөндөн кийин мына ошол инилери анын атак-даңкын жогору көтөрүштү.

\* \* \*

Ар бир акындын көзү өткөндөн кийин артында эмгектерин жерге калтыrbай көтөрө турган жанкуйерлөрү калса жакшы экен. Маселен, Курба-

Эгемберди Эрматов



налы акемдин жубайы Гүлчөкан жеңе чыгармаларын көздүн карегиндей сактап, аларга аяр мамиле жасап бир нече жолу басмадан кайра чыгарды. Бир кызы атасынын жолун жолдоп акын болду. Жердештери бир орто мектепке атын коюп алышты. Өмүрү кыска болгону менен, экинчи өмүрүн әл менен бирге жашап келатат.

**Сагын Акматбекова**

\* \* \*

Сагын Акматбекова кыргыз поэзиясына өзүнүн акындык жандуйнөсүн жаап-жашырбастан алып кирди. Окурманга ыймандай сырын төгүп берди. Бириңчи жолу кыргыз окурмандары аялдын жашырын ой-кыялына, каалоо-максатына күбө болду. Аялзатынын сырдуу психологиясы әмне экендигин түшүндү. Сагын ошонусу менен жаңы поэтикалык дүйнөнү пайда кылды. Окурмандар ойдо жок сезимдерге кабылдып, дүйнөнүн дагы бир ачылбаган кереметин туюуга жетишти.

\* \* \*

Акматбекованын ырларында күтүлбөгөн салыштыруулар, метафоралар, бүдемүк, сырдуу туюмдар, армандуу эскерүүлөр, миң кырдуу сөзимдер толтура. Ыр саптарда көмүскө маанилер мол, окуган сайын биригин артынан бири кылтайып баш бага берет. Жылт эткен образдан, элестен ыр жаратуу акындын сүймөнчүк ыкмасы.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

Ақындын чыгармаларына дүйнөлүк адабияттын тийгизген таасири бир топ. Ырларындагы психологияз – мага Ахматова менен Цветаеваны әлестетет. Ал әми сырдуу туюмдар ага япон поэзиясынан, айрыкча Сайге менен Басёдон келген деп ойлойм. Кантсе да ақындын жүрөгү өтө сезгич сейсмикалык жүрөк экендиги, ошондой жүрөккө дүйнөлүк адабияттын эң мыкты үлгүлөрү таасир эткендиги, ага тунук акыл-ой, тынымсыз изденүү биротоло жуурулушуп кеткендиги сейрек жолукчу көрүнүш.

\* \* \*

Сагындын поэтикалык дүйнөсүн ачам деген илимпоз анын башатын кыргыз классиктеринен гана эмес, япон адабияттынын классиктери Мурасаки менен Сей-Сенагондан баштап издеши керек. Батыш адабиятты менен Чыгыш адабияттынын мыкты кошулмасы жүрүп олтуруп, кыргыз адабияттында «Сагын Акматбекова» деген керемет феноменди пайдалы кылды. Сагын даам таткан түпкү адабий башаттарды билбегендер туурап жазабыз дешип, анын чаңында калышты.

\* \* \*

Сагыныч менен кусалык, жүрөкту өрттөгөн өксүк, бир дүрт этип алыштан кеткен аруу сезимдер, унутулуп бараткан жолугушуулар, үзүлбөгөн үмүттөр, көкүрөктө уялаган ишеним ақындын сүйгөн темасы. Ошол эле кезде ал ырлар анын жашап өткөн тагдыры. Ошон үчүн Сагындын ырлары

*Эгемберди Эрматов*



адамды өзүнө тартат, кубандырат, өксүтөт, ыйлатат. Бирок эч убакга кош көңул калтырбайт.

\* \* \*

Сагын дегенде Сафо эсиме келет. Ошол эле кезде Габриэль Мистралды ойлоймун. Ырларында кандаидыр бир Эмили Дикинсон менен үндөштүк бардай сезилет. Жо-жок! Сагын жалаң Акматбековынын поэзиясын туондурат.

**Табылды Муканов**

Табылды кыргыз поэзиясынын мыйзамдарына сыйбаган, дүйнөлүк адабияттын алкагында ой жүгүрткөн, өзүнчө поэтикалық стили, өзүнө таандык үнү бар акын эле. Ал Уолт Уитмендин, Назим Хикметтин, Пабло Неруданын булагынан суу ичкен, метафора менен ой жүгүрткөн, жандүйнөсүн биртоло поэзияга берип койгон жан эле. Бирок анын баарын кеч түшүнүп олтурабыз. Мына ушунусу өкүнүчтүү.

\* \* \*

Сыртынан эч нерсени тоготпос, дөөдөй көрүнгөнү менен жандүйнөсү өтө назик, сезимтал, бала кыял эле. Руханий дүйнөдө мына ошонун өзү опол тоодой улуу эмгектерди жаратууга түрткү берсе, ал эми материалдык дүйнөдө аны басмырлап, жүрөгүн канатып, акыры өмүрүн кыйып тынды. Назик, таза жүрөгу жашоодогу эки жүздүүлүккө, карәзгөйлүккө, жалганчылыкка түтпөдү, канчалык аракет кылганы менен чыдабады. Маяковсий да, Есенин да, Цветаева да ошентип чыдаган эмес.

*Эсселер жана драмалар*



\* \* \*

1983-жылы Табылды өткөндө жаназасын эл менен кошо окушуп, топурак салган элем. Ошондо Алым Токтомушев, Кубанычбек Адамалиев менен биргэ мурзесүнүн жанында олтуруп, аябай өксүп ыйлаганбыз. Чоң таланттан кол жууп калгандыгыбызды сезгенбиз. Сөзсүз Табылды әртеби-кечпи өзүнүн чыныгы баасын алаарына ишенгенбиз. Мына бүгүн Табылдынын поэзиясы жөнүндө айтпай турup, кыргыз адабиятына толук баа берүүгө балбойт. Анткени ал бурулуш жолдорго коюлган белги сыйктуу. Аны эч ким буйтап өтө албайт.

\* \* \*

«Жандуйнө» топтомун окуп жатам... Көзү өткөндөн кийин чыккан мыкты топтом. Баш сөзүн Кадыркул Даутов жазган. Сынчы агабыз Табылдыга адилет баа берип, анын акындык даражасын калыстык менен туу чокуга көтөргөн. Аттиң, ушундай жылуу сөздү Табылды көзү тириүсүндө укканды, эч качан ез өмүрүн кыйбайт болчу. Жашпоонун, тириүлүктүн парадоксу мына ушунда.

\* \* \*

Эң алгач экөөбүз типографияда тааныштык, ал «Мугалимдер газетасына», мен «Кыргызстан маданиятына» дежур экенбиз. Таанышкандан кийин: «Эгемберди сенсиңби, ырыңа назар салып журөм. Эми, баатыр, борбордон алган билиминди бош кетирбей, жакшылап жаз. Анткени биздин акындардын көпчүлүгү билимсиз», – деп айткан сөзү эсимде

Эгемберди Эрматов



калыптыр. Ошондон кийин жолуккан сайын дүйнөлүк адабият, өзүбүздүн жазуучулук чарбабыз жөнүндө сүйлөшүп жүрдүк. Чыгармачылыкка олуттуу мамиле жасап, ырларын көбүнчө ичинде күүлөп аны бир дем менен жазчу. Бардык нерседен ырды ыйык деп сезчү. Кыргыз акындарынан жакшы көргөнү Эралиев менен Рамис Рысколов болчу.

\* \* \*

Табылды Мукановдун чыгармачылыгы жөнүндө Аида Эгембердиева кандидаттык диссертация коргоптур деп угуп аябай сүйүндүм. Буйруса, Табылдынын эми экинчи өмүрү даңғыраган чоң жолго түшөт э肯. Ушул сапарың түбөлүктүү болсун, Табыке!

**Тургунбай Эргешов**

Тургунбай Эргешов 1960–70-жылдары басма сөзге жарыяланган ырлары менен өзүнүн акындык жүзүн көрсөткөн эле. Ошол учурда жалпы хордон анын үнү айырмаланып турчу. Ырларындагы өзгөчө курч саптар окурман катары мени өзүнө тартчу. Тубаса таланттуу акын экендигин адабий чөйрөдө айтып жүрүшчү. Алгачкы чыккан ырлары менен эле элдин назарына илинүү оцой-олтоң иш эмес.

\* \* \*

Көзү ти्रүүсүндө бир дагы ыр китеби чыкпады. Буга, бириңчиден, акындыктын жолун, тагдырын башкача түшүнүп алыш ичимдиктиң артынан кеткенидиги тескери таасириң тийгизсе, экинчиден, ошол

## Эсселер жана драмалар



учурда басмада иштеген ичи тар, көралбас, таланттуунун жолун тоскон ортозаар акын сөрөйлөрдүн кесепетинен болду окшойт. Бир нече китептери басмаларда саргайып кезек күтүп жатып, акыры ыңжыңсыз жок болду. Бирок ошол бут тоскондордун ысмы адабияттан орун албай, Тургунбай Эргешов жыл өткөн сайын бараандуу болуп келатат.

\* \* \*

1993-жылы «Өлбөгөн жанга жаз келет» деген З басма табак көлөмүндөгү ыр китеби биринчи жолу жарык көрдү. Бул китеptи чыгарууда жердештери Курбаналы Сарысейитов, Абырасул Көкөш уулу, Маркабай Ааматов көмөк көрсөтүшкөн. Ошондон он жылдан кийин «Бийиктик» басмасынан «Булбулдардын түкүмү аз» аттуу ыр китеbi чыкты. Бирок бул эки китеptи төңакындын толук чыгармачылык күдүретин ачып көрсөтпөсө керек. Качан гана Т. Эргешовдун ар бир ыр сабын, ал турсун замандаштарынын эскерүүлөрүн, каттарын топтоپ толук жыйинак кылышып чыгарсак максаттуу болот. Ошондо көзү ти्रүүсүндө татыктуу баасын албаган акындын жүзү толук ар тараптуу ачылаары бышык.

\* \* \*

Эргешовдун поэзиясында жасалмалуулук жокко эсе. Ыр саптары жөнөкөй, нукура элдик тилде, элдик ой-жүгүртүүнүн негизинде түзүлгөн. Салыштыруулары турмушка жакын. Ойлору элпек. Көп ырларында кайгылуу маанай өкүм сүрөт. Айрымдары жаны көзгө көрүнгөн учурда жазылгандай.

*Эгемберди Эрматов*



Эми бышып жетилип ыр жаза турган мезгилинде айыкпас оорунун кесепетинен айласыз көз жумуп бараткансып, ичинен кейиген учурлар бар. Ақындын адабий мурастары ата журтту, эли-жерди сүйүгө үндөйт. Эң негизгиси адам болуп, ыймандуу жашоого чакырат.


\* \* \*

Тургунбай Эргешов калтырган из акыры жүрүп олтуруп кыргыз адабиятына келип кошулгандыгы поэзия күйөрмандарын сөзсүз сүйүндүрөт. Кудай Таала Эргешовдун бешенесине мына ушундай тагдырыды жазган экен, көз жумгандан кийин отуз жыл өтүп кайра кадыресе адабиятыбызга аралаша баштады. Мунун өзү чыныгы алтын чанда калбайт деген сөз.

# **ДРАМАЛАР**

---

---





*Апам Жүсуптун кызы  
Азбубүгө арнаймын.*

## **ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

### **КАТЫШУУЧУЛАР:**

ТУЯК – акын, мурдагы аты Дыйканбай  
ТУЙГУН – анын багып алган баласы  
ЖАҢЫЛ МЫРЗА – кыргыздын баатыр кызы  
НУКУРА – Жаңыл Мырзанын апасы  
АНАР – келин  
АЗБУБҮ – кемпир  
ЭЛДИЯР – Жаңылды сүйгөн жигит  
ДОЛГУР – калмактын ханы  
ДОЛГАН – анын вазири  
АРЫ – мерген  
ЭЛЧИ – калмактын элчиси  
КАЛЕНДЕР  
НОЙГУТБЕК – уруу башчысы  
НИЯЗАЛЫ – Азбубүнүн кичүү баласы

*Мындан тышкary чабарманدار, көптөгөн жигиттер, аялдар, уруу башчылары катышат.*



## ПРОЛОГ

Ээн талаа. Жол боюнда өскөн жалгыз түп дарак.

### ТУЯК

Чарчадыңбы?

Алалы көлөкөгө баш пааналап.

Жарыктық, туулган жердин абасындай

Аба жок. Бираз, уулум, эс алалы.

Күн табы кайтсын, анан жолубузду

акырын уланталы...

### ТУЙГУН

Саябандуу

Ким тиккен бул даракты, Ай- талаада

жапжалгыз өсүп турат куурабастан...

Жарып чыгып кара ташты...

Суу ичет кайсыл арыктан?

### ТУЯК

Ай чунак. Ой-тоону сүйлөй бербей

кел бери, олтур мобу саябанга!

( Жаңылдын элеси Түякка көрүнөт.

Даракка кайрылат ).

Алдыңа таазим кылып келейин деп

алыстан арзып келдим, амансыңбы?

Көргүчө көздөн учтуң миң мертебе,

көрүүгө зар какшадым карааныңды.

### ТУЙГУН

Атаке, дарак дагы сөз билеби?

Калп эле тамашалап...

Эгемберди Эрматов



**ТУЯК**

Билбей эмне?

Элиндин кайғы-азабы, кубанычы  
Бүт сиңип калган мунун сөңгөгүнө.  
А көрөк төкпөй -чачпай угуп алғын  
алдагы шуулдаган ыргактарды.

**ТУЙГУН**

Кайсы ыргак? Түк эч нерсе угулбайт го!

**ТУЯК**

Тыңшачы мобу күүнү,  
Жүрөктү зыркыраткан не деген күү?  
Капырай, мунун тулку кара мундан  
жарылып калган окшойт! Ыргагында  
купуя азаттықтын ыры ырдалат,  
сен аны дилиң коюп жакшы тыңда.

**ТУЙГУН**

(Өзүңчө)

Атакем тууган жерин көрүп алыш,  
адашып акылынан баратабы?  
Эреркеп кетти бекен? Карыганда  
же кыйнап койду бекен жол азабы?

(Түякка)

Атаке, мынча неге аңыз кылыш  
айтасыз бул жөнүндө?

Атаке, андан көрө баягында  
аяғы бүтпөй калган жомогуң айт.

Жомогуң уккан сайын жыргап калам...

Атаке, баштайсыңбы?



## ТУЯК

Тагдыр жүгүн көтөрүп келдик элге  
әсен-аман. Жашыңдан мусаапырлық әмне  
әкенин жүрөгүң түйдү сенин. Эми минтип  
кубаныч көкүрөккө батпай толкуп,  
бут койдук туулган жердин тууруна...  
Ээ, уулум. Мунун баары узун тарых.  
Колуман каруу качты...Беттин нуру  
билинбей өчүп барат.Шамшардай курч  
курагым эми келбейт, түшкө кирбейт.  
Жоголду кандан туйлап аккан эргүү,  
ырларым күкүктөнбейт, безеленбейт.  
Мына эми чач агарып, токтоо тартып  
азабын тартып келем өткөндөрдүн.  
Бүт сайып өмүрүмдү, жалгыз гана  
Жаңылды ырга коштум...  
Жер деген түтөт тура! Кара жердин  
бооруна кимдер гана жашынбады.  
Кылымдар сицип кетти катмарына,  
бетине кандай мөөр басылбады...  
Тайгак жол тагдыры бар сенин элиң  
жыгылды. Мұдүрүлдү. Турду кайра.  
Бир үйдөн экинчи үй тамызғы алыш,  
очокто оту күйдү тоодо, сайды.

## ТҮЙГУН

Баатыр кыздын тагдырын айтып берчи,  
Әмне болду?

## ТУЯК

Болуптур уулум, анда әмесе тыңда!



## БИРИНЧИ КӨРҮНҮШ

### 1. ХАН ӨРГӨӨДӨ

Жаңыл мырза өзүнүн хан өргөөсүндө жалгыз.  
Таң атып келе жатат.

#### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

(Өзүнчө)

Шүгүрчүлүк! Кашкайып таң атыптыр.  
Жышааны бул да болсо жакшылыктын.  
Жарыктык, торгой сайрайт безеленип  
Өмүрдө мындай үндү эң аз уктум...  
Капырай, ар коктунун намысы үчүн,  
бир-бирин чаап алуу, не деген кеп?  
Не деген күч экенин өзү билбей  
жүргөн эл максатына кантип жетет?!

(Сырттан Анар кирет).

#### АНАР

Ханышам, жакшы жатып жай турдуңбу?

#### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Ырахмат. Бүгүн Күндүн ачык тийип,  
жадырап турганын көр. Бул да болсо  
пейилдин тазалыгы, актыгы го...

#### АНАР

Эжеке, чабармандар келди кайтып.

#### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Бир азга сабыр кылсын... Энемди  
айтып койчу. Акылдашаар бир сөзүм бар.

Эсселер жана драмалар



**АНАР**

Жарайт эже!

(*Кетем*)

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кыргызы бириктирип бийлик кылуу  
оор жүк экендингигин неге мурда  
сөзбей келдим?

Кайсы уруу мени колдоп, кайсынысы  
жолуман бөгөт болуп каршы чыгат?

(*Нукура кирет*)

Энеке. Ырас келип калбадыңбы?

**НУКУРА**

Жаңылтай. Эмне болду?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Жайынча эле.

Келиптирип чабармандар, айткан сөзүн  
кунт коюп ук. Эне, сенин жүрөгүңө  
ишненем – билип турат ак караны.

**НУКУРА**

Бийлиktи колуңа алыш, өз жаныңды  
кыйнадың көпөлөгүм. Эли - журтуң  
билсе экен сен көтөргөн бул жабырды...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Энеке. Эми гана элим тынчып,  
жыйылды баш- аягы. Чек арабыз  
дагы эле бекем чепке айланы элек.  
Өзүмдү ойлончу күн али алыш...

Эгемберди Эрматов



(Сырттан Анар кирет)

Киришсин чабармандар!

Түгөл келсин!

(Анар кайра чыгып төрт чабарманды  
ээрчитип кирет.)

Кандай иш аткардыңар, журт ичинде

кандай сөз болуп жатат? Мал аманбы?

Эл аманбы? Жолуктуңар, кана, кимге?

ЭЛДИЯР

Ханышам, мен

Алайга барып кайттым.

Дөөлөс, найман, кыпчак: «Кесе, табак

май болуп жайыт кеңип, жыргадык», – дейт.

Ылайым бек болсун дейт бул ынтымак.

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Келишмек болуштубу курултайга?

ЭЛДИЯР

Аттарын байлайт биздин босого

Кечке калбай...

ЭКИНЧИ ЧАБАРМАН

Түшкө жуук бул жерде болот Кулжа,

Тогуз-Торо.

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Сары өзөн Чүйгө кана, кимиң бардың?

НОЙГУТ

Мен бардым. Курултайга келет, бирок

Нааразы эли сизге, Тұлқу баатыр

*Эсселер жана драмалар*



Таралып кеткен экен болуп жомок.

Жалпы элдин тагдыры үчүн жакшы кабар алпарып, жаным аман калып калды.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

(Өзүнчө)

Оо, Кудай, бүтпәйт окшойт өмүр бою,  
өткөндүн каргашалуу сабактары.

(Чабарманга)

Баатырдын күмбөзүнө бата кылып,  
мал союоп, эл чакырып эскердиңби?

**НОЙГУТ**

Аткардым сизге берген убадамды.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Турабы балбал таштан эстелиги?

**НОЙГУТ**

Ханышам, турат күнү бүгүнкүдөй...  
Күмбөздүн айланасын эл тазалап,  
Ызаттап, түлөө берип турат экен.  
Өсүптүр бейитине чынар дарак...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Баатырдын жаткан жери жайлую болсун!  
А сенин кандай жакшы кабарың бар?

**ТӨРТҮНЧҮ ЧАБАРМАН**

Бардым мен саруу менен күшчуларга,  
бел ашып Кетмен- Төбө жерин көрдүм.  
Келишет сиз чакырган курултайга,  
Жибермек болду бийин, түмөндөрүн!..

Эгемберди Эрматов



**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Ырахмат, чабармандар! Ханыңардын  
кызматын адилет, ак аткардыңар.  
Барғыла, кымыз ичиш эс алғыла,  
баарыңар сый белекке татыдыңар.  
*(Чабармандар чыгып кетишет)*

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Энеке, әмне дейсің? Кыргыз журту  
кызыңды колдоп жатат.

**НУКУРА**

Билбеймин, жаман жатып алышмынбы,  
болбосо бир сыр мага келдиби аян?  
Ойгонуп түн ичинде, көз ирмебей  
акыры таң атырдым... Укчу, балам!  
А балким сага жетпей жатса керек.  
Көбөйдү эл ичинде ушак- айың.  
Акыры бир балекет болот окшойт.  
Кабыргам қапшырылат уккан сайын...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Капырай, мен билбegen кайдагы сөз,  
Бейкүнөө жүрөгүңө бұлук салды?

**НУКУРА**

Азыр мен чакыртайын өзүң уккун  
аралап элди жүргөн календерди.  
Кудайдын бир момуну әкен.  
Угуп кой календердин айткан сөзүн.  
Эй, календер! *(Сырттан календер кирет.)*  
Жанагы айтканыңды кайталачы...

*Эсселер жана драмалар*



**КАЛЕНДЕР**

Кулагым угат, бирок көрбейт көзүм.  
Ханыша, өлтүр мейли, тилимди кес.  
Орго сал, эгер менде болсо күнөө.  
Абайлан – чырайындан кесир болот,  
Көзүм бар көрүп турган журөгүмдө...  
Сулуулук адамга кош канат берет,  
Учурат оболотуп, бирок кәэде  
Тыптыйыл бүлүндүргүч күчкө айланат,  
Жоготот ынтымакты әлде- жерде...  
Сенде ошол күч бар экен, бийлигиңди  
Апкетет селдей болуп эгер ташса,  
Жабышат кара баләэ журтубузга,  
Айланат бейпил өмүр ыйга, жашка...  
Курултай чакырыпсың мунун жакшы,  
Әң алгач бекем түптө хан ордону.  
Учалбайт, жалгыз канат, Жаңыл Мырза,  
Өткөрбө кейиш менен хандык доорду.  
Сөзүм жок менин башка. Дилемдеги  
сөзүмдү айттым сага. Аман калгын!  
*(Кете баштайт)*

**НУКУРА**

Бир нерсе дебейсиңби, не турасың?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Сый болуп, даам таткын, календерим!  
*(Календер чыгып кетет. Сыртттан Анар кирет )*

**АНАР**

Ханышам, Долгур хандан, калмактардан  
Элчи келип суранып жатат сизге.

Эгемберди Эрматов



**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кирсин де!

(Элчини ээрчитип Нойгутбек кирет )

**ЭЛЧИ**

Кыргыздын айдай пери, ханышасы,

Долгур хан берип ийди сизге дилде...

(Жаңылдын алдына коёт )

**НОЙГУТ**

Ханыша, кайнаса каны бизге кошулбаган

элдешпес душманыбыз тээ байыртан

элчисин жибергени жакшы жышаан!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Не деген сунушу бар мунун мага!

**ЭЛЧИ**

Байлыгы ханыбыздын ченеми жок,

Чеги жок жерибиздин, күчүбүздүн.

Бардыгын алдыңарга тартуу кылат,-

Көрсөм дейт пери сыңдуу жүзүнүздү.

Эки элди түбөлүккө баш коштуруп,

достошуп, болсок биз дейт алыш- бериш.

Суранат колуңузду!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кемситеттүү – мындай сунуш менен келиш!

**ЭЛЧИ**

А ырас, буга чейин арабызда

көп жолу пикир келбей, болду чатак.

Тыяллы кан төгүлгөн кармашууну.

*Эсселер жана драмалар*



**НОЙГУТ**

Оңтойлуу мындаи учур келбейт кайра..

**ЭЛЧИ**

Бир кочуш чачыранды элиңди ойло!  
Ханышам, сөзүндү бер! Күн мурунтан  
Долгур хан даярданып жатат тойго.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Көзгө илбей тебелечү намыс-арды  
кайдагы келесоо хан? Деги качан  
биз ага кол куушуруп бердик эле?!  
Алжыган акылынан кара мастан!  
Эй, жигиттер!

(Сырттан эки жигит кирет )

Мына бул пейли бузук, кара мүртөз  
Элчинин башын алыш таштагыла!  
Ханына жуучу түшүп келгенин көр.  
Дымагын айлантайын кара ташка!

**НУКУРА**

Элчинин жазыгы жок. Мурда - кийин  
ага эч ким кол көтөргөн эмес, кызым.

**НОЙГУТ**

Бул жорук жакшы нерсе алыш келбейт.

**НУКУРА**

Сабыр кыл, өкүмүндү кайра бузгун!!!

**ЭЛЧИ**

Эки элдин ортосунда жакшылыктын  
үрөнүн себейин деп келдим эле...  
Мен катуу адашыпмын.

Эгемберди Эрматов



ЖАҢЫЛ МЫРЗА  
Элимди көз каранды  
кылууга такатым жок менин деле...

НУКУРА

Түзбөгүн жаман кырдаал. Жаштык кылып  
душмандын чырагына от тамызба!  
Кыргыздын он- солунан келген элге  
астыртан ақыл салғын.

АНАР

Ханыша!

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Мунуңзга макулмун! Элчиге бу  
Үч күндөн кийин айтам анык.  
Агаче сыйлагыла, мейман болсун  
Өзүнчө ақ өргөөгө жатып алып.

ЭЛЧИ

Ханыша, соң ырахмат!

(*Нойгут элчини ээрчитип чыгып кетем*)

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Биз кимбиз? Максат әмне? Қүрөш әмне?  
Чечебиз бүгүнкү улуу курултайда.  
Бар эне, меймандардын жолунан тос,  
баш-көз бол, кабыл алғын баркы менен.

НУКУРА

Букара адамдардын ой пикирин  
Көңүлгө түйгөн жакшы. Алар сага

*Эсселер жана драмалар*



жамандык ойлобойт түк.

(*Нукура кетем*)

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кыргыздын асабасын бийик кармап  
Көтөрчү мезгил келди. Ойгон элим!  
Тепсете намысынды, алып салғын  
көрсөтпөй күнду тоскон көздүн челин!  
Долгурхан тапкан экен алчу аялды,  
ал менин аттай албайт астанамды.

**2. КЫРГЫЗ АЙЫЛЫ. КӨЧӨ.**

**НОЙГУТ**

(*Өзүнчө*)

Үч күнгө мөөнөт берди. Үч күн бою  
Ныксырап кымыз ичиp жатайынбы?  
Кокустан Долгур менен ымалашып,  
элдешип алса Жаңыл, капкачанкы  
ой-максат күлдөй болуп чачылбайбы?!  
А баса каны кызып шашылгандан:  
«Элчини өлтүргүн!» деп буйрук берип,  
Мен эмне кыларымды Жаңыл Мырза  
өзү эле айтпадыбы? Эми келип  
мен эмне ойлономун?

(*бир жигит кирет*)

Сага мен ишенемин... Сендей жигит  
турганда менин бактым опол тоодой.  
Буюруса түмөнбашчы, вазир кылам!  
Аткарғын буйругумду түк ойлонбой.

Эгемберди Эрматов



**ЖИГИТ**

Айтыңыз ! Отко, сууга даярмын мен!

**НОЙГУТ**

Эң бир күлүк ат минип калмактарга  
бергин кабар. Элчинди өлтүрүп салды  
дегин Жаңыл Мырза. Нойгут жиберди де.  
Жолдо турган көрүнбө жасоолдорго.  
Шертти бузба!

**ЖИГИТ**

Аткарам эки кылбай айтканыңды!

**НОЙГУТ**

Ошенткин! Буйдаланба! Кеч калбагын!  
(*Жигит кетем*)  
Ишке ашса эгер менин ушул оюм,  
Чүкөмдүн айкүр келип түшкөндүгү!  
(*Кетем. Элдияр менен Анар келет*)

**ЭЛДИЯР**

Үмүтүм жалгыз сенде.  
Жардам бергин  
Айласын тапчы, бийкеч.

**АНАР**

Азгырыгың мынча күчтүү неге?  
Болду жетет!

**ЭЛДИЯР**

Бул сезим тынчтык бербей жан дүйнөмдү  
жалбырттап ээлеп алды. Көлгө айланды.

*Эсселер жана драмалар*



Чайпалып жээкten әми төгүлөмбү?  
 Сарсанаа, Кусалуу ой тамыр жайып,  
 мыжыгып мени кыйнап бүтмөй болду.  
 Көз арттым ханышага! Күнөөм эмне?  
 Мен кайдан билдим сүйүү өрт коёрун,  
 көтөрүп көк бөрүдөй ыргытарын,  
 саларын оттон музга , муздан отко.  
 Шашылба, бир аз токто! Балким Жаңыл  
 өзүнө жигит издээр даражалуу,  
 мансаптуу, кадыр- барктуу. Бирок эч ким  
 менчелик сууруп бербес кара жанын!

**АНАР**

Ою бүт ханышамдын эл тагдыры,  
 Башка сөз кирбейт азыр кулагына.

**ЭЛДИЯР**

Мен тарарап болосунбу? Сөзүң берчи,  
 Қапыстан мен тууралуу сураганда.  
 Курултай өтөөр менен оюн-зоок  
 башталат . Мага дагы келет кезек.  
 Буюруса өнөрдү бир көргөзөмүн.  
 Ойлобо жан экен деп терген тезек.  
 Анан сен ханышандын кулагына  
 акырын шыбырап кой, жетет ошо.  
 Актаймын кызматынды. Билегине  
 билерик салам алтын иш оңолсо...

**АНАР**

Сезимтал, таза жүрөк, колуң ачык  
 берешен жан окшойсун, алтын сөйкө

*Эгемберди Эрматов*



камдай бер ханышага. Бирок байка,  
алгыр күш боломун деп болбо күйкө...  
(Кетишет).

### **3. ХАН ӨРГӨӨ, КУРУЛТАЙ ӨТҮП ЖАТАТ**

Ортодо Жаңыл Мырза, жанында уруу башчылары, бийлер, Нукура, Дыйканбай, обочороок Элдијар, анан топтолгон эл.

#### **ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Келгендей болдук эми бир бүтүмгө  
күзгөче жигиттерди, жоо-жаракты,  
камдайлы жол азыгын. Капшытта  
турган кезде митаам душман  
тынчтык жок кыргыз элге. Болоор-болбос  
нерсе үчүн араздашуу-күчүбүздү  
жоготот... Унуталы мунун баарын!  
Санаалаш, коңшулаш элдер менен  
чыңдайлы ымаланы. Найман, кыпчак,  
Түштүктөн өзбек элин тууган кылып,  
кыз берип, кыз алышып мекен чебин  
темирге айлантышсын. Улуу жүзгө  
Күшчулар колун берсин. Уйгурларга  
эртенден калбай элчи жиберели!  
Ордoluу калкыбызды ойго-тоого  
Туш келди чачып албай, кийин келчү  
ойлойлу урпактардын тагдыр -күнүн!

#### **ДЫЙКАНБАЙ**

Кыргызды бир урууга айландырчу  
жол барбы? Издөө керек ошол жолду.

*Эсселер жана драмалар*



Болбосо ар өрөөндүн ырын ырдап,  
сөөкту талашкан ит сыйктанып  
бөлүнүп Чүйгө, Көлгө же Таласка  
бытырап тарап кеткен оңбу?  
Уят, анык уят.

Жаңылдын күнү-түнү ойлогону  
ушул ой. Ишке кантип ашаар экен?  
Бирөөлөр аны бузбай турса экен...

**АЗБҮБҮ**

Көп көрдүм журт бийлеген адамдарды,  
бизгече далайлары келип кеткен.  
Ооматы турган кезде көзү бүтүп,  
калайык калк куураган, жапа чеккен.  
Жетиндик окшойт ханга эми мына...  
Жаңылга эл бүт жанын берип.  
Көтөрөт өтө бийик асабадай.

**НОЙГУТ**

Ханыша! Өз оюмда каламын мен.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Өзүң бил! Бирок әлдин түпкүлүгүн  
оилобой текебердик иш жасаба.

**НОЙГУТ**

Әлдешүү керек болчу калмак менен.  
Күчүбүз топтоло элек азыр биздин...  
Колдо жок азык - түлүк, курал-жарак.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Деги айтчы, көкүрөктө намыс барбы?  
Кантип мен душманыма моюн сунам,

Эгемберди Эрматов



Чыдаймын кордугуна ? Арт жагымда  
ордолуу кыргыз турса, Долгур хандын  
от жагып очогуна кантип жүрөм?

**НОЙГУТ**

Мүшкүл иш түшкөн кезде эл башына  
эр жигит оттон чыгып отко түшөт.  
Ойлонуу керек болчу эл тагдырын...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Силерден хандыкты мен талашпадым  
же бурчтан жолуңарга бут тосподум.  
Үгүттөп элди артыман эрчитпедим,  
барбадым кыңыр ишке...  
Нойгутбек эми келип: «Эл тагдырын  
ойлонуу керек болчу», – дейт туурадан.  
Ачык айт, арам оюң болсо ичинде, –  
мен эмине Долгур ханга тиейинби?  
Тагымды берейинби сага өткөрүп?

**НОЙГУТ**

Ханыша! Тагыңды эч ким талашкан жок.  
Ырбатпай баштан келген чыр-чатаакты  
бүтүрүп койсо болмок...

**АНАР**

(Оюн-зоок башталат.)

Ханышам, тээтиги жигитти тааныйсыңбы?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кайсынысын?

*Эсселер жана драмалар*



**АНАР**

Четтеги ойлуу турган.

**ЖАНЫЛ МЫРЗА**

Элдиярбы? Баягында ууга барган.

Эмне болду?

**АНАР**

Өлгөнчө ашыкмын дейт.

**ЖАНЫЛ МЫРЗА**

Кимге?

**АНАР**

Сизге...

*(Жаныл Мырза унчукпай Элдиярды ойлуу карап калат. Экөө кайра элге келип кошулат. Сырттан эки жигит чүркап кирет)*

**БИРИНЧИ ЖИГИТ**

Жоо тийди элибизге! Жоо келатат!

Соо койбой жан адамды кырып келет!

**ЭКИНЧИ ЖИГИТ**

Жылкыны айдап кетти! Анык өлүм!

Айылдын чети өрттөндү!

**ЭЛДИЯР**

Тосуу керек!

Тезинен жоо жарагын колго алгыла!

**НОЙГУТ**

Мынаке көктүгүндүн натыйжасы:

ортодо эл кырылыш, үй өрттөлүп

Эгемберди Эрматов



журтубуз кызыл уук болмой болду.  
Ушундай болорлугун билген элем.  
Көр эми тагдырыңан, Жаңыл Мырза!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Душмандын атын угуп, жүрөк өлүп  
калдыбы? Эч убакта душманыңан  
жакшылық күтпө. Эгер колдон келсе  
тамырын кыя чапкын! Баш көтөрүп  
кайрадан сыр көрсөтөт түк өлбөсө!

**НУКУРА**

(Өзүнчө)

Азабым, көргүлүгүм ушул тура!  
Не кылам? Табам кандай айла-амалын?  
Бул шойкүм түшүмө да аян болуп  
кирди эле. Алдын албай бүйдаландым,  
жорудум жакшылыкка...Эми мына  
ай-аалам чак-чалакей, астын-устүн!  
Кандай күн түшөт башка? Эл не болот?  
Калабы жалгыз-жарым боору бүтүн?  
Куралып кокту-колот, ойдон - сайдан  
эми эле бир нук алыш ағыларда  
бөгөлдү, нук бузулду... атың өчкүр  
Долгур хан көзүн атып Жаңылым!  
Менин бүт карманаарым, тутунарым,  
жалгызым, сары изине чөп түшпөсүн!  
Сынбасын канаттарың! Энең сенин  
боздобой карыганда күнүң көрсүн!

**ДЫЙКАНБАЙ**

Бир-бириңе кол салып  
Не табасың адамзат!

*Эсселер жана драмалар*



Минте берсең туюкка  
 Камаласың адамзат?  
 Алтын нуру төгүлгөн  
 Күн жетпейби адамзат?  
 Жылдыздары жайнаган  
 Түн жетпейби адамзат?  
 Ичиң тарып, пейлиңди  
 Не бузасың адамзат?  
 Түркүк болуп дүйнөгө  
 Турасыңбы адамзат?  
 Бир-бириңди айоосуз  
 Олжолойсуң адамзат?  
 Эртең эмне болорун  
 Болжобойсуң адамзат...

**ДОЛГУР ХАН**

Жигиттер! Өрттөгүлө кыргыз журтун!  
 Таптакыр чыкпас болсун эс-көөнүнөн!  
 Балдары чоңайгондо: «Калмак келет!  
 Ыйлаба, келатат!» деп үшүн алсын!  
 Экинчи баш көтөрбөс болсун бизге.  
 Кыргыздын жүрөгү эле Жаңыл Мырза...  
 Энесин өлтүргүлө! Карып калган  
 Кемпирден же кылчалык чыкпайт пайда!  
 Айоосуз талагыла дүйнө-мүлкүн,  
 Олжолуу болуп кайтуу дагы пайда?!

(*Жигиттер Жаңылды алып кетем*)

**ДОЛГАН**

(*Туткун алып келем*)  
 Долгурхан! Дагы бирөө түштү колго!



### ДОЛГУР ХАН

Биз муну туткун кылышп не кылабыз?  
Атынын куйругуна байлап туруп  
камчыдан шыбап-шыбап жибергиле!

### НОЙГУТ

Айланайын, Долгур хан, Жаным соога!  
Өлтүрө көрбө мени! Нойгут деген  
уруунун башчысымын. Атым Нойгут!  
Пиримдей сыйынамын. Баштан эле  
жүрчүмүн өзүңө мен ылымсанап.  
Элчинди өлтүргөндө сага кабар  
тымызын жибергенмин. Аял дагы  
ойлоп көр, хан болчубу? Анын иши  
байыртан казан кармап, бала багуу.

### ДОЛГУР ХАН

Андай болсо, өз элине  
барсын аман-эсен, мындан ары  
биз менен байланышын үзбөй жүрсүн!  
Унутпа сага берген алдагы өмүр-  
аманат! Качан болсо кайрып алам!  
Эстегин эртели кеч Долгур ханды!  
Долгур хан кээде жоомарт, кээде жаман!

### НОЙГУТ

Кыргызымды  
Саттымбы душманыма? Жок, антпедим!  
Күйгүздүм мен өзүмдүн жылдызымды...  
Аялдан алтын баштуу, алтын чачтуу  
артык дейт бака баштуу эркек адам.

*Эсселер жана драмалар*



**ЭЛДИЯР**

Оо, элим! Туткун болуп  
душмандын тузагына түштү Жаңыл.  
Айт , элим, көрдүң беле мындай жорук!  
Жоготтук күркүрөгөн нугубузду,  
биз эми ултан кейпин жамынабыз.  
Аза күт, аман калган бир кочуш эл,  
кайрадан журт түптөлүп, жаңырабы?

**АЗБУБУ**

Элдияр , айланайын! Жаңыл Мырза  
аттанып кеткен болчу, уулдарым  
көрүнбөйт... Кайда жүрөт?... Аман бекен?  
Бошошуп бара жатат муундарым...  
Не болду? Ай-талаада өлүштүбү?  
Чала жан жатышбы жер күчактап?  
Жаңылдын же тагдырын бөлүштүбү!  
Кеттиби жолго түшүп жанын сактап?  
Алар неге көрүнбөйт, айткылаачы, араңарда!  
Сыздатып сай - сөөгүмдү, жүрөгүмдү  
көзмончок уулдарым калды кайда?...



## ЭКИНЧИ КӨРҮНУШ

### 4. ДОЛГУР ХАНДЫН АЙЫЛЫ

Жаңыл Мырза менен Долгур.

#### ДОЛГУР

Ойлогун абалыңды ... Ханыша деп  
жатамын жүрөгүмдү тартуу кылып.

#### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Мен сени көргөн сайын денем муздайт,  
жыландай туюласың.

#### ДОЛГУР

Чачың жулуп,  
Көнбөсөң карматамын кара казан.  
Кааласаң абийириңди төгүп туруп,  
күң кылам... Бир кулума эрге берем.  
Моюнуңа салам чыкпас моюнтурук...

#### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Мен деген ханышамын...

#### ДОЛГУР

Туткунумсун!  
Унуткун качанкы бир даражанды...  
Кааласаң берем бүткүл дүйнө-мүлкүү,  
баарын ал!

#### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Жоомарт болсоң бер ажалды!  
Жок мага, кереги жок жарык күндүн

*Эсселер жана драмалар*



Чүрдүң күйүп турган жарыгымды,  
элимди бөлдүң менден...

**ДОЛГУР**

Эми сен

Бул жерге жаюу керек тамырыңды.  
Сабыр кыл. Ойлон дагы. Эгер көнсөң  
кайрадан баякындай ханышасың...  
Элимдин эркесисиң!

**ЖАНЫЛ МЫРЗА**

Жерге кирсин!

Элиңди тумоо капитап, каргыш алсын!  
Сүйлөгөн ар бир сөзүң түрү суук,  
тосток көз бакалардын чардаганы.  
Бака баш, арам ойлуу! Чөө кейпин  
кийинип эмне келдиң? Жогол ары!  
Сөзүндөн былжыраган бүттүм тажап...  
Тезирәэк дарыца ас! Не турасың?!

**ДОЛГУР**

Ким айтат ханыша деп... Абийири жок!

**ЖАНЫЛ МЫРЗА**

Өлтүрсөң кулак тынчып кутуласың!

**ДОЛГУР**

Байкушум. Тыбырчылап так секирип  
кай жакка качмак элең! Жүгөн салып  
көндүрөм акыр бир күн, шашылбагын!  
Ошондо азоолугуң эстен чыгып  
эркиме баш ийесиң!

Эгемберди Эрматов



**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Андан көрө же өлүп,  
же бир кулга тийген жакшы...

**ДОЛГУР**

Кудай Таала өң-түс берип,  
салганбы көөдөнүңө муздак ташты.  
Хан туруп, бардык бийлик колдо туруп  
мен сени ийе албадым! Же өлүмгө  
таптақыр кыя албадым. Көзүң көрсөм  
сыйкырдуу бир күч кирет жүрөгүмө.  
Байланым сага жипсиз. Мындай сезим  
бугаче кайда жаткан, түгөт алгыр?  
Күзүндө колго тиидин өмүрүмдүн,  
кар баскан муздак айыл жакын калды.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Бир бутуң көрдө туруп неге мага  
мынчалык чырмоок сымал жабышасың?  
Каржайып өлөрүңдү ойлобостон  
тооруйсун қыргыздын жаш ханышасын...

**ДОЛГУР**

Келе кой, келчи менин кучагыма!  
Сеп алсын карыганда жаным менин...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Тарп чокуган окшойсун тулөп  
бүткөн жооруларга!  
Үзүп кой күдөрүндү! Сенин барып  
жатканча төшөгүңө, көр түбүндө  
түбөлүк тыптынч уйку тапкан артык!

*Эсселер жана драмалар*



**ДОЛГУР**

Өзүң бил! Кеңешип көр жаның менен...  
 Шашылган шайтан менен дос болуптур.  
 Жолуң бар тандай турган жалгыз гана,  
 мейлиге, ага чейин оштонуп тур!  
 Көп көрдүм аялдарды, капастагы  
 жолборстой боюн уруп темирлерге  
 акыры эркке көнгөн. Бугун тарап,  
 көктүгүң мокоп бүтөт сенин деле  
*(кетем).*

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кутулдум да бир жолу жан алгычтан!  
 Бул кыйноо түбөлүккө созулабы?  
 Бүтөбү же эртеге? Оо, Жараткан!  
 Неге сен мени мынча жарагадың?  
*(Ниязалы келет)*

**НИЯЗАЛЫ**

Эжеке, эжекебай!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Боорум менин!  
 Жыттанат кыргыз жыты!  
 Жүдөпсүң! Эмне кеп бар? Качан келдиң?  
 Барбы аман, кагылайын, кыргыз журтум?

**НИЯЗАЛЫ**

Эл аман , бирок көргөн күнү курсун!  
 Сиз колго түшкөндө эле тайган ырыс.  
 Калмактын ала көөдөн жигиттери  
 Ээн баш...күндө жаңжал, күндө уруш...

Эгемберди Эрматов



**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Зил болуп көкүрөгү алтын энем,  
Жүрөбү аман эсен?

**НИЯЗАЛЫ**

Эжекебай!

Айтууга тилим барбайт. Эмне десем?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Коркпой айт? Эмне болду?

**НИЯЗАЛЫ**

Көз жумган сиз туткунга түшкөндө эле...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Энекем! Ак сүтүңдү актабадым, –  
жетпедиң эңсеген ой, тилегице!  
Көрдүңбү акыркы ирет эмне деди?  
«Жаңыл» деп үмүттөнүп издедиби?  
Не болду эң акыркы мурас кеби?

**НИЯЗАЛЫ**

Элди бүт жыйнап туруп мыкаачылар  
Жанына жакыннатпай жан адамды,  
(Тик турат төбө чачым аны эстесем)  
даргага энецизді асып салды...  
Ошентип турду үч күн, үч түн бою.  
Акыры үч-төрт жигит түн жамынып  
каадасыз кара жерге көмүп койду...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Энеке, кечир мени! Кантип адам  
мынчалық айбандыкка даап барат?

*Эсселер жана драмалар*



Жүрөгүм! Чыда, жүрөк, канталаган...

(*Ниязалы суу берет*)

Тұбұң түш бир кем дүйнө!

Әч нерсе эмес... Баякы Жаңыл кайда?...

Байқушум, әнем менин! Өчүп калған

ойготтуң сезимдерди, иничегим!

Аман бол, кайда жүрсөң... Барагой кагылайын!

(*Өзүнчө*)

Әнекемде бар эле кайсы күнөө? Мени төрөп,

choйдитуп койгондуғу болбосо эле...

Әмнеге ак ийилет, чындық өлөт?

Же байқабай катаны, биз адамдар жасадыкпы?!

Жок. Болбайт кол куушуруп отурғаным,

ыплас, көр дүйнөнү көрүп туруп.

Не болот адамзаттын түпкүлүгү

жиберсе теңсиздикти өнүктүрүп?!

## 5. ДОЛГУР ХАНДЫН АЙЫЛЫ

**Атасына аш берип жаткан учур.**

### ДАЛГАН

Калайык уктуңарбы? Жүрөгүндө

оту бар мерген болсо чыксын бери!

Кандырсын тамашага моокумдарын

айтылуу Долгур хандын түмөн элин.

### АЛИ МЕРГЕН

Оо, ханым! Да бир ирет ырайым кыл!

Өлгүчө тағдыр менен кармашайын.

Әгерде чындалап бакыт баштан тайса,

айла жок...

*Эгемберди Эрматов*



**ДОЛГУР**

Жетишет! Тойдум сенин өнөрүнө!  
Колуца жаа кармабай таяк карма!  
Аз калыптыр ансыз деле өлөрүңө...

**ДОЛГАН**

Болду эми. Башка мерген калбай калды.  
Көнсөнүз әгер, ханым, туткундағы  
Жаңылды ушул жерге алдыралы!

**ДОЛГУР**

Мерген деп аңыз кылып айтышчу эле ...  
Көк неме әгер айтсам келәэр беле...

**ДОЛГАН**

Канткенде әки болсун буйругунуз!  
Тамаша керек мобу келген әлге.

**ДОЛГУР**

Мейлиге, алып келгиле!

**ДОЛГАН**

Эй, жигиттер!  
Хан буйруп жатат дегин. Жаңыл Мырза тезинен  
жетип келсин мына мында!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кел депсин, мына алдыңа келип калдым,  
Буйрукту аткарбоого чамам барбы?

**ДОЛГУР**

Ал ырас, чакырганым. Таарынычың  
жазылбай келе жатат... Өнөрүңдү

*Эсселер жана драмалар*



Көрсөтүп бергін әлге келген мобу,  
сенчелик мерген жок дейт бул өрөөндө.

(*Әлге*)

Әгерде тиібей калса аткан жебе,  
анда бул өз азабын өзү тартсын!  
Байлатып азоо аттын куйругуна,  
талаага камчы басып жибергиле!

**ДОЛГУР**

Шашылба! Апкаарыба! Шарт боюнча,  
бар сенде ата турған әки жебе.  
Ойлогун алдыңдагы чоң бакытты,  
өлүмгө әки кадам – жаңылышсан.  
Алдагы лакылдаган жүрөгүң бас,  
Мындейда жүрөк күчтүү керек таштан...

**ДОЛГАН**

Калайық, ырасында,  
Ким көргөн мындейдай айкөл ханды мурда?  
Өлүмдөн алыш калды колун тосуп,  
мөөрөйдү жеңип ал деп **Жаңыл Мырза**.  
Мына эми дүйнө кенен, жашоо кызык!  
Өзүң бил, тагдыр жебең өз колунда...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Калтырап әмне болду **Жаңыл** сага,  
Жебенди кандай шайтан буруп кетти?  
Кандай күч шыбырады қулагыма,  
жыйнайын бир саамга намыс, әркти.  
Апаке, апакебай жардамга кел,  
намыс бер, чыйралт мени, ишеним бер!

Эгемберди Эрматов



НУКУРАНЫН АРБАГЫ

Медерим, эмне болду? Чакырыпсың...  
келдим мен болоюн деп сага демөөр.

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Башыма азап түшүп, жан кыйналып  
турганда сени эстедим.

НУКУРАНЫН АРБАГЫ

Айланайын,  
мынчалык каргыш тийди кайдан сага,  
эмне учун татаал тагдыр тандап алдың?!  
Жакшылык жасоо учун келдиң эле,  
кай жерден кыя бастың Кудай жолун?  
Талаштың качан анын алтын тагын,  
же чалчыкка түшүрдүңбү зоболосун?

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Апаке, турам азыр бычак мизде,  
баягы ак батаңды аябагын!

НУКУРАНЫН АРБАГЫ

Токтоо бол! Аткан жебең сая кетпейт!  
мөөрөйгө боз жоргоңду кайрып алғын!  
(Жаанын огу жамбыга тийет)

ДОЛГУР

Сеники башкы байге – он миң жылкы!  
Жетеби кудуретиң эсептөөгө?  
Урмат да, сый да сага, даңқ да сага,  
чачыңдан эми бир тал түшпөйт жерге.  
Бирөөнүн тийбейт колу мен турганда.

*Эсселер жана драмалар*



Көрдүк биз өнөрүндү, мындай өнөр  
жолукса керек сейрек бул жалганда!

**ДОЛГАН**

Калайык! Ким Жаңылга кол тийгизсе,  
тартылат ошол замат башы өлүмгө!

**ДОЛГУР**

Жаңылды кадыр-барктаپ, сый көрсөтүп,  
улуктар, кана төргө өткөргүлө!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Башка менин өтүнүчүм!  
Байгенин кереги жок, жерге кирсин!  
Бергиле мага жалғыз боз жоргону,  
бир жолу жаным жыргап күлүк минсин!

**ДОЛГУР**

Боз жорго, Кудай алсын, сеники эле.  
Аны да апкелгиле!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Чоң рахмат!  
Мен эми ыраазымын, ханым сизге!  
Айкөлдүк, акылмандық жаткан турал  
байкалбай көкүрөктө, дилицизде!

**ДОЛГУР**

Журтума оюн- зоок, өнөрүндү  
көргөздүң. Анык баатыр, эр экенсисиң!  
Бир хандын бактысына жарай турган  
периште кейпин кийген жан экенсисиң...



### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Хандардын аялдарга айтып көнгөн  
кайталап жылма сөзүн, дымагыңыз  
бир топ бар. Эл-журтту көзгө илбей  
жоголуп баратабы чыдамыңыз?!

### ДОЛГУР

(Өзүнчө)

Көп көрдүм тооруп мууну, бирок дагы  
ашпады иш жүзүнө айла-амалым.  
Көзү не? Турпаты не? Мындай жанды  
чыгарган колдон адам оңбай калды...  
Бул жолу өмүрүмдү майрам кылып,  
алдына жүрөгүмдү таштасамбы?  
Кечсемби бак-дөөлөттөн, атак-даңктан?  
Жалбырттап жигит болуп жашарсамбы?  
Картайган чакта аял кучагына  
тизени жылтыууга эмне жетсин?  
Жытына жаш аялдын кумар болуу  
не бакыт! Хандык деген куруп кетсин!  
(Элгө)

Калайык, уккун баарың! Жар чакырам:  
Жаңылды эрке, барктуу токол кылам!  
Ак өргөө көтөргүлө обочороок,  
тур килем төшөгүлө жолуна улам!

### ДОЛГАН

Сыны да, сыпаты да дубанда жок,  
Үнү не жаныбардын кишенеген!  
Боз жорго келди мына даяр болуп,  
мен аны не кылайын? Буйру ханым!

*Эсселер жана драмалар*



**ДОЛГУР**

Тилинди көп куурубай, жубарымбек,  
Жаңылга туура тарткын!  
Мына, Жаңыл!

**ДОЛГАН**

Апкелдим үртүк жаап, жасалгалап...  
Мына бу булдурсунду колуңа алгын!  
Ханыбыз зыйнат кылып берди сага,  
ок жетпес канаты бар жаныбарды...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

(Өзүнчө)

Жаңылга жетип алуу оцой эмес,  
Эми анын учкул-закым канаты бар...

(ханга)

Оо, ханым, ач көзүндү! Кыргызды сен  
түбөлүк тукум курут кылдым дебе!  
Алдыда жолугушу... Даярдангын!  
Ошондо колго түшсөм токол кылгын,  
ушул сага берген антым!

**ДОЛГУР**

Шуркуя, качмак болду, жигиттер! Кармагыла  
тоскула жолун бөгөп, чамдагыла!

**ҮНДӨР**

– Карма! Карма!  
– Ким кууп жетер экен?



## ҮЧҮНЧҮ КӨРҮНҮШ

### 6. ЭЭН ТАЛАА. АЗБУБУ ЖАЛГЫЗ

#### АЗБУБУ

Кашайып калдым, кантейин  
Ким жоктойт мени ыр кошуп?  
Ким салат ыйлап топурак,  
Арбагым менен коштошуп?  
Түбүң түш дүйнө, түгөнгүр!  
Балдарым кайда чырактай?  
Капилем күнгө туш келип  
Калдыбы ағып сымаптай?  
Бейишке кантип чыгамын?  
Үйманым кантип агарат?  
*(Анар келет)*

#### АНАР

Оо, Кудай! Эмне деген кордук мобу?  
Ажырап акыл-эстен калган бейим?  
Өзүнө өзү кошок кошкону не?  
*(Азбұңғө)*  
Аэбү эне, амансызыбы?

#### АЗБУБУ

Сен кимсиң? Кайдан келдиң? Анарсыңбы?

#### АНАР

Энеке, мунуң әмнө?  
Энеке, жетип турал ай-күнүмө.  
А бирок әмнегедир коркому абдан...  
Коркомун... Кантип төрөйм? Түбүң түшкүр,

*Эсселер жана драмалар*



Күндөн күнгө кыйындал барат заман?  
Бир акыл- кеңеш берчи, эмне кылам?

**АЗБУБУ**

Адырдагы шилбинин  
Гүлү кандай болчу эле?  
Карып болгон кемпирдин  
Үнү кандай болчу эле?  
Адырдагы шилбинин  
Гүлү аппак көрүнөт.  
Карып болгон кемпирдин  
Үнүнөн арман төгүлөт...

**АНАР**

(*Өзүнчө*)

Оо, бейбак! Кайран энем! Азап-шорго  
чыдабай калган экен... Не кылайын?  
Карышкыр тиши тийген койдой болуп  
негедир чочуп турам.. Кудай жалgap  
көз жарып алсам экен аман-эсен...

**АЗБУБУ**

(*Анын сөзүн укпайт, өзү менен өзү*)

Туйгундай кылып учуруп  
Тосо албадым баламды.  
Топурагы салынбай  
Топондой тозуп каламбы?

**АНАР**

(*Өзүнчө*)

Сыздатат сай-сөөгүмдү мун, арманы...  
Мурдакы нарк-каада жок, шарапат жок,

Эгемберди Эрматов



Сөөлөт жок, азыптыр бүт ыраң- башы,  
калыптыр байкуш кемпир жалгыз боздоп...

**АЗБУБУ**

(Өзүнчө)

Жараткан, эгер мени өгөйлөсөң,  
анды не эне болдум, бала бердиң?  
Тул кылып, туубас кылып койбайсуңбу,  
азғырган бул жалганга неге келдим?  
Тирүүлүк от жакты не делебеме,  
неге мен Құнду көрдүм, Айды көрдүм?!  
Энелик әмне экенин билбей эле,  
төрөлбөй жатып неге мурт өлбөдүм?  
Оо, дүйнө! Қарғыш тийип кетсин сага!  
Желмогуздай жуттуңго далай жанды...  
Кан какшатып мынча не туруп алдың,  
Биздин элде өчөшкөн өчүң барбы?  
(«Жаңыл келатат»деген үндөр угулат)  
«Жаңыл» дейт... Кантсе дагы жакшы кабар...  
(*кетишет*)

**7. КЫРГЫЗ АЙЫЛЫ. ЖАҢЫЛДЫ ТОСУУ**

**БИРИНЧИ ЖИГИТ**

Жаңыл келе жатат! Жаңыл...

**ЭЛДИЯР**

Айланайын калайык!

Күн бар әкен көрө турган Жаңылды.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Амансыңбы, тууган әлим!

Эсселер жана драмалар



**ДЫЙКАНБАЙ**

Оо, эл, сүйүнчү бер! Ак сарбашыл!

**ЖАНЫЛ МЫРЗА**

Келгеним жок корголоого өмүрдү.  
Кол курайын... Өчүбүздү алайын,  
Кыргыз каны суудай акты, төгүлдү...

**АЗБУБҮ**

Айланайын, араң көрдүк сени биз,  
эми кайра эстетпечи өлүмдү.

**ЖАНЫЛ МЫРЗА**

Көйкашкадай күтүрөгөн жигиттер  
аялдардын этегинен чыккыла!  
Же каныңар коюу тартып калганбы?

**АЗБУБҮ**

Шашпа, кызым!

**НОЙГУТ**

Жаңыл Мырза, күш келипсисә элине!

**ЖАНЫЛ МЫРЗА**

Кара күчкө азыр каршы турбасак,  
кылымдарга калбайт, кыргыз, ың-жыңын,  
Кызынарды булгап кетип баратса,  
неге ойгонбайт жүрөгүндө ачуу кек?  
Азаттык деп келдим мына сабылып,  
ордолуу калк башын өйдө кылсын деп...

Эгемберди Эрматов



**ДЫЙКАНБАЙ**

Кеңешип иш кылалы...

Келели бир бүтүмгө...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Узартпайлы!

**ЭЛДИЯР**

Мұңқүрөп күн карабас қул әмеспиз,

биздин да намысыбыз, арыбыз бар.

Адамбыз баш көтөргөн. Сендеңи ой  
биздин да туйлап жатат каныбызда...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Күчүбүз бар кебелбес да урагыс,  
анды неге кол куушуруп турабыз?

**АНАР**

Әжекебай, Анармын мен, күйөөм бар,  
бузулбайбы биздин салған уябыз?

Ая мени, ай-күн жетип бойкатмын,  
көргүм келбейт баяқындай ыр-чырды.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Ошондой де!

**АНАР**

Көз жаш араң кургады...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

А мен келип, алган әкем тынчынды...



## ДЫЙКАНБАЙ

Жаңылым, мұдөөсү әлдин тынчтық гана!

Ким аны күтпөйт, ага кол узатпайт?

## АНАР

Унутуп калсаң кайра эсиңе сал,  
бир кезде сен тукурған жигиттер алп  
душманга тиібез деп дүрбөп чыгып,  
казатта қырчын бойдон өлдү сулап...

## ДЫЙКАНБАЙ

Құчұбұз акты, Жаңыл, ағын суудай,  
кайрадан башталууга негиз керек.

Әлибиз бир кочуш дан. Же чууртуп  
жаткан жок бардық аял әгиз төрөп...

## НОЙГУТ

Кой, Жаңыл, кайра баштан чатак баштап  
чаңылба, алсыраба! Андан көре  
ай түяк бәэ соёлу, өзүңө кел,  
биз сага көтөрөлу аппак өргөө.

## ДЫЙКАНБАЙ

Машакаттуу жолду эми тандабайлыш.

Ойлон қызымы.

Әлдештик не болсо да калмак менен.

## ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Ишенбе! Билем анын ким экенин,  
калп эле ооз жүзүндө алдап келген.  
Әч качан әлдешпейт ал. Дили бузук...

Эгемберди Эрматов



НОЙГУТ

Кой, Жаңыл! Убалына қалба әлдин  
ес алғын! Биздин айткан сөзүбүз ук!

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Мен үчүн жыргал турмуш даярдапсын.  
Селкинчек, шапар тээп айлуу түндө,  
унутуп желкедеги боз тырмақты,  
жашоону ким қаалабайт тириүсүндө...  
Жигиттер, курал-жарак камдагыла!  
Тууган жер асманы үчүн, жылдызы үчүн  
коёлу башыбызды кан майданда...  
(Эл арасында жымжырттык)  
Кана, сен, мени менен баrasыңбы?

БИРИНЧИ ЖИГИТ

Билбейм...

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

А сенчи?

ЭКИНЧИ ЖИГИТ

Мен әмне жоготупмун ал тарапта.

ЖАҢЫЛ МЫРЗА

А балким сен баарсың? Сөөлөтүндөн  
кара дөө корко турган...

НОЙГУТ

Сен мурда өктөм элең, ханыша элең,  
әми антип кекетпегин... Мезгил башка...

*Эсселер жана драмалар*



**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Неге әлим унчукпайсың?! Жакшылыкта,  
жамандық күндө мени колдоп келген  
акыйкат сөзүң кана?!

**ЭЛДИЯР**

Айтса, айтпаса төгүнбү?  
Жаңыл туура үндөп турат.  
Мынаке, мен даярмын кармашууга!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Дагы ким?

**ҮНДӨР**

– Мени дагы кошуп алғын!  
– Жоо-жарагым белен, мына!  
– Коёлу башыбызды журт алдында!

**АНАР**

Түктөйгөн жүзү кара! Жигиттерди  
куйпөлөктөп, мынча неге азгырасың?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Бүргөдөй суу жүрөктүү бүжүрөгөн  
әринди мага неге кызганасың?  
А көрөк курсактагы наристендин  
тагдырын ойлогонун жакшы эмеспи.  
Синдимдей көрүп сени жүргөн элем.  
Ушулбу айттар сөзүң акыл-эстүү?

**АНАР**

Казаттан кайтпай калган азаматтар,  
сен үчүн аз болдубу? Эми мен да

Эгемберди Эрматов



тул болуп, кара кийип калайынбы?  
Жок, Жаңыл, карап сүйлө ыйманыңа!  
Мен әмне бала туубай, адам көчүн  
улантчу милдетимден качайынбы?  
Жұлайымбы кусадан чачтарымды,  
әрсиз муздак төшөктө жатайынбы?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Әгерде сен төрөгөн балдар менен,  
уланса адам көчү, кокуй, анда  
уланбай калганы оң бүгүн әле...  
Ачыткың жок турбайбы супуранда...

**АНАР**

Мен сага күйөөмдү бере албаймын.  
Колу ачык аялды изде башка жактан.  
Душманды жалғыз өзүң жеңип алыш  
баатырсын, менменсип аナン мактан.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Әнеке, айтчы мобу балдарыңа,  
эл-журтту азап-шордон куткаралы.  
Бастыrbай касиеттүү жерди-сууну,  
сүрөлү биротоло куттан ары...

**АЗБУБУ**

Кашайып калдым кантейин  
Ким жоктойт мени ыр кошуп?  
Ким салат ыйлап топурак,  
Арбагым менен коштошуп?  
Түбүң түш дүйнө, түгөнгүр!  
Балдарым кайда чырактай?

*Эсселер жана драмалар*



Капилем күнгө туш келип  
Калдыбы агып сымаптай?  
Бейишке кантип чыгамын,  
Ыйманым кантип агарат?

**НОЙГУТ**

Жылкына карап ышкыр, көтөрө албас  
көтөрбө оор жүктү алсыз адам!  
Душмандар өзү келип кол салбаса,  
биз эмне кечиппизби жаныбыздан?  
Туткунда өлбөй тиругу калганыңа  
шүгүр деп Жаратканга, Жаңыл Мырза,  
куйөөгө тийип алсаң сооп сага!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Башына тебетейин кийип жүргөн  
жигиттин сөзү эмес бул. Аппак жоолук  
салынсаң куп жарашмак. Эркектердин  
катындай үлдүрөшү кандай жорук?!

**НОЙГУТ**

Кой, Жаңыл! Көрбейсүңбү, эл чарчады  
кармаштан, курал-жарак, ый-азаптан.  
Сен келип сапырылмак болду баары...  
Жараттар эми гана сака尤уда,  
уктоодо балдар коркпой түштөрүнөн.  
Эмне экен бийлик кылса душман бизге?  
Беребиз сураганын жок дебестен:  
салыгын алып турат, малын малдай.  
Жаныбыз тынч... Чабуул жок баягыдай.  
Сен элдин эркине кой, Жаңыл Мырза!  
Ашырба да бир балээ башыбызга...

Эгемберди Эрматов



**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Алдейлеп күн-түн баккан ишеничим  
колуман түшүп кетип ташка тийип  
сынарын күттүм беле, элим, сенден  
мұңқурөп, муун куруп, башымды ийип?  
Кайдагы эркиндикти самадыңар,  
уу тырмак желкеңерге батып турса?  
Оюңар, кыймылыңар көз каранды.  
Күлдүкка не көндүңөр машыктырса?!

Көкүрөк кенен жайып, баш көтөрүп,  
бакылдаап өтө албасак көчө менен,-  
кайдагы бейкуттука маарып калдың  
чыга албай чынжыр жиптин жетегинен?...

**ДЫЙКАНБАЙ**

Таштагын, әми бизди, кагылайын!  
Кет, Жаңыл! Тууган жерге таарынбагын!  
Сен чындал сүйөм десең кыянаттык  
кылба әлге! Башка мекен таап алғын...

**НОЙГУТ**

Душмандар изиң менен кууп келип,  
кайрадан үй өрттөнөт, жер өрттөнөт,  
Жазыксыз адамдардын башы кетип,  
жазыксыз бешиктеги балдар өлөт.

**АНАР**

Эр жеткен жигиттерди кулга айлантып,  
колуна, буттарына кишен салып  
апкетсе не кылабыз?

*Эсселер жана драмалар*



НОЙГУТ

Биротоло

уучубуз кур калбайлы Кудай алыш...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Каралдым туулган эл!

Канатым, бутагым сен!

Өрттөбөй өзөгүңдү, жардамың бер!

(*Топтолгон эл тараи баштайт*)

Оо, элим! Биздин жикти бөлүп салчу

ала жип арабызга түштү кайдан?

Тескери басып кетпей токтогула!

Канаке, кыйын күндө тийчү пайдаң?...

**ДЫЙКАНБАЙ**

Бир сени деп тулгабыз жемирилет,

от өчөт коломтодон биротоло...

Жапалак үкү ээлейт журтубузду,

Кой, кызым! Сен элиңе ката болбо!

Карабы, Күн баталек уясына!

Калbastan убалына элдин мобу

Кетип кал, Жаңыл Мырза!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Силерден кантип безем? Кайда барам?

Акылга сыйбайт такыр мындай сунуш.

Башымды калкалоочу башка жер жок,

Кетирдим, айтчы элим, кандай кылмыш?

**ДЫЙКАНБАЙ**

Каралдым, кагылайын сөзүмдү уккун!

Эгемберди Эрматов



**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**  
Бу кандай чыккынчылык!

**НОЙГУТ**  
Жаңыл Мырза  
Бул – өкүм! Өкүмүн эл бузбайт эзел.

**ДЫЙКАНБАЙ**  
Өзүң бил, эл мұдәөсүн айттық сага.

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**  
Айтыңыз, акылыңыз жайындабы?  
Жаңылдын тамырынан кармайын деп  
калп эле кууланбаңыз...

**ЭЛДИЯР**  
Оо, калайык!  
Жаңылды кууп ийүү не деген кеп?  
Чыгарба мындай катаал өкүмүңдү!  
Кордобо баатырынды, кесир болот.  
Душмандар айбатынан коркуп турат,  
болбосо эртең эле кетет тоноп...  
Ким эми элибизди бириктиret,  
сай-сайга чачып ийбей улут кылат?  
Кайрадан Нойгутбектер төрөлүшөт,  
Өз элин сатат, тукум курут кылат...

**ДЫЙКАНБАЙ**  
Элдияр, мындай сөздүн пайдасы жок,  
кармаба, кеч кирелек жолун тапсын!

*Эсселер жана драмалар*



**НОЙГУТ**

Кырылып жок болбостон ойдо-кырда,  
эртеңки күндүн камын ойлогула!  
Тийбесин пайдасы да, залакасы,  
айылдан апыл-тапыл кетип калсын!  
Жоголсун! Боор ооруп коёт имиш!  
Үксүбөй кайда барса ошондо барсын...  
Кет, Жаңыл! Кайчылашпайт биздин жолдор,  
бир адам босогосун аттатпасын!

**ДЫЙКАНБАЙ**

Калайык үйгө тараپ кеткин эми,  
бу түнду аман-эсен өткөрөлү.

**ЭЛДИЯР**

Бул өкүм – чыккынчылык! Укпа, Жаңыл!  
Оо, элим! Адашпагын акылыңдан...  
Урпактар эзели түк кечиришпейт,  
айрылба өзөгүңдөн, жакыныңдан...  
(*Кетишет. Жаңыл менен Элдияр калат*)

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Элдияр, сен да мобу адамзаттын,  
абийрин жерге төккөн кул-кутандын  
тукуму, уругусуң... келдиң неге?  
Неге сен шұмүрәйүп туруп калдың?

**ЭЛДИЯР**

Мен сага ашык болдум, Жаңыл Мырза!  
Түшумө кирип чыктың далай ирет.  
Көзүңдү бир көрүүгө кусаланып,  
Кудайдан келериңди жүргөм тилеп...

Эгемберди Эрматов



Алдыңа басып келдим өмүр бою,  
ак тилек багып жүрүп. Эгер көнсөң  
кетели кулак уккус ээн жакка.  
Кулкунтай уясынан оокат кылыш,  
дүйнөгө баш уралы ыйык, таза...  
Кеч баарын! Ыргытып ий. Чачып ийгин!  
Чачыңдын бир талына арзыбаган  
опосуз бу дүйнөгө күйүп-жанба!  
Кутулгун жүрөкту эзген сар - санаадан.  
Ал сага эч ырахмат алыш келбейт,  
уу сыңар дүүлүктүрүп тарайт канга...  
Колунду сунчу мага!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Тарт колунду! Бул сөзүндү  
айт барыш суюк аяк аялдарга.

**ЭЛДИЯР**

Тийбегин намысыма! Сүйүү учун,  
кордобо күнөөсү жок жүрөгүмдү.  
Булгаба, ыргытпагын таштандыга  
баладай менин таза тилегимди...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

*(Өзүнчө)*

Жигит-ай? Неге келдин? Унутулган  
жараны кайра козгоп, кайра баштан  
Жаңылды жалбыртtagан ойго салдың.  
Мен деле сүйгөм... анын азап-шорун  
тартаңмын... Канаты бар сезимдерге  
жолуккам... Билем сүйүү эмне экенин.  
Ал мени көккө учурган көгүчкөндөй,

*Эсселер жана драмалар*



сезгенмин алаамат бир ысык демин.  
Алдырып кур намыска Тулку Баатыр,  
өмүрүн өзүм кыйдым. Ошол күндөн  
жылдызым мандайыман качкан, тайган.  
Эр сүйүү тагдырыма буйрубаган,  
азгырба эми мени жигит-шайтан!  
(Элдиярга)  
Душманга аттануудан тайсалактап,  
сүу жүрөк, катын алғың келген экен!  
Жол болсун...

**ЭЛДИЯР**

Токто, Жаңыл! Бұтумұнду, чыгарба!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Жогол, көзгө көрүнбөстөн!

**ЭЛДИЯР**

Бул бүтүм – кызуу кандык! Кол узатпай,  
текебер басып кетүү адамдыктын  
парзы эмес, так секирбе азоо аттай...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Сөз бүттү. Қылыч кындан кур бекерге  
билесиң суурулбасын....

**ЭЛДИЯР**

Шашылбагын!

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Сен эми шылдың қылбай, башка түшкөн  
азапты ырбатпастан жогол!



### ЭЛДИЯР

Оо, түбү түгөт болгон куру намыс!  
 Абийириңди бетке тутуп не кыласың!  
 Алдыда окторулган өмүр – дайра,  
 ар жакка өтүү кыйын .  
 Алл толкундар аёо билбей  
 жапшырат тулку бойду кара жарга.  
 Көн менин сунушума Жаңыл Мырза,  
 Шашылба тунгуюкка!

### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Жүрөгүңө  
 мен үчүн бара турган жолдор туюк.  
 Сезимим ташка тийип, бүткөн муюп,  
 тытылган көкүрөгүм. Кой, жолобо!

### ЭЛДИЯР

Антпегин! Биздин бакыт жолун тоскон  
 жибек боо күш сыйктуу конот колго.

### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Мен сенин балдарыңды чоңойтууга,  
 от жагып очогуна аш берүүгө,  
 асемдеп, атың жасап мингизүүгө  
 кечигип калдым, жигит, күнөөлөбө.  
 Шамшардай өткүр кезде жерге чөкпө,  
 кыргыздын кыздары көп жылдызы өрт,  
 Чолпондой жангандын бирин тандап алгын,  
 ал сага Чолпон уул төрөп берет.  
 Ал уулун өткүр болот, өжөр болот,  
 башыңа күт жылдызы келип конот.  
 Тазалап туулган жерин душмандардан  
 бейпилдүү, берекелүү күн орнотот...

*Эсселер жана драмалар*



### ЭЛДИЯР

Кай жакка барсаң мейли, көлөкөдөй  
бөлүнбөй сени менен бир жүрөйүн.  
Сүйөйүн колтугуңдан чарчап қалсаны,  
жолуңдан таш терейин...

### ЖАНЫЛ МЫРЗА

Чоң күнөөнү

мойнуңа илип алыш, бактысы жок,  
аялды ээрчип кетсөң, мындан ашкан  
дүйнөдө кылмыш барбы?

Эгер сен сүйсөң мени – Жаңылыңды,  
чачпагын сезиминди, болсун таза.

Жоготпой жүрөктөгү жалыныңды  
бур элдин кайгысына, азабына...

А мени не қыласың? Мен бир бейбак  
аялмын ажыраган баардыгынан.

(*Жаңыл Мырза жалғыз калат*)

Кош, киндик каным төгүлгөн жер,  
алпештеп тоңдайконун үчүн сага

ырахмат миң мертебе! Аман калгын!

Жашагын қылымдардан қылымдарга...

Кубаныч, кайгы бердиң, үмүт бердиң,  
сагыныч бердиң башка жан сезбеген.

Өлгүчө түшкө кирип эңсетээрсүң,  
мен сени кантит таштап... кантит безем?

Тоолорум, жашыл өрөөн, адырларым  
силерди сүйөр элем, неге куудун!?

Не куудуң таза абаңа, жылуу сөзге,  
бир кочуш топуракка зарыктырып?

(*кетем*)



## ТӨРТҮНЧҮ КӨРҮНҮШ

### 8. КЫРГЫЗ АЙЫЛЫ. ДОЛГУРДУН ЖАҢЫЛДЫ КУУП КЕЛИШИ.

Элдин арасында ызы-чуу, балдардын ыйлаганы,  
Долгур хан ортодо. Алдында Дыйканбайды Долгур-  
дун жигиттери чөгөлөтүп турат.

#### ДОЛГУР

Билесиң! Кайда каттың туткунумду?  
Таппасаң сакалыңды бирден жулам...

#### ДОЛГАН

Бир билсе ушул билет деп айтышты...

#### ДОЛГУР

Унчукпайт, сөз чыкпайт го бул айвандан...  
Көрөмүн сөз чыкпасын.  
(*кайимин чечишет*)  
Камчыдан катуу шыба! Дагы катуу...  
Жетишет! Кана, айтчы, кайда каттың?

#### ДЫЙКАНБАЙ

Жараткан, ырас гана табалаттың!  
Бул дагы аздык кылат, сооп мага!

#### ДОЛГАН

Эмне дейт? Сооп дейби!  
Мына дагы!

*Эсселер жана драмалар*



**ДОЛГУР**

*(Токтот деп ишаарат кылат)*

Жаңылды таап берсең, жаныңды аман  
калтырам! Сыйлап турам мындан ары...  
Ырчы дейт сени адамдар, мени ырдасаң,  
тунасың бак дөөлөткө, маакулсунбу?

**ДЫЙКАНБАЙ**

Бир кызды кууп келип бүткүл элди  
кыйнадың, сен дагы ырга татыйсыңбы?

**ДОЛГУР**

Хандарга каршы сүйлөө адатта жок  
нерсе эле... Акыным, чоң жаңылыштың!  
Сендейлер күйпөлөктөп, мактап ырдал,  
жолдорун издечу эле жагыныштын...

**ДЫЙКАНБАЙ**

Абийрин, арын саткан адам дагы  
акынбы? Ал бир байкуш жамакчы да.

**ДОЛГАН**

Оо, ханым! Дымагын көр... Башкача ырдал  
жибермек эгер койсо муну ачка...

**ДОЛГУР**

Жетишет! Айтасыңбы, айтпайсыңбы?  
Көзүңө коргошуңду күйдуралын,  
Жаныңды сууруп алам...

**ДЫЙКАНБАЙ**

Эмне кылсаң ошо кыл, кантейин  
көрөйүн бешенеге буйруганын...  
Кыргызым толот бир күнү баралына,

Эгемберди Эрматов



Төрөлөт эл башкарчу жигиттери.  
Тоо болуп турат элдин намысына  
сынбастан кабыргасы, жиликтери.

**ДОЛГУР**

Ээртип коргошундан алып келгиле,  
сынайын бул ақындын эрки бегин!  
(*Эл ызы-чuu боло түшөт*)  
Нойгутбек кайда жүрөт, апкелгиле!  
Эмнеге жолубуздан тосуп чыкпайт?

**ЭЛДИЯР**

Мен билем кайда экенин Жаңыл Мырза.  
(*Эки жигит аны Долгурдун алдына алып келип*  
*чөгөлөтөт*)

**ДОЛГУР**

Кана, айтчы кайда Жаңыл?

**ЭЛДИЯР**

Жаңыл деген  
мына бу кыргыздардын жүрөгүндө.  
Акырын Күнгө барып кирип кетти...  
Күн беттеп айгай салып жөнөгүлө!

**ДОЛГУР**

Бул жигит ақылынан адашканбы?  
Дөөрүбөй ачыгын айт, кана Жаңыл?

**ЭЛДИЯР**

Үiplас дүйнө менен кош айтышып,  
жылдызга айландырды кара жанын!

*Эсселер жана драмалар*



**ДОЛГУР**

Тазабы, келесообу? Бул ким өзү?

**ЭЛДИЯР**

Жакшылап карап алгын, издегениң  
катылуу жүрөгүмдө. Аны эч кимге  
бербеймин. Өзү мага табыштаган...

Аны мен сүйүп өтөм өмүр бою.

Жаңылды не кыласың? Жаңыл – жалган,  
Жомок ал... жомокту да чын көрөбү?

Ал бир сыр, туюк сезим, кыял гана...

Илгери бир ханыша болгон экен...

Улантып айтайынбы?

**ДОЛГУР**

**Жигиттер!**

Өлөрчө сабагыла. Балким анан  
эсине келер деймин....

(байлан сабашат)

**ЭЛДИЯР**

**Чын айтам!**

Жок Жаңыл! Ал силерге туюк, жалган!

**ДОЛГУР**

Ургула чанач кылып, көгөрбөгөн  
соо жери түк калбасын! Ыйманын жеп  
кечөө эле мен сүйлөшкөн Жаңылды бу  
жалган дейт... Сыр жашырат... Ушул билет...

Эгемберди Эрматов



**АНАР**

(Чыңырат)

Элдияр!!!

**ЭЛДИЯР**

(Өзүнчө)

Жаңылым, сүттөй аппак сүйүүм менин!

Сен үчүн өлүп калсам сооп болот...

Коркпо сен, жүрөктүн эң терекинде

жатасың. Эч ким сага даай албайт.

Душмандын колу тийбейт чачтарыңа...

**ДОЛГУР**

Капырай, не деген жан! Кана, бол, айт!

**ДОЛГАН**

Эсинен танды окшойт.

**ДОЛГУР**

Жетишет! Эске келээр...

**ДОЛГАН**

(Анарды жетелеп келет)

Балким, мобу аял билип жүрбөсүн

туткундун кайды экенин.

**АНАР**

Билбейм...

**ДОЛГУР**

Не билесин?

*Эсселер жана драмалар*



**АНАР**

Аялдардын жумушу үйдө эмеспи...

**ДОЛГАН**

Ушул келин соо эмес...

**ДОЛГУР**

Андей болсо кыйнагыла!

(*Эки жигит чачы саксайган Анарды  
жерге жыгышат, сабашат*)

**БИР ЖИГИТ**

Ал менин келинчегим, боюнда бар,

Кан ичкич, мыкачылар тийбегиле!

(*Anarغا болушат*)

**ДОЛГУР**

Жаман ит кабанак дейт. Үрдүрбөстөн

үнүн өчүргүлө...

(*Эки жигит аны өлтүрөт.*

*Anar чачын жулуп ыйлайт*)

**АНАР**

Оо, Жараткан!

Адамды маскарадап не кылганың...

**ДОЛГУР**

Сен үчүн эриң мына жанын берди,

шүгүр де өзүң мына аман калдың!

(*Сырттан бир жигит Нойгутбекти  
ээрчитип кирет*)

Канаке, Жаңыл Мырза, жашырдыңбы?

*Эгемберди Эрматов*



Мен сага бул өмүрдү аманат деп,  
бергенди унуттуңбу? Тапкын азыр!

**НОЙГУТ**

Келген жок, Жаңыл Мырза!

**ДОЛГУР**

Келбедиби?

**НОЙГУТ**

Келбедиби, ишенбесең әлден сура...

**ДОЛГУР**

Ишенип, сага бекер, жаңылыпмын,  
Арзыбай калдың эми өмүр-сыйга!

**НОЙГУТ**

Оо, төрөм!

**ДОЛГУР**

Былжыраба, ыйманың жеп!

*(Долгур Нойгутбекти сайып өлтүрөт. Сырттан  
бир калмактын жигити чуркан келет )*

**ДОЛГАН**

Долгур хан! Жаңыл мырза бул айылдан  
кетиптири! Кууган экен элдин өзү!  
Календер айтып келди, жолугуптур,  
А бирок көрбөйт экен эки көзү...

**ДОЛГУР**

Ал кана? Кайда жүрөт!

*Эсселер жана драмалар*



**ДОЛГАН**

Мына ханым!

(Календерди ээрчитип кирет)

**ДОЛГУР**

Жаңылдын жолукканы анык, чынбы?

**КАЛЕНДЕР**

Көчөдө бирөө кетип баратыптыр,  
сурасам Жаңылмын дейт... Таанып турду...  
Чарчаптыр. Курсагы да ачкан экен,  
нанымды бир сындырым бөлүп жедим.  
Кетти анан, мен да чыктым өз жолума...  
Билгеним ушул гана...

**ДОЛГУР**

Күлүктөрдүн күлүгүн тандап туруп,  
тез куугула!  
Жетели алыс узап кете электе.

**АНАР**

Күткөнүм ушул беле? Мыкаачылар!  
Оп тартсын сilerди да тозок жалын...  
Кечиргин, Жаңыл мырза! Кечир мени!  
Кеч болуп калды бирок, айла-амал жок.  
Түшүндүм, бүгүн сенин жүрөгүңдү.  
Аялдык кылбай мурда сезсем болмок.  
Арман дүйнө!

**ДЫЙКАНБАЙ**

(Жалғыз)

Оо, Жараткан! Эл ичинде мен эми  
кантип жүрөм ти्रүү басып?

Эгемберди Эрматов



Дыйканбай деген атты адам укса,  
эмне дейт? Эл көзүнө уят болом...  
Атымды өзгөртөйүн мындан ары  
дүйнөнү кезип жүргөн Туяк болом.  
Ошентем, эл билбесин кеткенимди,  
калилет жалгыз-жарым туйбай калсын.  
Дыйканбай бизди таштап кетиптири деп  
эл-журутум ичтен кейип кыйналбасын...  
Жаңылды дастан кылам, ошол дастан,  
эл үчүн кенге айланып кетээр мүмкүн!

(Көшөгө)

## 9. ЭЭН ТАЛАА

### ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Чарчадым... талыгышып бүттү денем...  
Боюман качып барат кубат-күчүм.  
Угулбайт иттин үнү алды жактан.  
Көрүнбөйт үй карааны...  
Чыккан түтүн...  
Булуттар туруп алды салаңдаган,  
аркырап шамал согуп турса кана!  
Кандай үп! Көйнөгүмдү тытып ийсем,  
жалынды басар беле муздак аба...  
Киммин мен? Кай тарапка бара жатам?  
Оо, Кудай, өзүмдү өзүм тааныбаймын.  
Саксайган кара чачым не төгүлөт?  
Кай жерде түшүп калды менин бактым?  
Не таптым? Бул өмүрдө жеттим неге?  
Кай жерде жаза бастым турмуш жолун?  
Кара таш,

*Эсселер жана драмалар*



Айтчы мага тунжурабай,  
сага окшоп менде деле болгон мекен.  
Болк этпей жаткам сендей түптүү болуп,  
сенден оор, бараандуу өмүр күткөм...  
Оо, жаны жок! Таптакыр унчукпайсың...  
Билем сенин унчукпай жатканыңды,  
мұздаксың...түшүнбөйсүң адам жанын,  
Баары бир, кечпи сага, аткан таңбы!  
Жатасың жол боюнда мен көтөргөн  
тагдырдын кылдай жуғу колго кирбей.  
Көпөлөк!  
Кайдан мында учуп келдин?  
Айтышчу көпөлөк деп адам жанын.  
Сен жаны болуп жүрбө энекемдин?  
Канатыңдан мен сенин кагылайын...  
Көйнөгүң гүлдүү мынчашы... учуп-конуп  
азғырып, арбап мени жатасыңбы?  
Чыйрыгып үшүп кеттим, әжекебай,  
калкалап канатыңа катасыңбы?!

Мен дагы учам сендей, кел экөөбүз  
бололу ажырагыс эже-синди.  
Мен сага жомок айтам. А сен мага  
ыр ырдап, жеңил бийлеп бересиңби?  
Мерез асман!  
Баарына сен күнөөлүүсүң!  
Сен гана! Бир сен гана! Билем аны...  
Көөдөнгө салдың оттуу чагылганды.  
Ажыдаардай канымды соргон да сен!  
Билесиңби, шыбырап кулагыма  
бешикте жатканымда тынчымды алыш,  
азғырып кеткенинди? Эми мына  
алыссың кол узатам колго конбой.

Эгемберди Эрматов



Турасың мисирейип табаң канып...  
талатып ажылдаган иттериңе.  
Мынчалық азап тартпай, катардагы  
бактылуу аял болуп калбаймынбы?  
Жүрбөймүнбү бир үйдүн ээси болуп,  
булаңдап көйнөк кийип жибек, шайы...  
Эмчектен дирилдетип сүт тамызган  
наристем болсо кана жок дегенде?!  
Бек кысып кучагыма... күйүп жанып...  
Аттиң ай! Эне болуп сүйбөйт белем...

**БАЛАНЫН ҮНҮ**

Айлан көчөк, ай көчөк,  
Айга чейин дөңгөлөйт...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Үнүндөн кагылайын! Қайдан бул үн  
жаңырды кулагыма? Қайдасың сен?

**БАЛАНЫН ҮНҮ**

Күн желеден ат кылып  
Күнгө чейин барамын...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Сен кимдин баласысың? Үнүң мукам  
булбулдуң үнүңө окшош кубулжуган...

**БАЛАНЫН ҮНҮ**

Бир адам эркелетип, жыттай элек,  
Кудай бак, мен Тәцирдин баласымын...

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Кел, мага бала болгун!

*Эсселер жана драмалар*



**БАЛАНЫН ҮНҮ**

А сен кимсиң?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Мен сенин апаң болом...

**БАЛАНЫН ҮНҮ**

Жоголуп кайда жүрдүң, апакебай!

Кечиктиң мынча неге?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Элди-жерди душмандан

сактаймын деп жүрдүм көпкө.

**БАЛАНЫН ҮНҮ**

Эми кетпейсінбі башка жакка?

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Каралдым, сагындыңбы? Эми такыр

экеөбүз бөлүнбөйбүз...

**БАЛАНЫН ҮНҮ**

Апам бар! Апам мына! Апакебай !

**ЖАҢЫЛ МЫРЗА**

Апаң сенден айлансын...

**БАЛАНЫН ҮНҮ**

Айлан көчөк ай көчөк ,

Айга чейин дөңгөлөйт...

(Баланын үнү алыстап жоголот )



## ЖАҢЫЛ МЫРЗА

Караптадым кайда кеттин? Ырда дагы...  
Капырай... түш көрдүмбү... эмне болду?  
Денеме жабыштыбы кумурскалар,  
кармадыбы калчылдатып безгек оору?  
Бугаче жылчыгы жок жаткан сезим  
ойгонуп неге кыйнайт көкүрөктү?  
Кеч эми ... тумчугуп кал...өлүп калган...  
жоголгун кумга түшүп, көлгө чөккүн!  
Кара тон кийген адам жолукту эле...  
Шайтанбы, соо адамбы, жан алгычпы?  
Астейдил жол көрсөтүп ишенимдүү  
айтты эле: «Жетесиң деп жылуу жайга»...  
Жылуу жай, жылуу мекен эми кайда?  
Тунгуюк... кайда барам... Чагылгандар,  
чартылдап жанып өткүн мандайымдан.  
Сок шамал!  
Жылан болуп ышкыр мейли,  
оопасыз дүйнө-жолго айда улам.  
Сен кимсиң?  
Тааныш мага жүзүң, өңүң!  
Оо, курган! Көлөкөдөй ээрчиp алыш.  
келипсисиң...Мен бир кезде кумду куйган  
көздөрүң баягындай жанып турат...  
Жо-ок, женүү кыйын мени! Кашык каным  
калганча кармашамын сени менен!  
(Жаңыл Мырза даракка айланып кетет.)

*Көшөө*

*Эсселер жана драмалар*



## ЭПИЛОГ

### ТУЯК

Туткундан качып келип Жаңыл Мырза  
кол жыйнап душман карай аттанаарда  
канатын, шагын кесип, элден кууп  
жиберген кара мұртөз атаң мына...

### ТҮЙГУН

Ишенбейм, өзүңө өзүң жалаа жаппа!  
Жан адам көтөралбас оор жүкту  
мынча жыл кантип каттың?  
Неге дүйнө айланкөчөк болуп барат?  
Мен сени казына деп жүрсөм бүтпөс  
ициндө канча былық жаткан тура.  
Неге айттың? Кыялымда жашап жүргөн  
дүйнөнү быт-чыт кылып талкаладың...  
Кур калдым коңгуроолуу үмүттөрдөн...  
Оо, дүйнө! Эмне кылып салдың бизди?!

### ТУЯК

Келеринде, дүнүйө,  
Көл мелтирең толгондой.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Көзүңду чукуп ойгондой.  
Келеринде, дүнүйө,  
Сууну арықка бургандай,  
Төрүңдө жолборс тургандай.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Арыктын суусун бургандай,  
Төрүңдөн жолборс куугандай.



### ТУЙГУН

Оо, дүнүйө! Эмне кылып салдың бизди?  
Чаң жолдо кай тарапка жетеледиң?  
Кай жактан башат алдым, кайда барам?  
Акылдуу нерсе болсоң айтып бергин?

### ТУЯК

Келеринде, дүнүйө,  
Абадан алтын куйгандай.  
Сарайыңдын ичинде  
Сандаган пулук тургандай.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Төөнү чымын куугандай,  
Келтирип салган сарайың,  
Чалдыбар болуп тургандай...

### ТУЙГУН

Кетемин ...  
Кетем элге! Кетем сенден!  
Жаңылга уйку бербей кумарланткан  
эркиндик издейм эми ... Алай-дүлөй,  
сынаптай колго турбай аккан заман!

(Аягы)

*Эсселер жана драмалар*



## **АК САТКЫН МЕНЕН КУЛМУРЗА**

*(Поэтическая драма)*

### ***Катышуучулар:***

Ак Саткин – Ноокаттан чыккан сулуу кыз  
Кулмурза – Ак Саткинга ашык болгон жигит  
Иманалы – Ак Саткиндын атасы  
Алмагул – апасы  
Күрүчбек – Ак Саткиндын агасы  
Сырга – анын аялы  
Узакбай – Ак Саткиндын кудалашкан күйөөсү  
Гүлжигит – Кулмурзанын досу  
Назипа – Ак Саткиндын курбусу  
Кыздар-жигиттер, эркек-аялдар ж. б.



## БИРИНЧИ БӨЛҮМ

### I. ТОЙДО

Ак Саткындын тою болуп жаткан учур. Селкинчек. Оюн-зоокко келген кыздар Ак Саткындын тегерегинде.

#### НАЗИПА

Мындай той көптөн бери кыз тарапта  
болбогон дешет элдер. Сатыш, эми  
бактыңа ыраазы бол...

#### АК САТКЫН

Койчу курбум!

#### НАЗИПА

Суктанып олтурбайбы курбу тециң.

#### 1-КЫЗ

Жездебиз сын- сыпыйтуу жигит экен.

#### 2-КЫЗ

Алдында мингеничи!

#### 3-КЫЗ

Кулагерби?

#### НАЗИПА

Жездөңер жакшы жигит.  
Ак Саткындын көзүнүн ағы менен  
тең айланып өлмөй болду.

*Эсселер жана драмалар*



Күзгөче чыдай албай, төгүп-чачып  
баштады, көрдүңөргө кызуу тойду.  
Ылайым барган жерде багы ачылсын!

**1-КЫЗ**

Үйүндө өчпөй күйүп турсун чырак.

**2-КЫЗ**

Кимдики эмки кезек?

**3-КЫЗ**

Ак Саткындыкы.

**АК САТКЫН**

Койгула! Мен теппеймин! Баш айланып,  
кокустан селкинчектен кетем кулап...

**1-КЫЗ**

Жарабайт, муунун, бийкеч.

**2-КЫЗ**

Тезирәэк бол.

**НАЗИПА**

Ак Саткын, сени гана күтүп калдык.

**АК САТКЫН**

Көшөрүп болбойсуңар... Айтпадымбы,  
коркомун селкинчектен.  
Айла канча...

**3-КЫЗ**

Анчалык назданып не?



**СЫРГА**  
Кана, күүлө!

**НАЗИПА**  
Кыздар-ай селкинчекти күүлөгүлө!

**АҚ САТҚЫН**  
Капырай... болду мага тийбегиле!

**1-КЫЗ**  
Карасаң, канат күүлөп бара жаткан  
ак куудай, тулку бою...

**СЫРГА**  
Көп караба,  
көз тиет биздин кызга.

**НАЗИПА**  
Ырда, Сатқын!  
Байыртан келе жаткан шартты бузба...

**АҚ САТҚЫН**  
Башым-ий!  
Айланайын жеңекебай,  
бүт аалам айланкөчөк учуп барат.  
Кошуулуп жер дагы учат.

**2-КЫЗ**  
Жер караба!

**3-КЫЗ**  
Башыңды бийик көтөр, кара асманды!

*Эсселер жана драмалар*



**АК САТКЫИН**

Мен азыр селкинчектен учуп кетем,  
тезирәэк токtotкула!

**НАЗИПА**

Ырдабасаң,  
күүлөйбүз дагы бийик, дагы ылдам...

**СЫРГА**

Кудайга карасаңчы, башы айланды.

**АК САТКЫИН**

Тезирәэк токtotкула!

**СЫРГА**

Ооду шайы,  
Акырын токtotкула.

**АК САТКЫИН**

Жеңекебай!

**СЫРГА**

Түшө бер эми коркпой, Саткын айым.

**1-КЫЗ**

Үлбүрөп үйдөн чыкпайт. Андан көрө  
чыйралса боло, ушинтип арабызда.

**2-КЫЗ**

Той шаани ыр болчу эле...

**3-КЫЗ**

Ай, кыздар-ай!  
Ырдап кал, арабызда Саткын барда.



**АК САТҚЫН**

Назипа баштап берсин «жар-жар» ырын.

**НАЗИПА**

Көңүлүм жар айтууга чаппай турат.

**1-КЫЗ**

Болобу, ушундай да курбу-курдаш?

**НАЗИПА**

Жолуңуз жеңекебай сиздин улуу.

**СЫРГА**

Күйөө бала атына,  
Жабдык чапкан жар-жар ай.  
Ак Сатқындай перини,  
кайдан таптың жар-жар ай.  
Эки кашы карлыгач,  
канатындай жар-жар ай.  
Илеби ширин кокондун,  
наватындай жар-жар ай.

**КҮЗДАР**

Үйлаба кыз, ыйлаба,  
той сеники жар-жар ай.  
Көтөралбас куйругун  
кой сеники жар-жар ай.  
Тойлор тойго уланып,  
өтө берсин жар-жар ай.  
Ак өргөөгө колукту  
көчө берсин жар-жар ай,  
*(Узакбай жигиттери менен кыздардын жанына келет)*

*Эсселер жана драмалар*



**1-ЖИГИТ**

Баракелде кыздар!

**1-КЫЗ**

Жол болсун жигиттер!

**2-ЖИГИТ**

Пашайы кийген боюнуз,  
Маарек болсун тоюнуз...

**2-КЫЗ**

Эзелтен калган салт экен,  
өлөң айтып коюнуз.

**2-ЖИГИТ**

Айыллыңды аралап коен качат о-ой,  
Коенуңду кубалап кардым ачат о-ой.  
Ач калганда тойгузган койдун эти о-ой,  
Суусаганда кандырган кыздын бети о-ой.  
Кыя-кыя жолдордо кыргыздар бар о-ой,  
Иманали дегендин гүл кызы бар о-ой.  
Өткөн-кеткен адамдын көзү ошондо о-ой,  
Мандаіында сары алтын жылдызы бар о-ой .

**3-ЖИГИТ**

Дайым менин мингеним сурча кунан,  
Козу ағыттым көгөндүн бурчагынан.  
Өз күйгөнүм өзүмө жетпейт бекен  
Сиз күйгүзүп барасыз бир жагынан.

**1-ЖИГИТ**

Дайым менин мингеним тору тайым,  
Торгой көрсө талпынат туруттайым.

Эгемберди Эрматов



Туруттайдын тууру кайың жыгач,  
Кандай пенде кызысың кашың кыйгач?

**2-ЖИГИТ**

Шунча кыздын ичинде атың Саткын,  
Айдай болгон чырайды кайдан таптың?  
Жигиттерди умсунтуп коёт экен,  
Жерге тийип чубалган кара чачың...

**КЫЗДАР**

Өлөң айткан жигиттин,  
көздөрүнөн жар-жар ай,  
Алоолонгон табы бар  
сөздөрүнөн жар-жар ай.  
Кыздар жар-жар айтабыз,  
бирдей болуп жар-жар ай.  
Талаадагы ачылган,  
гүлдөй болуп жар-жар ай...

**СЫРГА**

Сатыштай, көңүлүң ач көпөлөгүм!  
Ойлонуп соолутпаchy гүлдөй өндү.

**АК САТКЫН**

Жеңеке, азгырбачы, көңүл жылсыр  
эч нерсе издебеймин дүйнөдөн бу.

**СЫРГА (өзүнчө)**

Үлпүлдөп тоо желиндей жеңил эле,  
байкуш кыз сарсанаага жеңилди ээ.  
Көңүлү сүйбөгөнгө кетип барат

*Эсселер жана драмалар*



Так калып сакайбаган жүрөгүндө.  
Колумдан эмне келет? Калпыс тағдыр,  
артынан карыш чыкпай ээрчип алды.  
Узакбай айдал келип бүт өткөрдү  
эсептеп күтүрөгөн сансыз малды...

(Ак Саткынга)

Кой чөпкө, той сеники өтүп жаткан.  
Кызыке, шайыр болгун! Узакбайга  
барганча, ойноп-күлүп, жыргап алғын...

**АК САТКЫИН**

Аттиц - ай! Жатсам кана муздак жайда.  
Көрбөсөм чыккан Құнду, тийген Айды,  
укпасам ырды дагы, күлкүнү да.

**СЫРГА**

Узактын башкалардан эмнеси кем,  
бир элдин мыкты уулу, түркүгү да.

**1-КЫЗ**

Саткындын өңү чөптөй...

**2-КЫЗ**

Сүйбөйт дешет.  
Оңойбу, сүйбөй тийип- баксыз болуу...

**1-КЫЗ**

Атасы тунуп калды малга, пулга.

**2-КЫЗ**

Түгөнсүн ошол байлык! Кыздын шору...



### 3-КЫЗ

Көңүлү чөккөн менен Ак Саткындын  
бой десе бою сонун. Кудай андан  
эт нерсе аябаптыр.

### 4-КЫЗ

Кызык кәэде,  
жалтанам көзүңө түз карагандан.  
Атасы чириген бай. Агалары-  
эл сурап эртели кеч ат үстүндө.

### 3-КЫЗ

Узакбай марытатко өмүр бою,  
кийгени күндө жибек, күндө күрмө...

### НАЗИПА

Ай, кыздар-ай! Бир, экиден шыбырашпай,  
келгиле, кайра оюнду уланталы!

### 1-КЫЗ

Курбулар. Мен тебейин!

### 2-КЫЗ

Ырдап тепкин!

### 1-КЫЗ

Кыл аркандан селкинчек,  
кыз бала тепсин эркинде.  
Боз аркандан селкинчек,  
бото көз тепсин эркинде.  
Андай теппей, мындай теп.  
Селкинчегим селкилдейт,  
Беш көкүл чачым желпилдейт.

*Эсселер жана драмалар*



### КЫЗДАР

Жибек жоолук үлпүнчөк.

Жигит-кыздар чогулуп,  
тебе турган селкинчек.

Тээп өткүн келинчек.

Кызыл жоолук үлпүнчөк,

Кыз-келиндер чогулуп,  
тебе турган селкинчек.

Тээп өткүн келинчек.

### ЖИГИТТЕР

Кызыл жоолук дүрдөй жан

Кыз-келиндер гүлдөй жан.

Жашыл жоолук дүрдөй жан.

жаңы чыккан гүлдөй жан.

### КЫЗДАР

Ак Саткындан келинчек,  
андай теппей мындей теп.

Узакбайдан селкинчек,  
бурбай тепкин келинчек.

Ойноп-ойноп алгыла,  
ойрон калат дүнүйө.

Күлүп-күлүп алгыла,  
Күмүрөн калат дүнүйө...

(оюн улана берет)

### АК САТКЫН

Дидарлаш, кыйбас жеңем сен элең го!

Даттанып кимге барам? Арманымды  
ким угат? Же бир жолу жаратканды,  
ичимен жек көрдүмбү, каргадымбы?



### СЫРГА

Кызыке, туюк суроо койбо мага!  
Мен киммин! Отчү беле менин сөзүм.  
Узакбай кырдач мурун, шыңга бойлуу,  
карачы, алоолонуп турган көзүн!

### АК САТҚЫН

Ал көздөн кайда өзүмдү алыш качсам?  
Канткенде сарсанаадан кутуламын?  
Жүрөккө уу тырмагын малыш жаткан,  
ойлорго кантип чыдайт курган жаным?

### СЫРГА

Мынчалык мөгдөй бербе! Жакшылыктан  
кол үзбе! Жаша аруу үмүт менен.  
Кулак түр жылдыздардын шыбырына,  
торгойдуң ырларын ук эрикпеген...  
Той кызып, жаштар бийлеп, ырдап жатат.  
Кызыке, кыр көрсөтпө! Унут баарын.

### АК САТҚЫН

Бардыгын унуктанга болот, бирок  
канткенде, көңүл күшүн унутамын?  
Сүйбөймүн Узакбайды, мал, пул алыш  
энэ-атам мени ушинтип курутабы?  
Котур таш катып алыш колтугуна,  
байкатпай жүрүшүптур...амал барбы?

### СЫРГА

Сатыштай! Эмне күнөө энэ-атанда?  
Суйкайып бойго жеттин...  
Күйөө бала

*Эсселер жана драмалар*



мунжу эмес. Сокур эмес— мырза жигит.  
Таарынба бешенене, тагдырыңа...

**АК САТҚЫН (өзүнчө)**

Жараткан, неге тайкы тагдыр бердиң?  
Кордодуң неге күлгүн убагымды?  
Неге сен сурайылдай сулуу кылдын  
же сенден чырайды мен сурадымбы?  
Жүргөндө кыздар менен шапар тээп  
капилет көз тиийди? Кимдир бирөө  
бактыма, жаштыгыма кызгандыбы?  
Байкатпай кеттиби же менден күнөө?  
А менде кайдан, кантип күнөө болсун!  
Күнөөлүү жарык дүйнө, бийик асман...  
Тепседи үмүтүмдү чалчыктарга.  
Жолумду торуп алды кайдан басам.  
Жылдызым өчтү менин...Оо, ал жылдыз,  
канчалык нурдуу эле , сулуу эле!  
Жаралап менин аппак жүрөгүмдү  
кайрылбай көңүл күшүм кеттиң неге?  
Сыртыман далай жигит мени сүйүп,  
канчасы сөз айттырды үмүт менен.  
Чарчадым күтө берип, түбүң түшкүр,  
күткөнүм Узакбайбы, айтчы эгем?

**НАЗИПА**

Кыздар-ай! Кимге бу той жакпай калды?  
Уй мүйүз тартып бийлеп, ырдагыла!

**1-КЫЗ**

Ойнойлу жоолук таштап.

*Эгемберди Эрматов*



**2-КЫЗ**  
Кел, баштайлы!

**НАЗИПА**  
Мынаке, шайы жоолук! Кармагыла...

**2.КӨЧӨ**  
Авансцена

**ИМАНАЛЫ**  
Бейкутта жатат дечи Алай тараپ.  
Жакшы экен. Жол азабы кыйнады го.  
Четки үйдө эс алгыла!

**ГҮЛЖИГИТ**  
Чарчап эмне!  
Тамаша көрүү учун келдик тойго.

**ИМАНАЛЫ**  
Эр жигит таекесин жазбай тартат.  
Мунуң баракелде! Досун дагы  
өзүндөй жигит окшойт...

**ГҮЛЖИГИТ**  
Ошон учун  
атайын аны тойго кошуп алдым.

**ИМАНАЛЫ**  
Ким болот ата-тегин, иничегим?

**КУЛМУРЗА**  
Атакем хан Тейиттен. Апам дөөлөс.

*Эсселер жана драмалар*



**ИМАНАЛЫ**

Жакшы экен. Тууган элбиз. Болоор-болбос  
арада чыр бар эле. Кол үзүлбөс...  
А баса, баягында канды менен  
болду дейт каттуу кармаш. Эл аманбы?

**КУЛМУРЗА**

Басылды жаңы гана.

**ГҮЛЖИГИТ**

Элибиздин  
эки жыл бейпилдигин, жанын алды,  
Жыйындык эми гана баш-аякты.  
Тынч эмес азыр деле... Ар бир колот  
талашат кур намысын...

**ИМАНАЛЫ**

Ушунусун  
ким билет, качан коёт бир кочуш эл?  
Сен мурда келдиң беле?

**КУЛМУРЗА**

Ооба, келгем...  
Жанагы чыр чыга элек мезгил эле...

**ИМАНАЛЫ**

Азамат! Андай болсо эң жакшы экен,  
силерди кармабайын, жөнөгүлө!  
Эми әле башталды той. Бүткөнчөктү  
екөөбүз кенен-кесир таанышабыз.  
Өнерүң болсо көрсөт, уялбагын,  
Жигитке оңдай эмес намыс алыш...

Эгемберди Эрматов



**КУЛМУРЗА**

Адамды таң калтырчу өнөрүм жок.

**ИМАНАЛЫ**

Жигитте жетимиш эки өнөр болот.

**ИМАНАЛЫ**

Кыргыз эл – уюткулуу байыркы эл.

Катпагын, өнөрүндү, кагылайын.

Баргыла оюн- зоокко кошулгула,

Көрөйүн а мен мейман, тойдун камын...

(*Ketem.*)

**КУЛМУРЗА**

Негедир жүрөксүнөм. Таекене

мактадың бекер эле.

**ГҮЛЖИГИТ**

А биз мурда,

таптакыр ойнобогон оюн бекен?

Жүр кеттик! Ыкшоолукту ташта, Мырза!

**КУЛМУРЗА**

Бүгүнчө байкоо салып, чама-чагын

көрөлү. Мынча досум кайда шаштың?

**ГҮЛЖИГИТ**

Ноокаттын азыз болгон сулууларын,

сүктанып карайлы деп жатам бачым.

Оо, алар калтар сындуу, олоң чачтуу,

белдери тал чыбыктай ичке келет.

Түяктын күшу түшүп ырдаганын

сен деле азыноолак уксаң керек?

*Эсселер жана драмалар*



**КУЛМУРЗА**

Сыртынан көп кыз сүйдүм. Мени дагы жактырды далайлары. Бирок Айдай жибек жоо, конгуроолуу күштай учту. Күйөөлөп каньыларга бир баралбай. Эми андай жолукпайт ко тагдырыма. Жолукса эмне деймин? Билбейм аны. Карапың үңқүр сымал көкүрөгүм, чок очуп, коломтонун табы калды. Айтпагын сулууларды. Кудай Таала эми андай азабынан ары кылсын! Ашыглык жөнүндө кеп салба мага, укпасын жүрөк аны, жаны тынсын!

**ГҮЛЖИГИТ**

Акетай, кечир мени! Кыз жөнүндө сөз айтсам, кызыл тилим күрмөлбесүн! Ойноп кет, каалагандай. Эл коргогон күч-кубат кекүрөктө түгөнбөсүн...

**КУЛМУРЗА**

Таарынба! Тыйбайсыңбы тамашаңды! Бир ирет чокту кармап алган жанмын. Мен неге акыл сурап, кеңешпедим, от менен ойногондон бир аз алдын? Ачышып күйгөн жарам бүттү дагы, ордуңда тагы калды. Жаш баладай ойлопмун: ашыглык-бу назик нерсе. Чынында темир тикен, чок баскандай нерсе экен. Болду, баарын унутамын. Асманым эми менин болот ачык... Деми урат ысык чөлдүн... Исфайрамдай толкуймун, аман болсом, ашып-ташып...



### ГҮЛЖИГИТ

Дынагың шундай болсо, анда биздин  
жолубуз шыдыр тура... Кантсе дагы  
адепти, каада-салтты карманалы.

### КУЛМУРЗА

А менин периштем бар. Суук көздөн  
калкалап тосуп турат...

### ГҮЛЖИГИТ

Бүттү анда.  
Кетпесин биз барганча оюн тарап,  
ылдам бас!

### КУЛМУРЗА

Пайда барбы шашылганда?  
Таежең оюн әмес, күйөөнү ойлоп,  
түндөсү уктай албай, той бүтөөрүн  
астейдил тилем жатса керек деймин.  
Басууга күчү жетпей көкүрөгүн...

### ГҮЛЖИГИТ

Ким билет? Мен көргөндө саамай чачы  
төгүлгөн, ойноо, тентек кыз эле бир.  
Жаштыктын табы менен шакта бышкан  
мөмөдөй бойго жетип эзилгендири...

### КУЛМУРЗА

Сыртынан ашык болуп жургөндөйсүн,  
тим эле шилекейиң куюлат да.

### ГҮЛЖИГИТ

Эркекмин деген адам сугун артып,  
кыя өтпейт... түшпө сен да кыяматка.

*Эсселер жана драмалар*



Ичимен жактырамын... Жашырып не?  
Арадан каттоо болбой алыстадык.

**КУЛМУРЗА**

Тээ мурда келгенибиз эсиндеби?  
Неге анда жакыныраак таанышпадым?

**ГҮЛЖИГИТ**

Кундуздун тоюндабы? Жапжаш эле.  
Мына эми бойго жетип, ким бирөөгө  
жар болуп кетип жатат...

**КУЛМУРЗА**

Ошол учун  
дайрадай буркан-шаркан түшөт дүйнө!  
(*Өзүнчө*)  
Дартына ашыглыктын чалынбаган  
бар бекен, жалғыз-жарым бул дүйнөдө?  
Бар болсо, ким болду экен? Анын кандалай  
ой-саная жашап жүрөт жүрөгүндө?

(*Гүлжигитке*)  
Жаштыкта ырга, бийге эмне жетсин?  
Эл-журтка өнөрдү бир көргөзөлү.  
Чок салып таежендин жүрөгүнө  
бармагын бир тиштетип жөнөтөлү.  
Мындайда өткүр дагы, өжөр дагы  
тайманбас мүнөз күтүп алуу керек.  
Түшүнө кирип сулуу, шок кыздардын,  
уктатпай алоолонуп жануу керек.  
(*Кетишет*)



### 3. АК САТКЫНДЫН ТОЮ. ОЮН-ЗООК УЛАНУУДА

**НАЗИПА**

Жеңеке, күйөө менен тойго келген  
жигиттер бой тартышып турат неге?

**СЫРГА**

Кайдасың күйөө бала?

**УЗАКБАЙ**

Кашыңызда  
турам го, көрбөйсүзбү мени, жеңе!

**СЫРГА**

Маанайың мынча чөгөт? Ак Саткынды  
тануулап жатабызы? Айтчы анык.

**УЗАКБАЙ**

Жок, жеңе. Кантип эле... Жоодур көзүн  
көргөндө көңүл сүйүп, болгом ашык.  
Канча ирет журут аралап, эл аралап,  
Саткынды тандаганмын...Мындай бакыт  
колума конгонуна ыраазымын...

**СЫРГА**

Кызыбыз өз үйүндө. Жүрбө шашып.  
Үрдачы, өнөрүндү сынайын бир,  
Көрөйүн чуркай турган арышыңды...

**НАЗИПА**

Кана, аяш! Ак Саткындай пери кызга,  
сизге окшош күйөө бала жарашабы?

*Эсселер жана драмалар*



**УЗАКБАЙ (ырдайт)**

Эй-эй белестеги ыргалган,  
бетегедей майним.  
Беш уруу элдин ичинде,  
белгилүү болду дайының.  
Кулпурган чачың кундуздай,  
Көздөрүң чолпон жылдыздай.  
Көңүлдү көккө эргитип,  
Күлгөнүң, Сатыш, нур кыздай.  
Жарыя кылып эл-журтка,  
жар бололу, Ак Саткын.  
Аманат өтчү дүйнөдө  
бар бололу, Ак Саткын.

**ГҮЛЖИГИТ**

Бир гана өнерүм бар. Күрөшөмүн.  
Эгерде Узакбайдын жигиттери  
тайманбай чыкчы болсо, даярмын мен.

**УЗАКБАЙ**

Ким чыгат бул жигитке?

**1-ЖИГИТ**

Ушугабы?  
Мына мен. Күрөшөмүн кумар менен.

**СЫРГА**

Гүлжигит, этият бол! Кебетеси  
дөөпөрөс адам окшойт. Майып кылып  
кайбосун бир жериңди...

Эгемберди Эрматов



**ГУЛЖИГИТ**

Коркпо, жеңе!

кыздардын алаар бири айыктырып...  
*(Экөө күрөшөт. Гулжигит жыгылат)*

**УЗАКБАЙ**

Балбандар дагы Алайдан келген беле?

**СЫРГА**

Ой , бөлө! Дене-башың соо элеби?

**ГУЛЖИГИТ**

Соо эле...

**1-КЫЗ.**

Баракелде, жездеке!

**2-КЫЗ**

Каада кылып,

Жездебиздин кулагынан чоёлу!

**НАЗИПА**

Кана, кеттик.

*(Кыздар Узакбайдын кулагынан чоюшат)*

**УЗАКБАЙ**

Болду, жетет...

**СЫРГА**

Дагы калса кызыкеге коёлу.

**НАЗИПА**

Жеңе, эми бий оюнун баштайлы...

*Эсселер жана драмалар*



**СЫРГА**

Айла канча, тыйып болбос жаштарды,  
Ай, Гүлжигит! Бийлегиле силер да,  
Чакыргыла боюн тарткан кыздарды.  
(*Бий бийленип, алым сабак ырдалат*)

**КЫЗДАР**

Кызгалдактай жайнаган,  
кыздар оюн салабыз.  
Жигиттерди күйгүзүп,  
кызыл оттой жанабыз.

**ЖИГИТТЕР**

Селкилердин колунан,  
секин кармап алабыз.  
Тұн уйқудан ойготуп,  
Сарсанаага салабыз.

**КЫЗДАР**

Жоодуратып көзүндү,  
көп караба, жигит-ай!  
Сүйгөнүм бар, жол карап  
акмалаба, жигит-ай!

**ЖИГИТТЕР**

Биз болбосок өмүрдүн,  
кызығы жок, кыздар-ай!  
Тамылжыган бетиндин,  
кызылы жок, кыздар-ай!

**БААРЫ**

Жаштық кумар бар чакта,  
кел ойнойлу, жаштар-ай!

*Эгемберди Эрматов*



Бийлеп, ырдап, шаңданып,  
той тойлойлу, жаштар-ай!

**СЫРГА**

Атайын Чоң Алайдан ат арытып,  
тоюона кызыкенин неге келдиң?  
Гүлжигит, кошулсаңчы оюн-зоокко.

**АҚ САТҚЫН**

Уят иш болду, бөлө.

**КУЛМУРЗА**

Женгенге мен чыгайын.

**УЗАКБАЙ**

Койчу деги!

**1-ЖИГИТ**

Кааласа чыксын мейли, жолун тоспо!

**2-ЖИГИТ**

Намыскөй жигит окшойт. Тынчтангыла!

**СЫРГА**

Узакбай, тойго келген меймандарды,  
жигитиң аяп койсун. Уят кылба!

**КУЛМУРЗА**

Күрөштө аёо болбойт. Кимдир бирөө  
жецилет шарт боюнча... Келе, балбан!

*Эсселер жана драмалар*



**УЗАКБАЙ**

Кой десе, болбой койдуң! Өзүңөн көр...  
От чыгат тилинен да, таманынан.  
(2-жигит менен Кулмурза күрөшөт )

**АК САТҚЫН (Сыргага)**

Женсе экен мейман жигит.

**СЫРГА**

Ай, ким билет?

**Ак САТҚЫН (өзүңчө)**

Капырай! Ошол экен!

**СЫРГА (Ак Сатқынга)**

Байкадыңбы?  
Караачы, эки көзү сенде турат...

**АК САТҚЫН (Сыргага)**

Чын эле... бир нерсени айтайынбы?  
Эки жыл мурда келген айлыбызга...  
Ошондо көзүм түшкөн.

**СЫРГА**

Кайдан жүрүп?

**АК САТҚЫН**

Кундуздун тою болчу. Ошондо ырдап,  
менин жаш жүрөгүмө салган бүлүк.  
(Кулмурза жыгат )

**ҮНДӨР:**

- Баракелде!
- Мөрөй сенде!
- Азаматсың!

Эгемберди Эрматов



**КУЛМУРЗА**

Болду го күрөш - оюн.

**УЗАКБАЙ**

Муну кара!

Токтой тур! Дагы мөрөй талашибыз.

**КУЛМУРЗА**

Ии, өзүң чыгасыңбы күйөө бала?

**УЗАКБАЙ**

Антпесем кызыбайт го тамашабыз.

**СЫРГА**

Күйөө бала, уялсаңчы!

**НАЗИПА**

Кайран, аяш!

Өз тоюн кызытпаса болбой қалды.

**АҚ САТҚЫН**

Бетим -ий! Жоготпосо болду жеңе,

алдагы күйөө сөрөй намыс - арды...

(*Экөө күрөшөт. Узакбай жыгылат*)

Анаке айтпадымбы? Түгөт алгыр!

**УЗАКБАЙ**

Күрөштөн жеңдиң жигит, баракелде!

Кел эми алым-сабак айтышалы.

Оозунда сөзүң барбы?

**АҚ САТҚЫН**

Айтышкыла!

*Эсселер жана драмалар*



**КУЛМУРЗА**

Сынбасын, тою түшкөн кыздын шагы,  
Гүлжигит, келе берчи комузумду.  
(*Комузду алып күзлөйт*)

**УЗАКБАЙ**

Эй-эй! Алайдан келген жигитим,  
аты-жөнүң, тегиң ким?  
Тамырың кармап көрөйүн  
мааниси барбы кебиндин?  
Ала көөдөн жансыңбы?  
Айтышууга барсыңбы?  
Чуркай албас алыска,  
таманы жука тайсыңбы?

**КУЛМУРЗА**

Чү деген жерден бузайын,  
сөздөрүндүн турагын.  
Тоюңа келип турабыз,  
сезилбей жердин узагы...  
Женилсе дагы күрөштөн,  
чарчабай улам тирешкен  
ала-көөдөн мактанчаак  
жан эмесмин бир өскөн.  
Таралган Алай-кыргызга,  
атым бар менин Кулмурза.  
Айтышам десең мен мына.

**УЗАКБАЙ**

Кебетең сенин башкача,  
кембагал болгон түрүң бар.  
Көп оорутпай башымды,

Эгемберди Эрматов



кемегеден күлүмдү ал.  
Кызыл чок жигит ээрчитип,  
кыйлага кеткен даңазам.  
Шоруң кайнап капилет  
окулбасын жаназаң...

**КУЛМУРЗА**

Мукам, мукам тил безеп.  
булбулдар сайрайт көктөмдө.  
Буурадай болуп чамынып,  
оозунду бекер көптүрбө!  
Карайган селди тоскондой,  
аска-тоо турат артымда.  
Жорулар учуп калбасын,  
жаш күйөөнүн тарпында.

**УЗАКБАЙ**

Жүрөгү коркпос, кебелбес,  
Дымактуу жигит окшойсун  
Жардамга келген досуңа  
күйүмдүү жигит окшойсун,  
Айтылган сөзгө терчиғип,  
калбасын кара оюнда.  
Көңүлүң ачып, ойноп кет,  
Ак Саткын, Узак тоюнда.

**КУЛМУРЗА**

Кызый-кызый ырдасам.  
Кызыл тилим сайраган.  
Кыздары сонун Ноокаттын  
кызгалдак болуп жайнаган.

*Эсселер жана драмалар*



Торгойу элем Алайдын,  
толгонуп келдим бул жерге.  
Толкуган жаштык курактын  
турамын өткүр мизинде.  
Жолборс сындуу жигиттер,  
жийденин шагын ийип ал.  
Жийде жыттуу кыздардын,  
чыкчытынан сүйүп ал.  
Арыстан сындуу жигиттер,  
алманын шагын ийип ал.  
Алмадай жыттуу кздардын,  
алкымынан сүйүп ал...

**1-ЖИГИТ**

Ырчы деп ушуну айт! Жигит өлбө!

**2-ЖИГИТ**

Жаагын жанып турган өрт экен го.

**НАЗИПА**

Оо, аяш! Женцилдиңби моюнга ал!

**УЗАКБАЙ**

Тү-ү-ата! Сымап экен кирбес колго...

**АК САТКЫН (*Nazipaga*)**

Алайдан бөлөм менен келген жигит-  
өрт экен, шайыр экен...

**НАЗИПА**

Кулмурзабы?

Ырдаса ыры сонун. Көзүн албай,  
арбалып калды окшойт кыздын баары.



**АҚ САТҚЫН (өзүнчө).**

Ушул болчу өмүр бою күткөнүм,  
оо, Жараткан, ырайым кыл, суранам!  
Сыр бербестен кыйгач карап өтпөгүн,  
кыйгач өтсөң соолуймун да, кубарам...  
Кара мени, каалаганча карай бер,  
жүрөк сүйүп, мен да сени караймын.  
Сүйчү болсоң керемет бир дүйнөдөй  
ачыламын... Сырдашууга жараймын...

**НАЗИПА**

Эмне деп күбүрөйсүн,  
айтчы, курбум?

**АҚ САТҚЫН**

Жөн эле... Эске түшүп бир окуя,  
күбүрөп жатам ичтен.

**НАЗИПА**

Сатыш, сенде,  
кантсе да мен билбеген туюк сыр бар.

**АҚ САТҚЫН**

Сыр болсун кайдан менде, койчу нары.

**НАЗИПА**

Анчалык жашырбачы!

**АҚ САТҚЫН**

Күү угалы...

**НАЗИПА**

Атайын тойдун көркү болуу үчүн  
апкелген экен Кудай Кулмурзаны.

*Эсселер жана драмалар*



**СЫРГА**

Ай жигит, тойго келген кыз - келинге,  
ырдай түш дагы бир аз.

**ГҮЛЖИГИТ**

Эрги досум!  
Төгүлүп берчи жолдо төгүлгөндөй,  
оозуңан ырдын балы шорголосун...

**КУЛМУРЗА**

Дабан ашып, кыр ашып,  
Атайын келдим Алайдан.  
Көңүлүң болсо көз ымда,  
көп эле мынча муңайбай.  
Алыскы тоодон ышкырган,  
уларың барбы, кызбала.  
Ышкы отумду тутанткан  
кумарың барбы кыз бала.  
Алоолоп күйгөн арчанын  
жалыны белең кыз бала.  
Дүкүлдөп соккон журектүн  
жарымы белең кыз бала...

**СЫРГА**

Жигиттин жигити экен, баракелде!

**КҮРҮЧБЕК**

Алайда кыз жок бекен, шүмшүк десе!

**СЫРГА**

Той деген элдин тою. Ичин тарып,  
жок жерден сен мейманга андай дебе.

Эгемберди Эрматов



**КҮРҮЧБЕК**

Бас, катын, жаагыңды! Же болбосо...

**СЫРГА**

Мейманда әмнен күнөө?

**КҮРҮЧБЕК**

Жалжактабай,  
жат әлде жүргөндүгүн билүү керек.  
Тим эле бой көтөрөт мырзасынып...

**СЫРГА**

Кой, апей! Чыр чыгарба, эл бөлүнөт.

**КҮРҮЧБЕК**

Көп көргөм, мындаи мырза жигиттерди,  
сыртынан сылык-сыпаа, ичи былык.

**СЫРГА**

Жакында атам баскан чыр-чатағың,  
калдыбы ушунча тез унтуулуп?  
Же сага тийиштиби? Тааныбаган  
адамга, мынча неге жиниң келет?

**КҮРҮЧБЕК**

Соо әмес мунун түрү... жамандықты  
сезип турам....

**СЫРГА**

Тәэтигинде иниң келет.

Жүр кеттик...

*Эсселер жана драмалар*



**КҮРҮЧБЕК**

Келгени жакшы болду,  
бар эле айтчу сөзүм, табыштайын.  
Саткындан карыш жылба, балээ басып,  
каныңды суудай кылып ағызбайын...  
*(Кетишет)*

**КУЛМУРЗА**

Гүлжигит, таежеңдин өңүн кара,  
ичинен жактырбайтко Узакбайды.

**ГҮЛЖИГИТ**

Бешене, бактысынан...

**КУЛМУРЗА**

Сабыры суз.  
Сүйбөсө сүйбөймүн деп түз айтпайбы.

**ГҮЛЖИГИТ**

Сен ага не кейийсиң? Качан, кайдан,  
кыз бала күлүп, жайнап тийген эрге?

**КУЛМУРЗА**

Шегим бар, ошентсе да...

**ГҮЛЖИГИТ**

Таежемдин маанайы суздугуна маани бербе...

**КУЛМУРЗА**

Жаштыктын жалын оту эбак өчүп  
бүткөн деп адашыпмын, жаңылыпмын.  
Карачы, кош кареги күйүп турат.

Эгемберди Эрматов



Жүзүнөн күн чубактап, ағылат нур.  
Сездинбі өзү менен айлананы  
бир сырдуу күүгө салып термейт улам.  
бир кочуш шурулардын арасында  
Апаппак бермет экен...

**ГУЛЖИГИТ**

Айтчы, тууган!  
Акырын сөз айттырып көрөйүнбү?

**КУЛМУРЗА**

Сөз эмне, анын кандай мааниси бар?  
Сөз менен туондуруу эң бир азап.  
Бир көрүп алоолонду дилде кумар.  
Досум- ай! Сени менен келдим неге,  
туш болдум кайдагы бир алааматка?

**ГУЛЖИГИТ**

Кетейин алаксытып эл көңүлүн.  
байкатпай сөз салып көр...

**КУЛМУРЗА**

Ошондой да болобу? Баракелде, акылыңа!  
Кулмурза, максатындан эми тайба!

**ГУЛЖИГИТ**

Кеч эмес, никеси жок! Жолуң болсо,  
кетебиз түн жамынып Алайга да.

**КУЛМУРЗА**

А көрөк сырга толгон чырайлуу кыз,  
ачылып сүйлөшүүгө ынайбы, ыя?!

Эсселер жана драмалар



**ГҮЛЖИГИТ**

Өзүң бил. (Элгэ.) Биз тарапта кызык оюн  
көп болот. Кана кимге үйрөтөйүн,  
келгиле мында...

(Кулмурзага) Досум, сени,  
Ноокатта багың ачып, гүлдөтөйүн...  
(Эл оюнга аралашып кетем)

**КУЛМУРЗА (Өзүңчө)**

Не десем? Кантип турсам? Сөз учугун  
баштасам кайсы жерден? Сөзгө чоркок  
жан элем. Мындай кезде сөз табылбайт...  
Жүрөгүм неге апкаарып, неге коркот?  
Өмүрүм буга чейин жашап келген,  
кетеби бир теңгеге арзыбастан?  
Эмне дейт эли-журтум тою түшкөн  
кыз менен баарлашып, чыр чыгарсам?

Алайга алып кетем өзүм менен  
деп азыр айтсамбы шыдыр эле.  
Чочутуп коёмбу анда? Сөйкө салып  
койбодум, Узакбайдан мурун неге?  
Курусун жүрөксүздүк! Бешенемде  
бакытый бажырайып карап турса,  
өзүмдү колума албай буйдалам не!  
Ушундай мажессиңби, айтчы, Мырза?  
(Ак Саткынга)

Маанайың неге чөгөт, карындашым?

**АК САТКЫИН**

Маанайды көтөрүүгө жарайсыңбы?  
Колуңан келсе сура, болбосо жок.

Эгемберди Эрматов



**КУЛМУРЗА**

Бир ирет жалт деп сырдуу карашыңды  
көрдүм мен. Андай отко жолукпагам.  
Ал учун айыптағын көздөрүмдү.

**АҚ САТҚЫН**

Кой жигит! Буга чейин түк укпаган,  
айтпагын мага мындай сөздөрүңдү...

**КУЛМУРЗА**

Жомокто аңыз болгон периштенин  
кудайы сенсисиң десем угаар белең?

**АҚ САТҚЫН**

Капырай, тою түшкөн кызга дагы  
даайбы сөз айтууга улан деген?

**КУЛМУРЗА**

Даабай эмне? Кызгалдактай илебинден,  
Чоп этип өөп алсам... (*Өөп алам*)

**АҚ САТҚЫН**

Уялсаңчы!  
Бетим-ий! Зөөкүр өскөн немесиңби?  
Эл не дейт, эки жакты карасаңчы!

**КУЛМУРЗА**

Не десе ошол десин! Тынчы кеткен  
жүрөктүн демин бир аз басып алдым.  
Бейишке чыктым окшойт. Дене бойдо,  
кайриет, чуркап калды ысык жалын.

*Эсселер жана драмалар*



**АК САТКЫН**

Шоктугуң ашып-ташып кетти, Мырза!  
Үрдаган дымагыңдай бар экенсиң.  
Бириңчи жигит өптүү, күнөө кылдым,  
Кудай-ай!

**КУЛМУРЗА**

Бул күнөөнү Кудай кечсин!

**АК САТКЫН**

Кууланба калп эле сен. Далай кыздын  
бетинен мени өпкөндөй өпкөндүрсүң?

**КУЛМУРЗА**

Гүлдөр көп, бирок менин жүрөгүмө  
башкача жашоо берип, жалгыз өстүң .  
Агардтың асманымды.... Үмүт күйдү...  
Жоголуп кара булут, жалгыз чыгат.  
Миң түркүн күүнү угамын...  
(Сырга келет )

**СЫРГА**

Сатыштай, кайда журдуң? Энекемдин  
сөзү бар окшойт сенде, келсин деди.  
(Ак Саткын кетем )

**КУЛМУРЗА**

Жеңеке, жан окшойсуң асыл, аруу...  
Жардам бер. Эт жүрөгүм эңшерилди...

**СЫРГА**

Жол болсун, мейман жигит! Кызыкеге  
жакындал, кепке салба! Күбүрөшпе!

*Эгемберди Эрматов*



Жылдыздыу бала экенсүй... Этият бол,  
үстүнөн күн көрүнбөс орго түшпө...  
Мурдарак кай жакта элең? Той үстүндө  
абийириң төгүп алба, алек болбо?  
Бар анын намыска бек агалары,  
салбасын жаш башыңды кайгы, шорго.

**КУЛМУРЗА**  
Айланайын, женекебай!

**СЫРГА**  
Сен эми шамалга айт күйүтүңдү...

**КУЛМУРЗА**  
Тагдырым, көрөр күнүм кош колунда,  
Айла тап!  
Периштеге жолуктургун....

**СЫРГА**  
Соосуңбу? Кантип тепсеп каада-салтты,  
апкелем сага бирөө колуктусун?  
Бул сөзүң калсын, кокуй, ушул жерде,  
укпасын менден башка жалғыз-жарым.  
Үйүңө аман - соо кет...

**КУЛМУРЗА**  
Оо, Кудурет!  
Сен неге мени мынча жазаладың!

**СЫРГА**  
Неси кем алда сенден Узакбайдын?  
Сатышты жандай сүйөт.

*Эсселер жана драмалар*



**КУЛМУРЗА**

Жок, сүйбөйт!

Сезип турам... Эмне үчүн биз тарапта,

төрөлүп калган эмес мындай чүрөк?

Капырай, табияттын мерестигин!

**СЫРГА**

Кой, чөкпө! Сендей шайыр жигитке мен  
ылайык башка кызды таап берем.

**КУЛМУРЗА**

Не азап? Жеңе, мобу жүрөк деген,  
бир гана Ак Саткын деп согуп турат.

**СЫРГА**

Не кылсам? Бир балээге жолуктумбу?  
Эмне дейт кыздын өзү?

**КУЛМУРЗА**

Сүйөт мени...

**СЫРГА**

Бетим-ий, бул сөзүндү коюп турчу...

*(Сырга кетем)*

**КУЛМУРЗА (өзүнчө)**

Ашыглыктын күчү кандай, капырай!

Жан дүйнөмдү аруу кылыш таштады.

Көкүрөккө отту бүркүтү, шиледи...

Кайда менин бейпил күнүм баштагы?

Алай-дүлөй куюн болду капыстан.

Кайда качам, кайда башым катамын?

Эгемберди Эрматов



Жан чыдагыс эпкинине туш болуп  
улам алыс учуп кетип жатамын...  
Кайда барам, кандай күнгө кабылдым,  
көз карашы куйкалады жүрөктү.  
Кыз баланын сырдуу тике карашы,  
жашоо күндү узартуучу мүрөкпү?  
(Гулжигит келет)  
Тириүлүктө унутпасмын муунунду,  
кыяматтык досчулукка жарадың...

**ГУЛЖИГИТ**

Жайнап турат эмнегедир жамалың.  
Не дейт Саткын? Анын кандай көнүлү?...

**КУМУРЗА**

Ак Саткынга үйлөнбөсөм эгер мен,  
кечтим анда бул дүйнөдөн...

**ГУЛЖИГИТ**

Чийинден  
Чыкпа досум! Эл эмне дейт? Уят иш!  
Жаш башыңды антип, досум, кыйнаба.  
Кыз деген не? Ал шайтан бир, табылат.

**КУЛМУРЗА**

Ак Саткындай кыз жолукпайт өмүрдө,  
сүйлөй бербе бабырап...

**ГУЛЖИГИТ**

Биз сый конок.  
Үйгө барып, жур эми, эс алалы...

*Эсселер жана драмалар*



**КУЛМУРЗА**

Кантип жатам тынч алыш?

**ГҮЛЖИГИТ**

Оо, капырай! Тамаша экен десем мен,  
ойлобопмун тереңдейт деп мынчалык...

**ИМАНАЛЫ** (*Сахнанын артынан*)

Гүлжигит, кайдасыңар?

**ГҮЛЖИГИТ**

Баратабыз!

Кулмурза эсиңе кел! Эли-журттун  
тыйылды чыр-чатағы. Кайра ырбап  
кетпесин... бул сөзүмдү эске туткун!

**КУЛМУРЗА**

Сыр бербей, жоктугумду билиндирибей  
тура тур! Мен артыңан барып калам...

**ГҮЛЖИГИТ**

Ойлонгун! Күчүбүз аз...

**КУЛМУРЗА**

А күчтү биз,

Сурайбыз Умай-энэ, кайыптардан...

**ГҮЛЖИГИТ**

Мейлиге! Этият бол! Бөтөн жердин,  
түнү да, ити дагы душман сага.

Ашыглық жолунда бүт темир тикен,  
сен аны байкабастан тепсеп баспа!



## 4. КЕЧИНДЕ

### АК САТҚЫН

Негедир дene боюм дир-дир этет.  
Жүрөгүм желеңдеги кулун сымак,  
жулунат, алеп-желеп. Балким Мырза  
койгондур тамашалап, бизди сынап.  
Болбосо не кечикти?

### СЫРГА

Эл көзүнө  
Чалдықпай келейин деп жатса керек,  
токтоо бол, кыз намысын колдон бербе!  
Сөз айтсаң ақыл менен айткын ченеп...  
Сезимди ичине кат! Жада калса,  
сол көзүң, оң көзүңде душман болот.  
Шек бербе жан адамга. Бирөө билсе,  
теримди ташка жайып, көзүмдү оёт.

### АК САТҚЫН

Жеңеке, коркуп жатам. Эмне кылсам?  
Бакытыйм колго тийбей чачылабы?

### СЫРГА

Тагдырың, жолуң катаал. Алды жактан  
эмнелер күтөт сени?

### АК САТҚЫН

Башымдағы  
Бак учуп, сөпөт болуп калат бекем?

### СЫРГА

Чыйралғын, келечегиң Кудай билет!  
Жылчыксыз кара тұнду, үлбүрөгөн

*Эсселер жана драмалар*



ак шоола бир жеринен чыгат жиреп...  
Ылайым тамыр чачып, бутак жайып,  
телчиғип кетсе болду махабатың!

**АК САТҚЫИН**

Эмнеге бул дүйнөдө баары сендей  
боорукер болбойт, жеңе? Жетпейт башым...

**СЫРГА**

Сатыштай, сендей ууз, жаш кезимде,  
мен дагы бир жигитке жетпей калгам.  
Көл қылып көздүн жашын Күрүчбекке  
келгенмин. Айта берсе бүтпейт арман...  
Жылыбайт төшөгүбүз. Көкүрөктө  
дагы эле ошол ууз сүйүү, ошол кезим.  
Канчалык өзүмдү өзүм бассам дагы,  
жок болуп кетпейт эжен ыйык сезим...  
Анаке, келе жатат... Мырзаң менен  
жалгыз кал. Султан бойду теңешкиле.

**АК САТҚЫИН**

Женеке. Жан адамга оозун ачпа!  
Женеке, көргөнүң жок сен әч нерсе!  
(*Сырга кетем*)

Көзүндө алоолонгон ысык жалын,  
эритип жибербесе болду мени.  
Капырай! Эми кантип баш ийдирем,  
оолуккан жүрөгүмдү?  
(*Кулмурза келем*)

**КУЛМУРЗА**

Сатқын, сени,  
күттүрүп койдум окшойт...

Эгемберди Эрматов



**АҚ САТҚЫН**

Жигит күткөн  
дүйнөдө әң бир оор жумуш экен!  
Мурда мен билбептирмин.... Эгер билсем...

**КҮЛМУРЗА**

Көзүңөн секет кетем...

**АҚ САТҚЫН**

...келбес элем!  
Тобокел бардыгына.

**КҮЛМУРЗА**

Жүрөк сырың,  
көзүңөн бажырайып көрүнүүдө.  
Сен эми чочулаба!

**АҚ САТҚЫН**

Баш айланып,  
Негедир астын-үстүн болду дүйнө.

**КҮЛМУРЗА**

Сен менин Кудай кошкон жарым болгун!  
Кааласаң бүгүн түндө алыш кетем.  
Бербеймин Узакбайга, ишен мага!

**АҚ САТҚЫН**

Ал үчүн күдүретиң жетет бекен?  
Атакем қалың алыш, той берүүдө...  
Сен неге мурда мени карабадың?  
Кайрадан келеби деп күтө бердим,

*Эсселер жана драмалар*



Же жуучу жиберүүгө жарабадың?  
Көкүрөк, көзүм ачып сүйгөн элем...  
Бул сүйүү бакыткабы, ажалгабы?  
А бүгүн сени көрүп, мунга толгон  
жандүйнөм дүрт деп күйүп ажарланды.  
Уйкудан ойгонгондой. Эгер билсең,  
суктанып айланамды карай бердим...  
Үмүтүм үзүлгөндө биротоло,  
сен неге айлыбызга кайра келдин!..

**КУЛМУРЗА**

Мен сени көргөн кезде ырдай албай,  
байланып калды тилим. Мурда мындай  
абалга туш келбегем. Кирпиктериң  
тепчилди жүрөгүмө жебе- нурдай...

**АК САТКЫН**

Ойлондуң анан дагы не жөнүндө?

**КУЛМУРЗА**

Армандуу, маанайы суз неме экен,  
меники болсо дедим.

**АК САТКЫН**

Мен ойлодум:

«Кечигип, аттиң, неге келишти экен?»  
Жек көрөм Узакбайды. Көнүл сүйбөй,  
акыры тагдырыма көндүм эле.  
Кайрылбай жоголду деп, сага деген  
сүйүүмдү күлдөбөгө көмдүм эле.

*Эгемберди Эрматов*



**КУЛМУРЗА**

Жолуктук кеч болсо да, эми бизди  
кайсы күч ажыратат? Муңайымдуу  
сен антип карабачы...

**АҚ САТҚЫН**

Боору таш деп,  
жек көрүп калдым эле Қудайымды.  
Мени эми кечиреби? Кечирсе экен...

**КУЛМУРЗА**

Менимче кечирет го, эгерде сен,  
кетирсөң кайғы-муңду көздөрүндөн.  
Бул көздөр канатсызга канат берип,  
жансызга жан киргизет көз ирмемде.  
Мелт эткен эки жылдыз... ысык табы,  
тим эле куйкалады жүрөгүмдү...

**АҚ САТҚЫН**

Өзүмдү кармай албай, сыйкырланган  
эркиңе ийип барам.... Мынча таттуу  
сөздөрдү ким үйрөттү?

**КУЛМУРЗА**

Сүйүү оту!  
Ал отту кара көздүү сулуу жакты.

**АҚ САТҚЫН**

Капырай! Жылчыгы жок кара туман  
сүрүлбөй, күндү көрбөй, өмүр-күнүм  
өтөр деп адашыпмын. Аалам жарк деп,  
ажары эми ачылды түмөн-туркүн.

*Эсселер жана драмалар*



Мунчалық мукам, шыңғыр булак үнүн  
укпагам, келсем дагы далай ирет.  
Купуя бир сыр айтып тоонун жели,  
тымызын жүрөк күүлөп ээликирет.

**КУЛМУРЗА**

Көз жарган сезимдерди туткундаба,  
асманда учсун бийик канат күүлөп.  
Жылдыздар уяласын кучагында,  
мен учүн ыйык жан жок сенден бөлөк.

**АК САТҚЫН**

Атакем дүйнөпараз. Узакбайдын  
кызыкты кызыл дилде байлыгына.  
Камалдым темир торго. Байлык деген,  
карабайт экен адам ыйманына.  
Үйладым жатып алып төшөгүмдө,  
жакшылыктан кол жуудум, үмүт үздүм.  
Эгерде сен келбесен... Той бүткөнчө  
бычырап ташка сынмак өмүр-күзгүм.

**КУЛМУРЗА**

Антпечи! Аппак колдор, аппак билек,  
түнөрүп аккан дайра-кара чачың,  
Көздөрүң оттой жанган топуракка  
кандайча жуурулушат?!

**АК САТҚЫН**

Кудай алсын!

**КУЛМУРЗА**

Жок, жаным! Тириүлүктөн күдөр үзбө!  
Кайыптан учуп келген пери-кушум –

Эгемберди Эрматов



өзүңсүн... Бир көз караш дүйнө мага!  
Өлгүчө азық болуп жетет ушу.

**АҚ САТҚЫН**

Сен неге, окторулган дайра болуп,  
Кирбедиң неге түтөп мурунураак?  
Көчүрүп Ақ Сатқынды аппак нарда,  
алмаксың атаганат, атаганат!  
Көтөрүп аппак өргөө, ат ойнотуп,  
ыр ырдан алыстагы айылыңа,  
барчыным, апкетмексин...

**КУЛМУРЗА**

Алып кетем!  
Өкүнбө, кеч болду деп арман кылба!  
Ырыстуу, ыкыбалдуу келин болуп  
киресиң сен үйүмө.... Энем сенин  
башыңдан суу айланнат. Бата тилеп:  
«Балага жык толсун деп эшик-төрүң!»

**АҚ САТҚЫН**

Тилеги энекендин келсе кана!  
Ар баскан кадамыңды абайлап бас.  
Көп биздин душманыбыз акмалаган,  
жат әлде жөлөк болоор досторуң аз.

**КУЛМУРЗА**

Ошондо сен, жомоктон учуп кирген  
перидей жоолугуңду үлпүлдөтүп,  
төрүмдө отурасың... Чоң Алайга,  
Оо, анда чоң той берем дүңгүрөтүп...

*Эсселер жана драмалар*



**АК САТКЫИН**

Узакбай жерге кирсин,  
туйтунган бүгүнкү той, бактысына.  
Ал эми а gam бизди билген болсо,  
катыгүн, жөн койбойт го чачты сылап...

**КУЛМУРЗА**

Экөөбүз бир бүтүнбүз. Көралбастын  
кудурет эки көзүн чукуп алсын!

**АК САТКЫИН**

Оозунан отту бүрккөн ажыдаар ал,  
оп тартса ошол замат жутуласың...

**КУЛМУРЗА**

Ашыглык экөөбүздүн куралыбыз,  
чебибиз жоо өталгыс түмөндөгөн.  
Башкалар эмне десе ошол десин...

**АК САТКЫИН**

Чын айтам, коркпосом да башкалардан,  
коркомун андан жаман. Эгер билсе,  
өлтүрет, Мырза, сени.

**КУЛМУРЗА**

Аруу сүйүү,  
Өлүмдөн сактап калат...

**АК САТКЫИН**

Ошентсе да  
илинбе бөтөн көзгө, жарык күнүм.  
Өмүрүм соолуйт, өчөт сен болбосоң,  
арзыбайт бир теңгеге, мүлдө дүйнө.

Эгемберди Эрматов



**КУЛМУРЗА**

Жетпесем өлгөн жакшы, әлди бузаар  
шерменде аталганча тириүлөргө!

**АҚ САТҚЫН**

Сатқындын кара жаны тартуу сага,  
тагдырым кош колунда...

**КУЛМУРЗА**

Ууз, таза  
Оо, менин махабатым!

**АҚ САТҚЫН**

Жигит болсоң,  
бекем бол! Алдап кетпе! Шертти бузба!  
Ойлобо жеңил мүнөз кыз экен деп...

**КУЛМУРЗА**

Сүйүүңө арзыбасмын-курман жаным!  
Мен сага, чын көңүлдөн азгырылдым,  
табыңа күйүп кеттим, туралбадым.  
Жаркыным асман күбө, жер да күбө.  
Ант берем: биздин сүйүү түбөлүктүү!

**АҚ САТҚЫН**

Не болот эртеңки күн? Ушул антты  
Бек сактап көкүрөккө жүрөлүчү!  
Бар эми, шек албасын агаларым,  
сени да издебесин... Бир чоң әлдин-  
мейманысың тойго келген.

*Эсселер жана драмалар*



**КАЛМУРЗА**

Билем аны.

Качууга кайсыл жерден жолугалы?

**АК САТҚЫИН**

Бизде бүт әлдин көзү... Айталбаймын.

**КУЛМУРЗА**

Ырайым берсин деймин сендей кызга.

Шашылба! Колуң тартпа! Боюң тартпа!

**АК САТҚЫИН**

Оо, Кудай! Уят эми... Жаным, Мырза!

(*Сырттан Сырганын үнү чыгат*)

**СЫРГА**

Сатышкан!

**АК САТҚЫИН**

Кайдагы үн? Жеңекемби?

Кетейин... Эл туйбасын, арыстаным!

Мынаке баратамын...

(*Ketem*)

**КУЛМУРЗА**

Бакытты мен мерес бир нерсе десем,  
пейли кең, чалкып жаткан көл турбайбы?

Мен анын илеп-демин сезип жатам,  
шарпылдайт кулагымда толкундары.

Түшүмбү же өңүмбү? Мындай күндү  
башынан кандай адам өткердү экен?

Сүйүү – бул чагылгандын оту тура,  
чарт этип тийген жерин өрттөп кеткен...

Эгемберди Эрматов



(Ак Саткын кайра келет )

Кайрадан келеби деп күтүп турғам,  
алтыным, ажырашуу азап болду.

**АК САТКЫН**

Бир сөздү айтамын деп унутупмун.

**КУЛМУРЗА**

Унукун үйгө карай кетээр жолду....

**АК САТКЫН**

Кыз оюн бүгүн түндө улантылат.  
Эртеңге калтырыбайлы! Айла таап  
кел, менин сепке кетчү ак өргөөмө.

**КУЛМУРЗА**

Кулмурзаң сага барбай кайда барат?

**АК САТКЫН**

Келерде сагызгандай сак болуп кел,  
калбасын бирөө жарым шекшип, көрүп.

**КУЛМУРЗА**

Күт мени, келем сага...

**АК САТКЫН**

Келбей койсоң,  
Күтүүдөн Ак Саткының калат өлүп...  
(Сырганың үнү чыгат )

**СЫРГА**

Секетим. Келчи бачым!

*Эсселер жана драмалар*



АК САТҚЫН  
Баратамын.

СЫРГА  
Бол тез-тез! Шашылууда куда тараң.

АК САТҚЫН  
Жакшы кал көрүшкөнчө!

КУЛМУРЗА  
Күткүн, жаным!

АК САТҚЫН  
Узакбайды оо, качан Кудай алат?

КУЛМУРЗА  
Табабыз бир айласын. Капаланба!

АК САТҚЫН  
Унутуп кала көрбө!

КУЛМУРЗА  
Кандай адам  
унутат кыз баланын карай көзүн?  
Унутса унат кылып коёт өзүн...  
(Ак Сатқын кетем)

КУЛМУРЗА (өзүнчө)  
Ашыглық, кудуретиң кандай сенин?  
Жетеби көтөрүүгө менин күчүм?  
Жан дүйнөм тең келеби ооматыңа?  
Торуңа капилеттен келип түштүм...

*Эгемберди Эрматов*



Ыйгарып ай-ааламдын тең жарымын,  
бийлеттиң жылаңаяк чок үстүндө.  
Шаңшыган бүркүт элем асмандағы,  
колуна салыш бердиң мұнұшкөрдүн.  
Атылып тәэ түпкүрдөн жанар тоодой,  
сел болуп ташып келдиң жазындағы.  
Катылган сырың кайда? Ак Сатқындын  
жылдыздыу маңдайына жазылганбы?  
Болбосо кош булактай чачындағы,  
мас кылған назик, сылық сөзүндөбү?  
Сууданбы? Абаданбы? Жылдызданбы?  
Жер каймак, Адам ата өзүнөнбү?

## ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

### I. ИМАНАЛЫНЫН ҮЙҮ

Ак Сатқын менен Сырга.

#### СЫРГА

Агаң менен Узакбай күбүрөшүп,  
деги эле сөзү бүтпөйт. Жамандықтын  
болоорун сезип жатам...

#### АК САТҚЫН

Кантсем экен?

Колуман төгүлөбү эми бактым?

Акыл берчи?

*Эсселер жана драмалар*



### СЫРГА

Энем менен акылдашкын.  
Сен үчүн кыннаттык ишке барбас.

### АК САТКЫИН

Ким билет? Бирок бүтпөй койду такыр,  
күн-түнү өзүм менен болгон кармаш.  
Канчалық акыл топтот ойлонсом да  
акыры жүрөгүмө башым ийдим.  
Тагдырым Кулмурза экен. Айтчы жене,  
анан мен Узакбайга кантип тиийем?

### СЫРГА

Эненин боору жумшак. Өз перзентин  
азапка колу менен түртө койбойт.  
А балким атакенди ийге салып көндүрөөр...

### АК САТКЫИН

Жок, атакем өлсө болбойт.  
Мал - мүлкү өрүш толуп жатса дагы,  
туягы күндөн күнгө көбөйсө дейт.  
Не деген жазымыш бу? Қанатыңды  
сындырып, зар какшатып көкөй кесет.

### СЫРГА

Күнөөгө мен да баттым! Кейибеймин!  
Кулмурза жүрөгү ак, асыл жигит,  
сыйлайт да барктай билет кадырыңды...

### АК САТКЫИН

Мен аны ушунчалық калдым сүйүп.  
Калп айтсам төбөдөгү асман урсун,

Эгемберди Эрматов



билбепмин чын сүйүүнүн әмне экенин.  
Ысыгы илебинин азыр дагы  
куйкалап, өрттөп жатат, сезем демин!

**СЫРГА**

Миң өлчөө керек муну акыл менен.  
Кызыке! Жеңил ойго женилбегин!

**АҚ САТҚЫН**

Өзүмдүн башыма өзүм ээ болбосом,  
анды мен жарыктыкка әмне келдим?  
Жулкунат неге жүрөк ээ-жaa бербей?...

**СЫРГА**

Сен үчүн эки әл каршы жаатташып,  
ортодо ойрон болот, элге убал!

**АҚ САТҚЫН**

Башыма не күн түштү? Чырагданга  
жулунган көпөлөктүн кейпин кийдим...

**СЫРГА**

Эркинди талашып көр, мөгдөбөстөн  
жылоону алдырыбагын, кайынсиндим.

**АҚ САТҚЫН**

Мен әмне, күң бекенмин сатылғандай,  
өзүмдүн бак-таалайым талашамын.  
Башкага буюм болсом, сүйгөнүмдүн  
көзүнө ай перимин, ханышамын!  
(Сырттан Алмагүл кирет)

*Эсселер жана драмалар*



**АЛМАГУЛ**

Ханышам! Энең сенден секет кетсин.

**АК САТҚЫН**

Энеке, эгер мени қызыым десен,  
бейкүнөө кордобогун. Сөзүмдү уккун!  
Мал-мұлқұн кайтарып бер Узакбайдын,  
Көңүлдөш жигитим бар...

**АЛМАГУЛ**

Аны унуткун!  
Той бұтүп қалбадыбы? Апей, ботом!  
Уқпасын атаң муну...

**АК САТҚЫН**

Напсин тыйсын!  
Эркиме койсун мени. Же болбосо...

**АЛМАГУЛ**

Эмне дейсің?

**АК САТҚЫН**

Азыр эле нике қыйсын!  
Көчүруп алып кетсин күйөө балаң.  
Үйүндө әркеледим. Мага берген  
Тузуңа ыраазы бол!

**АЛМАГУЛ**

Бетсиз десе!  
Батадан кайткан оңбойт. Сообу деги?

**СЫРГА**

Калп айтат...

Эгемберди Эрматов



**АЛМАГУЛ**

Үнүңду очур! Шашпа мууну.  
Көкүрөк күчүгүм деп жетиналбай,  
тоюона чачсам баарын...

**АҚ САТҚЫН**

Энекебай! Бооруң таш!

**АЛМАГУЛ**

Бу не деген кыял-жорук?  
Бар Сырга, кайнатаңды чакыр бери!  
Бейбактын тынганы он, кетсе кетсин...

**АҚ САТҚЫН (өзүнчө)**

Бүттү эми, Мырза менен түн жамынып,  
Алайга кетем качып... Анық чечтим.  
Кыйылып калмак болду биротоло  
абийир деп, каада-салт деп кырчын кезим.  
Бейтааныш дүйнө мени тосуп алғын,  
не болсо ошол болсун келечегим. (*Энесине.*)  
Балам деп көңүлүмдү сурабастан  
устүмөн тонду бычып, тагдырымды  
чечтицер каалагандай, Узакбайдын  
дүйнөсүн алып жыргап, марыдыңбы?

**СЫРГА**

Сатышжан! Ботом сага әмнө болду?  
Акылың жайындабы?

**АҚ САТҚЫН**

Септин камын,  
Жеңеке, көрө бергин! (*Шыбырап*) Бир ой келди

*Эсселер жана драмалар*



Айтамын кийинчөрээк, таарынбагын.  
*(Сырга кетет. Сырттан атасы кирет)*

**АЛМАГУЛ**  
Атасы!

**ИМАНАЛЫ**  
Эмне болду?

**АЛМАГУЛ**  
Мобу кызың,  
Узакбайга тийбейм деп чыр баштады.  
Кантебиз?

**ИМАНАЛЫ**  
Бас катын, жаагынды!  
Кыздын да сөзү сөзбү? Курдаштары  
куйөөгө кетти небак. Элге-журтка  
шерменде кыласыңбы карыганда.  
Той кызып өтүп жатат. Узакбайдай  
жигиттин этегине сыйын кайра.  
Бети жок. бойго жетип калса дагы,  
эселең кыздардын сөзүн сүйлөйт.

**АЛМАГУЛ**  
Бул кызың барган жерде баксыз болот,  
кызыбайт турмуштары, оту күйбөйт...

**ИМАНАЛЫ**  
Сүйбөсө сүйүп кетет. Кейип эмне?  
Батадан кайтуу ата салтында жок.  
А балким, муунун бары, катын, сенин  
тарбия-таалиминден!?

Эгемберди Эрматов



**АЛМАГУЛ**  
Байым, бирок...

**ИМАНАЛЫ**  
Болду әми, былжыраба, жинге тийбе!

**АК САТҚЫН**  
Билемин, сөзүңдердөн кайтпайсынар.  
Силерге убал-сообум.... Эмне кылам?  
Акыры Қудай Таала сөзүмдү угар...

**АЛМАГУЛ**  
Ак Саткын, қагылайын. Баарар жерге  
кабагың бүркөбөстөн, ак жолтой бар.

**ИМАНАЛЫ**  
Жұз атка байге сайдым. Мындай тойду  
биз мурда көрбөдүк дейт әлдин баары.  
Үрдады Молдо Нияз, Туяк ырчы,  
уккандар оозун ачып, муюп калды...

**АЛМАГУЛ**  
Әч нерсе аябадық. Себин үчүн  
Кокондун базарынан баары келди.

**ИМАНАЛЫ**  
Кераяк! Бактың сенин тоодой экен!  
Таппайсың жер кыдырып мындай эрди.

**АК САТҚЫН (өзүнчө).**  
Катыгүн, жыргап калган экем анда,  
түйтунуп әрге дагы, дүйнөгө да.  
(*Алмагулғө*)

*Эсселер жана драмалар*



Барайын ак өргөөмө. Ооруп турам  
чыйрыгып дене-башым, тийбе мага!

**АЛМАГУЛ**

Шамалдап калсаң керек. Жылуу- жумшак  
жата көр... Оюн-зоокко аралашпа!

**АК САТКЫН**

Тынчымды албагыла!

**ИМАНАЛЫ**

Бар, барагой!

(*Ак Саткын кетем*)

Кызыңдын пейли бүгүн такыр башка.  
Болсо экен жакшылыкка...

**АЛМАГУЛ**

Оюндан от

чыгат деп бекер айтпайт. Кой, абышка!

Тойду бу эртең эле бүтүрөлү.

Тезирээк орун-очок тапсын Саткын.

Башкага көңүл күшүн түшүргөндөй...

**ИМАНАЛЫ**

Ошондой де!

**АЛМАГУЛ**

Ооба, абышка! Шекшип калдым.

**ИМАНАЛЫ**

Каяктан шайдоот мүнөз пайда болду?

Жүрчү эле маанайы суз. Чунак кызың,  
шойкомдуу бир балекет баштабасын...

*Эгемберди Эрматов*



**АЛМАГУЛ**

Сыргага табыштадым... карап турсун!

**ИМАНАЛЫ**

Чочулап алда неден Құрұчбек да:  
«Сатқынды тез кайнына жөнөткүн!» - дейт.

**АЛМАГУЛ**

Абийирди сактоо кыйын!

**ИМАНАЛЫ**

Күйөө бала  
Билбесин, билип калса жүрөк кирдейт...

**2.КӨЧӨ**

**Құрұчбек менен Узакбай**

**КҮРҮЧБЕК**

Жүрөгүм бир нерсени сезген эле...  
Адебин берүү керек. Кызыталак,  
шерменде кылат окшойт, баарыбызды.

**УЗАКБАЙ**

Жакшы әмес. Карындашың, чанат неге?  
Акмалап жүргөн менин жигиттерим,  
далдоодо жолукканын дагы көрдү.

**КҮРҮЧБЕК**

Тұ-у ата! Мейман болуп келип алып,  
тебелейт неге мынча биздин төрдү?  
Кайсы акмак көзүн артат тою түшкөн  
колуктуга? Шиши толгон қандай неме?

*Эсселер жана драмалар*



**УЗАКБАЙ**

Эгерде бул иш дагы ыrbай берсе,  
оңолбойт түпкүлүгү: кан төгүлөт.  
Доо кетет уруундун намысына,  
калынды кайрып алам. Андан бөлөк  
кыз эмне, жок калыппы? Пулуд болсо...  
Үйүмө барбай жатып, карындашың  
ойсоке мүнөз күтсө, кийин кантет?  
Сүйсөм да чыдап буга туралбасмын...  
Кантип мен баш көтөрөм? Колундагы  
олжону алдырды деп шылдың кылып,  
артыман эл күлбөйбү? Ак Саткындын  
жоругу жанга баткан чыккынчылык!

**КҮРҮЧБЕК**

Болбогон кеп.  
Көрсөтөм чоң энесин Үч-Коргондон  
Күрүчбек ким экенин шондо билет.

**УЗАКБАЙ**

Кайнага, тоюбузду аман-эсен  
өткөрүп алалычы.  
Ырбатпай чыр- чатакты азырынча  
сабырдуу турлуу керек... Андан көре  
Тезирәэк апкетейин Ак Саткынды,  
Никени кыйдыралы бүгүн түндө.

**КҮРҮЧБЕК**

Ким менен жоолашам дейт, кызыталак,  
элин бир чаппасамбы? Жигиттердин  
кандары коюу тартып бара жатат,  
кызытып төктүрөйүн арам терин...

Эгемберди Эрматов



**УЗАКБАЙ**

Көгөрүп, намыс десе таштай каткан  
көкжалдар бизде деле толуп атат.  
Ойлогом. Мырза менен дос болсом деп,  
не болуп кетээр экен кодуласак.  
Сабырдуу бололучу. Аңсыз деле,  
Дүрт этип от кетүүгө баары белен.  
Кыянат ишке барбас, эгер барса,  
оо, аны жуба албайт го каны менен.

**ИМАНАЛЫ**

Күрүчбек, издеп сени журдүм эле!  
Жеткиргин конокторду жай-жайына.  
Оюнду жаштарга кой!

**КҮРҮЧБЕК**

Анча-мынча  
сүйлөшчү сөз бар эле Узакбайда...  
(*Ketem*)

**ИМАНАЛЫ**

Кудайдын буйругу экен. Ата сөзүн  
кызыбыз эки кылбай, көндү мына.  
Көзүмдүн карегиндей сактап жүргөн  
жан эле...

**УЗАКБАЙ**

Эркелиги бар го кыйла...

**ИМАНАЛЫ**

Али жаш, бара-бара көнүп кетет,  
турмушка бүйрө болуп, ажатынды  
ачууга жарайт, андан кам санаба!

*Эсселер жана драмалар*



**УЗАКБАЙ**

Ырахмат, менин эки канатымды  
асманга күүлөдүнүз. Насип буйруп,  
мынаке, тууган дагы болуп калдык.

**ИМАНАЛЫ**

Көгөрсүн көшөгөңөр!

**УЗАКБАЙ**

Эми, ата,  
жанагы... ырым-салтын узатпайлыш.  
Калбаса керек менде аласаңыз.

**ИМАНАЛЫ**

Жакшылык иштин бүтүп кеткени оң.  
Чыйрыгып калган экен суук тийип...

**УЗАКБАЙ**

Мал-мүлкүм аябадым өрүш толгон,  
баш алып жатпаймынбы? Кызыңыздын  
пейли эле бузулбаса,  
дүйнө-мүлк жерге кирсин...

**ИМАНАЛЫ**

Өчүрбөстөн,  
Сактасын сенин куттуу коломтоңду.  
Ээ, балам! Саткыныма жакшылардын  
далайы жуучу салды. Сенден өткөн,  
канаке, ойлоп көрчү. Кимиси бар?

**УЗАКБАЙ**

Ишенем сөзүңүзгө чын жүрөктөн.



### ИМАНАЛЫ

Тилегиң кабыл келсин!

### УЗАКБАЙ

Айта турган

Дагы бир сөз бар сизге. Өз молдомду  
ээрчитип ала келгем, андан ашкан  
адам жок шарияттын жолун билген.

### ИМАНАЛЫ

Бизден да чыгат эле андай молдо.

### УЗАКБАЙ

Атаке, бул сунушка капа болбо!  
Никени бүгүн эле кыйдыралы.  
Эртең ал алыс сапар чыгат жолго.  
Катнаама келген экен Букарадан  
тезинен жетсин деген. Ошон үчүн  
көргөзсүн кудуреттүү дуба күчүн.

### ИМАНАЛЫ

Мейлиге андай болсо, шашылалы!

Айтайын апасына. Жеңесине

Саткынды даярдашсын...

### УЗАКБАЙ

Тогуз кара

Берели, молдонун ак батасына,  
тойго көп чабылбаңыз. Кетип жаткан  
чыгымдын тең жарымын төлөйүн мен.

### ИМАНАЛЫ

Кой антпе!

Эсселер жана драмалар



**УЗАКБАЙ**

Чын эле.

**ИМАНАЛЫ**

Андай болсо,  
Тоспоюн сени максат, тилегинден.

**УЗАКБАЙ**

Мен сизди өз атамдай урматтайын.

**ИМАНАЛЫ**

Ырахмат аның үчүн.

**УЗАКБАЙ**

Өзүңүздүн  
Уулунуздай көрүңүз, эми мени.

**ИМАНАЛЫ**

Аман бол! Бүтүрөлү сөзүбүздү,  
Меймандар мени күтүп калышпасын.

**УЗАКБАЙ (өзүңчө)**

Кучагым Ак Саткынга качан толот?  
Айланды неге мынча курган башым?  
Бугаче аял затын көрбөдүмбү,  
өзүмдү колго алайын, токто жүрөк.  
Бармагын калат тиштеп көзүн арткан,  
никеси кыйылса эле баары бүтмөк.  
(*Кетишет. Гүлжигит менен Кулмурза кирет*)

**КУЛМУРЗА**

Гүлжигит, бактысы жок төрөлгөн бир  
жан элем?

Эгемберди Эрматов



**ГҮЛЖИГИТ**

Не болду, айтчы мындай...

**КУЛМУРЗА**

Узакбай Ак Сатқынга нике кыйып  
алыптыр, той бүткөнчө карап турбай.  
Женеси айтып келди.

**ГҮЛЖИГИТ**

Эч айла жок.  
Башыңа түшкөн азап оор экен.

**КУЛМУРЗА**

Кандайча айла табам, айтчы досум,  
камалдым туюк жарга, эми кантем?

**ГҮЛЖИГИТ**

Никелүү кызды алган салтта барбы?

**КУЛМУРЗА**

Бүгүндөн калчу болсок,  
кол жубабыз Ак Сатқындан.

**ГҮЛЖИГИТ**

Мынча дегдеп  
калыпсың... өжөр адам максатка бай!

**КУЛМУРЗА**

Чыгабыз түндө жолго.... Құлуктөрдү  
даярда. Куткаралы, башыбызды алып качып,  
Алайдын тоолоруна.

*Эсселер жана драмалар*



**ГҮЛЖИГИТ**

Тутулсак не болобуз? Жүрбө шашып!

**КУЛМУРЗА**

Алты сан аман туруп бакытымды,  
канткенде Узакбайга берип коём?  
Жигиттин иши эмес бу?

**ГҮЛЖИГИТ**

Нике түшкөн  
Кызды алсаң эл чабылат. Терең ойлон.

**КУЛМУРЗА**

Ойлонуп олтурууга убакыт жок.  
Ушул түн чечип берет түйүндөрдү!  
Саткынды алып кетип сүйүнөмбү,  
болбосо шагым сынып күбүлөмбү?!  
Жан досум, өлүмгө да даярмын мен,  
оцой жол буюрбаптыр тагдырыма.  
Тобокел! Чегинүүгө болбойт эми,  
эмнелер күтүп жатат алды жакта?

**ГҮЛЖИГИТ**

Шыбак жыт, суусу мөлтүр, асманы ачык,  
туулуп өскөн жерди, элинди ойло!

**КУЛМУРЗА**

Саткынды таштап коюп кетип калуу-  
тозоктун чок ортосу, тосчу болбо...

**ГҮЛЖИГИТ**

Карыган атаң менен эненди эсте!  
Эл-журттун ынтымагы жоголбосун!



### КУЛМУРЗА

Эстетип эне-атамды, Алайды айтып,  
акыркы азғырганың ушул болсун.  
Сөз бүттү...

### ГҮЛЖИГИТ

Кечикпей кел, кармалбагын,  
күтәйүн Жетим - Тоонун этегинен.

### КУЛМУРЗА

Кеттим мен. Күтүп калды жароокерим,  
буйруса, Ай чыга элек жетип келем.

## 3. АК САТҚЫНДЫН ӨРГӨӨСҮ

### АК САТҚЫН (өзүнчө)

Тезирәэк келчи, Мырза, күттүрбөстөн,  
азапка салбай менин жүрөгүмдү.  
Коюу түн калкаласын бөтөн көздөн,  
көзүндү оттой күйгөн көрөмүнбү?  
Ушул түн жылдызы көп көшөгөдөй,  
наристе сүйүүбүзгө болсун күбө.  
Келчи бат. Кучагыңа кысчы мени!  
Ойноюн дилгир, өткүр колдоруңда,  
нөшөрдөй аягыңа төгүлөйүн.  
Никелүү болгонумду унутайын,  
мен сага эң бир аяр көрүнөйүн,  
магдырап мас болоюн... чачым сылап,  
эркелет, Күнүм дегин, Айым дегин,  
Сөздөрүң табылбаган даба мага...  
Оо, Мырза, шайтан айдал кайдан келдиң?  
... Кечиктиң неге мынча? Ак Сатқынды

*Эсселер жана драмалар*



алмашып башка кызга, унуттуңбу?  
Же менден баш тарттыңбы? Агаларым  
жолундан тосуп алып куруттубу?  
Жок, жок! Митаам ойлор ары кетчи!  
Келет ал, келәрине ишенемин!  
Нурданнат жан дүйнөмдү. Қөздөрүнөн,  
кумардуу сүйүү отун түшүнөмүн...  
Жок ал күч Узакбайда... Болсо дагы  
сүйө албайт, канаты жок сүйүүсүнүн.  
Сүйүүнү малга, пулга сатып алам  
деп ойлойт...  
... Кандайдыр шоокум чыгат... Келди бейм?  
Келди окшойт... Жүрөк, сени кантем эми?  
Жигитке сыр алдыrbай кармана көр,  
жараткан, кечир өзүң бул күнөөмү?

**КУЛМУРЗА (кирет)**  
Апей, ким? Мырзасыңбы?

**КУЛМУРЗА**  
Чочубагын.

**АК САТКЫИН**  
Артыңдан акмалаган адам жокпу?

**КУЛМУРЗА**  
Кайдагы адам болсун?

**АК САТКЫИН**  
Мынчалық не  
Кечиктиң, арыстаным?

Эгемберди Эрматов



**КУЛМУРЗА**

Сүйүү оту

Апкелди жол көрсөтүп. Айтчы, Саткын,  
Никелүү жар болдуңбу Узакбайга?

**АҚ САТҚЫН**

Кантейин... не кыл дейсин?

**КУЛМУРЗА**

Биротоло

Жолубуз тосулдубу? Сөзүң кайда-  
«Мен сени күтөм» – деген?

**АҚ САТҚЫН**

Узакбайдын

Жарымын никелешкен. Эмне болду?

**КУЛМУРЗА**

Буздуңбу же шертиңди?

**АҚ САТҚЫН**

Кара сууга,

жөн гана никебизди кыйып койду...

Эмне экен нике кыйса? Ошо менен  
тагдырлар чиеленип калат бекен?

Мен сага акмын мына, күтүп жатам...

Айт, Мырза! Кана, кандай ой бар сенде?

**КУЛМУРЗА**

Сатышым! Аман болсо алтын башым,  
бербеймин Узакбайга.

*Эсселер жана драмалар*



**АК САТКЫИН**

А мен дагы  
барбаймын ! Алып кеткин Алайыңа!

**КУЛМУРЗА**

Мен келдим ошол учун... баары белен.

**АК САТКЫИН**

Акыры мәэrim төгүп,  
угуптур арманымды Алла Таала...

**КУЛМУРЗА**

Алтыным!

**АК САТКЫИН**

Мырзам менин!

**КУЛМУРЗА**

Толгон Айым!  
Кел бери! Келчи менин кучагыма...

**АК САТКЫИН**

Акырын.... Апей, менин кабыргамды  
сындырып коёсуңбу? Аясанчы!  
Кулмурза, курчтугуңду кыла көрбө!

**КУЛМУРЗА**

Азыткы гүлдөй жыттуу кара чачың...  
Жоготтум акылымды... жарык дүйнөм!  
Ырыссы, ықыбалым...

Эгемберди Эрматов



АК САТҚЫН

Элге-журтқа

Шерменде кыла көрбө!

КУЛМУРЗА

Азыр... Жаным...

АК САТҚЫН

Өрттөдүң... койчу, Мырза... Маха-ба-тым!

(Тыным)

Мас болуп магдырабай,

Кулмурза козгол! Кокуй, таң атыптыр!

КУЛМУРЗА

Кандырчы кумарымды, ырайым кыл!..

АК САТҚЫН

Жол алыс. Дабан ашып кетүү керек...

Антпесек кырчын талдай кыйылабыз.

Кыйырга сөз болобуз...

КУЛМУРЗА

Колдой көр деп,

Экөөбүз көк Тецирге сыйынабыз,

Кетебиз канат байлан, эч ким бизге

жеталбайт... Жолго чыкчу аттар белен.

Тыңшачы көкүрөктү.

Үн чыгат «Сатқын» деген.

АК САТҚЫН

Айтпасаң да баарын сезем...

Мен эми Қудай кошкон аялыңмын.

Узакбай колун мага тийгизген жок.

*Эсселер жана драмалар*



А бирок ырайымсыз көздөрү анын,  
кадалды көздөрүмө. Калдым мокоп.  
Май баскан көз карашы жийиркентип,  
эстесем дене боюм дүр дей түшөт.  
Сен болбосон, жалп этип өчөт белем.

**КУЛМУРЗА**

Гүлжигит тынчы кетип бизди күтүп,  
жол карап жатса керек... Эми дагы  
өптүрчү көздөрүндөн...

**АК САТҚЫН**  
Миң жолу өп...

**КУЛМУРЗА**  
Бузбагын өмүр бою убадаңды.  
Сени мен комузума түгөй кылып,  
сактайын жүрөгүмдүн терецинде.

**АК САТҚЫН**  
Мен сенин комузунұмун... назик карма,  
Кылдарды күүгө салбай тере бербе...

**КУЛМУРЗА**  
Ашыглық күүсүн мурда ойнобогом,  
бүт дүйнө ушул күүгө толуп барат.  
Жылдыздар жылаажындай шыңғыр этет,  
нурданып алдыбызыда жол чубалат...

**АК САТҚЫН**  
Чаңкай түш... Гүлдүү көйнөк көпөлөктөр...  
Анан биз... Тәэ алыста аппак тоолор...

Эгемберди Эрматов



Экөөбүз жылаң аяқ.... Кызгалдактар...  
Чуркайбыз тийип-тийбей колдор колго...  
(Сырттан шыбырт чыгат)  
Оо, Кудай! Кудай сакта!

**КУЛМУРЗА**  
Эмне болду?

**АҚ САТҚЫН**  
Тезирәэк амал таап качып чыккын!  
Биреөлөр кобурашат босогодо...

**КУЛМУРЗА**  
Кап, ата... Кечигиппиз ... Болдук туткун!  
(Күрүчбек менен Үзакбай кирет)  
Мынаке, айтпадымбы? Оо, шерменде!

**КҮРҮЧБЕК**  
Жаш кызды жүрдүң тооруп,  
акыры колго түштүң, арсыз акмак.

**УЗАКБАЙ**  
Шуркуя! Бу не деген кылышк-жорук!

**КУЛМУРЗА**  
Ақ Сатқын сүйөт мени, а мен аны!  
Узакбай, жол бөгөбө! Тоскоол болбо!

**КҮРҮЧБЕК**  
Түкүрдүм сүйүүңөргө!

**АҚ САТҚЫН**  
Кулмурзага  
акетай, кол тийгизбе! Мени кордо!

*Эсселер жана драмалар*



**КҮРҮЧБЕК**

Бети жок, жогол ары!

**АҚ САТҚЫН**

Айланайын

акетай, ырайым кыл! Күнөө менде...

**КУЛМУРЗА**

Ак Сатқын сүттөй таза...

**КҮРҮЧБЕК**

Бас, үнүңдү!

**УЗАКБАЙ**

Жараткан! Жети өмүрүм жерге кирди...

**КҮРҮЧБЕК**

Атанын салтын бузган бузукулар

жок болсун... Бул кордукка чыдайт кимдер?

**АҚ САТҚЫН**

Коё бер Қулмурзаны!

**УЗАКБАЙ**

Тарт тилинди!

**АҚ САТҚЫН**

Асылба! Тийбейм сага, жообум бер!

**КУЛМУРЗА**

Бүр ачкан биздин асыл сүйүүбүздү  
арамдык кордой албайт.

Эгемберди Эрматов



КҮРҮЧБЕК  
Шүмшүк десе!

КҮЛМУРЗА  
Эч качан тумчуктуруп өлтүралбайт,  
кыялбайт тамырын түк!

КҮРҮЧБЕК  
Мына эмесе!  
(*Кулмурзаны байлан сабашат*)

КҮЛМУРЗА  
Канкорлор!

АҚ САТҚЫН  
Мыкаачылар!

КҮРҮЧБЕК  
Абийири жок!

АҚ САТҚЫН  
Жакшылық көрбөй өткүн өмүрүндө!  
Тийгизбе Кулмурзага суук колду!

КҮЛМУРЗА  
Жалынба буларга сен! Чөгө көрбө!

АҚ САТҚЫН  
Өлүгүндү көрөйүн! Бактым кыйдын...

*Эсселер жана драмалар*



**УЗАКБАЙ**

(*Күрүчбекке өсинен танган Кулмурзаны көрсөтүп*).

Сен муну эч адамга көргөзбөстөн,  
таштагын алыш барып Жетим-Тоого.  
Жетишет, мындан ары кол тийгизбе,  
өсине келген кезде түшсүн жолго.  
Кан төкпө... Элдин кетип ымаласы,  
Кесирдүү адам үчүн жоолашпасын.  
Тууган эл бирин бири чаап алыш,  
бирине бири терең ор казбасын...

**КҮРҮЧБЕК**

Бүт элге шерменде да  
Кылды бу кызыталак! Калкалаба!  
Мен муну койдой гана мууздал туруп,  
иттерге ыргытайын...

**УЗАКБАЙ**

Тантыраба!  
Бир элбиз.  
Элдин бекер ыркы кетип,  
башталат түгөнбөгөн чабышшуулар.  
Кесири бир ақмактын мингэ тийип,  
бейкүнөө адамдардын бели сынаар.

**КҮРҮЧБЕК**

Сенин да абийириңди жерге төкту?  
Булгады уруубузду. Өйдө карап  
биз эми жүрөбүзбү, жүрбөйбүзбү?

**АК САТҚЫН**

Тийбегиле!



УЗАКБАЙ  
Шуркуя!

КҮРҮЧБЕК  
Болду, жалап!

АҚ САТҚЫН  
(Жерде жаткан Кулмурзаны күчактап)  
Мыкаачылар! Кулмурза, өйдө болчу.  
Таныптыр эс- учунан ... Шорум катты!

КҮРҮЧБЕК (Сатқынга)  
Сен бизди сызга алып келип отургуздун,  
мына бул кара чаар жылан чакты.  
Кадырлуу бүткүл ата-тегибизди  
калтырды чоң уятка. Ошол учун  
күнөөлүүсүң...

АҚ САТҚЫН  
Анда, неге тұрасыңар!

КҮРҮЧБЕК  
Кайрадан бетин тырмап көшөрүшүн...  
Шерменде! «Күнөө кылдым, кечиргин!» – деп,  
жалынып-жалбарастан турганын көр!

АҚ САТҚЫН  
Күнөөм жок башым ийчү сага келип....

КҮРҮЧБЕК  
Ийбесен ийдиребиз!  
Мен муну эл-журттун арасында,

*Эсселер жана драмалар*



Чыгарып биротоло шермендесин,  
өзгөчө жазалайын. Аял заты  
бети жок шуркуяга тенелбесин...

(*Узакбай менен Күрүчбек Кулмурзаны сүйрөп*  
*чыгып кетишет. Ак Саткын жалғыз калат*)

#### **4. КӨЧӨ**

Алыста жаштардын оюн-зоогу. Бетине көө  
сүртүлүп, чачы саксайган Ак Саткын. Эки жигит  
колунан жетелеп алган.

##### **1-КЫЗ**

Бетим-ий! Бу не жорук?

##### **НАЗИПА**

Кандай кордук?

Ак Саткын, эмне күнөө жасап койдуң?

##### **2-КЫЗ**

Оюнга чакыралы дедик эле,  
тааныбайт жүзүндү адам. Эмне болду?

##### **1-АЯЛ**

Кудай-ай! Ушундайга барабы адам?  
Айдай кыз эминеге окшоп калган...

##### **2-КЫЗ**

Жүрөгүм алкымыма тыгылууда...  
Чачтарын кара, жерге салаалаган...

Эгемберди Эрматов



**ЖЕТЕЛЕГЕН ЖИГИТ**

Никеси кыйылганда, күйөөсүнүн  
көзүнө чөп салыптыр....

**НАЗИПА**

Калп айтпа!  
Ак Саткын андай ишке кантип барды?

**1-АЯЛ**

Жүрөгү сүйүп турса... кылмыш эмне?  
Жаш башын тобокелге салса керек.

*(Ак Саткын эс-учун жоготкон адамдай басып  
жүрөт)*

**КҮРҮЧБЕК**

Кимде ким каада-салтты тепсеп салып,  
күнөөгө батса эгер Ак Саткындай  
абийири айран болуп төгүлөт да,  
жүзүнө көө сүртүлөт, мына ушундай...  
Ал көөнү адам жууп кетиралбайт.  
*(Алмагүл келет)*

**АЛМАГҮЛ**

Күрүчбек, не кордодуң Саткынымды?  
Чүрөгүм, келе бери! Жүзүндү аарчып  
коёюн... айтчы элге актыгынды!

*(Ак Саткын унчукпайт)*

Катыгүн! Тил- оозунан калган турал  
Эс-учун жоготуптур.... Эмне кылам?  
Берметим, балканактай балжуураным,  
сүйлөчү...

*Эсселер жана драмалар*



**КҮРҮЧБЕК**

Тили калган күрмөлбөстөн!  
Кызыңа жақын басып жолобогун!

**АЛМАГУЛ**

Боору жок, тажаал кылып кайдан сени  
төрөдүм? Не кыйнадың жалгыз кызды?  
Саткыным, айланайын...Мен-энеңмин!  
Коё бер, мыкаачылар кызыымды бу!  
(*Сырттан төңселе басып Кулмурза кирет*)

**КҮРҮЧБЕК**

Кирбептириң эсине түк мобу акмак,  
сенделип кетип калбай, неге келдин?

**КУЛМУРЗА**

Ак Саткын! Жүзүң әмнө? Оо, катыгүн!

**АК САТҚЫН (чочуп)**

Кул-мур-за!

**КУЛМУРЗА**

Жарық шоолам, күнүм менин!  
Тийгизди кимдер сага суук колун?

**АК САТҚЫН**

Саткынды жалгыз таштап, о дүйнөгө,  
өзү эле кеттиби деп чочулагам.  
Калтырба мени жалгыз, мобу турған  
әлдерге- биз әкөөбүз чоочун адам...  
Билишпейт алар биздин дүйнөбүздү,  
максаты, жашаганы майда-барат.

Эгемберди Эрматов



Коркушат, сестенишет.... Ошондуктан,  
сүйүүнүн кош канатын кесип салат.  
Алтыным, ырас эле келбединбى?

КУЛМУРЗА

Сен турсаң кайда барам?

АҚ САТҚЫН

Ата-энеңе,  
Баа жеткис кун болоюн. Өлтүр мени!  
Бек карма канжарыңды.  
Колуңан өлгүм келет, өчүр күндү!  
Токтоткун жүрөктү эми, кереги жок.

АЛМАГҮЛ

Калайык! Не турасың нес болгондой?  
Оо, шумдук! Кызыымды азыр союп коёт...

АҚ САТҚЫН

Калтырба мени тирүү сокур, дүлөй  
опаасыз дүйнөгө сен! Менден  
мурун өлүүгө ашыкпагын!

КҮРҮЧБЕК

Оо, бети жок!  
Өлгүсү келген экен! Шашпай тургун!  
Сениби? Атын таппай, биттеп калган,  
бир кулга олжо кылып карматайын.  
Жашагын ит аяктан тамак ичиш,  
көрөйүн, келээр бекен сөзгө шайың...

*Эсселер жана драмалар*



**УЗАКБАЙ**

Құрұчбек, қызууланба! Пейлицен кайт!  
Сатқынды кечирейин... сүйөм аны...

**КҮРҮЧБЕК**

Шылдыңдал жатасыңбы? Кайталачы...

**УЗАКБАЙ**

Чачылды дүйнө- мұлкүм. Жазаландым...  
Силерге дооматым жок. Келе, Сатқын,  
Болор иш болду – аны унуталы.  
Мен сени апкетейин!

**АЛМАГУЛ**

Чыр басылсын!  
Макул бол айланайын, сакта жанды!

**КҮРҮЧБЕК**

Өтөлү қызматыңа өмүр бою,  
Чөгөлөп жыгылайын аяғыңа.  
Баш тартпа Ақ Сатқындан.

**УЗАКБАЙ**

Айтпадымбы,  
Доом жок никелешкен аялымда!

**АҚ САТҚЫН**

Үмүт үз, түңүл менден! Кечирбегин!

**КҮРҮЧБЕК**

Моюн сунгун! Құнөөндү жуу, карындашым!

Эгемберди Эрматов



**АК САТҚЫН**

Жетишет... өмүр эмне? Абийир эмне?  
 Мейлиге, уккан кулак айыптасын!  
 Ай жүзүм көөлөндү, бирок менин  
 жанымда сүйүү чырак жанып турат.  
 Узакбай, кол тийгизбе! Колуң тийсе  
 Сатқынды айыктырбас майып кылат.  
 Канатсыз кантип жашайм сени менен?  
 Тозокко айланбайбы жалгыз дүйнө?  
 Кызганды пенде дагы, Кудай дагы,  
 Кулмурза экөөбүздүн сүйүбүздү!

**КУЛМУРЗА**

Шашылба! Биз бакытты колдон жулуп,  
 алабыз мобу турган көркоолордон.  
*(Күрүчбек менен Узакбайга жулунаат. Колунан  
 тицип кеткен канжарды Ак Сатқын жерден алат)*

**АЛМАГҮЛ**

Ак Сатқын! Кагылайын! Эсиңе кел!  
*(Алмагүл ыйлайт )*

**АК САТҚЫН**

Апаке, ыйлаба сен! Ыраазы бол  
 кызыңа, берген аппак сүтүң үчүн!  
 Дүйнөдө аз жашадым.... Айла канча...  
 Сүйүнүн кереметтүү сездим күчүн.  
 Ошол күч адамдарды таза кылып,  
 акыйкат жолго баштайт...

**КУЛМУРЗА**

Шашылбагын!  
 Узакбай, сөзгө келгин! Сатқынымды

*Эсселер жана драмалар*



бер мага... Сүйбөгөнгө асылбагын!  
 Болбосо чаап алам эл-жериңди,  
 биздин эл ким экенин билесиңби?  
 Кааласаң жибек жалды тартуу кылам,  
 бүт мөрөй өзүндүкүү, минесиңби?  
 Жолунда эр жигиттин нелер болбайт,  
 калдыбы күнүң түшүп Саткыныма?

**КҮРҮЧБЕК**

Жок, Мырза! Ушул дагы жетишерлик!  
 Мен эми чыдабаймын маскараца.  
 Бузбайын дедим эле элдин ыркын,  
 буйругу жазмыштын башкacha экен!  
 Элиңде кыргын салам! Сени болсо  
 өлтүрөм... Күнөө кылыш чыктың чектен!

**АК САТКЫН**

Экөөң эки журттун кулунусуң....  
 А менин жетет кимге жалгыз башым.  
 Келгиле ынтымакка... Бир мени деп,  
 эл тозуп бөлүнбөсүн, жарылбасын!  
 Болду эми, көзүм жетти, жаным Мырза!  
 Мен калсам, эргишип эки тарап,  
 чабышшуу бүтпөйт окшойт түбөлүккө....  
 Ким анда сүйүүбүздү кечире алат?  
 Жетебиз не муратка? Үй өрттөнүп,  
 түгөнбөс кунду куумай болуп жатса,  
 бир гана сүйүүбүздөн топук алыш,  
 бактылуу болобузбу, айтчы Мырза?!

(*Ак Саткын өзүнө канжар уруп жыгылат. Кай-  
 гылуу музыка. Сахна караңғы болуп кайрадан жа-  
 рык күйөт. Эл Ак Саткындын табытын алыш ба-  
 ратат.*)

Эгемберди Эрматов



**АЛМАГУЛ**

Жоругун айтып нетейин, кызым,  
Алдыңа сенин кетейин, кызым.  
Жийдегүл кезде күбүлдүң, кызым,  
Жашоодон неге түнүлдүң, кызым?  
Чырактай кезде жок болдуң, кызым,  
Кыйырга жетчу кеп болдуң, кызым.

**ИМАНАЛЫ**

Үйлаба! Белинди буу! Кайрат кылгын!  
Кулмурза, Эй Узакбай! Оо, Эл-журт!  
Кан эми төгүлбөсүн! Чабышпайлы!  
Болбосун кыргыз эли тукум курут!  
Ак Саткын ачып кетти көзүмдү бу.  
Медерим, жалгыз кызым, данакерим!  
Үлайым жаткан жериң жайлую болсун!  
Башынан неге айтканың кенебедим?

Дүйнө-мүлк жерге кирсин! Түбүнө  
Кимдер жеткен сая түшүп.

Кулмурза, айланайын, уулум бол!  
Сени деп жанын берди кызым Саткын.  
Узакбай, той бүтө элек. Тойдун артын  
бүтпөгөн ызы-чууга айлантпайлы!  
Кантейин, оо жарыгым! Зирек кызым,  
өмүрүң гүлүн ачпай жайнап калды...

(*Узакбай, Кулмурза, Кирчубек, Сырга табыттын артынан ээрчиp биргө басышат. Ак Саткындын өлүмү аларды бириктirген шекилдүү.*)

**Көшөө**



## Т Ү З Ү М Ү

АЛГЫ СӨЗ ..... 6

### СЫРСАНДЫК. ЭССЕЛЕР

#### БИРИНЧИ БӨЛҮМ

ЖОЛ .....	8
ЭНЕ ЖӨНҮНДӨ СӨЗ .....	15
АТА ЖӨНҮНДӨ .....	21
БАЙЛЫК .....	27
ДОС ЖӨНҮНДӨ СӨЗ .....	40
УУЛУМА АЙТЫЛГАН СӨЗ .....	46
САБЫРДУУЛУК .....	51
БАКТЫЛУУЛУК .....	56
ЖАМАНДООНУН КЕСЕПЕТИ .....	58
АДАМДЫ ТУШУНYY .....	62
ЫРААЗЫЧЫЛЫК .....	65
УЯТТУУЛУК .....	68
ЧЫНЧЫЛДЫК .....	70
ЖАНДУЙНӨНУ ТАЗАЛОО .....	72
ЫСРАПГЕРЧИЛИК .....	74
КӨРАЛБАСТЫК .....	76
ЖООПКЕРЧИЛИК .....	79
ӨЛҮМ ЖӨНҮНДӨ .....	82
СӨЗ ЖӨНҮНДӨ .....	85
БИЙЛИК .....	91
КЕЧИРИМДҮҮЛҮК .....	98
АЯЛ .....	100
ЭСТУТУМ .....	107
АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ .....	110
ГЕЗИТ-ЖУРНАЛДАРДА .....	122
ПАЙГАМБАР ЖӨНҮНДӨ ДАСТАН .....	133
АЖЫЛЫК САПАР .....	142
СҮКҮТ САЛУУ .....	149



## ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

ПОЭЗИЯ .....	154
ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫ .....	182
БАТЫШ АДАБИЯТЫ .....	235
КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ .....	253
ДРАМАЛАР	
ЖАНЫЛ МЫРЗА .....	276
БИРИНЧИ КӨРҮНУШ .....	280
ЭКИНЧИ КӨРҮНУШ .....	300
УЧУНЧУ КӨРҮНУШ .....	312
ТӨРТҮНЧУ КӨРҮНУШ .....	330
ЭПИЛОГ .....	343
АК САТҚЫН МЕНЕН КУЛМУРЗА .....	345
БИРИНЧИ БӨЛҮМ .....	346
ЭКИНЧИ БӨЛҮМ .....	398

*Көркөм-адабий басылма*

**Әгемберди Эрматов**

**Чыгармаларынын жети томдук жыйнагы**

**VI том**

**Эсселер жана драмалар**

Редактору *Жумадин Кадыров*

Корректорлору *Мамат Болот, Фатима Абдалова*

Компьютердик калыпка салган *Табылды Жанызаков*

Муқабаны жасалғалаган *Мырзабек Кадыров*

Форматы 84 x 108  $\frac{1}{16}$ . Көлөмү 27,25 б. т.  
Заказ № 86. Нұскасы 1000 даана.

«Бийиктик» басмасы,  
720000, Бишкек ш., Киев көчөсү, 77,  
төл.: 66-17-25, 62-02-11.